



КИРИШ СӨЗ ОРДУНА

Бул китепти шарттуу түрдө Сагымбай Орозбак уулунун вариантынын экинчи тому дешке болот. Томго бириинчи китепте сөз болгон окуялардан улай келген эпизоддор киргизилди. Бирок китепти түзүүдө — окуяларды жайгаштырууда белгилүү даражада мурдагыдан айырмаланган ыкты пайдаланууга аргасыз болдук. Китептерди басмага даярдоонун негизги принциптеринде эч кандай өзгөчөлүк жок. Манасчынын варианты ал өзү кандай айтса ошол үлгүдө берилди. Текстке кийлигишүүгө жол берилген жок, оригиналдагы ыр саптары өзгөртүүсүз сакталды, б. а. фольклорду жарыялоонун кеңири белгилүү болгон илимий принциптери так сакталды. Ошондой болсо да бул китепте бириинчи китептегидей варианттагы эпизоддорду манасчы тарабынан кандай айтылса ошол үлгүсүндө толук бойдон бүт берүү мүмкүн болгон жок, айрым майда окуялар кыскартылып, кээ бир чоң-чоң эпизоддор кыскарган кара сөз түрүндө берилди. Мунун себеби чыгарманын көлөмүнө байланышкан. «Манас» жомогунун тенденциясы көлөмү жалпыга маалым. Анын колдо болгон вариантынын ичинен Сагымбай Орозбак уулунан жазылган үлгү жомоктун кеңири белгилүү болгон бардык эпизоддорун ичине камтып, окуяларды ирети менен башынан аягына чейин түгөл баяндаган толук варианттардын катарына кирет. Басмага даярдалып жаткан үч томдукка мына ошол жүз сексен минден ашуун сап ырдан турган варианттын бардык эпизоддорун толук бастырууга мүмкүн болбоду. Жомоктун окуяларынын сюжеттик сыйыгын бузбай берүү максатында кыскарып калган эпизоддордун кара сөз түрүндөгү кыскача мазмунун берүүнү туура деп таптык. Бул сыйктуу «кийлигишүү»«Манастагы» мурдатадан элге тааныш тканды белгилүү даражада «бузуу» экендиги өзүнөн өзү түшүнүктүү. Ошон үчүн окуяны кыскартып кара сөз менен баяндоодо жомоктун өзү так ушундай деген түшүнүктүү берүү далалаты жок, тескерисинче, андай учурлар жомоктун өз текстинен атайын белги — чарчы кашаа менен бөлүнүп коюлду жана стиль, баяндоо манерасы жактан да негизги тексттен атайын айырмаланып тургандай кылышп түзүлдү. Анын үстүнө ал тексттерде жеке эле жомоктун кыскарган окуясы гана баяндалbastan, түзүүчүлөрдүн өз сөздөрү, түшүндүрмөлөрү да бар. Мындағы максат жомокчунун эпосту айтуу салтында бул эпизод кара сөз эмес, башка тексттер сыйктуу эле ыр түрүндө болгондугун атайын белгилөө, элдин муну туура түшүнүүсүн камсыз кылуу. «Манасты» изилдеген окумуштуулар анын эбегейсиз зор көлөмүнө карабастан жалаң ырдан түзүлгөн чыгарма экендигине чоң маани берип, баса көрсөтүшөт. Айрымдары бул көрүнүштү жомоктун өзгөчөлүктөрүнүн катарына да кошушат. Жалаң ырдан тургандыгы «Манастын» ийгилигиби же кемчилигиби? Бул тактоону, пикир алышууну талап кыла турган өзүнчө маселе. Бирок «Манас» жомогунун окуялары негизинен ыр түрүндө гана баяндалышы талашсыз чындык. Ошондой болсо да атайын көңүл буруп, эске алышп көй турган фактылар бар: «Манас» жомогунун бизге белгилүү болгон көлөмүн көз алдыга тута ой жүгүртсөк анын окуяларын баштан аяк айтууну максат кылган ар бир манасчы бул ишти бир эле отурушта, эч тынбай жүзөгө ашырбагандыгы өзүнөн өзү түшүнүктүү. Ар бир манасчыга, айрыкча жомоктун окуяларын баштан аяк толук айткан чоң-чоң жомокчуларга аны бүт айтуу үчүн айлаган убактар керек болгондугу талашсыз. Аткаруунун ушундай узак мөөнөтүндө жомокчунун аудиториясынын дайым бир калыпта болбогону да күмөнсүз. Ошондуктан жомокчу бир чоң окуядан экинчисине өтүүдө мурдагы окуялар жөнүндө угуучуларга кыскача маалымат берип эске салып турвууга да туура келген. Мындаай эске салуу кээде ыр, кээде жорго сөз түрүндө Сагымбай Орозбак уулунан жазылган вариантта кеңири жолугат. Муну атайын көркөм ык деп да, же чоң көлөмдүү чыгарманы айтуудагы зарылчылыктын натыйжаласы деп да түшүнүүгө мүмкүн. Мындаай кыскача баяндоону жомокчулар жаңы аудиторияда бул же тигил эпизодду баш тоодо жомок боюнча жалпы түшүнүк берүү, же айрым окуялар жөнүндө кыскача

баяндоо, эпизоддордун байланышын иш жүзүнө ашыруу, сөз болгону жаткан эпизоддун жомоктогу ордун белгилөө ж. б. максаттар үчүн иштешкен. Буга ушул Сагымбай Орозбак уулунан жазылган варианттын башы жорго сөз аралашкан кара сөз түрүндө болушунун өзү да далил. Жеке эле бул эмес ар бир манасчы белгилүү бир эпизодду баштап айттарда бир-эки ооз болсо да кара сөз менен кыскача баяндама берип, мурдагы окуялар менен угуучуларды тааныштырып турup, анан айтканы жаткан окуяны баштагандыгын манасчыларды уккан адамдар жакшы билишет. Ушул эле салтты ыраматылык Саякбай Карапаев да колдонгон. Бул фактылар «Манасты» аткарууда керегине жараша жомокчулар өзүлөрү кара сөздү пайдаланганын, жомоктун окуяларын бири-бири менен байланыштуу түрдө элге тааныштырууда айрым эпизоддорду кара сөз менен кыскача мүнөздөп берүү ыгы мурдатадан бери манасчылар өзүлөрү колдонуп келе жаткан салттык көрүнүш экендигин ангинелейт. Буларды айтудагы негизги максат жарыяланып жаткан материалдарда айрым эпизоддордун кара сөз менен баяндалышын актоо эмес, тек гана жомоктун аткарылышындагы айрым ыктар менен кенири массаны кабардар кылып коюу. Кайсыл окуяны ыр менен, кайсынысын кыскача кара сөз менен берүү көп талаш-тартыштарды туудуруучу татаал маселе экендиги шексиз. Бул маселени чечүүдө ар бир чон эпизоддун жомоктун идеялык мазмунунун терең ачылышындагы аткарған милдети, бул же тигил эпизоддун эл арасына канчалык кенири тарап, белгилүү болушу жана башка ушул сыйктуу талаптар эске алынды. Жомоктун сюжетинен орун алган ар бир чон жана кичине окуянын — эпизоддун чыгармада өзүнө ылайык орду, аткарған милдети бар экендиги талашсыз. Ошондой болсо да бир эпизодду жомокчу зор эргүү менен, кенири планда айтса, экинчисин анчалык денгээлге жеткирбейт. Анын үстүнө эл угууну көп каалаган, ошон үчүн дайым аткарылуунун натыйжасында терең иштелип чыккан эпизоддор менен катар эле жомоктун жалпы сюжеттик сыйзыгын үзбөй сактоо үчүн айтылган, же мурдатадан келе жаткан салтка ылайык гана эскерилген эпизоддор да бар экендиги чындык. Мына ушулар эске алына келип Сагымбай Орозбак уулунун вариантындагы көп аткарылып, алда канча кенири иштелип чыгылган эпизоддор кандай айтылган болсо ошол түрүндө ыр менен берилди да, калганы, же чечүүчү мааниге ээ эмес эпизоддордун сюжети гана кара сөз түрүндө эскерилди. Кыргыздын кенири белгилүү болгон жомокчуларынын биринин варианты менен элди толук тааныштыруу үчүн мындай чөп башылап, бир окуясын толук, бириң жарым-жартылай, кәэсин эки ооз кара сөз менен жарыялоо жетишсиз экендиги талашсыз. Бирок азырынча ушунун өзү да биз үчүн чон ийгилик. «Манастын» бардык варианттарынын толук тексти менен элди тааныштыруу келечектин иши. Жомокту окууну жөнүлдөтүү максатында айрым жерлерде оригиналда болбосо да тема берилди. Мындай темалар варианттын жарыяланган биринчи китебиндеги сыйктуу эле өз-өз ордуна аттайын белги коюлуп, эскертилди. Бул китепке варианттагы окуялардын биринчи китептеги токтогон жеринен улай киргизилип, эпостогу кенири белгилүү эпизоддордун биринен болгон «Көкөтөйдүн ашына» чейинки окуялар бут топтолду. Мындагы материалдар негизинен төрт чон бөлүмдөн турат: Манас баш болгон кыргыздардын туулуп ёскөн жерин кытай баскынчыларынан күткарып алганы¹ кыргыздардын Алтайдан Ала-Тоого көчүп келиши; Алмамбеттин окуясы; Манастын Каныкейге үйлөнүшү. Китепте булардан башка да бир канча орчундуу окуялар бар. Бирок алар кыскартылып кара сөз түрүндө алынды. Китепте киргизилген материалдар дәэрлик манасчынын өз оозунан Ыбырайым Абдырахманов тарабынан кагаз бетине түшүрүлгөн. Бирок, азыр Кыргыз илимдер Академиясынын Тил жана адабият институтунун кол жазмалар фондусунда сакталган ошол материалдардын айрымдары Абдырахманов 1920-жылдардажазгап оригиналдын өзү болсо, айрымдары түп нусканын көчүрмөсү. Буга караганда кандайдыр себептер менен (алардын айрымдары изилдөөчүлөргө белгилүү болсо, көбү белгисиз) түп нуска жоголуп, анын

көчүрмөсү гана калган. Китеңке киргизилген тексттерди басмага даярдоодо негизги таяныч ошол колдо болгон түп нускалар жана түп нуска катары эсептелип жүргөн көчүрмө кол жазмалар болду. Түп нуска катары эсептелген кол жазмалардын манасчынын өз оозунан жазылган тексттерге канчалық түрдө туура келерин кесе айтуу кыйын. Бирок, манасчыны жакшы билген, ал айткан варианты өз колу менен жазган Ыбырайым Абдырахмановдун ошол көчүрмөлөрдү Сагымбайдын өз «Манасы» катары күмөңсүз кабыл алгандыгына караганда ал көчүрмөлөрдүн түп нускадан айырмаланбагандыгына, айырма болгон күндө да айрым деталдар жактан болбосо, вариантын негизи өзгөрүүсүз сакталгандыгына ишенүүгө болот. Анын үстүнө мындай корутундуга келүүгө экинчи бир далил да бар. Бүгүн биздин колдо вариантын кээ бир эпизоддорунун Ыбырайым Сагымбайдын өз оозунан жазган түп нускасы да жана ошол түп нусканын көчүрмөлөрү да бар. Ал көчүрмөлөр айрым сөздөрдү эсепке албаганда түп нускага негизинен толук туура келет. Бүгүн биздин колдо бар түп нускаларды да, түп нускалары жок көчүрмөлөрдү да бир адам көчүргөн. Салыштырып, тактыгын текшерүүгө мүмкүн болгон көчүрмөлөрдүн сапаты канаттандырлык. Ошон үчүн салыштырууга мүмкүн болбогон көчүрмөлөрдүн сапаты да талапка жооп берерлик болуш керек дешке негиз бар. Бириңчи китеңтеги сыйктуу эле бул китеңтеп да тексттердин аягында айрым сөздөргө түшүндүрмөлөр берилди.

Редколлегия.

1: Эпосто кыргыздын эпикалык душманы катары калмактар, кытайлар аталат. Булар бир туюнтаңады синоним түшүнүктөр. Мунун өзүнчө мааниси бар. Анткени, эпостогу эскертилген кытайлар — монгол-калмак урууларынан турган кара кытайлар — кидандар.

МАНАС

Бул бөлүм Манасты кармап кетебиз деп келип, кордук көрүп кайра кеткен он бир балбан көргөн кордугун айтып, өз кандарына даттанып барганын баяндоодон башталат. Муну уккан кандар Манасты чаап алууга камынып, жүз он миң кол аттанышат.

Мындан кийинки окуяда Манжурия жеринен тогуз жүз төөгө чай артып кытайга бара жаткан Жолой жолдо Манаска жолугуп, Манас анын чайын тартып алат. Манастан найза жеген Жолой араң дегенде качып кутулуп, болгон окуяны кытай чондоруңа айтып барат. Дагалак шаарынын каны Кырмус Манастын он бир балбанга көрсөткөн ызасын айтып, аны чапканы жүз он миң кол кетти деп Жолойду сооротот.

Манасчы тарабынан бул окуядан кийин «Кошойдун окуясы» деген өзүнчө көлөмдүү эпизод баяндалат. Жаангөр көжө аттуу жер кезип жүргөн, көп жашаган адамдын Билерик деген баласын Незкара колго түшүрүп, барымтага кармап алат да, Кырмус шаанын колуна берет. Ошондо Кырмус шаа Жаангөр көжого:

Кайда барсан, анда бар
Карк алтын бооң менде бар,
Карап турсам түптуура
Душманчылык сенде бар,—

Дейт да баланы зынданга салып, кожону кое берет. Жаангөр Кошойду издең таап, өзүнүн башына түшкөн оор абалды түшүндүрүп, жардам сурайт. Жаангөрдин өтүнүчү буюнча Кошой Кырмус шаага каршы аттанып чыгып, аны өлтүрүп, Билерикти ордон бошотот. Жолдо бара жатканда Кошой жол тоскон кытай аяларына жолугуп, аларды кантып жеңгендиги көнири баяндалган.

Манасты чаап алмак болуп аттанган он бир дуу-дунун көп колу Алтайга бара жаткан жолунда эки миң үйлүү эли бар сары ногойлордун Эштегине жолугуп, ага кол салышат. Эштек эли менен Канардын тоосун таянып, тар капчыгайдан жол тосуп, 94 күнү урушат.

Ушул убакта таятасы Эштекке учурашып келгени жөнөгөн Манас аз гана адамдары менен келе жатып, коктунун оозундагы көп колду көрөт да, кытайлар экенин таанып, элге кабарга киши жиберет. 8 күндө жардамга көп кол келет. Бир жагын — тар капчыгай, Эштектин эли тосуп. арт жагын кыргыздын көп колу алып, орто жерде камоодо калган кытайлар ачкадан аттарын союп жеп, катуу жүдөшөт да, акыры кутулбасына көздөрү жеткенде өздөрүн өздөрү өрттөп, өлүп кырылышат.

Эштектин уулу Жамгырчы кытайдын колун байкап келем деп аттанып чыгып Манастын кошуна жолугат. Ошол кезде чалғынга чыккан Манас калың малга кезигип аны айдал кетүүгө камданып калганда, баласын издең чыккан Эштек келип кездешет. Экөө ал жерден сайыша кетип, акырында Манас менен таятасы Эштек бирин-бири таанышат.

Кытай колун байкайлычы деп барса, алар өздөрү эле эбак кырылыш калганын көрүшөт. Кийинки окуяда Манас менен Кошой Дагалак шаарында кезигишип табышканы баяндалат. Манас менен Кошой биргелешип он бир дуу-дуну жазалоону чечишет да, алардын мыктысы Дүбүрө канды көздөй аттанышат.

Жолдо баратып кол тыныгат, мергендер ууга чыгат. Кутубий баш болгон мергендер кийик уулап жүрүп Адамдук аттуу жалгыз көздүү дөөгө кабылып калышат. Дөө аларды койчо айдал үнкүрүнө алып барат. Ал адам жей турган дөө экен. Дөөнү Кутубий жалгыз көзгө атып, сокур кылып, көптөп жатып араң өлтүрүшөт. Үнкүрдөн көп дүнүйө, байлоодо жаткан көптөгөн адамдарды таап, башотушат.

Манастын кабарын угуп ага каршы аттанган Дүбүрө кандын колуна жолугушуп, аларды да женишет.

Даңгу шаарынын башкаруучусу Кайып даңдын колу жеңилип, эли качып, өзү колго түшөт. Кайып даңдын кызы Карабөрк жаа аткыч мерген экен Кырк кыз жолдошу менен качкан элдин артын кайтарып, кыргыздарды тосуп урушат. Көп адам зыян болот, Карабөрктүн аткан жаасынын огу Бакайга тийип жарадар кылат. Арттан келген Манас мерген кыздын кабарын угуп, ачууланып барат, бирок анын сулуулугун көрүп, ага үйлөнүүчү ойлонот да зыян келтирбей кармап алат.

Атасы Кайып даңды өлдү деп уккан кыз Манаска тийүүдөн баш тартат. Бирок колго түшкөн Кайып даңдын тириүү экендиги билинет, кыз Манастан кечирим сурайт. Эки эл элдешип, Кайып чоң той берип, Манас Карабөрккө үйлөнөт. Ошондо Кайып дан Карабөрккө тигип берген үйүнүн порумун:

«Жайсаң ырчы дегени
жарым күнү ырдаган» — экен.

Бакайды атып жарадар кылгандыгы үчүн Карабөрк уялып андан көрүнбөй качат, жолукканда жүгүнүп таасим кылат. Мындай адептүүлүк элге жагып калат да ушундан тартып жаңы келген келин кайнагадан качуу, жүгүнүү салты калган экен. Эл жер-жерине тарайт, Манас аялын алып Алтайга — үйүнө кайтат

ЖАҚЫП ЭЛДИ ЧОГУЛТУП,

АЛТАЙДАН АНЖИЯНГА КӨЧӨЛҮ ДЕП АЙТКАНЫ

Канкор Манас баатырың,

Карабөрк катын алганы.

Кан атасы Жакып бай

Калкына кабар салганы,

Акылмандын баарысын

Айлына жыйып алганы:

Нече жылга жоголду,

Эсен көргөн болдук биз

Эрбейген Манас баланы.

Эр азамат боз балдар

Бекерге кетпей талабы,

Сансып жаткан даңгыттын
Сапырылтып калаасын,
Алган болуп келиптири
Кайып кандын баласын.
Акбалта менен Бердикем,
Ак ала сакал Ошпур бай,
Ақылга дыйкан Байжигит,
Айдаркан менен Саламат,
Аңдаңарчы жамагат,
Баарыңарга эп болсо,
Бай Жакып айттар кеп болсо
Алтайдан көчүп алсак дейм,
Анжыян барсак дейм,
Эгер кытай жоолосо
Арманы жок калсак дейм!
Падышадан үч кайта
Келген киши жоголду,
Бар кудайым бериптири
Баладан бирди — чогоолду.
Баштан аяк өлтүрдүң
Паашасы айткан буйругун,
Бастық бекен деп ойлойм
Ажыдаардын күйругун!
Байкаңарчы көбүнөр,
Балчық эмес, көлүнөр!
Кыйла адамдар олтурсун,
Кыял ойлоп, өзүң бил.
Карып кетти дебесен
Кан Жакыптын сөзүн бил!
Ырасын айтсам калайык
Кыйын ишке катыштык,
Камалап каапыр кол салса,
Биз кай бири менен атыштык?
Мен кордук көрдүм жашымдан,
Ага-иниден айрылып,
Азап тартып башынан.
Манғулда жүрдүм мал сактап,
Манжулардын журтунда
Басып жүрдүм жан сактап.
Ногой уулу туугандан
Он жетимде бөлүндүм,
Ойлоп келсем шолорду
Суудай жашым төгүлдүм.
Атам өлгөн жетиммин,
Ага, иниден айрылып
Айдоо менен кетипмин.
Азапты алдым мойнума,
Ағып жашым койнума.
Бөйөндүн уулу Чаянды,
Жашында Жакып таянды.

Актап кызмат кылган соң
Чаяндан таптым аянды.
Кызматымды билген соң
Кызын берди өзүмө.
Кыргыз, казак олтурсун,
Аңдап жооп беринер
Айтып турган сөзүмө.
Айтып жооп беринер
Олтурбаңар шүк деди.
Ошону айтып бай Жакып
Орчун топко тиктеди.
Камбардын уулу Айдаркан,
Карыядан Эштек бар.
Кан Жакыптын сөзүнө
Кайтармакка эсеп бар.
Кыпчактардын Тазы бар,
Кыргыздардан Байжигит,
Нойгуттардан Акбалта,
Ногойдун Чагоо кары бар,
Ошо топтун ичинде
Ата уулунун баары бар.
Аргын Каракожо бар,
Ата уулулар кошо бар.
Алчындан Каракесек бар,
Ақылмандан отурган
Алтымыш деп эсеп бар.
Бердике туруп бек айтат,
Бербердигер кудай-аа,
Мерт кылдың Жакып деп айтат.
Дүнүйөнү чачабыз,
Кытайга тийип койдук деп
Дүрбөп кайда качабыз?
Малды бекер качабыз,-
Мангулга тийип койдук деп
Баш алып кайда качабыз?
Конушташ жүрүп маңгулга
Коркуп калган экенсин!
Жакын жүрүп кытайга,
Жадап калган экенсин!
Жайытына малыңдың
Карап калган экенсин!
Анжыян менен Алайды
Самап калган экенсин!
Анжыяnda Алооке,
Азыр бизге жаман жоо.
Айтып-айтып болбойсун,
Арзысаң Жакып баргын шоо.
Анжыян менен Кашкардын
Арасы кыйын улуу тоо.
Ашуусу бийик, жери тик,

Аны көздөй бет алсак
Табылбас бекен биздин жик?
Көрүнөө айттым бир сөздү,
Көңүлгө албай кир сөздү.
Көбүнөр билгин муну деп
Бердике сөзү токтолду.
Мунун да сөзүн жаман деп
Айткан киши жок болду.
Байжигит шондо кеп айтат.
Бай Жакыптын өзүндө,
Баштан аяк сөзүндө
Жаманы жок деп айтат.
Мурут бар жерде сакал бар —
Мурунтадан макал бар.
Сактын саны калат деп,
Саңыроонун төгүлүп,
Сайда каны калат деп.
Кытай деген жакырга,
Кыжылдаган капырга
Кыйырына жатып албайлык,
Кылым кытай кол келсе,
Кыргын таап калбайлык.
Жетиген жагын карасак,
Жерин өлчөп санасак,
Илепси бар, Кара-Кум,
Күн чыгышы Сары-Арка,—
Күлдү баары казакта.
Күн батышка бет алыш
Калбайлык бөөдө азапка.
Эдил, Нура суусу бар,
Эсен-аман ушу бар.
Оролдун узун тоосу бар,
Ошого жакын барсак деп
Бир кыйла элдин оозу бар.
Эдил, Жайык жери бар,
Эне-atabыз өскөн деп
Бир кыйла элдин кеби бар.
Кеңешип билчи баарыңар,
Кетте-кичик, карыңар.
Байжигит токтоп калганы,
Камбардын уулу Айдаркан
Калкка сүйлөп салганы:
Баштан аяк баарыңар,
Кан Жакып баштап карыңар
Кайратты таштап салдыңар,
Качууну сүйүп калдыңар.
Карап турсам калайык
Үмүттү таштап салдыңар,
Үркүндү сүйүп калдыңар.
Кырып ием сени деп

Кытайдан келген кеп барбы?
Кыргыз, казак жыйылып
Ушу сөздө эп барбы?
Кагып ием жерге деп
Кангайдан келген кен барбы?
Казак, кыргыз жыйылып
Калжырашта эп барбы,
Алтайдын тоон жөлөндүк,
Кыйла жылдан бер жакка
Кыпкызыл канга бөлөндүк,
Кыргыз, казак чогулуп
Бүгүн кыжылдап сүйлөп не көрдүк?
Так ушинтип олтурсак
Далайда болор жай алуу,
Ар качандан бир качан
Жамандын жаны аяллуу,
Аябаңар жаныңды,
Айткым келди баарыңды,
Акбалта, Жакып карыңды.
Колунан келсе кызталак
Коёрбу кытай жаныңды?
Келе калса колунан
Кетирмекчи саныңды,
Кемпир менен чалыңды,
Кемшөндөтип ыйлатып
Кейитпейби баарыңды.
Жүздөн алып наарыңды,
Жүдөтпөйбү баарыңды.
Туулмак бар, өлмөк бар,
Жакшылык менен жамандык
Түш-тушунда көрмөк бар.
Аманат берген күү жанды
Ажал жетсе өлмөк бар.
Айтып оозун жыйиганча
Көсөл Манас, эр Көкчө,
Көт жагынан Жамгырчы,
Абдылда, Болот ал экөө,
Манжулуктун Шакуму,
Манаска көөнү жакыны,
Ак сакалы Айнакул —
Айтылуу Кыргыл мына бул,
Жергелешип жетөөбү
Жетип келди жыйынга.
Жыйынга келген адамдар
Калдык дешти кыйынга.
Келип Манас кеп сурайт,
Ага-иниңиз атаке,
Качан келген деп сурайт.
Кечээ келген балам деп,
Чын ушунун баарысын

Чакыртып алган бабаң деп,
Чымындаи сенин жаныңды
Аман койсун, алдам деп
Кан Жакып сүйлөп калганы.
Кайра басып, канкорун
Өз үйүнө барганы.
Өскөнбай менен Үйманды,
Ар качандан, бир качан
Айдал жылкы жыйганды:
Бачымыраак чабыңар,
Байталдан семиз табыңар,
Он эки байтал алыңар,
Камбарбоздун үйрүнөн
Ээгинен бириң чалыңар,
Эртелең келип калыңар.
Эркегинин баарысын,
Нээти казат караткан,
Ургаачысын ар качан
Ак түлөөгө жараткан,
Дартман эмес сагынан,
Карасы эмес ағынан,
Андан бирди алыңар.
Үйман менен Өскөнбай,
Алар чыгып ат минип,
Ат минсе да бат минип,
Жылкыга жөнөп калганы.
Жыйындын баарын дүргүтүп,
Чакырып Манас алганы.
Жайллоо эмес, жаз экен,
Ачыган кымыз аз экен.
Алты азамат чаптырды,
Алты жүз меште ' кымызды
Аял кылбай таптырды.
Айылда киши калба деп
Адамдын баарын чакырды.
Жер очокту каздырып,
Жсз капкактуу казандан
Жетимишин астырып,
Күчтүү болсун арак деп
Күчаладан салдырып,
Үч элиге келгенде
Үзүп-үзүп алдырып,
Каалагандар жутушуп,
Кайраттуулар куршугуп,
Кара бою тутушуп,
Алты жүз мешке куйдурган
Алып келген кымызды
Аксакал бою балкышып,
Аны ичкен соң карпаңдап,
Аңгемени кылышты.

Алда таала берген деп
Бала да болсо башкача
Манас аттуу ырысты.
Көк ала майдан шиберди,
Көңкү мындаи отур деп,
Көк жалың айтып жиберди.
Тегерек тартып тең болду,
Ортосу ачык кең болду.
Аземин минтип арттырып,
Сары казы, кыйма жал
Адамдарга тарттырып,
Ар кандай опкоксуганын
Аппак майга тойдурду,
Эки жүз чанач кымызды
Эңсегени жутсун деп
Элдин ортосуна койдурду.
Кырк көөкөр — аркыт алдырды,
Каалаганың муну ич деп,
Аркыттагы аракты
Ата уулулап таратты.
Арстан Манас келди да,
Арада туруп кеп айтат:
Ай, ага-ини, журтум!—деп айтат,
Колунан келсе Каканчын
Коё турган ою жок,
Тартып калар бою жок.
Алы келсе кытайдын
Албай турган кеги жок,
Айыл жыйып атакем
Дарбытыштын эби жок.
Мен Ошпурдан уктум бир кепти,
Ошондон бөлөк бул элден
Кулакка сыяр кеби жок.
Баарыңарга эп болсо,
Бала да болсом кан кылдын,
Мен бийлеген кеп болсо:
Алым келсе аламын,
Ажалым жетсе арамдан
Акыретке барамын!
Кара оорудан катпайбы,
Мага окшогон балдарды
Кагын алып жатпайбы.
Чегилбей чечек албайбы,
Жер кучактап калбайбы.
Жашым жаңы жыйырма төрт,
Жаанга салып кызыл өрт
Жолдо болсун изибиз,
Жоодон болсун ишибиз!
Көктө болсун жаныбыз,
Көөкөрдө болсун каныбыз!

Көңкү кыргыз балдары
Көөсөрүн болсо калыңар,
Кесөмүн болсоң барыңар!
Карк ажалым жетти деп,
Канжыгага байланып
Кара башым кетти деп
Башыңды байлап өлүмгө,
Чачыңды байлап өрүмгө,
Аягың байла кишенге,
Айылда жүрсөм өлбөйм деп
Аманат жанга ишенбе.
Ошпур байдан кеп уктум,
Терс-Суудагы Текес кан,
(Тенир ургур кандай жан?)
Баш жакты бурут алды деп,
Арадан чыгып төрт бурут
Бу кандай айылга дүрбөөн салды деп,
Оролду бурут алды деп,
Ортодон чыккан төрт бурут
Бу кандай дүмөк салды деп,
Ушу баштан өргүтпөй
Ойрондоюн аны деп,
Кылымдын Какан каны деп,
Кыпчак, кыргыз, казагын,
Колуна берип азабын
Кыйратайын аны деп,
Кемен деген жаң-жуңга*
Кетириптирик кабарга,
Кенгес деген аярын
Чаптырыптыр чабарга.
Аты Кер-Көл жери дейт,
Орго деген каны дейт,
Ойрот жеңбейт аны дейт,
Эсеби жок эли көп,
Аз болгондо аскери —
Алтымыш мин саны дейт.
Тагдырда алда буюрса,
Талкалайлык ошону!
Жалпы олтурган ага-ини,
Жалынсан жаның калабы?
Корксон коюп салабы!
Эркек козу туулуптур,
Не жумушка туруптур?
Эр азамат туулуптур,
Не жумушка туруптур?
Эркек козу болгондо
Курмандыкка караткан,
Эр азамат болгондо
Намыс үчүн жараткан!
Мал караган чалдар бар,

Баспай жаткан балдар бар.
Кызыл ээк чалдар бар,
Кызыл муштум балдар бар.
Атка минип эрбейип,
Найза кармап сербейип,
Эсенкан кыйын эле деп,
Беш айчылык Бээжинден
Бу жерде коркуп селейип,
Жалтанышың жарабас!
Башка кудай салган сон,
Майдандашып калган сон
Аянарга жан барбы?
Ал адам эмей, акыры,
Пери, дөө зангарбы?
Эске кудай салган сон,
Эсенканга жоолошуп,
Эрегишип алган сон
Эзелден кылган каның бар,
Эми не деп аяар жаның бар?
Алтайда кантип туралык,
Арбын аскер куралык,
Атышкандан баш тартпай
Ата жолун кубалык,
Мажүрөө кантип туралык,
Балбандан аскер куралык,
Бабанын жолун кубалык,
Бу бадирекке бет алып
Барбай кантип тыналык!
Кырылышып жеңбесек,
Кытай берер тоюнду.
Барган адам өлөт деп,
Бас ойлобо оюнду.
Нойгуттан кары Акбалта,
Ногойдон кары эр Эштек,
Олтурбаңар баарың тек!
Алчындардын Бообеги,
Наймандардын Көбөнү,
Аргындын Каракожосу,
Кыпчактардын Таз чечен,
Кыйындарың бир нечен!
Өзүбектен Акынбек,
Өз тууганым Базылбек,
Өлсөнөр да айтпаңар
Нааманга барбай басыл деп!
Туулмак бар, өлмөк бар.
Жакшы менен жамандык
Түш-түшунда көрмөк бар.
Атадан не үчүн тубамын,
Аманат жаным чыкканча
Намыс жолун кубамын.

Атамдан калган жеримди
Алдырып кооп кытайга
Аңкайып кантип туралын!
Энеден не үчүн тубалын,
Эрлердин жолун кубалын,
Эски жерим албасам
Эс алыш кантип субалын!
Алтын айчык*, кызыл туу,
Асмандаста көтөрүп,
Аягын жерге сайбасам, *
Асабасын * жайбасам,
Атым өчүп калбайбы
Атамдан калган Нааманды
Алты айга койбой албасам!
Айрып жерим албасам —
Атадан туубай калбасам!
Эңшерип элим албасам —
Мени энеден туубай калбасам!
Аркандан моюн чечинер,
Ала албасак кытайдан,
Аманат жандан кечинер.
Кытайга кыргын салалы,
Кыйратып, жерди алалы!
Кызыктую жерди алдырып,
Кыяматта жургөнчө,
Кыргыз уулу болгону
Кырылып жатып калалы!
Каапырга каран салалы,
Кайтарып жерди алалы!
Кайтарып жерди албасак,
Казак уулу болгонун
Кан жеткүрүп калалы!
Айтып Манас токтолду,
Ал жыйылган көп элде
Кой дээр киши жок болду.
Аксакалы Акбалта,
Акылга толук Ошпур бай,
Кыргыздардан Байжигит,
Кыпчактардан Таз чечен,
Казактардан Айдаркан,
Карап турган канча жан.
Ногойлордан Жамгырчы,
Нойгуттардан Акымбек,
Тейиттерден Саламат,
Текши отурган жамагат.
Калмактардын Күлдүрү,
Казактардын Бообеги,
Аргын Каракожосу,
Албандардын Бийназар,
Акылмандын баары бар,

Аксакал Жакып дагы бар.
Акылмандар отуруп,
Манастын сөзү макул деп
Кол көтөргөн чагы бар.
Эки күн эли конуптур,
Эч болбосо эр Манас
Элүүчө жылкы союптур.
Сары казы, жал берип,
Кымызга чайкап бал берип:
Тарагын деди көпчүлүк,
Так беш күндөн калганың
Үй-малыңдан айрылып
Үстүнө түшөр көп тулук.
Атка минип эрбейген,
Найза кармап сербейген,
Адаммын деп дердейген
Азаматтан калбасын.
Казан асып, кар салган,
Катын алып, үй тиккен
Кары-жаштан калбасын.
Он жети менен он сегиз,
Ошондон койбой тептегиз,
Асты болсун жетимиш,
Айткан ушу сөзүмдүн
Олутуна жетиңиз.
Сундуруп найза салчудан,
Жулкушканын алчудан
Журтта бири калбасын!
Бетке алган мерген көсөмдөн,
Бели катуу көзөлдөн
Бу жерге жатып албасын,
Бекерге бенде калбасын!
Союл чабар камбылдан,
Жоопко жүйрүк даңгылдан,
Балтыры жоон балбандан,
Басташканын алгандан,
Кылыш чабар машинан,
Кызмат кылар жашынан
Кылайып бирөө калбасын!
Ай балта чабар ыктуудан
Айбаты бар мыктуудан
Айылда бирөө калбасын!
Көзгө аткан мерген машинан,
Көп жалтанар башынан
Көрүнбөй жатып албасын!
Билеги жоон балбандан,
Билими артык зардалдан
Бирге келсин барча жан!
Кайраты ашык камбылдар,
Талаага көнгөн даңгылдар,

Тилге жүйрүк чеченден,
Динге балбан эшненден,
Жол адашпас жерчилен,
Көз байлоочу сээрчилен ,
Атагы чыккан баатырдан,
Акылы жарым бакырдан,
Өнөрү бар өткүрдөн,
Өлүмдөн коркпос жеткирден,
Намысы бар арстандан,
Бардаши бар барктуудан,
Амал билчү аярдан,
Алардан калбай жалгыз жан,
Молтолуу дуба билгенден,
Болумдуу күлүк мингенден
Болбой жатып албасын.
Алысын көрөр көздүүдөн,
Айтышаар жүйрүк сөздүүдөн,
Акылы толук эстүүдөн
Асты неме калбасын,
Айткан Манас сөзү деп,
Аңдабай жатып албасын!
Алыс сапар жол жүрөм,
Алыкты ар кыл камдасын.
Колосолуу душмандан
Коркуп жатып албасын,
Ата жолу нускадан
Антип куру калбасын.
Келгendi аскер алармын,
Аскерден кечтеп калгандын
Келдесин кесип салармын.
Жүргөндү колго алармын,
Жүдөгөндүн баарысын
Жүлүнүн кыйып салармын.
Аттансаң аскер аламын,
Айныгандын баарысын
Азапка минтип саламын!
Уктунарбы баарыңар.
Улуу-кичүү карыңар!
Карын-жашын каратты,
Каарданып канкорун
Калктын баарын таратты.
Жекшемби күнү кечинде
Бай Жакыптын кызыл туу,
Байкаганга сөзү бу:
Кыргыздын кыйла тобунан
Алыс жерден калган туу,
Башкы атасы Бабыркан,
Андан калган ушул туу,
Атышканда душманга
Сала жүргөн ызы-чuu.

Атасынан бу тууну
Арстан Манас алыптыр,
Эркегинин баарысын
Нээти казат караткан,
Ургаачысынын баарысын
Ак түлөөгө жараткан
Камбарбоздун үйрүнөн
Кармап келди бир байтал.
Абыке, Көбөш иниси
Аркасынан жүгүрүп,
Ак сакал болгон Жакып бай
Аксай басып бүгүлүп,
Байбиче Шакан, Бақдөөлөт,
Балдары ойноп турган соң
Баштатан күткөн чоң сөөлөт,
Акбалта менен Бердике,
Ак ала сакал Ошпур бай,
Ага-иниси жыйылып
Азыр келди жайма-жай.
Кырка турду баарысы,
Жакып баштап карысы,
Кыдырата жанашип,
Кыбылага карашып,
Кол көтөрдү буркурап.
Койдой маарап чуркурап:
Адил бааша тагы үчүн,
Кайып эрен бак үчүн,
Карып калган чалдардын
Сакалынын ағы үчүн,
Бербердигер бир өзүн,
Бере көргүн тилегим!
Оң колум ойнор кезинде
Сына көрбө билегим,
Сыздай көрбө жүрөгүм!
Бакырып ыйлап бай Жакып
Бала үчүн башта жүдөдүм.
Канатым кайчылашканда,
Кайратым толуп ташканда
Кашайта көрбө, кудайым.
Куйругум жерге жеткенде,
Кубанчым алыс кеткенде
Куурата көрбө, кудурет.
Бай Жакып айтып баркырап,
Төгүлгөн жашы жаркырап,
Байбиче көрүп заркырап,
Мойнуна курун салынып,
Боздоп турду бай Жакып
Жаратканга жалынып.
Бурчак салып мойнуна,
Бақдөөлөт менен Чыйырды

Жашын төгүп койнуна.
Абыке, Көбөш иниси
Чыркырашып ыйлашып,
Чымын жанын кыйнашып,
Чыбыктайын буралып,
Айылдагы адамдар
Алтымыштай куралып,
Үйдө киши түк калбай
Үшкүрүшүп чыгышып,
Ай туягын жыгышып,
Мууздал канын төгүшүп,
Камбылдар бычак алышып,
Буту-колун сөгүшүп.
Балта чал менен Бердике
Бай Жакыпты жандашып,
Ногойдон калган кызыл туу
Байрактарын камдашып,
Оболотуп көтөрүп,
Жекшемби өткөн күнүндө,
Дүйшөмбү келген түнүндө
Атасынын кызыл туу —
Аягын жерге сайылтып,
Асабасын бу туунун
Асман жакка жайылтып,
Бир кудайга зар айтып,
Пил баштаган нар айтып,
Атакеси бай Жакып
Антип жатып калганы,
Аңдасаңыз билерсиз,
Аманат дүйнө жалганы.
Кошойго болгон кайната,
Кошуунун алыш жайната,
Ат арытып жол менен,
Алтымыш миң кол менен
Мунаркан келди буркурап,
Мурун душман, азыр эл,
Жаа алдалап чуркурап,
Азыркысын эл болуп.
Аскеринин көптүгү
Аккан дайра сел болуп.
Анын арка жагынан
Каракыш шаардын Бурчагы
Каркап кырк миң кол менен
Каптап келди бу дагы.
Канчасы аяр — айлакер,
Эсебин санап биле бер.
Бегиш, Көйүш бектери,
Жети миңден кол алыш
Жетип булар келгени.
Дагалактан жол алыш,

Таамай жұз миң кол алып
Кайнатасы Кайып даң
Каптап келип калганы.
Төлгө билген Төлөгү,
Кыжылдап кырк миң кол менен
Кыраан эрге жөнөдү.
Ак асаба, кызыл туу,
Айгайлаган ызы-чuu.
Көк асаба, кызыл туу
Көк жаңырган улуу чuu.
Эки жұз миң жыйырма төрт,
Бет алган жагы болор өрт.
Жыйырма төрт миң ашығы,
Уйгурдан келген черүүгө^{*}
Кайып кан болгон баштыгы.
Казактан черүү алганы,
Айткан күнү дүйшөмбү,
Алты жұз миң кол болуп
Айдаркан баштап барганы.
Желеги туудан бөлүнбөй,
Жердин жұзү көрүнбөй,
Асаба туудан бөлүнбөй,
Алтайдын бою көрүнбөй,
Найзанын учу жылтылдап,
Адамдын башы кылқылдап,
Жер союлуп былқылдап,
Желеги алтын туу болду.
Жер жарылган чuu болду,
Жеке Манас түштөнтүп
Ушу келген көп колду,
Алтайдын ара талаасы
Аскер менен жық толду.
Кебе курсак чалдарды,
Кейпи жаман балдарды,
Жарасы бар майыбын,
Барып бак деп зайыбын,
Тил чыкпаган дудугун,
Кулагы укпас мулугун,
Көзү көрбес кароосун,
Көңүлгө толбос жадоосун,
Аяғы майып чологун,
Айтышкан кепке ноноғун *,
Эки жұз миң кайтарды.
Көксөө болгон карысын,
Көрүп туруп баарысын
Эгебей жарак майтарды,
Эки жұз миңди кайтарды.
Алты жұз миң кол менен,
Нааманды көздөй жол менен
Айгайлап аскер жүргөндө

Караанына көз жетпей
Караган көзу кайышып,
Кара талаа, боз чыбыр
Жердин бети майышып,
Күрөөкө, соот * жаркылдап,
Күлүк буудан алкылдап.
Кемерлер белде жаркылдап,
Кең багелек балкылдап,
Кетте чөрүү-кол болуп
Жөнөй берди шартылдап.
Аны таштап салыңар.
Наамандыктын элиниң
Кабарын угуп алыңар.

МАНАС БААТЫР ТЕКЕС КАНДЫ ЖЕНГЕНИ

Үч Турпанды жердеген,
Урушуп адам жеңбеген,
Кара-Сууда калаасы,
Каар аяр * баласы
Кутурган Култаң качыптыр,
Азаттын тоосун ашыптыр,
Арадан Жылдыз басыптыр,
Терс-Маёдо Текес кан
Темселеп ага барыптыр:
Аналдын тоосун жердеген,
Азыркы адам жеңбеген,
Кара-Шаар экен калаасы,
Ары четин сурасаң
Кара-Курум талаасы,
Атын уксан Манас дейт,
Бабыр кан экен бабасы.
Өз атасы бай Жакып,
Өскөн экен салкында
Өз алдынча жай жатып.
Чоң атасы Ногой кан,
Оңбой турган бу бир жан.
Камынбасаң курудун,
Кабарга келип турумун,
Жалганы жок мунумун.
Себепчи болгун сен деди,
Сенде калың эл деди,
Үстүндөн караар улугун
Акунбешим эр деди.
Ат аябай. тон тосуп,
Ашыгып кабар бер деди.
Кер-Көл деген жери бар,
Орго деген кан деди.
Ого кабар сал деди.
Алма-Коюр жердеген,
Адам уулу жеңбеген,
Аяры бар алтымыш,

Сээрчиси жетимиш,
Лаанатка * жалбарып
Ылдамыраак жетиниз.
Эртелеп кабар салбасан,
Эстүүсүн жыйып албасан,
Эртен, бүгүн билбеймин,
Эгер келбей койбoitт саа.
Лаайлама жолуна
Мында кызмат кылайын,
Жолдош кошуп берсең маа.
Текестин бутун кучактап,
Көзүнөн жашы бурчактап,
Манасты айтып майышып,
Кошойду айтып кайышып,
Коркуп Култаң турганы.
Каны Текес калтырап
Коркуп кирди бу дагы:
Келип улук болгонум
Түрк элинин арасы.
Бээжин түгүл бу жерге
Кара-Шаар, Кумулдун
Түк көрүнбөйт карасы.
Лаайлама колдой көр,
Кыйыныраак болгон бейм
Кыргыздардын Манасы.
Алтайдагы кыргыздан,
Айдоодо жүргөн кыргычтан
А кандай чыккан баатыр деп,
Андай болсо мен дагы
Камданайын акыр деп,
Доргосунан * чаптырды,
Күндүк жерде Күясын
Тез келсин деп чакырды:
Келди кабар биздерге,
Мен айтайын сиздерге.
Атканын жазбас мергенин,
Айтканын жазбас беренин,
Ашыкпай турган эрениң
Элүү, кыркың аттанып
Эңкейиш жолго салыңар,
Күнгөй тоо барып түгөнөт,
Күн чыгыш жакка барыңар.
Эчки-Өлбөс деген улуу тоо,
Эки жагы улуу зоо,
Келер болсо бизге жоо
Көрүп алып кайтыңар,
Көпкө кабар айттыңар.
Эчки-Өлбөстүн бийик чат
Эңкейип бар да, карап жат,
Эгер душман көрүнсө

Жарымың кел да, жарымың жат.
Аны айтып Текес кан,
Амырында * канча жан,
Көзгө аткан мерген машинан,
Көп жалтанган башынан,
Акылга толук эстүүдөн,
Айтууга даңғыл сөздүүдөн,
Алысты көрөр көздүүдөн
Алтымышын чыгарды.
Алда билер бул иштин
Артын кандай кыларды.
Дүрбөлүп Текес калганы,
Түн ортосу болгондо
Күяс аяр барганы.
Күяс аяр келгенде,
Маңгулдуктун баарысы
Күп сүйүнүп калганы.
Күяс келип калыптыр
Теңир урган Текестин
Шашып турган кези деп,
Култаң качып келди деп
Күп чочутту элди деп.
Айла тап деп чакырдым,
Ашыктырып сени деп,
Текес кан сүйлөп салганы,
Аяр Күяс мактанаң,
Коркпоңуз деп калганы:
Алтайdagы жердеген
Алтымыш үйлүү буруттур,
Арбак аны уруптур,
Ажал айдал, кан тартып
Ал чоноңдоп туруптур.
Баш жакта Каспан, Каканчын,
Күн батышта жатпайбы
Күлдү тыргоот, Акбешим.
Ортодо төрт буруттур,
Ойрон болгон туруптур,
Ошондон коркуп жүргөнүң
Сени да кудай уруптур.
Шону айтып Күясы
Атына минип алганы,
Алтоо экен жолдошу,
Ар тарапка барганы.
Сээр окуп, дубалап,
Жайыттагы малдарын
Айдатып ийип кубалап,
Мейли терек, мейли тал,
(Бу пери ургурдуң өнөрүн
Кыйындыгын карап ал),
Арып * дуба салыптыр,

Жерден чыккан киеси *
Адам болуп калыптыр.
Мейли камыш, мейли чий,
Баатыр болсоң барып тий,
Мейли куурай, мейли чөп,
Аскер болду сансыз көп,
Аңгемелүү кандай кеп.
Карагайы, кайыңы,
Каптап барган аскердин
Чыгар эмес дайыны.
Өйүз менен бүйүзү
Аскер кылды баарыны.
Суунун үстүн өрт кылды,
Туу көтөргөн ар жerde
Султандарын көп кылды.
Ат минбеген жөө болду,
Ар бир чынар теректер
Адам эмес, дөө болду.
Мылтык, кылыш, бар жарак
Бутагынан бөлүндү,
Найза, кылыш көтөргөн
Айбаттары көрүндү.
Сээр менен кол кылып,
Таң атканда Күясы
Текес жакка бөлүндү.
Келгин, мына, каным деп,
Көрүп келгин аскерди,
Адам жеңбес аны деп,
Кол коёрбу жанды деп,
Коркутабыз не үчүн
Акунбешим канды деп.
Кыргыз деген немене?
Кыйналбаңыз тегеле.
Казак деген немене?
Кайғырбаңыз тегеле.
Текес дөөдөй каның деп,
Тез чочуптур жаның деп,
Тентиреген бурутту
Келген болсо бу жерге
Кетирейин санын деп.
Күяс айтып салганы,
Аскерди кайдан жыйиды деп
Текес айран калганы,
Элүү-кыркча аттанып,
Эр Күяс баштап шаттанып,
Кол көрүүгө барганы.
Жогору жагын караса
Муздан ашuu бел болгон,
Орто жерин караса
Өрт күйгөн кызыл сел болгон,

Өйүз менен бүйүзү
Күрсүлөрүн көтөргөн
Күлдү балбан эл болгон.
Жаңы көргөн адамдар
Бу кайдан келген кошун * деп
Башы катып тел болгон.
Аралайлык аны деп,
Текес айтып мындай кеп,
Дабырата желгени,
Колго жакын келгени.
Жарагын колго алыштыр,
Жалпы аламан жалдырап
Келе жаткан буларга
Кесенип көзүн салыштыр.
Шүңгүр деген баатыры
Кандай экен билмекке,
Адамбы деп чакырды,
Найзасын алып качырды.
Найзасы жакын жеткени,
Түк билбеди сайганын.
Сээрден найза жеткени,
Шалак этип эр Шүңгүр
Чалкасынан кеткени.
Кутуруп кеткен Күястын
Өнөрү эмей, неткени!
Өлтүргөнчө дем салып,
Айырып алып кеткени.
Күястын көрдү өнөрүн,
Күясым барда недир деп,
Уруп кеткен Текес кан
Унутуп койду өлөрүн.
Илебин менен Оргого
Издеп кабар салбады.
Акунбешим паашага
Айтып киши барбады.
Кесири тиер аярдын,
Келсе да бурут өлөр деп
Кенебей жатып алганы.
Төртүнчү күндө төрөнүз
Манас жетип барганы.
Аз гана эмес, мол менен,
Алты жүз мин, отуз мин
Азар түмөн * кол * менен,
Башчылары бар экен
Баштап келип калыштыр,
Чабырларын айлына
Таштап келип калыштыр,
Бай Жакыптын кызыл туу
Аштап келип калыштыр
Азыркысын бу колго

Камбардын уулу Айдаркан
Кан көтөрүп салыптыр.
Калдайган колду көргөндө
Айран азыр калыптыр:
Кабарчы кайдан жеткен деп,
Бу капырга неткен деп,
Дүйнө жүзүн аскери
Кандай капитап кеткен деп.
Аскерин көрүп ар жерден
Айран азыр калышты,
Адам жеңер кеп эмес,
Алыстан көзүн салышты,
Найза, кылыш, бар жарак,
Ал мүнөзүн көргөндө
Айран болуп калышты,
Азыркы турган кан экен
Айдарканга барышты.
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Абдылда,
Кыргыздан чыккан Кутубий,
Кыпчактардын Таз чечен,
Кымтырылган Үрбү бар,
Аргын Каракожо бар,
Ақылмандар кошо бар,
Каратоко Мажиги,
Кайраты ашык Чалиги
Кабылан Манас баатырга
Кан Айдаркан баш болуп,
Баары келди ақылга:
Көз жеткисиз көп экен,
Терс-Маёнун боюнда,
Темирдиктин оюнда
Аяк башы күнчүлүк
Аскер басып калыптыр,
Ай талаага кол толуп
Адам туруп алыптыр,
Аргасы кандай получу?
Акыл тапкын эрлер деп,
Айтышып турду бир-бир кеп.
Алты жүз мин аскербиз,
Алты жүз тууга бөлүндүк,
Акыры мунун жанында
Төгөрөктү карасам,
Төрт кишидей көрүндүк.
Кандай сонун болду деп,
Кан Текеске мынча кол
Кайдан келип толду деп,
Кан Айдаркан, Мунар кан
Катылbastan капырга
Кайтсак кандай болду деп,

Келип турган кеңешман
Бу сөздү айтып салганы.
Кептерине Манастын
Ачуусу келип калганы.
Кана, кандарым, кандай айтасың,
Катындын кылар иши го,
Катылбай кантип кайтасың?
Улуктар кандай айтасың,
Ургаачы кылар иши го,
Урушпай кантип кайтасың?
Жазуудан артык жан өлбөйт,
Тактада жатып кан өлбөйт.
Капырдан качып кетесин,
Каптап чыкса мынча кол
Андан кийин нетесин?
Же жер алдына жатпасан,
Малың менен башындын
Баарын жерге катпасан,
Мынча черүү коербу
Же асманга барып батпасан.
Ачууланып сүйлөнүп,
Аккула минип күүлөнүп,
Бармак болуп калганы,
Бастырып жолго салганы.
Абасы Бакай кеп айтып,
Ай, токтогун деп айтып,
Кароолдоп мен бир барайын,
Көрүнүп коюп капырға,
Качкан болуп калайын.
Кууган болсо мени деп,
Мен карайын сени деп,
Тосуп уруш саларсың
Тос-тос кылып капырды
Мени ажыратып аларсың.
Кыйкырып уруш саларсың,
Кыйратып ийип капырды
Айырып мени аларсың. ,
Аны айтып эр Бакай
Быйыл отуз жашында,
Дөөлөт күшү башында,
Жаракты белгө чалынып,
Жаратканга жалынып,
Алмабаш мылтык жонунда,
Саадакты белгө байланып,
Сары-Учуктан айланып,
Кутусун тыгып койнуна,
Саадагын асып мойнуна,
Андал тургун Бакайдын
Азыр кылар ойнуна.
Моюлду деген бел менен,

Боз талаа кубаң жер менен
Көрүнөө Бакай барыптыр.
Кууганы болсо саям деп
Көт жагында чукурда
Көк жал Манас калыптыр.
Көкчолок атты чуратып,
Көпту кудай урду деп,
Аскерге жакын жеткени,
Абакеңиз Бакайдын
Акылы эмей неткени.
Көрүп мени турду деп,
Көпту кудай урду деп,
Кандай мени качыrbайт,
Амал жумуш болбосун,
Арып кылып койбосун,
Аны ойлонуп эр Бакай
Жарым бута жап жакын
Жанына барып туруптур,
Качыrsам деп кыялы
Кан Бакай найза сунуптур.
Жайнап турган көп аскер
Жалпы найза сундурду.
Канетесиң капыр деп,
Кан абаң Бакай ақырды.
Алиги турган көп аскер
Андан бетер бакырды.
Айгай кулак тундурду,
Кан Бакай айгай баштады,
Капырдын кыйкырыгынан
Аттан кулай таштады.
Атсамбы деп бирөөнү
Колуна мылтык алыптыр,
Жалпы мылтык сундуруп,
Капырлар кезеп калыптыр.
Кантер экен дагы деп
Кан Бакай кылыч алыптыр,
Карап турган көп аскер
Кылыч алат, кыңк этпейт,
Кыйкырбаса эр Бакай
Бирөө унчугун былк этпейт.
Көрдү Бакай көз менен,
Сүйлөдү Бакай сөз менен.
Аста-аста эр Бакай
Ар бир сөздү сүйлөдү,
Эмнени айтса шону айтып,
Алиги черүү дүүлдөдү.
Абаң Бакай билди эми,
Амал экен бул иш деп
Арсан-арсан күлдү эми.
Аскер да күлүп калганы,

Катылбады кан Бакай,
А жерден кайра салганы,
Арстан Манас баатырга
Амал экен, кол эмес,
Аны айтып жетип барганы.
Аткан болсо аткандай,
Мыктысып мылтык аткан жан
Бир балаага баткандай.
Сайган болсо сайгандай,
Баатырысып найза салган жан
Бир балаага калгандай,
Өнөр экен ар кандай.
Чапкан болсо чапкандай,
Турат экен жазганбай.
Күрөшсө күрөш кылгандай,
Ақылын мунун таппасак
Аскерди бөөдө кыргандай.
Азыр мындан кайталы,
Ақылман аяр кыйла бар,
Аларга барып айталы.
Не дээр экен эл деди,
Эми жүргүн, кел деди.
Абыр-шабыр ат минип,
Ат минсе да бат минип
Аскер жакка салыптыр.
Сары сеңир урчуктан,
Ач кайкалаң бурчуктан
Бакай чыгып калыптыр.
Көргөн, билген жумушун
Көбүнө айтып салыптыр.
Алты жүз миң аскерден
Ақылмандын баарысы,
Чекседе белен дарысы,
Балбан, баатыр барыптыр.
Көрдү көп аскердин баарысын,
Аягы турган жерине
Аябай төгүп дарысын,
Өздөрү чыгып дүргүшүп,
Өзөнгө чыгып үркүшүп,
Оолакка чыгып от берди,
Дүнүйө жүзү солк деди.
Аалым күндү жайлады,
Кара шамал дубасын
Кара ташка байлады,
Капырдын шору кайнады.
Жалын күйдү дүркүрөп,
Шамал тийди күркүрөп.
Камыш, чийи, куурайы
Жалынга токтоо кылабы,
Жалпы күйдү бу дагы.

Кайың, талы, тереги
Түк болбоду кереги,
Өрттөп аны салганы.
Ошо күндөн ушу күн
Ошо жердин атагы
Өрттөн атка калганы.
Кандарга кандар бет алып
Каптап кирип барыптыр.
Арбындыгын көргөн соң
Жаалына чыдабай
Жанындағы Күясын
Жара тартып салыптыр.
Күясты Текес жарганы,
Текес кандын ордого,
Куюлуп кирип барганы,
Кутуларга жери жок,
Курчап аскер калганы,
Өжөрлөнүп Текес кан
Өзүнө бычак салганы.
Өткүр Манас айкырып:
Кылыч чаппай, ок атпай,
Кыйынсынып жаа тартпай
Алдырып салган ким дейсин,
Албаңар жырық ийнесин,
Не кыласың калмактын
Эзелден жыйган дүйнөсүн.
Кош-кошко* союш алыңар,
Короондо калды малыңар.
Байынан союш алсаң да
Коңшусун коюп салыңар.
Кары, жашың, чалыңар,
Дүнүйөдөн куруп калгандай
Кантесиңер баарыңар!
Аны айтып акырып,
Аскердин четин жапырып,
Арстан Манас токtotту.
Ата уулунун баарысын
Айдал кел деп жоктотту.
Ойдон-тоодон жыйнады,
Сенин баланчаң кайда кетти деп
Башчыларын кыйнады.
Кадыр алда кудурет
Каран калган дүйнөгө
Каалабасак кәэ кылат,
Канкор Манас түгөнгүр
Калмакты аяп не кылат?
Үйүрү өскөн айгырлар
Кысырагын бәэ кылат,
Кызыталак күү канкор
Кытайды аяп не кылат?

Күнкүү сөзүн айтышып,
Акыястын оюна
Аскер келди кайтышып.
Эл жыйылып келгени,
Алты жүз мин, элүү мин,
Эсебин эсеп бергени.
Каныңар Текес өлдү деп,
Кашындағы Күястын
Карынын өзү бөлдү деп,
Калайык көзүң көрдү деп,
Каныңды кудай урду деп,
Катын менен баласы ,
Кашында карап турду деп,
Насыят айтам акыр деп,
Ата уулудан түк койбай
Азыр баарын чакыр деп
Төтөнүн Түрсө белине
Түгүн койбай чакыртты.
Тыргоот, калмак элиnen
Эки жүз мин он алты
Эсен келди бар калкы.
Эми Манас кеп айтат,
Карап турган калмакка:
Ээ, калайык деп айтат,
Текес өлдү дуу-дуунар *,
Текши баарың турдуңар.
Баашабыз өлдү дединер,
Башы жок калса дененер
Тирилигин болобу,
Тим койсо Манас оңобу.
Тууганың бар, уругун,
Өзү өлдү Текес улугун,
Каныңарды каала деп
Калкыңа айтып турумун,
Жакыныңдан кан шайла,
Жалганы жок мунумдун.
Көтөрүп туунду байла деп,
Көпчүлүк каның шайла деп
Көк жалың Манас айтты кеп.
Көпчүлүк баары дүрбөшүп,
Бирин бири жүр дешип,
Капилет өлдү каныбыз,
Калдык аман жаныбыз,
Акылмандар бирөөнү
Атап канга салыңыз.
Көпчүлүк муну айтышты,
Көөсөрлөр үйгө кайтышты,
Көсөмдөр токтоп калышты,
Канга ылайык ким дешип,
Кары-жашың бил дешип

Ортосуна салышты.
Үйшүмбай деген бар экен,
Бир өзүнө караган
Үю, төөсү, жылкысы
Үч жүз минче бар экен,
Бир өзүнө караган
Үч миң үйчө жан экен,
Аны айтышты кан бол деп,
Кадырың элден жам бол деп.
Малым болсо канмын деп,
Баштатадан кан болбой
Нече жерде калдым деп,
Үйшүмбайы болбоду,
Болбой моюн толгоду.
Дардак деген бар экен,
Далай балбан экен
Сен болгун деп кармады.
Күчүм бар да, эбим жок,
Айтууга жакшы кебим жок,
Мен болгон кандай кан деди,
Жерде калган ал деди,
Жетиктерден бирөөнү ,
Дуу-дуу боло сал деди.
Төкө деген жан экен,
Бир өзүнө караган
Төрт миң ую бар экен,
Бол деп айтып салганы,
Болбоймун деп ордунан
Тура качып калганы.
Карача деген бар экен,
Как өзүнө караган
Токсон миң үйлүү жан экен,
Мурунку алган амалы
Доотайлык * мансап бар экен.
Кан бол дешип камалап,
Ошону улук кылууга
Ороло журту чамалап
Карачаны кармады.
Болбоймун деп айтталбай,
Көптүн көөнүн кайтарбай,
Өкүмөткө аралаш
Өсүп келген башым деп,
Өзүңүздөр билесиз
Сексенге жакын жашым деп
Карача сүйлөп салганы.
Карысаң да болгун деп
Калайык айтып калганы.
Болор менен болбостун
Ортосунда турганда,
Болууга моюн сунганда

Акыястын калаасы,
Азыр жетип барганы
Сайкал аттуу баласы.
Эт чыбыктай ийилген,
Эркекче кийим кийинген,
Акак * тиштүү, кыйгач каш,
Жазык мандай, түймө баш,
Ак-кызылы бөлүнгөн,
Айнектей көзү көрүнгөн,
Нурдуу кызыл бети бар,
Ууздан аппак эти бар,
Короз моюн, кобул кол,
Атанын сонун сулуу бол!
Талабы журттан бөлүнгөн,
Жуткан кызыл кымызы
Тамагынан көрүнгөн
Кыз Сайкал келип кеп айтат:
Кантесин, ата, деп айтат,
Өкүмдөн жутап калгандай,
Өлүп калган Текестин
Тоноп тонун алгандай,
Жакшы болбос муунуз,
Жайыңызга турунуз!
Кыз кыйкырык салганы,
Балам болбойт экен деп
Карача айнып калганы.
Катаалдык кылдың бизге деп,
Калайык айтып мындай деп,
Каткалаң атка калганы.
Атасы Темир кан эле,
Акылдуусу, акмагы,
Алты уулу бар эле.
Улуусу Текес кан болгон,
Урматы журтка даң болгон.
Эң кенжеси Темирдин
Тейиш аттуу жан болгон.
Акылы бар, даана экен,
Он сегизде бала экен.
Карап турган калайык
Не сүйөсүң кейишти?
Баарың качып болбосон,
Кан көтөрдүм Тейишти!
Карача айгай салганы.
Калк кадырын биле албас,
Капа кылар, тил албас,
Көтөрбөс айла недир деп
Көпчүлүк сүйлөп калганы.
Алып кел деп каныңды
Арстан Манас, Айдаркан
Алар айтып салганы.

Темиркандын калаасын
Тегеретип баласын
Ак кийизге салганы.
Текестен калган қызыл түу
Айчыгын алтын аштады,
Тойду бүгүн баштады.

ТЕЙИШ КАНДЫН ТОЮ.

МАНАСТЫН КЫЗ САЙКАЛ МЕНЕН БЕТТЕШКЕНИ

Ат чабар жерин караса
Текшигердин талаасы,
Базар қылып турганы
Темиркандын калаасы.
Байгесинин башына
Төрт жүз жылкы, үч жүз уй,
Төөдөн жана жүз болду,
Ат чабар жери түз болду.
Мындаи тема оригиналда жок.
Байге сайды кеңешип
Как Төтөнүн белине,
Ат алдынан чыкпа деп
Жар салды жалпы элине.
Эң аягы байгенин
Эки жылкы, бирден төө,
Ээлигип барып бир адам
Болбосун деди ат сүрөө.
Кырк атка байге сайылды,
Текес кандын қызыл түу
Кырга койду токтолуп,
Асабасы жайылды.
Маңкан менен Кордойду
Басып өтүп барсын деп,
Эчки-Өлбөстүн тушунан
Коё берип салсын деп,
Чоң күлүк байге алсын деп,
Чобуру куру калсын деп
Ат чубатып болуптур,
Аттын санын караса
Тогуз жүзгө толуптур.
Токсон киши шол элден
Ат айдоочу болуптур.
Көтөрмөчү жок болду,
Көңкү журттун баарысы
Көк жайыкка токтолду.
Эки күн ары айдасын,
Эл ашыкпай жайлансын.
Үчүнчү күн болгондо,
Келип алсын байгесин.
Атты жолго салганы,
Алты жүз кара, он миң кой
Тейиш кан жыйнап барганы.

Мына бул келген кой деди,
Эки конуп жатасыз,
Коногуңа сой деди.

Алты жұз кара мал деди,
Ачығып кетип баратсан,
Андан да союп ал деди.

Кырга жылкы айдатып,
Кызматкерди даярдап,
Кырк миң бәзени байлатып,
Кымызды көлдөй жайнатып,
Ат айдалды, эл калды,
Ар өнөрдөн не калды?

Тогуздан кара жайлатып.
Башына төө байлатып,
Балбан болсо чыксын деп,
Күчү артығы жыксын деп,
Ортого қүрөш салсын деп,
Ошондой кылды жарлыкты,
Тейиш кан кылды бардыкты.
Казак, калмак бөлүндү,
Байқап деген балбаны
Казактан чыгып калганы.
Жаңы тууган болдук деп,
Биз қүрөштү койдук ден
Калмактар жатып алганы.

Окчо қыргыз уругу*
Ыспаранын улугу
Көкжору чыкты бу жактан,
Баскан бойдон байпактап
Байқап келди тыяктан.
Майданда қүрөш салганы,
Барған жерден Көкжору
Башынан үч айлантып,
Көтөрүп уруп алганы.
Казак, калмак бир болду,
Кандай күчтүү булар деп
Көнүлдөрү кир болду.

Балбан чыкпай токтолду,
Баатыр сайыш салсын деп
Башчылардан жооп болду.
Казак менен калмагың
Кайраттуусун кармагын,
Намыс алып азыр бир
Калмак, казак болмокко,
Ызалыкка чыдабай
Жакын калдық өлмеккө.
Казак, калмак биригип
Айгайды антип салганы,
Намыстанып калганы,
Кандайсың деп бир бириң

Каштарына барганы.
Мен барам деп чыга албай
Камалашып калганы.
Он жетиде жашы бар,
Башында тулум чачы бар,
Сары буурул аты бар,
Сайкал чыкты каркыбар,
Беттешкенди мерт кылып
Кетсем деген дарты бар.
Жоого кийчүү жарагын,
Баарын кийди карагын.
Карычы * менен кыягы *
Кыз да болсо капырай
Каармандай сыягы!
Туулга * менен калканы,
Туюк болот, көк темир
Тула бойго салганы,
Тогуз кулач найзасын
Толгоп алып майданга
Токтолбой жүрүп калганы.
Мейли кыргыз, сарты деп,
Өтүп кетти дарты деп,
Өкүнүчтө болбо деп,
Өлтүрө сайышты ойло деп,
Айдаркан айгай салыптыр.
Бул эмине сөзү деп
Атпай журт айран калыптыр.
Жекесан * бутта чойкоюп,
Желектүү найза койкоюп
Кыз Сайкал туруп алыптыр.
Кана, талапкер болсон, чыгынар,
Бу даңкайган күндү жыгынар.
Эрендер болсон, чыгынар,
Бу эсирген күндү жыгынар.
Катындан эркек качарбы,
Атаа кара мындай басарбы?
Уккан, көргөн баары айтты,
Уламалуу кары айтты:
Ушу кызды көргөндө
Текестин журту тек деген
Атасы доотай-бек деген,
Кара чоктуу калмактын
Кандай кыйын баатыры
Кармашып алы жетпеген.
Жаңы быйыл келди дейт,
Жаңы он жети жашка дейт,
Баатырлыгы, күч менен
Бу жүргөн жандан башка дейт.
Өчөшүп чыккан капырга
Өлөмүн деген барбаса,

Өзгө киши не барсын?
Айбаты катуу капырга
Ажалы жеткен барбаса,
Асты киши не барсын!
Казак, калмак төрт жүз мин,
Камалышып турду тим.
Сарт, кыргызы төрт жүз мин,
Сайышууга жан чыкпай
Сабыркашып турду тим.
Бердике менен Акбалта
Бердиндер деп намысты
Бекем айтты бу калкка.
Бай баласы Бакай бар,
Бакылдады күүлөнүп,
Катындан качкан не жорук?
Туубай кал деп сүйлөнүп.
Канча киши укпады,
Камалды, коркту, чыкпады.
Шашкеде кирди майданга,
Чак түш ооп болгунча
Жан барбады Сайкалга.
Эч ким чыкпай койгон сон,
Байгесин алып бакырып,
Казак менен калмагы
Кайта турган болгон сон,
Туруп Манас кеп айтат:
Туубай калсын баарыңды,
Сайыштырып катынга
Кетирдинер арымды.
Ар канча баатыр болсо да
Аты го деп ургаачы.
Аксаргыл атты алып кел
Абаке Бакай, турбачы,
Ар канча кыйын болсо да
Алармын сайып акыр деп,
Аксаргылды ээрдеп
Алып келгин баатыр деп,
Бар жарагын байланып,
Жоо жаракты шайланып,
Кайра жаачу булуттай
Каары жүзүнө айланып,
Аксаргыл минип болкоюп,
Накери * кийип чойкоюп,
Сыр найза колдо койкоюп, .
Сырттан Манас жөнөлдү.
Кыз Сайкал эми кызыкты:
Ар тарапты кыйраткан
Арстаны бу деген,
Кылымдын баарын караткан
Кыйын эри бу деген,

Бу беттешкен пенденин
Катыны калат тул * деген.
Бээжинге салып бейпайды,
Каканга салып каранды,
Кырмустун элин кыйраткан,
Дүбүрөнү түгөткөн,
Ойроттун баарын жүдөткөн,
Алтайдан келип биздерди
Атышпай туруп жадаткан,
Күяс менен Текести
Акыретке караткан
Өлтүрүп Манас каныны,
Наамандыктын баарынын
Тынчтайын жаныны.
Оюндан окус кылайын,
Ногойдун журтун кырайын!
Кыйынын окус кылайын,
Кыргыздын журтун кырайын!
Муну ойлонуп кыз Сайкал
Сарыбуурул тулпарга
Санына камчы салганы,
Сарала байрак найзаны
Колго имерип алганы,
Каары катуу Сайкал кыз
Сандыргалуу төрөнү
Жанчмак *үчүн барганы.
Астындагы Аксаргыл,
Арстан Манас баатыры,
Атка камчы салганы,
Астын тосуп Сайкалдын
Качырып Манас барганы.
Карап көрсө кыз экен,
Как сулуунун өзү экен.
Жазы маңдай, жайык төш,
Кобул мурун, көөхар көз,
Жүзү нурлуу, инжи тиш,
Кандай болду ушул иш.
Кабылан Манас ойлонду:
Катуу сайсам нетер деп,
Кокус өлүп кетер деп,
Өзүм алчу кыз экен
Өлүп кетер бекер деп.
Он далынын мүрүгө
Оңдол найза салганы.
Оңолбогон Сайкал кыз,
Кагып ийип найзасын,
Кабылан Манас баатырга
Найза шилтеп калганы.
Найзасын колдо түздөдү,
Арстан Манас баланын

Өлөр жерин издеди.
Алтын ээр кашы деп,
Как жүрөктүн башы деп.
Найза тийди төшүнө,
От чагылды баатырдын
Ошол жерде көзүнө.
Бирин бири сайышып,
Минген аты майышып.
Эки жактан эки журт
Айырып кетти бөлүшүп,
Эстүулөрү чочуду:
Албагай эле шол жерде
Кокус бири өлүшүп.
Кайра тартып калышты,
Каңкор Манас, Сайкал кыз
Катуу кылды намысты.
Каңгайлап ураан салганы,
Кабылан Манас баатырды
Качырып келип калганы.
Бай Жакып деп бакырып,
«Манастан» ураан чакырып,
Каарданып Манас жетиптири,
Кыйкырган бойдон кыз Сайкал
Кыраанга найза нетиптири,
Оң колтугун жырганча
Аркасынан Манастын
Оркоюп чыгып кетиптири.
Карыга тийип калыптыр,
Карчыты менен чарайна ,
Кыягын үзүп салыптыр.
Сынып кетип кыягы,
Жыгылгандай сыягы.
Ат жалдашып алыптыр.
Кармашкан бойдон эки дөө
Жанашалап жарышып,
Тай чабым жерге барышып.
Сандыргалуу Манастын
Колтукта найза корондоп
Тепчилип калып сорондоп.
Сол колу менен бу Манас
Ойрон болгон Сайкалды
Оң капшыттан кармаган,
Канча тартса Манаска
Колуна Сайкал барбаган.
Оң колу менен бу Сайкал
Ойрон Манас баланы
Омуроодон алганы,
Калкан, соот жарагы
Чыгып калды далдалы.
Ургаачыны жыга албай

Үшүм кандай кетти деп,
Кызга кокус алдырсам
Кылым угар кепти деп,
Ачууланып эр Манас
Жаканы көздөй кол сунду.
Жаалданып Сайкал кыз
Ай балта менен озунду.
Ай балта башка чабылды,
Оң колунда танабы,
Калканы башка жабылды.
Манасты башка чабам деп
Калканды чаап катыптыр,
Сол колу менен эр Манас
Ай балтасын алыптыр,
Оңолбогон катын деп.
Оройдон ары салыптыр.
Кызга калкан жабылды,
Болотко болот чагылды,
Жан жагына караса
Кызарган жалын жагылды.
Жалын чыкты дүркүрөп,
Алиги көргөн Сайкал кыз
Жаалданып күркүрөп.
Калмактын Сайкал балбаны
Кабылан Манас баланы
Оң далаудан алганы,
Ат күчүнө салганы,
Оодара тартып алууга
Ойлонуп Сайкал калганы. ,
Сарыбуурул Керкөүл
Санына аттын салыптыр,
Сандыргалуу Манасты
Эңкейтип аттан алыптыр,
Ээрден көтү кылтайып,
Үзөңгүдөн бут тайып,
Оодармакка Сайкал кыз
Ойлонуп ону алыптыр.
Ошонгучча болбоду
Акбалтанын Чубагы
Октой атын чуратып,
Ортого жетип калыптыр.
Эңиш эмес, сайыш деп,
Жанчышып боюң салыш деп,
Сайкал минген Сары атты
Башка кагып өткөнү.
Сайкалдын Сарыбуурulu
Жалт этип үркүп кеткени.
Кыз да болсо Сайкалды
Кылым журт көрүп танданды.
Жонунан алган Манасты

Кармаган бойдон капыр кыз
Калабаны баштады,
Сандыргалуу төрөнү
Акбалтанын Чубагы
Сол ийнинен жөлөдү,
Акбалта уулу болбосо
Алып кете таштады.
Дого деген бир казак
Тобунан чыга чапканы,
Ал кыз Сайкалды жактады:
Кызыталак кыргыз деп,
Жанчышканың бир кыз деп,
Эсердин бирөө экенсисиң.
Экөөлөп неге кетесин?
Эр Дого айтып салганы.
Эңиши эмес сайыш деп,
Сайбай эңем дегени
Санталак казак кай иш деп,
Акбалтанын Чубагы
Ачууланып Догонго
Айтып турду бу дагы.
Казактан чапты Айдаркан,
Кыргыздан чапты Бакай кан:
Кокус уруш болот деп,
Элдин баары жарактуу,
Койгулаша кетишсе,
Коктуга каны толот деп.
Калыс бол деди Тейишти,
Тейиш келип кеп айтат,
Коюнар деди кейишти.
Жанчышкан эки бала деп,
Намыстанба ага деп
Тейиш кан сүйлөп салганы,
Абаң Бакай, Айдаркан
Макул кеп деп калганы.
Айрып Манас баланы,
Сайкал сайган найзанын
Шыптырыйп салып түпөгүн
Жылдырып сууруп алганы.
Суурулган жерден кан кетти,
Жаман жара экен деп
Көрүп кыйла жан кетти.
Эти ачынып алыптыр,
Эринбей турган эр Манас
Ичи күйүп калыптыр.
Оржемил деген дарысын,
Жутуп алды баарысын.
Аккан каны басылып,
Айнектей көзү ачылып,
Каары бойдон чачылып,

Ондол алган кыягы,
Ачууланып бу Манас
Оңдурбастай сыйагы.
Аксарғыл атты чуратып,
Артынан чанды буратып
Майданга Манас барыптыр,
Аны көрүп акырып,
Зубундап ураан чакырып,
Сайкал жөнөп калыптыр.
Мурунтадан бу Манас,
Ач көз түүган куу Манас,
Сулуусуна суктанып,
Сундурган найза бosh салып,
Кызылына кызыгып,
Жараттуу кылбай алсам деп
Кыраандын көөнү бузулуп
Аяп жүргөн эр Манас
Ачуусу келди ушунда,
Жоо аяган жааралуу,
Жара түшкөн тушунда.
Сайкал, Манас жетишти,
Жанчышып өтүп кетишти.
Көөдөнгө найза такашып,
Шилекей жутпай чакашып,
Эки сапар сайышып,
Эсен өтүп алышып,
Эрегишип калышып,
Эми Манас баланын
Оң көзүнөн от чыгып,
Сол көзүнөн чок чыгып,
Жаалы чыгып сөзүнөн,
Жалыны чыгып көзүнөн,
Астындагы Аксарғыл
Атка кылып өкүмдү,
Эмине үчүн бу карды *
Албадым деп өкүнүп,
Манас да жөнөп калыптыр.
Ат күчү менен өз күчү
Сайкалга каршы жеткени,
Жаалданып эр Манас
Төшкө найза неткени.
Тоодой болгон Сары аттын
Дөөкүрсүгөн Сайкал кыз
Соорусуна кеткени:
Төшүнө найза кагылып,
Көзүнөн оту чагылып,
Эсинен Сайкал жаңылып.
Ачууланган Манастын
Азыр жыгар жайы жок.
Бир сайганда жыкпады,

Мингенинин шайы жок.
Астындағы Аксарғыл
Бакпаяғы майышып,
Кабыргасы кайышып,
Тула бою түш күч,
Кара бою катуу күч
Кайрат менен эр Манас
Найзасын тиреп өчейүп,
Астындағы Аксарғыл
Оңоло албай союлгур
Олтурган иттей чоюоп.
Сайкалдын сайган найзасы
Акырекке сайлып,
Бооруна Манастын
Асабасы жайылып.
Жаалданган Сайкалдын
Заманасы тарылып.
Буруп башын Сары аттын
Бучкакка камчы салганы,
Буластаган Сайкал кыз
Элин көздөй барганы.
Аксарғыл атын аргытып,
Артынан чаңын баргытып
Куба Манас барыптыр.
Кыз Сайкал көрдү урушун,
Майданда Манас бакырып,
Манастын көргүн турушун.
Жана барса Сайкалдын
Бүтүргүдөй жумушун.
Эстен танып элдиреп,
Ақылдан танып алдырап,
Өлчөөсү кандай экен деп,
Калмактар сурайт балдырап,
Акылы кетип башынан,
Сайкал турат жалдырап.
Чыгарғын деп бакырып,
Чымырканып ақырып,
Сайышыңа чыгар деп
Манас турат чакырып,
Колунан келсе жыксын деп.
Коркпосун Сайкал, чыксын деп,
Ат ойнотуп эр Манас.
Айгайлап туруп алыптыр.
Атпай журту жабырап,
Бар Сайкал деп бабырап,
Көпчүлүк сүйлөп калыптыр.
Барбаймын деп Манаска
Көсөм сулуу Сайкал кыз
Көжелүп туруп алыптыр.
Барбаган соң Сайкалды,

Баарысы билип байкады.
Калмактардан кан Тейиш,
Казактардан Айдаркан,
Карап турган канча жан
Калктын баары чочунду
Каары катуу Манастан.
Чапкылашып барышты
Бакай менен Мунарга:
Токсон жылкы, тогуз төө
Байгендерди алыңар,
Баатырыбыз чыкпады,
Сайышты көё калыңар.
Антип айтып барганы,
Келгин Манас мында деп,
Кебибизди тында деп,
Алмак болдук байгени,
Азын-көбүн пайданы,
Көйүш менен Мунаркан
Коёлу деп Манас жан.
Базар көргөн байкушсун
Маа жарабайт айтышың.
Токсон экен алуучу,
Байгеге алчу малыңыз,
Томаяк болсоң дүйнөдөн
Менден тогуз жүз жылкы алыңыз,
Майдандан мени кайт дебей
Топко экөөңүз барыңыз.
Катынды сайып жыга албай
Кантип элге барайын,
Кайнап жаткан кары-жаш
Анын бетин кантип карайын.
Кызды сайып жыкпастан
Кыргызга кантип барайын.
Же жыгылсын, же жыксын.
Саалыкпай Сайкал бат чыксын.
Тейиш кан менен Айдаркан,
Жыгылбай байге берем деп
Теңир урган кандай жан.
Муну айтып Манас салганы,
Бура тартып бул экөө
Оз колуна барганы.
Кошуп алып Бакайды,
Төлгөчү кара Төлөгү,
Төрт баатыры кошуулуп
Айдаркан менен Тейиш кан,
Ак сакалы Карака
Аларга көздөй жөнөдү.
Барып көрсө баарысы,
Карака, Ўишүн карысы
Терек бойлуу кыз Сайкал

Атынан түшүп алыптыр,
Башымды кессен барбайм деп
Жообун айтып салыптыр,
Эр Манас кайта сайганда
Эти ачынып калыптыр.
Чарайнадан өтө албай
Найза токтоп калыптыр.
Өпкө боорун куушурup
Жаман кылып салыптыр.
Этинен тери сызылып,
Эки таноо кысылып,
Өңү жаман бузулуп,
Сокмогу менен найзанын
Солуп Сайкал калыптыр.
Күчү менен найзанын
Күйүгүп Сайкал калыптыр.
Аны көрүп баарысы,
Айдаркан, Эштек карысы,
Калмактан Тейиш, Карада,
Карасаң мындай тамаша,
Майданда турган Манаска
Барып калды баарысы,
Бакай, Мунар карысы.
Сайышууга Сайкал жан
Чыкпайт экен баатыр деп,
Казак, калмак жыгылдык,
Алдың намыс акыр деп
Айтып турду сегизи.
Анда Манас кеп айтат,
Ачууланып бек айтат:
Же жыгылып, же жыкпай,
Кете албаймын деп айтат.
Баш байладым өлүмгө,
Чач байладым өрүмгө,
Чыксын Сайкал кыз деди,
Же жыгылбай, же жыкпай
Кайталбайбыз биз деди.
Ачууланып бу Манас,
Өлүмдөн качпас куу Манас:
Чын ырас сөз айталы
Чын ушу жерден кетпеймин,
Чыгаргыла Сайкалды!
Арага келген он киши,
Баары улук чоң киши:
Жүрү эмесе кайталы,
Сайкалга барып айталы,
Чыгар бекен Сайкал деп,
Чыр болушуп үшүнтүп
Кокус болот шайтан деп.
Бай Карада кеп айтат:

Баарыңарга эп болсо,
Мен бир айткан кеп болсо
Сайкалдын атын тарталы,
Сандыргалуу Манаска
Сабыр кыл деп айталы.
Арачылар бу сөздү
Абыдан макул алышты,
Атын алып Сайкалдын
Арстан эрге барышты:
Көктүк кылба баатыр деп,
Көжөлбөгүн акыр деп
Көпчүлүк сүйлөп салышты.
Анда Манас муну айтат:
Айтуңарга көндүм деп,
Тартуңарды көрдүм деп
Калмактарга карыя
Карача байга бердим деп.
Атын берди өзүнө,
(Андал көргүн эрлердин
Ашепке жок сөзүндө),
Андан кийин кыз Сайкал
Арстан Манас баатырдын
Көрүнбөдү көзүнө.
Нак ушуну алсам деп
Манастын кетти эсине.
Эл тарады, кеч болду,
Конок бolor кез болду.
Конок болуп алышты,
Койдой чуулап көпчүлүк
Кош-кошуна барышты.
Түндүгүнө бээ союп,
Түштүгүнө тай союп,
Жагынага * кой союп
Жатып калды көпчүлүк.
Эртеси эңиш салышып,
Эки жүз балбан чыгарып
Эрмек кылып алышып,
Ортодо оюн салышты,
Ошо күнү кечинде
Ат келет деп калышты.
Көңкү жүрт калган токтолуп,
Көтөрмө-сүрөө жок болуп.
Эртеси жок кечинде,
Кечки салкын бешимде
Агыястын чатынан
Аттын чаңы көрүнүп,
Манастын аты Аккула
Маралдай чуркап бөлүнүп.
Мандайында багы бар,
Кулагында шамы бар,

Куюндан бүткөн жаныбар,
Аттардан чыгып бөлүнүп,
Аркардай шаңы көрүнүп,
Тар колтуктан суу чыгып,
Таноодон кара буу чыгып,
Астында Кула ат келгенде
Орчун кыргыз оюлтуп
Бай Жакыпташ чуу чыгып.
Аккула өттү дыркырап,
Туягы тийген таштары
Түш-түшүна зыркырап.
Аркасынан караса
Казактын журту акырып,
Айдаркандын Карасур,
Жүгүрүшүн карап тур,
Коёндой кулак жапырып.
Мунун арка жагынан
Мунардын аты Көктелки,
Анын арка жагынан
Ошпурдун аты Оркызыл,
Анын арка жагынан
Саламаттын Сарала,
Санаган менен сөзү көп,
Кырк атка байге сайылган,
Күлүгү жоктор сабылган.
Байгеге кырк ат келгени,
Байгесин санап Карака
Башкарып бөлүп бергени.
Аккуланын байгесин
Атпай журт көрдү пайдасын.
Төрт уруу журтка төрт бөлдү,
Казак, кыргыз, калмак, сарт,
Тендер бөлдү олжосун,
Кабылан Манас кандай март!
Олжону бөлүп алышып,
Оюн-күлкү салышып,
Алты күнү бүткөн соң
Кара келте ыктуудан,
Камбыл чабар мыктуудан,
Сундуруп найза салгандан,
Журт бийлеген сардалдан, *
Билеги жоон балбандан,
Билими артык далдалдан,
Көзгө аткан мерген машынан,
Көп жалтанаар башынан
Тандап аскер алганы,
Талапкерден калбады,
Кер-Көлдү көздөй бет алышып
Жүрмөк болуп калганы.
Улуу черүү — кол болду,

Көптүгүнөн аскердин
Бет алган жери жол болду.
Каркыра, Төтө бел
Желек туудан бөлүнбөй,
Жердин жүзү көрүнбөй,
Асаба туудан бөлүнбөй,
Асман чандан көрүнбөй,
Найзанын учу жылтылдап,
Адамдын башы қылқылдап,
Жер союлуп былқылдап,
Жер кайкалап дүңгүрөп,
Добул * согуп күңгүрөп,
Керней тартып бапылдап,
Сурнайдын үнү такылдап,
Жарактын баары жаркылдап,
Асабалар калкылдап,
Мубакүл * найза солкулдап,
Буудан аттар болкулдап,
Тууну тууга урушуп,
Тозонду тоодой бурушуп,
Чуудан кулак тунушуп
Баатыр, балбан жүрүптүр.
Баштаганы эр Манас,
Баскан жолу болуптур
Төтө, Кайнар, Былчакай,
Төңкөрүлгөн көп аскер
Жүрө турсун жайма-жай.
Башка уруудан маңгул бар,
Баштап чабар камбылдар,
Баатыр Жайсаң даңғыл бар.
Күлдүр, Калдар беги бар,
Манжуулуктан кошулган
Бала Мажик эри бар.
Баштатан Дөгөн кары бар,
Андан бөлөк бу жактан
Алтайлыктын баары бар.
Аргын Каракожо бар,
Найман, дуулат кошо бар.
Тарактан Тана бийи бар,
Таргыл аттуу кары бар,
Талапкердин баары бар.
Абактан Айдар каны бар,
Ата уулунун баары бар.
Орчун кыргыз уругу,
Окчу Каракесек бар,
Орто жолдон кошулган
Ногойdon он миң эсеп бар.
Кыргыздардан Саламат,
Кыпчактардан Таз чечен,
Ногой уулу Бакай бар,

Нойгуттардан Чубак бар.
Тотунун Токон эри бар,
Набаттын Ақунбеги бар,
Каракалпак Бердике,
Канғайлардан Келдике,
Өзүбектен Дамбылда,
Откүр чечен Абдылда,
Чымыр кара Бообек бар,
Чынарстандын Шаабек бар,
Жайсан, Ботпай, Шүкүр бар,
Жалтанбаган баатырлар,
Жайын кийин билип ал.
Кыпчактардан Көкбөрү,
Кыргыздардан Жүгөрү,
Кызайлардын Байкабы,
Кайсы бирин айталы.
Баштап Манас алганы,
Каркыранын оюна,
Кара суунун боюна
Кайнап түшүп калганы.
Конуш кылып Аралды,
Атып бугу, маралды,
Жата турсун жай алышп,
Таңшаң тоого таянып.
Аны таштап салыңар,
Кер-Көлдө Орго каныңар,
Кебин угуп алышар.

МАНАСТЫН ОРГО КАН МЕНЕН БОЛГОН СОГУШУ

Аяр Култаң келиптири,
Терс-Суудагы Текеске
Айтып кабар бериптири.
Аярлық менен кол кылып.
Адам өткүс жол кылып,
Кубанып Куюс турганда,
Кабар салбай кандарга
Текести тенир урганда
Бейкут жатып алдырып,
Кишидей кылган аскерди
От күйгүзүп жандырып,
Куюс, Текес өлүптүр,
Култандын көзү көрүптүр,
Былчакай, Төтө ашыптыр,
Адам албай шашыптыр,
Эки күнү, бир түнү
Арада жолду басыптыр.
Үчүнчү күн кечинде,
Эл жатары кезинде
Ордого кирип барыптыр,
Ойрон болдун, Орго деп
Ойбайду анда салыптыр:

Алтайлык кыргыз алды деп,
Ага-ининдин баарына
Азап түшүп калды деп,
Күяс, Текес өлдү деп,
Жер-суудагы калмакты
Кыргыз, казак бөлдү деп,
Бөлгөнүн көзүм көрдү деп.
Казып таштап Текести
Сени көздөй салганы,
Сел аккандай кол келет,
Жок сөзүмдүн жалганы.
Камданбасаң курудун,
Кабарга келип турумун,
Катасы жок мунумдун.
Кармабай колун сөгүлбө,
Кармашпай каның төгүлбө.
Уштабай колун сөгүлбө,
Урушпай каның төгүлбө.
Жатыптырсың бейкапар
Дарыя Кер-Көл башында,
Караганың канча жан,
Калдайдан * нечөө кашында?
Жаң-жуңдан барбы жанында?
Доотайдан барбы тобунда?
Эсеп кылып жыйнасан
Нече миң аскер колунда?
Чыйтайың * болсо чыгаргын,
Чын урушка ыйгаргын.
Жаң-жуңун болсо жамдагын,
Жарагың болсо камдагын.
Балбаның болсо баптагын,
Барсканың болсо саптагын,
Күлүгүң болсо таптагын,
Күрөгүң болсо саптагын,
Күрүчүң болсо актагын,
Баатырың болсо жаптагын,
Улуу черүү кол келет,
Урушка боюң чактагын.
Атарга мылтык октогун,
Аярың болсо жоктогун,
Акыры кыргыз келбесе,
Аябай мени боктогун.
Илегер болсоң издегин,
Кылышың болсо миздегин,
Кыргыздан бирди көрбөсөң
Ит экенсиз сиз дегин!
Аяр Култаң барганы,
Айтып кабар салганы.
Аны уккан соң Орго кан
Айран азыр калганы.

Алты дорго чакырды,
Ар тарапка чаптырды:
Эки-Башка бар деди,
Элинде калың мал деди,
Эртелеп кабар сал деди.
Кабар айткын баарына,
Карабасын малына,
Кара жанын каркыттап,
Казан асып, от жаксын
Минген аттын жалына.
Аты Буркан, калдай бар,
Арты кандай билбеймин,
Азап азыр далай бар,
Эки-Баштан эл жыйын!
Эл жыйса да эр жыйын!
Эмгекке башын салбасын,
Эркектен эме калбасын!
Ара-Талаа, Чатыр-Көл,
Арбын анда биздин эл,
Айтып кабар берип кел.
Элебей жатып албасын,
Эки күндөн калбасын!
Саяң жайллоо, Үч-Суу бар,
Саятта жаткан ушу бар.
Кулутка деген калдай бар,
Куралган эли далай бар.
Кул, байынан калбасын,
Кубатына карасын,
Куруганын биле албай,
Көзүн ачып жумгунча
Көк теңир уруп салбасын!
Кер-Көлдөн кечип алыңар,
Күңгөй өйдө салыңар.
Соорун деген жалдай бар,
Сонундугу далай бар,
Байлыгына мактанган,
Мал бактырган мүнкүрү
Так тогуз жүз малай бар.
Ары калдай, ары бай.
Ал жатпасын жайма-жай.
Тұптөн өтүп келиңер,
Айтылган жердин баарына
Түгөл кабар беринер!
Жакынында олтурған
Жаң-жунум Кулус келсин деп,
Жаныма жардам берсін деп,
Тарагайга жайлаган,
Жаратып құлұқ байлаган,
Сандатып малын айдаган
Алтан, Култаң доотайлар,

Азыр келсин ушулар.
Коңур-Саз бар, Тону бар,
Коён, Шибен чоңу бар,
Алтоон жүрүп айтыңар,
Алты күндөн калbastan
Аскерин алып кайтыңар.
Черүүнү чексиз алышар,
Сен экөөн бөлөк барыңар,
Ала-Белден ашыңар,
Ар жагы Чуунун башы бар.
Адыр, Тулаң, Кашка-Суу,
Ағыны сонун башка суу,
Адырга жакын кара суу.
Дөңгө деген калаа бу,
Кемен аттуу каны бар,
Кечикпей кабар салыңар!
Сепили бийик тамы бар,
Тегеректеп калаасын
Сексен миң үйлүү жаны бар.
Андан өтүп барыңар,
Акунбешим зор пааша
Айтып кабар салыңар,
Кайра тартып калыңар.
Кызыл-Белден ашыңар,
Кыйыныраак шашыңар.
Чарынга жолду салыңар,
Чапчаныраак барыңар.
Алма-Коюр жердеген,
Адам уулу жеңбеген
Илебинге барыңар,
Ылдам кабар беринер.
Күн батыш көздөй салыңар,
Күн-түн калбай барыңар.
Кашкел дуу-дуу каны бар,
Аз болгондо аскери
Алтымыш миң саны бар,
Чuu боюнда Чулу бар,
Ага Акунбешимден угулар.
Кашкелден кайра тартыңар,
Кабарды бачым айтыңар!
Чапкынчыны чаптырды,
Чилмарданды кактырды.
Ордого доол согулду,
Орго кандын үстүнө
Ойроттун баары чогулду.
Жан-жун Кулус барганы:
Не чакырдың каным деп,
Жайын сурап калганы.
Кан Оргосу кеп айтат:
Камдангын ылдам деп айтат.

Туу көтөрүп, кол жыйып,
Душман жакын келди деп,
Кыйынын койбай кырды деп,
Кыямат кайым кылды деп,
Куяс, Текес өлдү деп,
Темселең Култаң келди деп.

Алтайдагы кыргыздар,
Аты Манас бирөө бар,
Оркундун улуу суусунан
Улуу черүү алыптыр,
Токtokтун Кара тоосунан
Толгон аскер алыптыр.
Алтайдан Манас чыкты дейт,
Адам жеңбес мыкты дейт,
Текестин элин алыптыр,
Жер жайнаган кол менен
Бизге жөнөп калыптыр.

Каркыранын Кара-Суу
Ээрдей белден өтөр деп,
Эмеле бизге жетер деп,
Кайрат кылып, калк жыйып
Камданбасак бекер деп,
Орго кан айтты Кулуска,
Кулуска да жан керек
Бекер карап турушка.
Акылы кетип башынан
Алдырап Кулус калганы,
Култандан уккан сөздөрүн
Айтып Орго салганы.

Ал аңгыча болбоду,
Ай балта тийген башына,
Кан куюлган кашына,
Ошо кезде келиптири
Отуз эки жашына,
Түнөгөр деген бир калмак,
Карагын кыргыз ойнуна,
Кан куюлуп мойнуна,
Баштан аккан кара кан
Боордой уюп койнуна,
Түндө качып алыптыр,
Орго кандын үстүнө
Ойбой салып барыптыр:
Казак, кыргыз калкы деп,
Бу дүнүйө жүзүнө
Жан койбостой салты деп,
Көрүп келдим көз менен,
Сөзүмдүн жок калпы деп,
Токсон кош эле жылкычы,
Толуп жаткан жылкысы,
Тоого-ойго караган

Мурунтан саны мол эле,
Астыңы кошко караган
Оң минден жылкы ол эле,
Арткы кошко караган
Эки-үч мингे толо эле,
Аяқ жагы жылкынын
Чарынын кирген ою эле,
Былчакей, Төтө белинде,
Мында жылкы мол эле,
Ағыястын башында,
Кайнап жаткан жылкы эле
Каркыранын сазында,
Чети Чечек тоосу эле,
Бери чети жылкынын
Чет-Каркыра коосу эле,
Эңшерип бурут алды деп,
Сансып аткан жылкыдан
Немеси калбай калды деп,
Аз болгондо алты жұз
Жылкычысын алды деп,
Жыпжылма кылып салды деп
Жок издеп жүрүп мен байкуш
Жаным араң калды деп,
Кароолчуга кепталып
Жарадар кылып салды деп,
Көк теңири жар болуп
Көрдүм Кулус канды деп
Аяғын келип күчктап,
Ағып жашы бурчактап,
Тұнегөр келди тұн катып,
Түгендүк деп сөз айтып,
Арадан барган Кулусун
Анық укту мунусун.
Ашыгып минди атына,
Калаасын көздөй салғаны,
Кайра жөнөп калғаны.
Кан Оргонун кашынан
Ордо * баккан аскерден
Отуз минин алғаны.
Аралды көздөй бет алып,
Жаң-жун Кулус шаттанып,
Көк болот кылыч байланып,
Отуз мин кол алғанга
Көңүлү тынып жайланаңып,
Көлдүн башын айланып.
Аны таштап салыңыз,
Алиги Орго каныңыз,
Алда әмне сөзү бар
Кабарын угуп алыңыз.
Ордого жақын боз дөбө,

Ортосу кайкы кош дөбө,
Шо жерге барып түү тикти
Орчун жыйын көй төрө.
Каптаса бурут колу деп.
Казылар тасма жолу деп,
Кандай заман болду деп
Тескейге кабар салыптыр,
Алтан, Калтаң доотайы
Бугулук ашып жол менен,
Отуз миң аскер кол менен,
Мурун келип калганы,
Байргун кандын алганы:
Колуң арбын экен деп,
Отуз мингे аскериң
Кандайлыктан жетти деп,
Эл алдында келипсиз
Кабыл алыш өзүмдөн,
Кабар уккан сөзүмдөн,
Жакшы келдин қандарым
Кара учканда көзүмдөн.
Анда Калтаң кеп айтат.
Камыкпа каным деп айтат.
Кулак кайчы буруттур,
Көбөйүп кетти дейсизби,
Көк тенир аны уруптур.
Сырт жолуна салгандыр,
Жыйылган болуп алгандыр
Айтыптырыз ашыгып,
Чабарчың барды жан чыгып,
Кырмак болду бизди деп
Кыргыз Манас кан чыгып.
Аның үчүн ашыгып
Азыр келип калдым деп
Калтаң балбан, эр Алтаң
Канына сүйлөп жайма-жай
Отурганда ал экөө,
Жыйырма миң аскер кол менен,
Жылдырып тескей жол менен
Буркан каны барыптыр.
Отуз миң аскер алыштыр,
Тескей басып жол менен,
Термелген калың кол менен
Баатыр Күлтка барганы,
Барып түшүп калганы.
Соорундан аскер да келди
Кырк миң аскер кылкылдап,
Түп кыдырып дүнгүрөп,
Добул согуп күнгүрөп.
Урматташып болуптур,
Баарын жыйып караса,

Үч жүз мингे толуптур.
Аскерди көрүп алганы,
Аз экен деп колун деп,
Атышсан болсун жолун деп
Качып барган Култаңы
Турбаймын деп муңканды:
Жооп бергин бизге деп,
Жолуктум, болдум сизге деп,
Бу жерде туруп нетейин,
Уруксат бергин, кетейин,
Акунбешим зор улук,
Как ошого жетейин.

Аны айтып Култаң салганы,
Барсаң барғын, жаным деп
Кан Орго сүйлөп калганы:
Акунбешим бара көр,
Айтып кабар сала көр.
Буруттун колу чөптөн көп,
Коркуп чыгат жаным деп,
Эртелеп айрып албасаң
Кыяматта мойнуңда
Кыпкызыл аккан каным деп,
Катчыга катын жаздырды,
Кандык мөөрүн бастырды.
Күлүк тандап мингизди.

Күрмөнтүгө узатып
Култаңды жолго киргизди.
Култаң жөнөп кетиптири,
Эки күндө, бир түндө
Кейман шаага жетиптири.
Акунбешим улугу
Айтканын угуп алыптыр,
Алтымыш мин кол алып,
Азырланып Кеймен шаа
Аттанганы калыптыр,
Аттанам деп турганда
Азып-тозуп алсырап
Астына Култаң барыптыр.
Култаңдын укту сөзүнү,
Күп келдин деди өзүнү.
Анда Кеймен кеп айтат,
Анда Култаң деп айтат:
Ашыгып кебин уктум деп,
Өз колумда аскерим
Алтымыш төрт мин экен,
Аны менен чыктым деп.
Эми бизден өтөрсүз,
Булагасын шаарына
Түш болгондо жетерсиз.
Аскерин арбын алды де,

Кер-Көлдөгү Оргого
Кеймен жүрүп калды де.
Каканчынын калкы элек,
Калкыңыз биз көздө деп,
Камсыккан болсок эсте деп
Белге таңуу кылчу элек,
Беттешкендин баарысын
Бээжинден аскер келет деп
Бет алдыrbай кырчу элек.
Ойрон болуп калбайлык,
Ойроттун баарын бут жыйып,
Акунбешим күтүн деп
Айта көргүн сен да кеп!
Аны айтып Кеймен шаа
Катчыга катты жаздырды,
Кандык мөөрүн бастырды.
Ат которуп мингизди,
Айтып-айтып жөн жайын
Култанды жолго киргизди.
Аны таштап салыңар,
Арстан Манас, Орго кан,
Алда эмне сөзү бар
Кабарын угуп алыңар.
Желбиреп желең туу болуп,
Жер жарылган чуу болуп,
Бир жагында Кумдуу-Суу,
Бир жагында Кара-Суу,
Эки жагы суу болуп,
Желеги туудан бөлүнбөй,
Жердин жүзү көрүнбөй,
Тозону тоодой созулуп,
Туу, байрагы кошуулуп,
Кылкандай найза кылкылдал,
Таскылдын ара талаасы
Аскерге толуп былкылдал
Төрө Манас, эр Бакай
Төрт жүз минч аскер кол менен,
Куюлуп алып жөнөдү
Кулусун жакка жол менен.
Аскерине карасаң
Аяк-башы ат чабым,
Турна канат сап тартып,
Төш таянып лыкылдал,
Төрөнүн колу былкылдал,
Кыйкыйлаган улуу чуу,
Төгүн-чынын ким билет,
Төрөндүн иши мына бу.
Алар бүгүн конгондо,
Кароолду катуу койгондо,
Орго кандын көк дөбө

Ошо жерге туу тиккен
Орчун жыйын көй төрө.
Орго согуп добулду,
Аралга баштап көп колду,
Орго жонго барыптыр.
Эки жакка эки кол,
Аскерди көрсөң кумдан мол,
Качырышпай токтошту,
Мергендер мылтык октошту,
Милтelerин чоктошту,
Минтип аскер токтошту.
Кулус жаң-жуң кайдасың?
Алтан, Калтаң доотайлар
Табыңар мунун айласын.
Култка, Буркан кандарым,
Жүрт бийлеген сардарым
Аргасын кандай кылабыз?
Арсы менен Кубаным,
Алсырап азыр турамын,
Ақыл качып башымдан
Силерден кайрат сурадым.
Муну айтып Орго калганы,
Алтан жаң-жуң колунда
Азыр мунун бар экен
Атан аттуу балбаны:
Бир күнкүсү бир кара
Тамагына жайлаган,
Курушканда жеке өзүн
Жетимиш балбан байлаган,
Эки көзү желкеде
Шор кудуктай кайнаган.
Эриккенде бу капыр
Эки жүз балбан ойногон,
Элдиретип кай бирөөн
Эс ақылын койбогон,*
Этинин баары жанчылып.
Оюну менен курусун деп,
Дөөкүрсүгөн балбандар
Төрт, беш күнү сойлогон.
Атанды салып майданга
Акыры бир көрөлүк,
Ажал жетсе ар кандай,
Айныбайлык уруштан,
Атышып жатып өлөлүк.
Кайрат кылды кандары,
Капа болуп Орго кан,
Күп деп, айтып салганы.
Чоң казандай башы бар,
Комдонуп жаткан кара иттей
Эки кара кашы бар,

Үч кулачтай бою бар,
Ушу жалган дүйнөдө
«Менмин» — деген ою бар.
Жоондугу үч кучак,
Азuu тишин карасаң
Албарс кылыч, курч бычак.
Минер атын карасаң
Даңқара деген тобурчак,
Кең соорусу үч кучак.
Алдырып келди атыны,
Орго баштап улуктар
Ошого айтты датыны:
Кылым кыргыз эл деген,
Түп атасы булардын
Түркстанды жердеген,
Азып-тозуп ар жакка
Андан бери келбegen.
Билбейбиз кайда жүргөнүн,
Азыркысын угабыз
Алтай тоосун жердеген,
Аты Манас бирөө дейт,
Адам уулу жеңбеген.
Баар киши жок болуп,
Баарыбыз коркуп токтолуп
Кубат кылып, бел байлап,
Атан барса алар деп,
Ар кандай кыргыз болсо да
Акыр заман салар деп,
Сизге турбуз бел байлап.
Барасызы, баатыр деп,
Орго айтып салганы.
Одурая бир карап
Ондонуп капыр алганы:
Кыргыз деген ким эле?
Дүнүйөгө толсо да,
Кыйратайын тим эле.
Алачык үйдөй чоюн баш
Алды күүлөп колуна,
Алтын курбу калканды
Тартып алды жонуна,
Көпкөк темир кийинип,
Көкө төңир колдо деп,
Азыркысын жар бол деп
Азезилге сыйынып,
Токсон кулач найза алып,
Согушмакка бой салып,
Минғен аты Даңқара,
Тоңкучуктап суй салып,
Майданга кирди күркүрөп.
Аны көрүп кубанып

Соорун калдай аскери
Жолун ачты дүркүрөп.
Жолунан аскер бөлүндү,
Бүжүрөгөн жаман чал
Эл ичинен көрүндү.
Көкүрөгү кирилдеп,
Көзү жаман ириңдеп,
Калмактардын колунан,
Кол жарыла бергенде
Атандын чыкты жолунан.
Мүргүп жерге жыгылган,
Мурунунун үтүнө
Торгойдой талкан тыгылган.
Кол бөлүнө бергенде
Жол боюнда калганы,
Жолунан торгоп өлдүн деп
Калмакча айтай салганы.
Айгайына карабай,
Аста басып жайма-жай.
Бүжүрүгөн бу чалды,
Ким келтирди бу жерге,
Өлө турган күү чалды.
Кет десе болбой кедейип
Жүр десе болбой жүгүрүп,
Менин жолумду тороп бүжүрөп,
Качырса бурут окустан,
Ашыгыш болсо кокустан,
Атка кагынып алат деп,
Бөйдө кылып бутуна
Мұдүрүлүп калат деп
Курган чал жолдон кет деди,
Майданга сендей чал жүрсө
Кандай курган кеп деди.
Алиги турган жаман чал
Он эки кадам койсо да
Бир карыш жерге жетпеди.
Тепсөөрүндө деги өлөт,
Лаайлама деп өлөт,
Атан балбан ойлонду:
Жолу каткан бу чалды
Жоодо өлбөсүн, колдо өлсүн,
Жонунан кармап алайын,
Эл жакка атып салайын.
Мейли өлбөсүн, мейли өлсүн,
Жолуман чыкты жалдырап,
Не болсо да эл көрсүн.
Атан ойлоп алганы,
Аярлыгын билген соң
Астындағы Даңқара ат
Кошкуруп үркүп калганы.

Аны көрүп Атан дөө
Ачууланып атына
Аябай камчы салганы,
Эти ачынып Даңкара ат
Жаман чалга барганы.
Жолу каткан чалсың деп
Жондон кармап алганы,
Атан аттуу, чалың жөө,
Алиги көргөн Атандын
Астындагы Даңкара ат
Жылоосунан кармады.
Далыдан Атан алыптыр,
Белден алып Атанды
Далбайтып аттан алганы,
Ары балбан, ары аяр,
Көйүш акең турсунбу
Көтөрүп жерге салганы.
Көөдөсүнөн бир басып,
Чала бышкан коондой
Шарт дедире Атандын
Башын жулуп алганы.
Марал сындуу Даңкара ат
Баса Көйүш мингени.
Баягы турган көп аскер
Адамбы деп, жинби деп,
Ушундай кылат дечү эле
Дөөсү менен жини деп.
Адам эмес, дөө окшойт,
Атандын башын алды деп,
Мындарайын билсек өлтүрбөй
Кирилдеген чалды деп,
Киши кылбас жумушту
Жаман чал кылып салды деп,
Качырып кирсе бу колго
Кан төгүлөр оң-солго.
Кер-Көлдүкмүн менмин деп,
Кутулуп жоодон келдим деп,
Таң эртенден бер жакка
Олтурду эле талкан жеп.
Анын чайнап турганы
Талкан эмес таш экен,
Талкалачу ушу экен.
Мындан барган Атандын
Аты, тонун алды деп,
Тетигине майданда
Жалгыз туруп калды деп.
Урушка келген токсон миң
Токтой турган буга ким?
Кулус, Соорун элдери
Кудай урду бизди деп,

Орго шаанын * жанына
Күжулдашып келгени.
Орго каны кеп айтып,
Олтурбаңар деп айтып.
Жалынсаң жаның коёрбу,
Жаткан менен болорбу?
Балбандар күрсү алышар,
Баатырлар найза салышар,
Камбылдар кылыш чабышар,
Кайраттуун жөнө баарышар.
Саадакчың жаа тартышар,
Чаң созулсун артышар.
Ай балта, канжар алышар,
Минтип бирден өлбөстөн
Аламан уруш салышар,
Акыры жанга бир өлүм,
Арманы жок калышар!
Муну айтып Орго кан,
Урушка сокчу барабан
Дүңгүрөтө кагыптыр,
Үч жүз минә экен аскери,
Үргөлүп атка мингени,
Чоң уруштун кернейин
Кернейчи тартып ийгени.
Оргодон бөлөк жан калбай,
Кара түгүл, кан калбай,
Баары урушка киргени;
Төрт жүз минә экен келгени,
Төрө Манас элдери.
Кыйкырган Кыргыл кары бар,
Кырааны Бакай каны бар,
Алмамбеттен бөлөгү
Кырк чоронун баары бар.
Акырып найза салышты,
Аралашып калышты.
Арманы жок салышты,
Аркы-терки чабышты.
Замбирек үнү күркүрөп,
Кокус найза тийгендин
Койнуна каны бүркүрөп,
Калкандар сынды быркырап,
Кан төгүлдү шыркырап.
Жебенин огу кыркырап,
Мылтыктын огу чыркырап,
Жер титиреп күнгүрөп,
Кулак тунду дүңгүрөп.
Койгулашып эки кол
Чаң обого бурады,
Жер силкинген немедей
Тамдын көбү кулады,

Качып чыккан катындар
Чагалалап * чуулады.
Урушкан жери ушу элдин
Эки суунун арасы,
Тасманын сары талаасы.
Кайра тартып бөлүнбөй
Эки колдун арасы,
Катындар чыгып караса
Урушка кеткен эринин
Эч көрүнбөйт карасы.
Азууларын аркайтып
Ат жыгылып сулаптыр,
Муруттарын чычайтып
Эр жыгылып кулаптыр.
Чолкуттары сөгүлүп,
Жээктери булайып,
Кытайдын баары таа-таалап *,
Калмактын баары жаа-жаалап
Мөндү-мөндү-мөндү * деп,
Мындај бурут көп болбос,
Жерден-суудан өндү деп,
Жабуу-жабуу-жабуу * деп,
Бу жабуу демек кайсы кеп?
Колу сынып коркурап,
Козголо албай буркурап,
Койгулашып эки кол,
Али кыргыз басылбай
Чабышып жүр чуркурап,
Буту сынып буралып
Боору менен суналып,
Топодогу жыландай
Сойлоп аткан андан көп,
Үйдү көрбөй өлдүм деп,
Үмүтүн үзүп жанынан,
Ойлоп аткан андан көп.
Ат-тонунан ажырап
Алсыраган андан көп,
Каны суудай төгүлүп
Кансыраган андан көп,
Аңкап, чөлдөп жүрө албай
Алсыраган андан көп.
Кылыч тийип колуна
Чолойгону дагы бар,
Шыптыра чаап кулагын
Молойгону дагы бар,
Найза тийип көзүнө
Олойгону дагы бар.
Чоюн баш тийип мурдуна
Былчыйганы дагы бар,
Союл тийип ууртуна

Чулчуйганы дагы бар.
Ай балта тийип кашына
Алжайганы дагы бар,
Кара бою жарадар
Калжайганы дагы бар.
Шашкеде келип урушуп
Түш эңкейген чагы бар.
Найза жатыр бөлүнүп,
Аркы-терки көрүнүп.
Ай балта жатыр сабы жок,
Аны алууга олжо деп
Азаматтын табы жок.
Кылыш жатыр кыны жок,
Кыйынсынган кытайдын
Кыргынынын саны жок.
Шашкеде уруш салыптыр,
Аламан катуу урушта
Оён Манас кезигип
Орго кан өлүп калыптыр.
Майданга уруш салыптыр,
Баш жагында кезигип
Эштектин Жамгырчысынан
Эр Кеймен өлүп калыптыр.
Аламан уруш болгондо
Эрегиш уруш салыптыр,
Кыраан Бакай барыптыр,
Кыябина келгенде
Кыйык атып салыптыр,
Кыяматка бет алып
Кан Илебин барыптыр.
Илебин кандын өлгөнү,
Өлгөнүн көзү көргөнү,
Кыргыз, казак кыйкырып
Илебин, Кашкел колдорун,
Тосуп алып жолдорун,
Бөлөк-бөлөк бөлгөнү.
Эртеси жок кечинде,
Күн батаары кезинде,
Ат соорусун салганы,
Аралдагы көп аскер
Каны өлүп кайрат кыла албай
Калааны көздөй бет алып
Жапырылып калганы.
Туу жыгылды, кан өлдү,
Тутушкандин баарысы
Туш-тушка качып жөнөлдү.
Жамандар жинди-нэз болду,
Урушканы басылбай
Көз байланды, кеч болду.
Көз байланган кечинде

Отуздан, кырктан топтошуп
Көрдүнбү деп бир-бириң
Көзү жогун жоктошуп.
Жыбырап жылдыз толгондо,
Эл жатар маал болгондо
Жарадарлар сүйрөлүп,
Өлгөнү жаткан жеримде
Карабай кетип калдың деп
Капааттанып сүйлөнүп,
Баланчага ок тийди,
Бастанчага топ * тийди,
Аламан койгон аскердин
Кыйласына карасаң
Кызыл жалын чок тийди.
Баланга найза тийиптири,
Баданасын кыйратып
Мына мынча кириптири.
Жонуна найза тийиптири,
Соотун кошо талкалап
Соорусуна кириптири.
Кудай алсын аны деп,
Аялуу экен жаны деп,
Аркасында жарасы,
Ажырабай катындан
Андай эрдин арасы.
Жоону көрүп алган деп,
Жонун жоого салган деп,
Токтобой качып калган деп,
Кутулам деп ойлонуп
Аны кудай уруп салган деп.
Баланчанын жанында
Жарасы бар, жашырат,
Жолдошу айтып шыбырлап,
Сизде да эрлик бар экен,
Жонунузда жара экен,
Бирөөлөрү шылдыңдап.
Кошко келип калышып,
Баландай киши жоголду,
Барбы экен деп кошунда
Бакырып айгай салышып,
Барын таап алышып,
Жогуна жооп кылышып.
Өлүү-тирүү болсо да
Өзү билип жатар деп,
Азганакай уктайлык,
Эми эле таң атар деп,
Элге болгон бу да бир
Ажал, өлүм катар деп.
Жараттын оозун буушуп,
Урушка минген аттарын

Таң ашырып суутуп,
Урушка кийген тондорун
Каткан канын жуушуп,
Соолору тынчтык алыштыр,
Созулуп уктап калыштыр.
Жаралуулар жата албай,
Тоңкочуктап үшкүрүп
Төшөгүнө бата албай.
Аскери антип жатыптыр,
Эртеси таң атыптыр.
Коборунан эринип,
Козголо албай керилип,
Турагынан эринип,
Туташып бою керилип
Жөн дегени дагы бар,
Түгү чыгып бетинен
Жүдөгөнү дагы бар.
Капырда каруу калбады,
Каруу-жарак алалы,
Кантесиңер, майданга
Жүр дегени дагы бар,
Үшү кетип уруштан
Сүрдөгөнү дагы бар.
Колу сынып таңдырып
Байлап жүргөн дагы бар,
Коркпой уруш салгын деп
Койдой кылып дүрбөтүп
Айдап жүргөн дагы бар.
Буту сынган мунун деп
Теректерден табышып,
Челек кылып чабышып
Оюп жүргөн андан көп,
Колу чыккан экен деп
Колтугунан көтөрүп
Чоюп жүргөн сандан көп,
Өлгөндөрдү сүңкуйтуп
Өзөн бойлоп жер казып
Коюп жүргөн андан көп.
Жер очоктой бир жерди
Жемире чаап оюшуп,
Кызыл ала боюнча
Кийими менен коюшуп
Көөмп аткан андан көп,
Кут болсун баатыр жара деп,
Кудайыңа кара деп,
Жаңы келип жарасын
Көрүп өткөн сандан көп.
Сом жеринде ок бар деп
Тинтүүр менен копшутуп,
Ок жуткуруп окшутуп,

Кустурма берип кустуруп,
Жүрөктөгү кара кан
Оржемил берип буздуруп.
Буту-колу сынганга
Момия дары издешип,
Баланчанын мылтығы
Атканын жазбайт тұз дешип.
Кыйрап калды мизи деп
Кылышын кайрап миздешип,
Кызыталак кытайга
Кыңқайбайлық биз дешип,
Ай балтасын сапташып,
Найзанын баарын тапташып.
Мылтықтын баарын майлашып,
Мықтынын баарын урушка
Бұғұнқұ күнгө шайлашып.
Токтоторго киши жок,
Бирөөнө бирөө иши жок,
Тұн боюнча тұмөн кол
Тоону көздөй тарашып,
Карагайга карашып,
Кай кеткенин биле албай,
Кабардашып тил албай,
Алыстан келген аскери
Бет-бетинен тарады,
Жаман-жакшы дебестен
Жан аманын карады.
Орго кандын катыны,
Санамқұл дәэр атыны.
Ээрчитип эки баласын,
Ээн таштап калаасын,
Казыналық коргондон
Окшоштон он ат алганы,
Аттын баарын келтирип
Наападан * башын салганы,
Орго канга увазир,
Насили казак, улуу жүз,
Ыраман деген увазир,
Башчы кылышып алганы.
Ырамандын баласы,
Кызыл-Сууда калаасы,
Атын уксаш Каратай,
Ақындығы бир далай.
Атасына каралап,
Баашалық багын аралап
Барган экен а дагы.
Ат тизгинин кармады,
Наапаларын айдады,
Жыргаландын боюнда,
Жылуу-Суунун оюнда

Жыргап жаткан Манаска
Супа саадак чалганда *,
Таң саргарып калганда,
Арабасын сүйрөтүп,
Адамдарды дүрбөтүп,
Кызыл кымкап, тубардан
Кымбат баа пулдардан,
Баштап-баштап булардан
Арбын дүнүйө алыптыр,
Арстан эрдин астына
Тартуу менен барыптыр.
Наападан түшүп катыны
Өткөрдү тарттуу баарыны,
Сандыкта алтын зарыны *.
Өлтүрсөң мына турупмун,
Өтүнүп көп сураймын
Эки уулумдун жаныны.
Ошондо Манас кеп айтат:
Ук, байбиче, деп айтат,
Балдарың кечтим күнөөсүн,
Жакшы киши окшойсун
Байкоо менен сүйлөйсүн.
Турсун аман балаңыз,
Турсаң мына калаңыз,
Өз жаныңа караңыз.
Ырамандын баласы,
Атпай журтка көрүндү
Акылынын даанасы.
Эби болсо сизге деп,
Эртели-кечти бир жүрүп
Эрмек болсун бизге деп,
Эр Манас айтып салганы.
Макул болот баатыр деп
Байбиче кабыл алганы.
Санамкүл менен Ыраман
Санаасы тынып булардан
Кайта берсин калаага,
Беш миң үйгө бек кылып
Таажы берди жанагы
Каратай аттуу балага.
Ошонун жайы мына бул:
Айтканынан баар * таап
Талабына жеткен кул,
Ырамандын Үрчүү уул,
Үчкүрү бапик кыр муун,
Тебетейи чоктуу кул,
Айттарга сөзү шоктуу кул,
Кылабына толгондо
Кырк чоронун бири бул.
Башка уруудан маңгул бар,

Баатыр Жайсаң даңғыл бар,
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Баштатан Дөгөн кары бар,
Манжуруя журтунаң
Мажик баатыр дагы бар,
Андан бөлөк буларда
Алтайлықтын баары бар,
Алчын, үйшүн, найман бар,
Аргын Каракожо бар,
Абактардын ичинде
Айдаркан баатыр кошо бар.
Кыргыздардан Байжигит,
Кыпчактардан Таз чечен,
Ногой уулу эр Эштек,
Нойгуттардын Чубагы,
Тотулардан Саламат,
Топ кылышты жыйылып
Толуп жаткан жамагат.
Өзүбектен Дамбылда,
Өткүр баатыр Абдылда,
Набаттардан Акынбек,
Анжыяндық Акылбек,
Каракалпак Бердике,
Каңгайдан келген Келдике,
Ағыдай менен Төлөнбек,
Аларды да билиңиз
Аскер башы төрө деп,
Бегиш, Көйүш аяры,
Беттешкен жоого даяры.
Даңгыттан келген Кайып кан,
Дагалактын Мунары,
Атпай улук чогулуп
Акылга келди булары.
Арстан Манас баатыры,
Айдаркандын Көкчөсү,
Абакеси Бакай бар,
Дөөлөстүн Медер султаны,
Төбө бийдин Кулжаны
Төрө Манас баатырды
Төгөрөктөп турганы.
Акунбешим пааша деп,
Атышар жоон ошо деп.
Эки кайта кол келди,
Эсил жанга зор келди.
Душмандық кылды биздерге,
Мен ойлонуп турамын
Бешим шааны издээрge.
Көбүңө салдым көп түлүк
Көңкү турган көпчүлүк
Көргөзбөйт экен үйдү деп,

Самап калды Чүйдү деп,
Көңүлүңө албасаң,
Көз кыйыгын салбасаң,
Жаман көрүп калбасаң
Акунбешим паашаны,
Арзып турам ошону.
Кадыр алда буюрса
Канын суудай жошолу,
Алтайлык менен Наамандык
Айылын бирге кошолу.
Аны айтып Манас салганы,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Ордунан тура калганы:
Уругүң кыргыз улуу журт,
Урматтуулар, баарың ук!
Атадан калган жер үчүн
Бу турган Булагасынга
Барбайт деген эмине?
Муну айтып Көкчө салганы,
Кайып даң менен Мунары,
Кабыл алды буласы.
Маңгулдун баатыр Даңгылы,
Кара калмак журтунан
Кадимки Мажик камбылы,
Ошпур, Бақай карысы
Олтургандын баарысы.
Бөлмөк болду колуну,
Алмак болду жолуну.
Камбардын туун аштады,
Жүз элүү мин қол алыш
Айдаркан жолду баштады.
Кызыл-Кыя жол менен,
Жүдөбөгөн көй баатыр
Жүз элүү мин қол менен,
Дуулат, Үйшүн зор менен,
Каркыра басып калкылдап,
Каруу-жарак жаркылдап,
Асабасы жалпылдап,
Алтындуу туусу калкылдап,
Чабдар, Чарын жол менен
Бара турсун эр Көкчө
Жүз элүү мин қол менен
Арбынын алыш элиниң
Ара күндүк жол экен,
Ченин алыш жеринин,
Түптөн кечип жол менен,
Түмөн аскер қол менен
Тууну тууга урдуруп,
Чанды обого бурдуруп,
Сурнай кулак тундуруп,

Күнгөй бойлоп күркүрөп,
Күлдү кыргыз аскери
Күйгөн оттой дүркүрөп,
Кызыл айчык тuu аштап,
Кыраан Бакай жол баштап,
Кыргыл баатыр кол баштап,
Аргымак аттар алкылдап,
Алтындан калкан жаркылдап,
Арстан Манас аскери
Бара турсун шартылдап.
Ала-Бели көрүндү,
Жүз элүү миң кол менен
Үрбү баатыр бөлүндү.
Аны таштай турунуз,
Акунбешим паашанын
Аңгемесин угуңуз.
Чулу менен Ардайды,
Көкүрөктөн Кеймен кан,
Орго шаага баргын деп
Жөнөткөн эле далайды.
Жети жүз миң кол келип,
Жерге сыйбай мол келип,
Кеймен, Чулу зор келип,
Урушуп жүрүп өздөрү,
Баатырлардын өлгөнүн
Анык көрүп көздөрү
Сары кыяр калдайы,
Ары кыяр, ары аяр,
Өнөр менен кутулуп
Барган экен канына,
Жапа түшүп жанына.
Көтүнөн барган көпчүлүк,
Көрүп барды көп түлүк.
Ат-тонунан айрылып
Өзү барды кай бирөө,
Кулагынан айрылып
Көзү барды кай бирөө.
Сол колунан айрылып,
Оңу барды кай бирөө,
Энчисинен айрылып
Чону барды кай бирөө,
Оң колунан айрылып,
Солу барды кай бирөө,
Муздал калган эмедей
Тону барды кай бирөө.
Көздөрүнөн айрылып
Кашы барды кай бирөө,
Бала-чака жуда жок
Башы барды кай бирөө.
Башын бууп кур менен

Бөркүз барды кай бирөө,
Мурунунан айрылып
Көркүз барды кай бирөө
Эки буттун бири жок
Чолок келди кай бирөө,
Эптуү айткан сөзү жок
Нонок келди кай бирөө.
Балдак менен таянып
Басып келди кай бирөө,
Башы-көзү кызыл кан,
Жашып келди кай бирөө,
Балакетке калдык деп
Шашып келди кай бирөө.
Омуроого ок тийип
ОНтоп келди кай бирөө,
Оозуна келген кепти айтып,
Оттоп келди кай бирөө.
Төртөө-бешөө чогулуп
Топтоп келди кай бирөө,
Төрөсүнөн айрылып
Жоктоп келди кай бирөө.
Бир тууганым өлдү деп
Боздоп келди кай бирөө,
Минген аты ушу деп
Коштоп келди кай бирөө.
Көрүп туруп Акбешим,
Көлдөй төктү көз жашын.
Кыжылдап барган кытайдын
Кыйласынан кеп сурайт:
Кыйын бекен кыргыздар
Кылганын айткын деп сурайт.
Көсөл калдай барганы,
Сары кыяр аяры
Көргөнүн айтып зарлады:
Эбин-чагын журт күтүп
Эл көрө элек экенбиз,
Эрегишип урушуп
Эр көрө элек экенбиз!
Ала мөңгү бел ашып
Тоо көрө элек экенбиз,
Айгайлашып урушуп
Жоо көрө элек экенбиз!
Ат арытып сапардан
Жол көрө элек экенбиз,
Арбын черүү, улуу топ
Кол көрө элек экенбиз!
Ар тараптан арбыган
Эл көрө элек экенбиз,
Агып ташып каптаган
Сел көрө элек экенбиз,

Айтканынан кайтпаган,
Ажалдан башын тартпаган
Эр көрө элек экенбиз!
Өпкө чайкап, кан ичиp
Өт көрө элек экенбиз,
Өзөн күйүп туташкан
Өрт көрө элек экенбиз,
Башыбыздан ар ишти
Өткөрө элек экенбиз!
Көрүп келдим кыйланы.
Айтып туруп аяры
Көзүн жаштап ыйлады,
Мунун айтып канына
Бурчактап жашын тыйбады:
Ат көтөрбөй пил минген
Жөө көрө элек экенбиз,
Көпкөк темир кийинген
Дөө көрө элек экенбиз!
Мунарадай зонкайгон
Бой көрө элек экенбиз,
Бузукчуулук урушкан
Той көрө элек экенбиз!
Сакал менен мурутту
Тереби деп ойлоймун,
Сазайынды колуна
Береби деп ойлоймун.
Алеңгир жаа, сыр жебе
Кереби деп ойлоймун.
Аркабыздан аз күндө
Келеби деп ойлоймун.
Көңүлдөн кеткис кеп экен,
Култандын сөзү төп экен,
Куруп калсын дүнүйө,
Кере элегинң көп экен.
Сары кыяр калдайы
Айтып турду далайды.
Аны уккан соң каныңыз
Акылы кетип шалдайды.
Карап туруп бир кезек,
Калкына сүйлөп тил безеп :
Тулпар минип, туу аштап
Турушканда көрөрбүз,
Түп көтөрүп, сап тартып
Урушканда көрөрбүз.
Кара болот калканды
Жабышканда көрөрбүз,
Карши-терши майданда
Чабышканда көрөрбүз,
Каза жетсе, күн бүтсө
Кайда да болсо өлөрбүз!

Өмдөп кыргыз кол келсе,
Өзөн тартып жол келсе,
Өрт күйгүзүп мол келсе,
Өкүмөтүн көрөрбүз,
Өжөрлөнүп урушуп,
Ажал жетсе өлөрбүз!
Аны айтып Акун шаа
Топ башысын чакырды,
Тоосу менен оюна
Токсон дорго чаптырды:
Торгой менен Уланғы,
Токтолбо деп буларды.
Жамыра жайсаң тез келсин,
Жарактуусун текшерсин.
Оргону ойрон салыптыр,
Оңолбогон бир кыргыз
Алтайдан чыгып калыптыр,
Терс-Маёдо Текести,
Терип-тепчиң алыштыр.
Элимден мен да жибердим
Не бир баатыр балбанды.
Баргандан бири калбаптыр,
Чыккан окшойт далдалы,
Өлгөнүнөн калганы
Мында менин үстүмө
Үркүп келип калганы.
Барганына өкүнүп,
Баарысы келди өкүрүп.
Ондуруучу көрүнбөйт,
Оргого уруш салыптыр,
Мен жиберген Илебин
Беттешпей өлүп калыптыр.
Амбал * Чулу барыптыр,
Аз күнү уруш салыптыр,
Алды каткыр Манастан
А дагы өлүп калыптыр.
Кеймен дуу-дуу барыптыр,
Кездешип уруш салыптыр,
Кезиккен жерде соо калбай
Кесилип башы калыптыр.
А сөзду айтып Акун шаа
Катчыга катын жаздырды,
Кандык мөөрүн бастырды,
Токтолбостон тез кел деп
Токсон жигит чаптырды.
Ордого добул кактырды,
Ордосунун сыртына
Отуз мин балбан бактырды.
Айбаты толук балбандан
Акылга толук зардалдан

Алты миң балбан алышар.
Бейшекел деген жаң-жуң бар,
Менден кабар салыңар,
Бейли катуу балбандан
Беш миң аскер алышар.
Ойрок деген жайсан бар,
Ондон бир миң алышар,
Он эки миң кол болуп,
Ала-Белге барышар.
Жарагың болсун колунда,
Жалгыз аттын жолунда
Күнү-түнү уктабай
Күзөт кылгын баарышар.
Ала-Белге жайлаган
Алеңгир жаасын шайлаган,
Алачолок байлаган
Аяр сундуң * Дөрө бар,
Алты жүз үй караган,
Анжуулукка төрө бар,
Кашыңарга алышар,
Кароолчу болгун баарышар,
Каптап бурут кол келсе
Кабарды ылдам салыңар.
Кат кылып берди колуна,
Кеймедин салды жолуна.
Акун пааша кеп айтат:
Аттанышар деп айтат.
Шамың шаа деген балбансың,
Салышкандын баарысын
Далдал кылып алгансың,
Жанчышканда * душманга
Замаи акыр салгансың,
Кызыл-Сууда Боонду
Жолдош кылый алгайсың.
Он алты миң кол алышар,
Ордодон аскер мол алышар,
Ушу бүгүн жол алышар
Көтмалдыга баргайсың.
Капчыгай чыккан коосунан,
Омполдун кызыл тоосунан
Кароолду катуу карагын,
Чының менен чыңдоолго *
Чын ушу жол жарагын.
Жаздым болуп кокустан
Өткөрүп ийсен бурутту,
Бурут бизди курутту.
Элебей жатып албагын,
Элге кыргын салбагын,
Катын-бала, кары-жаш
Убалына калбагын.

Аны салды жолуна,
Он алты миң аскерди
Ордодон берди колуна.
Шамың шаа жүрдү жолуна,
Боң менен Жайсанды
Эки миң аскер кол менен
Кошуп алып жанына.
Аларды таштап салыңар,
Арстан Манас каныңар,
Алда эмне сөзү бар
Кабарын угуп алыңар.
Ак асаба туу менен,
Айгайлаган чуу менен.
Кок асаба туу менен,
Көк жаңырган чуу менен,
Добул согуп күнгүрлөп,
Тоо көчкөндөй дүңгүрлөп,
Сел жүргөндөй күркүрөп
Өрт күйгөндөй дүркүрөп
Эркин күнгөй жол менен,
Эки жүз миң кол менен
Эр Манас жолго салыптыр.
Төрө Манас зору бар,
Жөөлөшкөндүн шору бар,
Төрт бөлүнгөн жолу бар.
Он эки жолдун ортосу,
Тогуз жолдун тоому,
Кароолчусу капырдын
Кантеп болбой койсун деп
Канкор Манас кообу,
Карайлык деп тоону
Алты жолдош алыштыр,
Аттанып чалғын чалыштыр
Адыр-адыр коосу бар,
Ар тарабын караса
Аркайган бийик тоосу бар.
Кызыл-Омпол дәбәсү,
Кароолго чыгып келгени
Кызыталак капырдын
Шамың шаа деген төрөсү.
Кашына жолдош алганы
Кызыл-Сууну жердеген,
Кылымдан аяр женбеген
Боң деген эр деген.
Дәбәдөн көзүн салыптыр,
Дүрбү салып көзүнө
Аскерди көрүп алыштыр.
Арбын экен колу деп
Айран азыр калыштыр,
Талды-Суунун оюнан,

Кер-Көл ата боюнан
Келе жаткан аскердин
Түрүн көрүп алыштыр,
Айбаты катуу, заары күч
Сүрүн көрүп алыштыр.
Он сегиз миң балбаны,
Ой-бойду булар салганы,
Каарына тура албай,
Кантеп турсун уялбай,
Качып жолго салганы.

Алты жолдош кошчу алыш
Арстан Манас барыштыр,
Атынын изин чалыштыр:
Анча-мынча кол жатып,
Качып кетип калыштыр.
Күн батыш жагын караса,
Ач кайкалак бели бар,
Аркырап шамал жели бар,
Жойкундуу жолун караса,
Үч бөлүнгөн жери бар.

Арбыныраак немеси
Артуу жолго салыштыр,
Ар тарапка из кеткен,
Баатыр айран калыштыр,
Бир азыраак немеси
Капчыгайга салыштыр.
Кабылан Манас баатыры
Баарын байкап акыры
Көрүп алыш кайыштыр.
Көтмалдыда көп колго,
Көк жал Манас баатырың
Көргөнүн айтып оң-солго,
Капчыгайга салсак деп,
Каптап кирип барсак деп
Кабылан Манас айтат кеп.

Ороздун уулу Чагатай
Оозуна келген кепти айтты:
Оңдурбайт бизди деп айтты,
Тоосу жаман чеп экен,
Тозоктой кыйын жер экен,
Токой менен чер экен,
Катылып кыргын болгунча
Кайта кетиш эп экен.

Айтканын Манас угултур,
Акырая бир карап,
От көзүнөн чыгыштыр.
Агасын кудай урултур,
Ошо бойдон жер карап
Үндөй албай турултур.
Ошпур аке кары бар,

Орчун бийдин баары бар,
Ақылман Бакай дагы бар,
Ата уулунун баары бар.
Абасы Бакай кеп айтат:
Андаңар балдар деп айтат.
Отуз төрт быйыл жашым деп,
Оң-солду көргөн башым деп,
Ар жылгага миң киши
Өрдөп чыгып калсын деп,
Беш-алты миң кол барып
Тоонун башын алсын деп,
Тосоту болсо тостуруп
Таш кулатып салсын деп,
Тоо башында кол болсо
Тарсылдатып атышып
Талкалашып калсын деп.
Так ушундай кылбастан
Капчыгайга кокустан,
Каптап кирсек окустан
Тосоту тоосун албайбы,
Таш кулатып, ок атса,
Талкалап кырып салбайбы,
Аны айтып Бакай салганы,
Ақылын өзүң тапкын деп
Эр Манас кабыл алганы.
Артуу белге салайын,
Аскерди арбын алайын,
Не да болсо береги
Күн батыш көздөй барайын.
Асты-ұстү болгон тоо экен,
Адыры терең коо экен,
Ақылын кылып а жерден,
Колдой көр деп Шаймерден,
Жүз элүү миң кол менен
Жүрдү Манас шартылдап
Ач кайкалак жол менен.
Кырк миң аскер кол менен
Кыраан Бакай жөнөлдү
Тилке-тилке коо жакка,
Капчал бийик зоо жакка.
Кырк миң кол батпай кыжылдап,
Кыр-кырга батпай быжылдап
Күн чыгыш жаккы тоосуна,
Көз учкан бийик зоосуна.
Чыкканы тоонун башы экен,
Чылгый мөңгү, таш экен.
Эңгүүсүндө әчки бар,
Тектиринде теке бар,
Курбусунда кулжа бар,
Кайыптын баары мында бар.

Артылмакта аркары
Арага түшүп калганы.
Бу колдон качса, а колго,
А колдон качса, бу колго,
Бурулуп жүрүп он-солго
Чарчап болду кийиги.
Адамга толуп кетиптири
Тоо-ташынын бийиги.
Текенин баары жыйылып,
Таш бетине сыйынып,
Топ-топ болуп алыптыр,
Көрүнөө келип атышып,
Көп кызыкка батышып,
Ок тийген теке шалактап
Ойго түшүп калыптыр.
Ойдогусу союшуп,
Отту жага коюшуп,
Шишкебек кылышпактاشып,
Тетигине, бир топ эчки турат деп
Түнкүсүнө сактاشып.
Урунуп жүрүп чарчаган
Жүрбөй калган кийигин.
Адам тосуп алыптыр
Кийик чыкчуу бийигин.
Кырк миң аскер барыптыр,
Кыйласы кырга чыгып алыптыр.
Жетиген жагын караса
Бөөт, койнот жери бар,
Карап турса өлчөөсү
Алты миң, беш миң эли бар,
Карарап жаткан багы бар,
Каалагандын баары бар,
Калдайып аткан тамы бар.
Күн батыш жагын караса
Көз учунда мунарык,
Көз жетпеген тунарык.
Асты жагын караса
Аккан кашка суусу бар,
Ар түрлүү кийик көп экен,
Ангемеси ушулар.
Жүрбөй калган кийигин
Карма, кокуй, ушта деп
Уштап жүргөн андан көп,
Каруусу келбей сүйрөсө
Кара жолтой мына деп
Канжар менен карынга
Муштап жүргөн мындан көп.
Найзасын кылышпукуруук,
Колго жаба түкүрүп,
Мойнуна курук салышып,

Алы келбей бирөөнүн
Акетай, бери келгин деп
Алтоо-бешөө жабылып,
Араң жыгып алышып,
Көсөл Бакай баш болуп
Көп аңгеме салыптыр.
Кырктын башы Кыргылы
Кылымды бузган дыңгылы,
Жетимиш миң кол экен,
Жер жайнаган мол экен
Байдамтал деген жер экен,
Баары токой чер экен,
Ошо колдун баарысы,
Ошпур баштап карысы
Эки күнү, бир түнү
Ат өргүтүп алышыр.
Кыраан Бакай нетти деп,
Кырк миң аскер кол менен
Кырга чыгып кетти деп,
Кырк миң кол батар тоо эмес,
Кылайып кабар бербеди
Кыраан Бакай соо эмес.
Кантеп жатып алалы,
Капчыгайга салалы,
Кабылан Манас не болду
Кабарын таап алалы.
Муну айтып Ошпур карысы,
Кыргыл баштап баарысы
Абыр-шабыр ат токуп,
Ат токуса бат токуп,
Карыга найза салышты,
Капчыгайга бет алышы
Каптап жүрүп калышты.
Аккан кашка суусу бар,
Аңгемеси ушу бар.
Күн батыш жагын караса
Аз гана кызыл жары бар,
Андан өтүп кеткенде
Капчыгайдын тары бар.
Тар жолго жакын барганы,
Тарт кайра деп акырган,
Кабылан шердей бакырган
Добуш чыгып калганы.
Үрөйү чочуп баарысы,
Ошпур баштап карысы
А жерден токтоп калышты,
Алда кандай неме деп
Алыстан көзүн салышты.
Он киши баткан отоодой
Дүнкүйгөн кара башы бар,

Өрттөнүп кеткен токойдой
Дүмүр кара чачы бар,
Алтымыш менен жетимиш
Арасында жашы бар,
Куйругу бар тайгандай,
Тырмактарын караса
Найзадан мурун сайгандай,
Көк ала болгон чачы бар,
Жолум үйдөй башы бар,
Жалга чыккан жантактай,
Көк тикендей кашы бар,
Кара үңқүрдөй көзү бар,
Каар айткан сөзү бар,
Ар тиштери араадай,
Чечекейи чарадай,
Жоондугу кырк кучак,
Жүз кулач келген бою бар,
Жетимиш мин аскерди
Жеке өзү бу жолдон
Токтотом деген ою бар,
Он сегиз мин аскердин
Сегиз минин алыштыр,
Он мини менен Шамың шаа
Канына кабар салыптыр,
Кабылан Манас баатырдын
Каарына тура албай,
Кантип турсун уялбай,
Качып кетип калыштыр,
Боон аяр бул экен,
Болбой турган кул экен.
Капчыгайга барайын,
Кармап жолун алайын,
Кандай душман болсо да
Калабага салайын.
Жолдошун жолго салыптыр,
Баатыр менен балбанын
Барктуудан тандап алыштыр,
Жолдош болуп кашында
Токсон балбан калыштыр.
Тегерете терс окуп,
Кешмир дуба кез окуп,
Кечиктирбей тез окуп
Алтооно абсун салыптыр,
Узундугу жүз кулач
Ажыдаар кылып алыштыр.
Алтоон кылган ажыдаар,
Төртөө жолборс болуптур,
Капчыгайдын ичине
Карандай балаа толуптур.
Боон аяр жөкөрү

Отuzu болгон көк бөрү,
Кыркы кызыл чөө болуп,
Экөн кылып кабылан,
Караан көрсө чамынган,
Сегизи илбирс болуптур,
Ону кара күш болуп,
Оңдурбастай иш болуп,
Таш башына конуптур,
Ар кайсы жерден карпайын,
Алачык үйдөй барпайын,
Өйүз менен бүйүзгө
Кара күштар толуптур,
Азыркы келген аскерге
Акыр заман болуптур.
Тогуз каман кыл кыйма
Жолго жатын алыптыр,
Муну көрүп Кыргыл чал
Жоболоңго калыптыр.
Алиги көргөн кемпирди
Алты жолборс артынан
Күчүктөй ээрчип алыптыр.
Кыргыл баатыр кыйкырып.
Жетимиш миң аскерди,
Жер жайнаган көп эрди:
Мылтыктуун канча бар экен,
Мыктууларың кана экен?
Кемпир чыкты каргаша,
Кел, көрүнөр тамаша.
Муну айтып Кыргыл акырды
Көткү колду чакырды.
Көрүнөр деди береги
Жолго жаткан капырды.
Жалпы колду карасаң
Жаңы үйрөнчүк мергендей,
Жайытка кийик келгендей
Тоону көздөй жабылды,
Көңкү аскердин баарысы
Көрмөк үчүн сабылды.
Жетимиш миң аскердин
Жыйырмасы саадак тартуучу,
Отuzu мылтык атуучу,
Жана дагы беш мини
Күрсү урчу балбаны,
Он беш миндин баарысы
Найза, кылыч алганы,
Кырдан чыгып кыргыздар
Көрбөгөнү калбады.
Бербердигер кудая,
Бенде мындай болорбу,
Бетине келген онорбу?

Дөө менен периби,
Акунбешим паашанын
Адам уулун жүргүзбөс
Тилсымат койгон жериби?
Көргөндөр аны айтышты,
Көрүп алып кайтышты.
Карыясы Ошпур бар,
Кайраттуусу Кыргыл бар.
Саадактуу саадак октоңор,
Мылтыктуу милте чоктоңор.
Атыстан туруп баарыбыз,
Жакын барсак каапырдан
Калар эмес жаныбыз,
Алыстан туруп ок атын
Аңдайлышы баарыбыз.
Аны айтып Кыргыл салганы.
Айтканын угуп алганы,
Ырамандын баласы
Ордунан тура калганы:
Ошпур, Кыргыл, баатыр деп,
Ойлонуңар акыр деп,
Болучу эле паашада
Боон деген капыр деп,
Аярлыгы ашкан деп,
Алышкан душман шашкан деп,
Ар сүрөткө кирет деп,
Адамдардын баары айткан
Ачууланса бу капыр
Ара күндүк жерлерге
Өрт күйгүзүп иет деп.
Ырчы бала сөздөдү,
Угуп алды баарысы,
Жашы менен карысы.
Муну айтып ырчы салганы,
Адамдар айран калганы.
Айтып оозун жыйганча
Оргонун ырдык аяры
Ордунан туруп кеп айтат:
Ой, калайык, деп айтат.
Аярдын иши бул экен,
Астында тосуп туру экен.
Өтө албайбыз мындан деп
Ат, адамдын баарысы
Ачка кантип жаталы,
Ар тараптын тоосунан
Камалап мылтык аталы,
Оту болсо көрөлү,
Менде да бар аз өнөр.
Аны айтып ырдык калганы,
Азаматым, бали деп

Кыргыл чал айтып салганы.
Жетип барып ырдыгы
Жети кесе суу алды,
Аяр экен бу да деп
Аскердин баары кубанды.
Жети үшкүрүп дем салып,
Жети кесек топурак
Кармап алып колуна,
Карши барды кадимки
Боон аяр жолуна,
Мылтык менен аткын деп
Жарлык айтты колуна.
Мылтыктарын октошуп,
Милтлерин чоктошуп,
Жүздөн, минден топтошуп
Мергендер жөөлөп барганы.
Атат экен булар деп
Аяр Боон билиптир,
Абсун окуп, дем салып
Бир үшкүрүп ийиптири.
Тоодой кызыл от болду,
Топ-топ болгон мергендер
Отко кантип токтолду?
Жети кесек топурак
Ырдык үйлөп ийгенде
Жети кат болду булуту.
Жети чыны суу барган,
Жети дайра көл болуп
Күйгөн отун курутту.
Оту суудан өчкөнү,
Боон туруп кыйкырды,
Капчыгай ичи көчкөнү.
Капкарангы түн болду,
Карайлатты көп колду.
Качарга арга барбы деп,
Кыргыл чал калды кыйынга,
Кыйкырып айтты жыйынга.
Аргасын анык биле албай,
Алдырашып бир далай
Алар турсун токтолуп,
Абакениз эр Бакай
Эки күнү бир түнү
Кетпеди беле жок болуп.
Тоонун башын алыштыр.
Жон-жондун баарын чалыштыр
Артуу экен жолу деп,
Арбак урган капырдын
Кайда жатат болду экен
Камдап жаткан колу деп
Эр Бакай айран калыштыр,

Эңкейип астын караса
Аскердин жаткан үстүнө
Кара түн түшүп алыптыр.
Тоо башында биздерге
Толук тийген күн деди,
Колдун жаткан жерине
Кааргандай түн деди.
Абаныз айгай салыптыр,
Кырк минә эле адамы,
Кырга чыгып барыптыр.
Кол конгон жери Тал деди,
Капчыгайда жол гана,
Карайган калың кол гана?
Караңғы кара түн болгон,
Жарымы кара, жармы ак,
Кандай сонун күн болгон?
Бул аярдын иши деп,
Буга айла кылуучу
Кырга чыккан кырк минден
Өз колумда бар бекен
Өнөр билген киши деп
Эр Бакай сурал калганы.
Бабылдан келген эр эле,
Байкүш аяр дээр эле,
Баатыр Кошой абаңа
Шакирт болгон неме эле.
Куркулдаган кузгундан
Бирөө калды көрүнүп,
Көрө салып кузгунду
Көп турбады эринип.
Алиги жерден Байкүшүң
Абсун окуп салганы.
Өкүмөтү менен алданын
Табындагы шумкардай.
Аяр Байкүш колуна
Кузгун конуп калганы.
Колуна келген кузгунга
Абсун окуп демдеди,
Ашыктай * өпкө жемдеди.
Куйругуна үч кулач
Төө жүнү жиптен байлады,
Бу кузгунду учурup
Бакениз жолго айдады,
Боондун шору кайнады.
Ок болуп кузгун жетиптири.
Оң көзүнө тийгенде
Шилиден чыгып кетиптири.
Кузгун аттуу ок кылып,
Караңғыны жок кылып,
Боондун башы жарылды,

Караңгысы ачылды.
Баяғы барған мергендер,
Атсак экен дегендер
Кетерге жолу жок болуп,
Шашкеде келген аскерлер
Түшкө жақын токтолуп,
Ар кайсы ташка жармашып,
Олтурған экен олор да
Мылтықтарын камдашып.
Керип жааны кестешип,
Тұн түшкөн соң өлдүк деп
Өлүм жагын эстешип.
Жарықты көрүп кубанып,
Балбандардын баарысы
Саадакты кестеп буралып.
Караса Боон аярды
Башын кузгун жарыптыр,
Ошондо да тим жатпай
Узундугу жұз кулач
Ажыдаар болуп алыптыр,
Көлдөлөң тартып суусуна
Көпүрө болуп калыптыр.
Боон аярдын жолдошу,
Болгон алты жолборсу
Адам әлек неттик деп,
Айбан болуп кеттик деп,
Ажыдаар болгон Боонду
Жолдошу жатыр тытып жеп.
Боон аяр кыйкырды
Лаайламалуу деп.
Кырга кеткен кырк миң кол
Куюлма шагыл кум ылдый,
Куюшканын кармашып,
Куюлуп келет бул ылдый.
Какыраган таш кыя,
Тайгылбайт менин атым деп,
Жандай салып бир-бириң
Жөлөп жүргөн сандан көп.
Кысталан қылбай тұра тур,
Кызталак, атым өлөт деп,
Так, Кожом! — деп аттарын
Жөнөп жүргөн андан көп.
Эки күнү, эки тұн
Жоголдуңар бүп бүтүн,
Кырк миң колдон қылайып
Бирөөнөрдү көрбөдүк,
Чыйраксынып чыдабай
Капчыгайга жөнөдүк.
Баары туюк бадал тоо,
Көмүркөй экен өзү деп,

Көп аскер кирип жоголду,
Көр экен мунун тоосу деп
Көпчүлүк айтып салыптыр.
Көлдөлөң жаткан ажыдаар
Көрүп аны калыптыр,
Отуз миң мерген курчашып
Оюн-тоосун алыштыр.
Жанындағы жолборсун,
Жолборс болгон жолдошун,
Бөрү болгон, чөө болгон,
Аярдын бети көө болгон,
Кабылан болгон, шер болгон
Токсон баатыр-балбанын
Ойрон кылды баарысын.
Ажыдаар болгон Боонду,
Аңтарды Бакай тоонду,
Кыргыл чал, Бакай барганы.
Кызыталакты карма деп
Кыйкырып кирип калганы.
Кызыталак тим жатпай
Кырк мин колду жалмады.
Арка жактан барганы
Аяр Үрдүк арбады,
Ажыдаар болсоң мына деп
Байқүш тилин байлады.
Дуба айтарга тил калбай
Боондун көзү жайнады.
Бир буту менен бир колу
Жок болгон экен бир жолу.
Ортого курчап алганда,
Ок жаадырып салганда
Бир жүз токсон ок тийип,
Жазайыл * менен топ тийип
Кол-аяғы сыныптыр,
Кошундун көөнү тыныптыр.
Качарына шайы жок,
Тура турған жайы жок.
Сокур болгон көзү бар,
Соо жатпаган өзү бар.
Ажыдаар болуп алыштыр,
Көзү көрбөй жатканда
Аскер курчап калыптыр.
Кутуларга жери жок
Кудай уруп салыптыр.
Болбойт экен мунум деп
Ажыдаарлық аярдан
Жаны жадап кеткени,
Кайтып адам болууга
Жандырып абсун чечкени.
Көк түтүн чыкты буркурап,

Азыр турган токсон миң
Тұтұнүнөн көрө албай
Жұдәп турду чуркурап.
Текпөйүн қызыл каныңды,
Азат қылып бу жерден
Коёон деп жаныңды,
Кырк миң киши туттун деп,
Ажыдаар болуп оп тартып
Ат-тону менен жуттун деп
Аларды не қылдың деп,
Байқүш сурап калғаны.
Айтпай башын чайкады,
Айтпаса да мейли деп
Байқүш, Үрдым байкады.
Ажыдаар эмес, киши экен,
Ажыдаар болуп жол бууган
Арып-дуба иши экен.
Колу-буту бүт сынып,
Колго түшүп жан тынып,
Колдо кармап турған соң
Элди әмне қылдың деп
Әми мындан сурарбы,
Әми коркор не қалды,
Ата, мындей кудай урарбы?
Муну айтып Ошпур салғаны,
Алты карыш канжарын
Кындан сууруп алғаны.
Айбалканын төшүнөн
Канжар менен малғаны,
Чатын көздөй бет алып
Жара тартып салғаны.
Кан чықпады, суу чыкты,
Жаа алдалап чuu чыкты,
Кара башыл туу чыкты,
Туунун арка жагынан
Тұтұн чыкты буркурап,
Ажыдаар жұткан қырк миң кол
Түгөл чыкты чуркурап.
Жарылған соң карыны,
Чыгарып колдун баарыны,
Башын кесип алыптыр,
Башын кессе дагы өлбөйт,
Балакетке калыптыр.
Шыйрагынан байлады
Чындар шору кайнады,
Ташка-сууга урунтуп,
Заманасын куурултуп
Сүйрөп алып жөнөдү.
Илинин калды жыгачка
Ичеги менен карыны.

Көтүнөн ээрчип келатат,
Көрүп турса баарысы
Башы келет артынан.
Тоголонуп токтобойт,
Токсон бөлүп салса да
Өлө турган окшобойт.
Ошпур баштап карысы,
Орчун колдун баарысы
Кыргыл менен Бакайдан,
Кырк миң колдун баарынан:
Кантип жаның калдыңар
Ажыдаардын заарынан?
Оп тартканда жеттинер,
Оозуна кирип кеттинер.
Дубасынын күчү деп,
Кандай экен ичи деп,
Капчыгайда чуулашып,
Кары-жаштын баарысы
Бир биринен сурашып,
Минтип жолго салыптыр,
Ичине кирип чыккандар
Көргөнүн айтып калыптыр:
Алыстан көрсөк ажыдаар
Айта берсек узун сөзү бар,
Ат койгон бойдон жеттик деп,
Барып кирип кеттик деп,
Не сонундар бар экен,
Аяк-башы ат чабым
Аземи артык шаар экен.
Анда кирип калдык деп,
Урап калган дубалдан
Ушундан чыгып алдык деп
Көргөндөр сүйлөп салганы,
Ушундай жандар экен деп
Көп аскер сүйлөп калганы.
Бул адам эмес арып го,
Арып менен иш кылган
Баары аяр чалыш калык го?
Тоого-ташка сүйрөдүк,
Тырмактай эти калбады,
Таш, жыгачка жабышып
Бирөө да орун албады.
Күжулдашып сүйлөшүп,
Шыйрагынан сүйрөшүп:
Муну алып жүрүп нетели,
Жайык жерге чыгарда
Жерге көөмп кетели.
Кыргыл, Бакай баарысы,
Ошпур баштап карысы
Кооп кылган тоосунан,

Аман-эсен кол чыкты
Капчыгайдын оозунан.
Боон жаткан жол менен,
Келсе душман кол менен,
Өлө турган келбесе
Өңгө бенде келе албас,
Ажалы жеткен келбесе
Асты киши келбес деп
Бейкут таштан салыптыр,
Абакениз эр Бакай
Жүз отуз мин кол менен
Жайнап чыга калыптыр.
Аны таштап салыңыз,
Арстан Манас баатырдын
Алда эмине сөзү бар
Кабарын угуп алыңыз.
Асты-үстү болгон тоо э肯,
Тилке-тилке коо э肯,
Аягы калың чер э肯,
Ач кайкалаң бел э肯,
Ат жүргүс жаман жер э肯.
Күндүн мурду чалганда,
Тоого тийип калганда
Чыккан э肯 белине,
Айран-азыр таң болот
Акунбешим элине.
Карк эткендөн карга жок,
Караан-бараан калган жок.
Күрк этерге күзгүн жок,
Же жол караган тоскун жок.
Кандай турган эл э肯,
Ач кайкалаң бел э肯.
Токтолуп колго кеп айтат:
Оң жагында бийик кыр
Мен чыгайын деп айтат.
(Жүргөн аскер мол э肯,
Манас менен барганы
Жүз элүү мин кол э肯).
Жүз миңин белде калыңар,
Мага көзүң салыңар.
Жол болгон болсо кокустан
Байрак булгап бакырам,
Бара бергин элди деп
Байрактын башын жапырам.
Байракты көрүп албаңар,
Байкабастан ат коюп
Балакетке калбаңар.
Мылтыкка адис мергенди,
Мыкты атам деп келгенди
Астыңарга салыңар,

Найзакерден барыңар,
Артына түшүп алышар,
Ай балта, кылыш, күрсүлүү,
Катар жүргүн баарыңар.
Көрбөсөм да укканмын,
Бу коктунун оозунда
Булагасын шаары бар.
Мылтықтуу мылтык октошуп,
Жүз миң колдун баарысы
Көк кайкыга токтошуп,
Анда туруп калыптыр,
Оң жагында кыр жакка
Ойрон Манас салыптыр.
Ээрчигени Манаска
Элүү миң аскер кол экен.
Көргөндүн көзү учкандай,
Көткү атынын мурдуна
Астыңкы ат жаба чычкандай,
Бас да болсо бадирек
Бийик экен кыясы,
Кыянц менен кургур деп
Минтип келет кыйласы.
Баатыр Манас кеп айтып,
Макоосу экен кыянын,
Баарыбыз көрдүк зыянын.
Аны айтып баатыр салыптыр,
Абыр-шабыр бастырып
Кырга чыгып алыштыр.
Асты жагын караса
Азганакай талаасы,
Акунбешим паашанын
А жерден чыкты калаасы.
Андан ары караса
Көк адырдын салаасы,
Андан ары көрүнөт
Абандын сары талаасы.
Элүү миң аскер кол менен,
Эр Манас чыкты жол менен.
Кашатка туусу сайлып,
Кайнап жаткан көп аскер
Ойдо-тоодо жайылып,
Тагылык аттуу баатыры
Таамай жүз миң кол менен
Жол тосууга акыры,
Чымырканып чыгыптыр,
Кайраты ашык капыры.
Кырга чыгып эр Манас
Байрагын төмөн жапырды.
Кайкыдагы жүз миң кол,
Кайраттуусу кыйла мол,

Астына мылтык салышып,
Саадактуусу сандан көп,
Найзакерден андан көп,
Кылыштуусу кылкылдап,
Кыядан чыкты былкылдап,
Кайнап турган калың кол,
Аскерди көрдү кумдан мол.
Тагылык баатыр акырды,
Токтотпой тоого кама деп,
Ат мылтык деп бакырды.
Жебенин огу кыркырап,
Мылтыктын огу зыркырап,
Эр Манастын аскери
Жаа алдалап чуркурап
Беттешти калың жоо менен,
Терскендүү тескей тоо менен.
Аккелте үнү чаңырып,
Арстан Манас баатырдын
Ач кыйкырык жаңырып,
Айгайын уккан калмактар
Акылынан жаңылып.
Ат соорусун салышып,
Кайгайлаган калмактар
Кача түшүп калышып,
Кашатка чыгып барышып,
Ағылык менен Тагылык
Кайрат кыла салышып,
Кайра тартып токтошуп,
Милтенин баарын чоктошуп,
Мылтыктын баарын октошуп,
Жаанын баарын керишип
Жакшысын жаман эришип,
Башынан тутүн ачылбай,
Мылтыктын үнү басылбай,
Жабуу-жабуу-жабуу деп,
Жаалданган кыйын кеп,
Мөндү-мөндү-мөндү деп,
Мөндү деген кыйын* кеп.
Ок жаадырып урушту,
Ойду-дөндү турушту.
Эми Манас ойлонду
Онтурбай турган жумушту.
Өлөрман куу калмактар
Өжөрлөнүп токтолду,
Атышкан ара талаада
Ат жүргүсүз ок болду.
Соот, кыяк киейин,
Сонунсуган капырга
Ач бөрүдөй тиейин.
Муну ойлонуп эр Манас

Жаракты белге чалынып,
Жаратканга жалынып,
Шашкеде келип бу жерге
Түшкө жакын турарбы,
Мындай кудай урарбы.
Аскерим арбын токтолуп,
Атышкан болуп санталак *
Ара түзгө ок толуп,
Бул эмине кордугу,
Минтип кылган зордугу.
Мандайында багы бар,
Кулагында шамы бар,
Куюндан бүткөн жаныбар
Жаадай болгон чоң Кула ат
Камчыны катуу салганы,
Кабылан Манас баатыры
Кайраттанып алганы.
Мубакүлдүү сыр найза
Булгап алды колуна,
Буластаган баатырдын
Мындай кайрат кылганда
Ким токтосун жолуна!
Тулпарга камчы салыптыр,
Түусун көздөй бет алып
Туйгун эр жөнөп калыптыр.
Калмактан чыккан Тагылык,
Калган экен камынып,
Каркыбaryң а дагы
Кабыландай чамынып.
Күндөй болуп күркүрөп,
Көргөндүн бою дүркүрөп,
Сыр кундактуу көк баран
Тарс дедире бир коюп,
Аленгир жаа , сыр жебе
Манасты көздөй бир чоюп,
Көк түпөктүү көк найза
Көтөрүп алып колуна,
Көсөмсүгөн куу калмак
Кылчайбастан сонуна,
Кыраан Манас көк жалдын
Элден чыгып бөлүнүп
Эми келди онуна.
Онү болбой неткени,
Октой Кула ат жеткени,
Калмак ээр кашына,
Как жүрөктүн башына
Сыр найза менен неткени,
Боордон сайган найзасы
Сыртынан чыгып кеткени.
Калканын тоскон калкалан,

Кагып ийип, койгондо
Чарайна менен соотун
Кабаты менен талкалап,
Бир жарым кез оркоюп,
Сыртынан найза коркоюп.
Ачууланып арстан эр,
Найзаны силкип албастан,
Оор экен деп калбастан,
Көтөрүп колуна алыптыр,
Көп аскерге бет алып
Көк жалың жөнөп калыптыр
Арстан Манас баатырдын
Ачусу келген ушунда,
Найзасынын учунда
Тагылыш келет тарбайып,
Эки колу, эки бут
Төрт аягы арбайып.
Акурукка бет алып
Атырылтып Кула атты,
Барган жерден баатырың
Туу тубундө турганда
Найза менен урганда
Акурукту сулатты.
Тууда турган калмактар
Жамғырдай кылып жаа тартты
Мөндүрдөй кылып ок атты.
Мөндүлөтүп калмакты
Көк адыр ылдый чубатты.
Туу кармаган кишини,
Күп бүтүрдү ишини.
Бөксөлөй чаап салыптыр,
Туу жыгылып калыптыр.
Элүү мин аскер күнгүрөп,
Жер көчүрүп дүнгүрөп,
Кыргын салып жапырып,
Ойду көздөй түрүптур,
Орчун шаар калмагын
Ойбойлотуп сүрүптур.
Алты күн мурун капырлар
Айлына кабар салыптыр,
Калкынын баарын үркүтүп
Качып кетип калыптыр.
Бели катуу, бек айбат
Берендери калыптыр,
Мен урушка кирем деп
Бел байлаган душманга
Эрендери калыптыр.
Калаасы калган канғырап,
Качкан калмак дабырап.
Элин сүрүп ийиптири,

Ээн калган шаарына
Элүү миң аскер кол менен
Эр Манас баштап кириптири.
Аны таштап салыңар,
Акунбешим паашанын
Кабарын угуп алыңар.
Он сегиз миң кол алып,
Омполду көздөй жол алып
Кароолго Шам шаа барыптыр,
Кайнап келген аскердин
Талды-Суунун оюнан,
Кер-Көл ата боюнан
Караанын көрүп алыптыр.
Качкан бойдон Шамың шаа
Калкына кабар салыптыр,
Элинин баарын дүрбөтүп,
Неме койбой үркүтүп,
Көлүктүүнүн * баарысын
Көлүгүнө арттырып,
Аз көлүктүү адамын
Арабага тарттырып,
Үркүтүп элин ийиптири,
Үлкөн шаа Бешимдин
Үстүнө Шамың кириптири.
Кароолго бардым каным деп,
Калбады коркуп жаным деп,
Кер-Көл ата боюнан,
Керме-Тоонун оюнан
Кыпындай неме көрүнбөйт
Кыргыздын келген колунан.
Көл менен тоонун арасы,
Көп көрүндү карасы,
Эсеп жеткис эл экен,
Каарданса бир жолу
Каптап кетер сел экен.
Аныктап көрдүм көзүм деп,
Ашыгып келдим өзүм деп,
Жетим уул, тул катын
Калкымдын баарын качырдым
Адамымды аздырдым,
Анын жайын айтууга
Сизди көздөй бастырдым.
Үстүндөн ётту үркүнү,
Талаага көмдүк мүлкүнү,
Таштап качты кара журт
Тамаша менен күлкүнү,
Жайнап келген буруттун
Жаман көрдүм түркүнү.
Шамың шаа айтып салганы
Айтып оозун жыйганча

Шашкалактап кырк-элүү
Адам кирип барганы.
Омуроого ок тийип,
Каны чыгып шорголоп,
Качып келдим каным деп
Как өзүңө корголоп,
Кашын көрсөң кан жайып,
Жаманыраак жарасы
Кере сөөм алжайып,
Кызыл-Суунун башына
Кызматына бардык деп,
Кыжылдаган кол көрүп
Кыргын таап калдык деп.
Бири минден качпаган,
Көп экен ден шашпаган,
Айбаттары жолборстой,
Асти өлүмдөн качпаган,
Аскери арбын, колу көп,
Азыр келди мында ден,
Арзымыды таксыр тында деп,
Элүү-кыркы жарадар,
Келгендердин баарысы
Келесоого барабар.
Үшү кетип үшкүрүп,
Кейпи кетип кейишип,
Кызыл-ала кан болуп,
Келдим деди канына
Кыргыз менен челишип.
Акун шаа айран калыптыр.
Айтканынын баарысы
Жаман айтып барыптыр.
Кармашканда жеңем деп
Өзү ишенбейт боюна,
Качамбы деп мен дагы
Ар нерсе алып оюна.
Муну ойлоду каныңыз,
Мурдарчылык жумушун
Дагы көрүп алышыз:
Ордокана конгуроо —
Бандуулуга жеткени,
Майканага туруптур,
Бандуулусун уруптур,
Канғыраган добушун
Бир күндүк жер угултур,
Калмактын баары камданып
Атка минип чыгыптыр.
Ордого добул согулду,
Ойроттун баары чогулду.
Ак отого, көк динсө *,
Айбаты бар көрүнсө,

Кек отого, ак динсе,
Көркү кыйын көрүнсө.
Желектери жалпылдап,
Жер көрүнбөй калкылдап,
Бандуулунун түбүндо
Жети жүз керней бапылдап
Аскерин жыйын азырлап*
Тура турсун каныңыз,
Кабылан Манас баатырдын
Туш-тушка кеткен колу бар
Кабарын угуп алыңыз.
Сары-Арканы жайлаган,
Сан казагын айдаган,
Келиштирип кермеге
Кертөбөлдү байлаган,
Кезенишкен душмандын
Кесип башын чайнаган.
Саймалуу калпак, сары шым,
Шалдыркан кисе бото кур,
Алтындуу наал, жез өкчө,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Дөөлөт күшу башында,
Жыйырма тогуз жашында,
Көп аскери кашында.

[Мындан кийинки окуя: Көлдөн аттанып чыкканда үчкө бөлүнгөн колдун Айдаркан баштаган бөлүгү жөнүндө болот. Айдаркан, Көкчө баштаган кол Кер-Көөлдөн Алматы тарапка ашып түшүп, Иле боюн башкарып турган Илебин деген калмак канына карши барат. Илебин мурда Орго канга жардамга барып, андагы болгон согушта Бакай баатырдан өлгөн. Каны жаңы өлүп, өзүлөрү качып барган калмактар каршылык көрсөтө албайт. Жарашууну туура табышып, Илебиндин агасы Чыңша байдын кызы Буудайбек сулууну баш кылып тартуу тартылат. Буудайбекке Көкчө үйлөнөт. Кол кайра тартат. Үчүнчү топту башкарған Үрбү баатырдын колу Кеминdegи Кеймен шаанын турган жерине келет. Кеймен да мурда Оргого жардамга барып, аламан согушта Эштектердин Жамгырчысынан өлгөн. Кеймендин кызы Ойсалкын өзү келип Үрбүдөн Эки-Кеминдин элин сурал алат да, Үрбүгө тиет. Ушул учурда Алматы тараптан кайра келе жаткан Көкчө өз колу менен келип, бардыгы чогуу «Чууда» Акунбешим шааны камал жаткан Манастарга кошулушат].

МАНАС БААТЫР ЧҮЙДӨГҮ АКУНБЕШИМДИ ЖЕНГЕНИ

Аны таштап коюңуз,
Акунбешим паашаны
Алалбайт деген оюңуз,
Арстан Манас не болду,
Кабарынан болунуз.
Жүз элүү мин өз менен,
Жүрүп боктор жол менен,
Барып басып калыптыр
Оондун сары талаасын,
Мөндүлөтүп кубалап,
Бөксөдөгү калаасын.
Эки жүз мин өз менен,

Тар капчыгай жол менен,
Азық кылышп даярын,
Байлап Боон аярын
Кыргынды кыйла салыптыр,
Бакай, Кыргыл барыптыр.
Алма-Коюр жерлерин,
Адам уулу жеңбеген
Илебин менен Кашкелди,
Кытайын алышп кыйратып,
Кыз-катынын ыйлатып,
Калмагын алышп эл кылышп,
Баатыр Үмөт, эр Көкчө
Барган экен бу дагы.
Аны таштап салыңыз,
Акунбешим паашанын
Алда эмне сөзү бар
Кабарынан алышыз.
Канча жылы кан болуп,
Казынасы карк толуп,
Кан болгону Акун шаа
Кырк беш жылга жык толуп,
Аяк жагы элиниң
Орол тоонун ичинде,
Отуз суунун тушунда.
Суу түгөнүп чөл болгон,
Тоо түгөнүп бел болгон,
Ошолордун баарысы
Толгон калмак эл болгон.
Баарына кабар салыптыр
Дабаш, Тулус калдайды,
Жарлык айтып далайды,
Кейгур амбал, Дебеги,
Келиңер ылдам дегени,
Акунбешим падыша
Үч ай он төрт күн болуп
Уруштун камын жегени.
Мундуу күн түшүп башына,
Улуктарын жыйыптыр
Ушу күндөкашына.
Калдықдеди кайгырып,
Чантую* деген балаага.
Он беш жүз мин кол жыйып
Жылгындуунун талаага,
Элиниң калбай эмеси,
Урушка бүттү кенеши.
Ордого керней коюлуп,
Дүйнө жүзү союлуп,
Желек туудан бөлүнбөй,
Жердин жүзү көрүнбөй,
Асаба туудан бөлүнбөй,

Аскерден талаа көрүнбөй,
Согулган добул күнгүрөп,
Толкуп жатыр көп аскер
Тоо көчкөндөйдүңгүрөп.
Желеги алтын түү чыкты,
Жер жарылган чуу чыкты.
Ак асаба, кызылтуу,
Айгайлаган улуу чуу.
Көк асаба, кызыл түү
Көк жаңырганызы-чuu.
Түү көтөрүп дүңгүрөп,
Түш-түшүнан күнгүрөп,
Барды майдан жерине.
Ак жалдуу кара ат минип,
Алтыны айчык тон кийип,
Көмкөрө калкан тартынып,
Көпкөк темир артынып,
Турпаты жоону колоткон,
Түулгасы болоттон,
Көтөргөнү көк найза,
Көчүрөр тоону бир сайса,
Кегети деген жайсаны
Колуна алып найзаны,
Майданга келип турганы,
Кайраттанып кыйкырып
Капырды кудай урганы.
Аны көрүп алганы,
Арстан Манас баатырдын
Абдылда баатыр балбаны
Аккуйрук деген атыны
Астына минип алганы,
Жарагын белге чалынып,
Жаратканга жалынып,
Мубакүл найза көтөрүп,
Бу капырга бет алып,
Буластаган Абдылда
Калмак ээр кашы деп,
Как жүрөктүн башы деп
Абдылда тиктеп алыштыр.
Алтын ээр кашы деп,
Ай балканын башы деп
Кегети найза салыптыр.
Найзаларын тирешип,
Эки үзөңгү чирешип,
Баатырлар экөө сайышып,
Аттардын бели майышып,
Карап турган көпчүлүк
Кантээр экен булар деп
Кабыргасы кайышып.
Найзадан аман калышып,

Албарс кылыш алышип,
Аркы-терки салышып,
Албарс менен ал экөө
Алтымыш-элүү чабышып,
Алыша албай бир-бириң
Алдырашып калышып.
Ай балта жандан чечишип,
Аманат жандан кечишип,
Акырышып жетишип
Башка балта салышып,
Бака-шака чабышып,
Эки журттун эки эри
Бар келишип калышып,
Ай балта менен бир-бириң
Элүү-кырктай чабышып.
Азыр жеңип алалбай,
Кабарышкан бул экөө
Карап туруп калалбай
Күүлөп күрсү алышты,
Күчү менен чабышты,
Күндүк турган эл укту
Күрсү деп чыккан дабышты.
Нөөмөт берип турушуп,
Күркүрөп күрсүүрушуп,
Күрсү күчтүү чабылып,
Туулгага калкан жабылып,
Тутанган оттой көк жалын
Туш-тушуна чагылып,
Көзү көрүп турган эл
Көңүлү, эси жаңылып.
Толгонушуп турушуп,
Токсон-сексен урушуп,
Азыркысын бир-бириң
Алыша албай курушуп,
Ач бөрүдөй жулушуп.
Астындағы аттары
Жүрүшү сырттын желиндей,
Асынып жүргөнсаадагы
Азамат эрдин белиндей.
Жааны колго алышип,
Жаалданып калышып,
Күчүгөнжүндүү сыр жебе
Киричине чалышып.
Жебенин огу кыркырап,
Тийген жери быркырап,
Элүүдөн огу түгөнүп,
Ээрдин кашы үбөлүп.
Асынып саадак алышип,
Мылтыкка дүрмөт салышып,
Мылтыктарын октошуп,

Милтelerин чоктошуп,
Бута койгон немедей
Бура тартпай токтошуп,
Несаана * сайган немедей
Эки бөлөк турушуп,
Мылтық атып урушуп,
Жүздөн огу түгөнүп,
Жүргөн жердин таштары
Топурак болуп үбөлүп.
Күн тийгенде салышты,
Үстүндөгү тондору —
Соот менен кыягы
Күкүм болуп калышты.
Күүгүм кирип, күн батып
Жай-жайына барышты.
Аскерге барып тим жатты.
Агарып чыгып таң атты.
Келди майдан жерине,
Шаасы буйрук кылыштыр
Тугалық деген эрине.
Сары ат минип заңкайып,
Каңылжаары каңкайып,
Мурунуна караса,
Селебенин* кабындай,
Муруттарын караса,
Ай балтанын сабындай,
Айдары * бар аркада
Тору айгырдын жалындай.
Чарайна бар төшүндө,
Жалыны бар көзүндө,
Каармандын күчү бар,
Кайраты толук өзүндө.
Туулга бар башында,
Тулуму бар чачында,
Карыпчы бар колунда,
Калканы бар жонунда.
Үч жүз батман * салмагы
Соот деген тонунда,
Найзасы бар колунда.
Шайтанча кирди бакырып,
Пайналап *ураан чакырып.
Бул ишти көрө салганы,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Астынан жөнөп калганы.
Алиги капыр акырып,
Айбаттанып бакырып,
Камыштан кылган найзанын
Желегин жерге жапырып,
Жетип келди качырып.
Көкчөгө найза салганы,

Кагып ийип найзасын,
Кан Көкчө шилтеп калганы.
Көкчөнүн сайган найзасы
Көкүрөккө такалды,
(Көрбөсөк да укканбыз,
Бабаңардын макалы).
Мен-менсинген капырга
Эр Тугалық баатырга
Көкчө барды бетине,
Жанчуу менен Көкчөнүн
Ээринин минди көтүнө.
Найзасына такалып
Эр Тугалық чыгалбай,
Баатыр Көкчө сайып тур
Ат үстүнөн жыгалбай.
Астындагы сары атын
Бура тартып алганы,
Калың колго бет алыш
Капыр качып калганы,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Жонго найза салганы.
Алтынкемер чети деп,
Ай далынын бети деп
Эр Көкчө найза салыптыр.
Аттын мойнун кучактап,
Аккан каны бурчактап
Өбөктөтүпалыптыр,
Өлө турган болгондо
Колуна кирип калыптыр
Барча капыр күңгүрөп,
Пайнасынайтып дүңгүрөп,
Айгайды бийик салыптыр,
Аскерине киргизии
Айдаркануулу эр Көкчө
Кайра тартып калыптыр.
Атадан туубай калын деп,
Каарланып күүлөнүп,
Тугалыкка сүйлөнүп,
Жамыра деген жайсаңы,
Колуна алыш найзаны
Көтөрүлүп күүлөнүп,
Көкчөнү көздөй сүйлөнүп,
Жамыра келет кеп айтып,
Жаалданып бек айтып,
Күйгөнүноту күнүнө
Шоодайым деп айтып.
Жамыра чыкты баркылдап,
Көк темир кийип жаркылдап.
Алагер деген аты бар,
Аяк башы үч кулач

Айбандан бөлөк заты бар.
Асый өгүз белиндей
Асынып жүргөн жаасы бар,
Артында айдар чачы бар.
Саадактын огу найзадай,
Киричине чалыптыр,
Жакында бай Көкчөгө
Жаа менен тартып калыптыр.
Жебенин огу жеткени,
Жети кабат калканын
Катар жарып кеткени.
Соотун тешип өтүптур,
Оң кабырга сыртынан
Бир эли кирип кетиптири.
Кабыргага кадалып
Октун учу сайылды,
Оң жагына жамбашка
Кызыл каны жайылды.
Эти ачынып эр Көкчө,
Кайраты калктан бөлөкчө
Тартып огун салганы,
Тарамыштуу найзаны
Колго Көкчө уштады,
Коломсоктон * ок алып
Киричине чалганча
Жетип барып эр Көкчө
Көөдөнгө найза муштады.
Көкчөдөн найза жеткени,
Алагердин үстүнөн
Аңтарылып кеткени.
Төштөн найза салыптыр,
Эки карыш төрт эли
Сыртына чыга калыптыр.
Алагер атын алганы,
Ал капырды өлтүрүп
Айдаркан уулу эр Көкчө
Аскерине барганы.
Кабыргасы катуу ооруп
Кан Көкчө жатып алганы.
Мөндү-Чебен балбаны
Кайнаган капыр колунан
Бөлүнүп чыга калганы.
Бурут болсоң келгин деп
Бөлөкчө айгай салганы,
Окчу кыргыз эр Мажик
Ого жетип барганы.
Ортодо уруш салганы,
Башы-бети жарылып
Мажик качып калганы.
Адам болбой калғын деп

Кыпчактардын эр Үрбү
Кыйкырып кирип барганы,
Кыйлага уруш салганы.
Кытайдын Мөндү-Чебеңи
Төрө Үрбүнүн колунан
Төрт бөлүнүп калганы,
Төгүп канын салганы.
Күүгүм кирип, кеч болуп
Жалпы колдун баарысы
Жай-жайына барышып
Жайнап жатып калганы.
Эртеңки күн таң атып,
Эл ордундатынч жатып,
Тулус деген балбаны
Салып чыгыпбарганы,
Жалгыз-Кырды жердеген,
Жанчышып пенде жеңбеген,
Байың калмак балдары,
Майданга айгай салганы,
Бакырыгы баш жарып
Кел бурут деп калганы:
Караң коюп, кан келгин,
Жалгызың коюп,сан келгин,
Жаның тиругү кутулбайт,
Өлөм дегенжан келгин,
Бириң коюп, миңкелгин,
Лөгүң * коюп, пил келгин.
Сөз айтып капырсүйлөгөн:
Зериккениң келиңер
Тиричилик дүйнөдөн.
Тойгонуң келгин жашындан,
Миң жаны болсо кутулбас
Бир-бир кара башындан.
Атам Тулус, өзүм эр,
Акунбешим паашага
Атам тууган, кеменгер,
Ажалдуу бурут барболсоң
Мага жакын келиңер,
Алпболмоктон, дөө болгун,
Орунун болоркара жер.
Сагынсан жердин койнуну,
Өлүмгө сунсаң мойнуну
Жекеме-жеke мага кел.
Кыргыз менен казагың,
Колуңа берипазабың,
Араандаган аз бурут
Азыр демиң басамын.
Муну айтып Тулус акырды,
Бат жүргүн деп бакырды.
Кыйын экен Тулус деп

Мусулман, капыр кеп кылып,
Эр Манас уруш салса деп
Кыргыздын баары эп кылып.
Аккула минип болкоюп,
Найза колдо койкоюп,
Накери бутта чойкоюп,
Кылыч белде кыңгырап,
Ай балта жанда шыңгырап,
Аккелте жондо жаркылдап,
Ак асаба, сур желең
Найзасында жалпылдап,
Ак шумкар күштай баркылдап
Майданга баатыр барганы.
Алиги Тулус ақырып,
Айбаттанып бакырып:
Ақылыңдан жаңылып,
Ары жок кана куу кыргыз,
Ажалыңды сагынып,
Манас деген сенсиңби?
Башың таштан болсо да
Аккула ат минип жедиңби,
Ажалың айдал келдиңби?
Муну айтып күрсү салганы,
Баатыр Манас имерип
Башка калкан кармады.
Калканга күрсү чабылды,
Кара жалын дүркүрөп
Канчалык жерге жабылды,
Оён Манас баатырдын
От көзүнөн чагылды.
От чагылды көзүнөн,
Ачуусу келди Манастын
Тулустун айткан сөзүнөн.
Айтылуу кылыч Ачалбарс
Кыраан эр кындан алыштыр,
Кыябына келгенде
Оң ийинден салыптыр.
Ушу капыр онбоду,
Жерге түштү оң колу,
Сол колу жалғыз калганда
Ай балта менен бир салып
Арстаның Манас ондоду.
Өлтүрүп атын алганы,
Мұңқанышып ыйлашып
Капырдын шагы сыныптыр,
Мурдар итти өлтүрүп
Баатырдын көөнүтүнүптыр.
Ал кордукка чыдабай
Отуз балбан бөлүнүп
Ат коюшуп калыптыр,

Сары кыяр калдайы,
Самсыган капыр далайы
Сапырылып калганы.
Каптагын деп, элине,
Кан Бакай айгай салганы,
Канкор Манас баш болуп
Өзү жөнөп калганы.-
Он беш жүз мин қолу бар,
Акунбешим зору бар,
Арылбаган шору бар.
Шору болбой неткени,
Согуш болуп кеткени,
Тап күшүндай баатырлар
Талабына жеткени.
Ай балта жандан чечишип,
Аманат жандан кечишип,
Аралашып кетишип,
Найзалуу найза сундуруп,
Айгай кулак тундуруп,
Кылыштуу кылышты,
Кыргыз, кытай салышты,
Канжарлуу канжар алышты,
Капташып кетип эки кол
Кайрыла албай калышты.
Саадакка жебе чалышып,
Салгылашып калышып,
Жебенин огу кыркырап,
Тийген жери быркырап,
Жаасы бар саадак тартышып,
Мылтыктуу мылтык атышып,
Бузук менен катышып.
Төө мылтык * атып күркүрөп,
Үнүн уккан адамдар
Үйүндө бою дүркүрөп.
Жазайыл үнү жаңырып,
Койчагыр * үнү чаңырып,
Бараң мылтык бадырап,
Басылбай добул дабырап.
Ай балта башка шак этип,
Найза төшкө так этип,
Күрсү башка күп этип,
Темири жок найзалар
Муштаганда дүп этип.
Обонун баарын чаң алды,
Асмандан күндү көрө албай
Адамдын баары таң калды.
Тозону тоодой бурады,
Отуз жүз мин көп аскер,
Оңой уруш турабы?
Азаптуунун баарысы

Ойбой салып сулады,
Ажалдуунун баарысы
Жаны чыгып кулады.
Жүдөгөн адам көпболду
Жүрө албаган күлүктөн,
Солоп калды көлүктөр
Сойлоп жаткан өлүктөн.
Туягы менен атынын
Тозону тоодой бурады,
Айчылык жерде адамдар
Бул эмине тозоң деп
Бир-биринен сурады.
Эки күнү, эки түн
Уруш болуп бүпбүтүн
Басылбай тоок чуулады,
Азуларын аркайтып
Ат жыгылып сулады,
Азамат аттан кулады,
Аралашкан эки кол
Айгай салып чуулады.
Туу түбүндө турушуп,
Туубуз качпай турат деп
Кубат кылып урушуп,
Аралашкан эки кол
Ач бөрүдөй жулушуп.
Ачуудан колтук чоюлуп,
Учтап жүрүп жарагын
Алаканы жоюлуп,
Канаттын баары кайрылып,
Чапандын баары айрылып.
Этектин баары түгөнүп,
Ээрдин кашы үбөлүп,
Эриндин баары кесилип,
Эмчектин баары эзилип,
Тизенин баары созулуп,
Тизгиндин баары үзүлүп,
Тон тосулуп электей,
Томуктай болгон курган баш
Жошолоп салган челектей.
Колу сынып шалактап,
Коркоктун көзү алактап,
Кабырга сынып кайышып,
Кайрат кылып сайышып,
Калбаны катуу салышып,
Кай бирөөбү калжырап
Кансырашып майышып,
Каптаган эки аскерге
Кара жер жүзү кайышып.
Күндүн көзү көрүнбөй
Тосон тосту нуруну,

Согуштагы эрендер
Топодон бүттү муруну.
Көп адам өлүп тыртайды,
Көздүн баарыжыртайды.
Чопкуттар болду электей,
Согушуп жүрүп баштары
Жошологон челектей,
Айрылып бутүн чапаны
Найзага таккан желектей.
Ай балта башка шака-шак,
Найза төшкө така-так,
Кылыштар жондо чака-чак
Мылтыктын үнү тапа-тап.
Күрсү чаап күпө-күп,
Төө мылтык * атып дүпө-дүп.
Койчагыр үнү чаңырып,
Жазайыл үнү жаңырып,
Жамандар эстен жаңылып,
Жазбай турган баатырлар
Самаганы табылып
Мусулманы, капыры
Бура тартпай акыры
Аралашып калыптыр.
Тумшугу жок Акун шаа,
Туура жүз мин өзү менен
Турултур туунун жанына.
Арстан Манас баатырың
Бет алыш жөнөпкалыптыр
Акунбешим канына.
Кан болуп учу кызарган,
Душманын көздөй шилтесе
Кырк жети кез узарган
Кылышты колго алыштыр,
Кыйкырып кирип кыраан эр
Туу түбүндө жүз минин
Астын-үстүн салыптыр.
Алтын таажы кийиптири,
Ак жал кара ат миниптири,
Акунбешим каныңыз
Арстан Манас баатырдын
Астына качып кириптири.
Мандайында багы бар,
Кулагында шамы бар,
Куюндай учкан жаныбар
Аккула менен жетиптири,
Аркага найзанетиптири,
Ак жал кара ат үстүнөн
Куланган бойдон кетиптири.
Арт жагынан акырып,
Айнакул жетти бакырып.

Айнакул эр барыптыр,
Кызыталак капыр деп,
Кызыкты көргүн акыр деп,
Акун шааны ал жерден
Кылычтап башын алыптыр.
Кадик тулпар Кула атка
Камчы салып эр Манас,
Шиберге койсо өрт кеткен,
Шилтегени мұрт кеткен,
Тоого чапса таш кескен,
Белге чапса баш кескен,
Туткан колдуталдырган,
Тұн ичинде суурса
Жанган оттой қызарған,
Уруштуу күндө узарған
Кылычын алды колуна,
Кыйкырып кирди капырга
Кылчайбастан соңуна:
Аккан жерде жаш калды,
Алмадай кулап баш калды,
Тәгүлгөн жерде кан калды,
Төрөңү көргөн таң калды,
Жазғы жөө тумандай
Тозон өбасып чаң калды.
Аккула ат менен чуратып,
Ач албарс менен сұлатып,
Талаа толгон капырды
Таа-таалатып чуулатып
Чакчелекей салганы.
Арстан Манас баатыры
Аралап кирип акыры
Айгайлатып капырды
Ар тарапка жапырды,
Тозонун көккө сапырды.
Кытайга қыргын салыптыр,
Бу кыйналбай турған жанбы деп
Кылым журт айран калыптыр.
Качып калчу менби деп,
Кайратым андан кемби деп,
Ал сөздү айтып ат минип,
Ат минсе да бат минип,
Айдаркан уулу эр Көкчө,
Айбаты журттан бөлөкчө,
Ал кошулду Манаска,
Арстан эрге жанаша.
Баатыр Көкчө кошулду,
Алар колго киргенде
Арбак урган капырдын
Атактуусу тосулду.
Асманга чаң созулду.

Дагалактын Мунары
Дагы келип кошулду.
Ал үчөөнүн артынан
Атка минсе ак жолтой,
Атышкан жоого сан колдой,
Жортуп чыкса ак жолтой,
Жоого тийсе сан колдой,
Арстан Манас баатырдын
Абакеси Бакай кан,
Айбаты катуу бу бир жан,
Төрөсү баштап төрт баатыр,
Дөөкүрсүгөн каапырдын
Төгүп канын баратыр.
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Абдылда,
Кара токо Мажиги,
Камбардын уулу Чалиги,
Акбалта бийдин Чубагы,
Айтылуу Кыргыл бу дагы,
Жолборс кыял, бөрү көз,
Жооруну калың, жайык төш,
Ачуусу токтоо, жатык сөз,
Ар кылган иши Манаска эп,
Ат коюлган Бердибек,
Акыр заман журтуна
Атагы калган Сыргак деп,
Сыны-сыргак, өзү эр,
Сынын билген айткан эл —
Сырттандардын өзү дээр.
Көрө салып эр Сыргак
Көкказык атын кындыйтып,
Көк найзаны зыңбыйтып,
Он эки баатыр кириптири,
Ойрон салып ийиптири.
Кайнаган маңгул, калмактар,
Кайраттуусу калбаптыр.
Көз жыртайтып чаң менен,
Кайраттанып урушкан
Кечеги күнкү таң менен,
Кез-кездешип салышып,
Кечке чейин чабышып,
Майданга кирип турушуп,
Барсылдашып урушуп,
Мергендер мылтык атышып,
Ажалдуу өлүп жатышып,
Күлдү журт уруш салыптыр,
Урушкан жерден кеталбай,
Кош-кошуна жеталбай,
Түн боюнча калыптыр.
Түрсүлдөшүп урушуп,

Түн боюнча жулушуп,
Таң атарда далдайып,
Кол-аягын жыя албай
Кара журттун баарысы
Калган экен шалдайып.
Чагалалап чуркурап,
Чаң ободо буркурап,
Ала качып жаныны,
Арстан Манас өлтүргөн
Акунбешим каныны,
Кытайды кыргын алсын деп,
Кыпымдай жаным калсын деп,
Калмакты каран алсын деп,
Кара жаным калсын деп,
Кайгайлашып чуркурап,
Калмактардын баарысы
Качып калды быркырап.
Качкан жоонун артынан
Аламанды кара журт
Коюп кетип баратыр,
Ай балталап чокусун
Оюп кетип баратыр,
Алтымыштан-элүүдөн
Союп кетип баратыр,
Кара канга камбылдар
Тоюп кетип баратыр.
Качкандары кутулуп,
Калганы калды тутулуп,
Түмөн кытай кол качты
Дүнүйө жүзү бузулуп.

[Качкан колдун арасында Мерки жайсан, Шамы шаа да болот. Алар Олуятага качып барышып Меркеш, Мерки, Шамың шаа, Дабагы болуп, биригишип кеңеш курат да, ошол жерди жердеген чантуунун баарын кырып өлтүрөлү, булар бизге акыры жөн букара болуп бербейт экен деген бүтүмгө келишет. Ошондо Кетелик деген калмак Күдүнбай аттуу кыргызга келип, калмактардын курган кеңешин айтып, качып кутулгун дейт. Күдүнбай элге кабар айтып, эл үркөт. Төрт калмак болсо кол курап, камына баштайт. Ташкенди бийлеп турган Панус кан Акунбешимдин өлгөнүн угуп, анын өчүн Манастан өзүм алам деп, калың колун курат. Ташкендин айланасындагы жашаган казак, кыргыз урууларын талкалоого да кеңеш болот. Панустун даярдаган көп колу Манаска каршы аттанат. Бул кабардын чет жакасын угуп, калмак-кытайлардын түрүнөн шекшинген кыргыз мыктылары Асылбек баатыр баш болуп, ошол жerde жашаган көптү көргөн Көкөтөй деген кары бар экен, ошого келишип акыл сурашат. Көкөтөй Манас кимдерди женгенин, жерин-элин бошотконун, ата-тегин айтып, Манаска кошулалы дейт. Чогулган эл анын сөзүн макул көрөт да жергиликтүү кыргыздар камданып, Манаска каршы кеткен калмак аскерлеринин артынан жөнөшет. Качкандардын артынан кууган Манастардын алдынан ага каршы аттандырган Панустун колу жолугуп, согушта жергиликтүү кыргыз, өзбек, казактардын жардамы менен Манас дагы женишке ээ болот. Кытайлар качып Ташкенге бет алышып кубалай келген кол шаарга кирет. Ташкенге Көкөтөй кан көтөрүлөт. Манасты байкап, ығы келсе чаап алууга келген калмак баатыры Кыйтуучанын колу жергиликтүү элдин жылкысын тие качат. Манас

жылкыны куткарып калып, келген жоону кыйратат. Манастан качкан кытай-
калмактардын баары чогулган Араник талкалангандан кийин Манас өз колу менен
Алтайга кайтат. Жолдо Талас өрөөнү аркылуу өтүп баратып, анын кооздугуна ыраазы
болот.]

МАНАС БАШТАГАН КЫРГЫЗДАРДЫН АЛТАЙДАН АЛА-ТООГО КӨЧКӨНҮ

Атамдан калган Анжиян
Акыры издең табам дөн.
Алда таала буюрса
Алоокени чабам деп
Арстан Манас баатыры
Айбатын салып акыры,
Астыңкы ээрди албайып,
Үстүнкү ээрди далбайып,
Ал муруту сенирдей,
Айбаты албарс темирдей,
Муруну тоонун кырдачтай
Муруту чөлдүн камыштай,
Көзү көлдүн буткулдай,
Каарданып караса,
Көрүнгөндү жуткундай.
Ар мүнөзүн караса
Ажыдаар болсо туткундай.
Алтын менен күмүштүн
Ширөөсүнөн бүткөндөй,
Асман менен жериндин
Тирөөсүнөн бүткөндөй,
Айың менен күнүндүн
Бир өзүнөн бүткөндөй,
Алды калың кара жер
Жерлигинен түткөндөй!
Ай алдында дайранын
Толкуунан бүткөндөй,
Абадагы булаттун
Салкынынан бүткөндөй,
Асмандағы ай-күндүн
Жаркынынан бүткөндөй.
Көркү — калча, көзү тик,
Көбүнө айтса сөзү тик,
Жолборс жүрөк, таш билек,
Жооруну калың, жар кабак,
Жоругуна карап бак.
Аңдагын мунун кылышын:
Атасы Жакып болсо да
Мойнуна койсо кылмышын
Кайсаса канын төгүүчү,
Жаны калбай аянып
Жатпай чыкты үч түнү
Жалаң кылыш таянып.
Чыканак жерге салбады,
Чырым уйку албады,

Сырын билген чоролор
Коркуп жаны калбады.
Тилимди билген журт болсо
Тилим менен келсин деп,
Тил билбеген журт болсо
Тилмечи жооп берсин деп,
Өзүмдү билген журт болсо
Өзүмдү билип келсин деп,
Өзүмдү билбей калгандар
Өкүмөттү Манас деп
Сөзүмдү билип келсин деп
Кабар салды калкына,
Калың қыргыз жалпыга.
Бир жумадан бир жума
Элин жыйып жупжуда.
Атасы Жакып кары бар,
Акылмандын баары бар,
Акбалта, Ошпур дагы бар,
Бердике менен Дамбылда,
Берендердин баары бар.
Байжигит баатыр дагы бар,
Айдаркан, Үмөт ал да бар,
Айдаркан уулу эр Көкчө,
Баары келген чагы бар.
Үмөт уулу Жайсан өндөрдүн коркпос көп жандар,
Пилдин жүгүн кийгендер,
Бири мингө тийгендер,
Жараган темир кийгендер
Жалгызы санга тийгендер,
Башчысы Бакай кары бар,
Баатырлардын баары бар:
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай,
Кыргызда кыраан Кутунай,
Кара токо Мажиги,
Камбардын уулу Чалиги,
Сары Үйшүндүн Сатайы,
Алчындардын Атайы,
Үйшөндөрдүн Үмөтү,
Үмөт уулу Жайсаны,
Аргын Каракожосу —
Акылга дыйкан кошосу,
Бообек, Шаабек, Шүкүрү —
Болбогон ичте пикири,
Арбандардын Алтайы,
Астына келди жыйылып
Акылмандын далайы.
Дөрбөндөрдүн Төрттайы—
Төп сүйлөгөн сөз жайы,

Төлгөчү кара Төлөгү —
Төгүн эмес өнөрү,
Ағыдай далы көрүүчү —
Акыр заман оодарып
Ашкере айтып берүүчү,
Топтун башы Токотай,
Эл билгиси Элеман.
Калк башчысы Калкаман,
Сырттан Сыргак, Сереги —
Сырттан Манас баатырга
Кысылса тийген кереги.
Кош башкарған ыбышы —
Козголбойт ар кез кылышы.
Алымдын уулу Алакен,
Манжурия калмактан
Манжуусуна бек койгон
Баатыр Мажик бар экен.
Караңғыда кол жүрсө,
Казатка ыраак жол жүрсө
Карсактын изин жаңылбас
Кадыр жайнак Шууту —
Калктан чыккан куусу.
Түн ичинде кол жүрсө,
Түмөн кыргыз жол жүрсө,
Түлкүнүн изин жаңылбас
Түмөн жайнак Шууту —
Түмөндөн чыккан куусу.
Казактардан Жоорунчу —
Кайыл, Бөгөл, Тоорулчу.
Шыңғынын уулу Кербени,
Шылты кашка Дөрбөнү,
Бөрү жолдуу Бөгөлү,
Ыраман уулу ыктуусу,
Эр Тазбаймат мыктуусу —
Казат десе камданып
Каршы жоого чыкчуусу.
Көй баатырдын баарысын
Көрүңүз жыйып алышын.
Акбалтанын Чубагы —
Арстандын бири бу дагы,
Айкөл Манас баатырдын
Иш кылуучу убагы.
Кырктын башы Кыргылы —
Кылымды жеңген дыңгылы
Кашына келди жыйылып,
Кадыр алда колдо деп
Бир кудайга сыйынып.
Набаттардын Калдары,
Мажилиске * жыйылган
Атпай кыргыз балдары.

Баатыр Манас кеп айтат:
Мажилиске жыйылдын,
Баарың уккун деп айтат.
Атамдан калган жер үчүн
Аттанганы турамын.
Ақылмандын баарынан
Бабаңардын жоругун
Баштан аяк сурадым.
Атамдан калган жер экен,
Намысты кыргыз санайбы,
Ынтызар болдум алууга
Испара менен Алайды.
Алдырып коюп кытайга,
Намысың жоктон жүрүпсүн.
Чапкан балта өтөбү
Чакырлоонун ташына.
Нелер келип, не кетпейт
Эр жигиттин башына.
Бабамдан калган жер үчүн
Башым ооду, калайык,
Ойлонуп көргүн калкым сен,
Көрүп келдиң көбүнөр,
Көөнүңө салдым Манас мен.
Туулмак бар, өлмөк бар,
Алда берген аманат
Ажал келсе бермек бар.
Аттангандан тартынба,
Айтууга калсын артыңа.
Көптүгүнө ишенген
Көңкү кытай капырды
Көрүп турсун көз менен,
Аягың чыгар кишенден!
Арбынмын деп ишенген
Арбак урган капырга
Санын бириң өлтүрүп
Зарыкпай аяк чечинер,
Санынды чыгар кишенден!
Оолугуп турам бу күндө
Орчун Кокон, Анжиян,
Ушу жакка барганы,
Кызыл чоктуу кытайдын
Кетирмек үчүн айласын,
Кыргыздын издең пайдасын,
Жүр-жүргө алып көчүрүп
Жүдөтпөсүн майдасын,
Ата уулулар, малдуулар
Алайды барып жайласын.
Башы Жылдыз, Каркыра,
Байкаган жетер баркыма.
Баш тартпагын өлүмдөн

Бабаңдын кылган наркына.
Азыр турган кара журт
Айтыңар жооп мунума,
Ақылымы бул келди
Азиреттин кара тоо
Ага дүкөн курууга.
Калганың калгын бүякка,
Тарбагатай, Ара-Тоо,
Эдил суунун боюна,
Элди баштап барууга
Не жумуш түштү оюма.
Көчүгө калды көнүлүм,
Көрүп турсун баарыңар
Кусарыш менен Көбүлүн,
Күн чыгыш жагың Шиберди,
Көрбөгөн жерге баргын деп
Зордобосмун сilerди.
Алтайда ата жериңер,
Анжыянга барууга
Бизге уруксат беринер!
Калганыңар калыңар,
Каалаганың барыңар,
Катаган, дөөлөс, набаттан
Калың кыргыз баары бар,
Окчу менен думара,
Найман, шаңгай дагы бар.
Калганым калса Алтайда,
Кармашар болсом кытайга
Калкыма кийин чоң пайда.
Атаңар өскөн Алайда,
Анжыяндын боорунда
Ар уруу кыргыз далай бар,
Алооке кандын өзүндө
Алтындан салган сарай бар.
Жакканың айткын — жакты деп,
Араң турган журт бардыр
Алтайдан бизди какты — деп.
Көчпөдүң деп кордобойм,
Көпчүлүгүң өзүң бил,
Көч деп сени зордобойм.
Калганың мында калыңар,
Караң түгүл, каныңар,
Каалаганың барыңар.
Азыр мында олтурсың
Аз болгондо бу топто
Алты жүздөй карыя,
Жакканы болсо — жакты деп
Жакпаганы — жакпайт — деп
Айтыңарчы жарыя!
Алтайдын жери жерге чет,

Ант урган кытай барында
Ар канча десен жоого бет.
Муну айтты Манас кәбүнө,
Жайнаган чалкар көлүнө.
Айдаркан, Жакып карысы,
Акылдашып калышты
Ал жердеги баарысы.
Кыргыздын кыйла башы бар,
Кырка олтурган жакшылар,
Кыпчактын чечен Тазы бар.
Таз сүйлөдү жыйынга:
Үрбү деген бир уулум
Калтырды деди кыйынга.
Даңгүлү калаа— Кемин шаа,
Дат айтамын журтум саа,
Ойсалкын кызын алыптыр,
Ошого кылып убада,
Ошо жерге барууга
Ойротту кылды убара.
Кыргыз, кыпчак уругум,
Кыз үчүн балам кетем деп
Кыйналып жаман курудум,
Кыргыз көчпөй койсо да
Мен көчүүгө турумун,
Кылым кыргыз олтурсун
Кыйшыгы барбы мунумдун?
Кыз үчүн өзү жоголгон
Кылышы кандай уулумдун?
Таз ушуну сүйлөдү,
Айтканын Үрбү сүйбөдү:
Кашар-Сууга баргын деп
Качан Үрбү сүйрөдү?
Төгүн дебе баарыңыз,
Колунузда турбайбы
Төрт түлүктүү малыңыз,
Кааласаң мында калыңыз!
Эр Үрбү сүйлөп салганы,
Эне-атам калсын деп
Көңкү журттун ичинде
Көчмөкчү болуп калганы.
Айдаркан уулу эр Көкчө —
Айбаты журттан бөлөкчө,
Ордунан турду кеп баштап,
Ой калайык деп — баштап,
Биринчиси жер пайда,
Билим керек мындайда.
Экинчиси эл пайда,
Эмгек кылып баш байлап
Эл табуучу эр кайда?
Жети-Суу жердин соорусу,

Атынын жеми күрүчтөн,
Намыс ойлоп мен турал
Ага барбай жүрүштөн.
Терс-Маё менен Темирдик,
Текес менен Күястын
Барганда башын кемирдик,
Каркыраны көргөндө
Бой аттуу жүрүп семирдик.
Ченедим Челек, Чарыны,
Дариясын жээктеп
Көрүп келдим баарыны.
Барганда бардык тоо менен,
Барсылдашып жоо менен,
Келгенде келдик чөл менен,
Кара-Өткөл дөңиз көл менен.
Мурун көргөн жер эмес,
Бу сапарда мен көрдүм,
Ал жерди барып жердесек
Алтайындан кем эмес.
Уксанаар ушу сөзүм деп,
Азыркысын сырым шул
Алма-Коюр жердөөгө
Ашык болдум өзүм деп,
Эл калса да мен барам.
Аны айтып Көкчө басылды
Кул;урады кыйла журт:
Кубаттап Манас баатырды,
Көрөрсүнөр, артында
Көчпөйт Көкчө акыры.
Көт жагында кой кашка,
Көпчүлүк сөзү бир башка,
Күбүрөшүп калышты:
Күүлөп айтат Көкчө деп,
Күңкүү кылышын салышты.
Кандарың каалайт экен деп
Карыянын баарысы
Каткырып күлүп калышты.
Казатка барды деп жүрсөк,
Калгандын камын жеп жүрсөк
Казат деп мурун барыптыр,
Калбалуу катын алыштыр,
Кайта келип, көрүнөр,
Калбаны калкка салыштыр.
Карыялар муну айтып
Каткырып күлүп калыштыр.
Көкчө менен Үрбүсү,
Көпкө маалим үлгүсү!
Каалады барсын кайнына,
Каратып келген айлына.
Манастын баарар кайны жок,

Барабыз кайда дайны жок?
Кыз алып келген эли жок,
Кызыгышы эби жок.
Кыргызга кыйын болот го
Кызматы жеткен эли жок.
Бул сөздү айтып салышып,
Мунайбай күлүп калышып,
Көчмөкчү болду көпчүлүк,
Көңүлгө түштү көп түлүк.
Эл келгени эп болду,
Эртеден кечке кеп болду.
Баштын көркү чач болду,
Баш-аламан сөз сүйлөп
Баары жаман ач болду.
Эми сөздү коюңар,
Эт, кымызга тоюңар.
Сойдурган экен шол күнү
Сегиз жүз кой, сексен бээ,
Жай олтуруп тамак же.
Ак сакалдын баарына
Жал менен жая тарттырып,
Ал күнү антип жаткырып,
Эртең менен наныштө
Ар түрлүү даам таттырып,
Ата уулуга бир тондон
Аземдүү тондон жаптырып.
Айыл башы, ак сакал,
Топ башынын баарына
Жоргодон тандап миндириди,
Жоо бөрүсү эр Манас
Жоомарттыгын билдириди.
Ак сакалдар ат минди,
Арстандыгы билинди.
Ажыраш аяк деген сөз
Атпай журттун мойнуна
Куржун сындуу илинди.
Той тарады, эл кетти.
Ошондо Манас канетти?
Аземин элден арттырды,
Алтын ооз кернейди
Арылдата тарттырды,
Алтын доол кактырды,
Алты кежим абайы
Аргымакка жаптырды,
Алты жүз экен атаны,
Ак ордо үйүн арттырды.
Коколору көнөктөй
Конгуроолуу кара нар,
Колго көчү барабар,
Козголгондо төрөндүн

Салтанатын караңар!
Жебилгеси жер чийип.
Жекесаны * баш жарып,
Кыйбаты көп, арзаны аз,
Кыз-келини кыял мас.
Алтайдын бети жоюлуп,
Аземдүү сулуу чоюлуп,
Алты мин, беш мин аскери
Ашуулуу белге коюлуп,
Арстандын көчүн көргөндөр
Аш ичпей карды тоюнуп.
Жылкынын баарын жыйнатып,
Жыранты менен Аңыртты
Жык толтуруп жайнатып,
Жылдырып жылкы айдатып,
Жылкычынын баарына
Сызылтып казы чайнатып,
Чөлгө жылкы салбайлык,
Чөөлүктүрүп кыйратып
Бөөдо кырып албайлык.
Алтайдан өтсүн Жылдызга.
Жылдыздап сыртка салыңар,
Турпан, Кер-Көл арасын
Тууралап алып барыңар.
Саламатты баш кылып,
Жылчкычыны башкар деп,
Ыйманга бекем тапшырып,
Көчтөн жылкы бөлгөнү,
Бөлгөнүн көзү көргөнү,
Малымдан мен да калбайм деп,
Бай Жакып кошо жүргөнү.
Атасын ээрчиp Абыке
Ал жөнөдү малына.
Бара турсун Манасың,
Барсын Жакып жылкыга
Ээрчитип алып кашына
Эр Абыке баласын.
Аны таштап салыңар,
Айдаркан уулу Көкчөнүн
Кабарын угуп алыңар.
Улуу тоонун оюнан,
Оркун дайра боюнан
Жибек аркан тарттырып,
Аз болгондо көчүнөн
Алтымыш атан арттырып,
Алтындуу доол кактырып,
Кошмок кара нарларга
Конгуроону тактырып,
Ырастап көчтүн борумун
Ыспаны килем жаптырып,

Дүнгүрөтүп жылкысын,
Түпөктүү найза боз балдар
Түрмөгү менен бастырып,
Тарбагатай кайда деп,
Күрмөлдү ара талаадан
Күрмөлтпөй жылкы айда деп,
Күн жүрүш жак Жылдыз деп,
Алтайда арбын кыргыз деп,
Каран калган жылкыны
Кагып-согуп айда деп,
Каркыра менен Терс-Маёо
Текестин жери кайда деп
Айдаркан көчтү күнгүрөп,
Атпай алач дүнгүрөп.
Аз гана эмес мол көчүп,
Ай жарымына жол көчүп,
Кан Айдаркан жай алып,
Каптап келип жыгылды
Каркырага таянып.
Аны таштап салыңар.
Кыпчактардын Үрбүнүн
Кылганын угуп алыңар.
Сапырылып сан кыпчак
Туура басып Тур-Көлдү.
Турбай көчкөн көп эли
Басып өтүп Бар-Көлдү,
Кыңғырдын жолун кыдырып,
Жети-Суу боюн сыйдырып,
Баштап кыпчак, кыргызды,
Басып өтүп Жылдызды,
Акыяс башы бел менен,
Айдарым шамал жел менен,
Отоо кылдык үйдү деп,
Оодук, качан табабыз
Ойрон болгон Чүйдү — деп
Кыпчактар жолго салыптыр,
Кыйла күнү жол басып
Кер-Көл келип калыптыр.
Көчүп өтүп Көтмалды,
Кетилтпей айдал көп малды,
Чүйдүн башын таянып,
Үрбүң жатсын жай алып.
Аны таштап салыңар,
Арстан Манас каныңар,
Алда эмне сөзү бар
Кабарын угуп алыңар.
Арбын экен көчкөнү,
Алтымыш мин үй экен
Маңгул менен калмактын
Манас жакка өткөнү.

Аңдасаң анда кыргызды
Азыраагы ашып Жылдызды,
Арбыны ашып Күү-Тезди,
Бурбай ашып Муз-Белди.
Баштаган Манас бул элди,
Марал-Башы, Долонду,
Кечип Аксы, Шаяны
Басып өтүп олорду,
Өзөндү бойлоп салыптыр,
Жакага малы туралбай
Жай-Көлдү көздөй барыптыр.
Жай-Дөбөгө жай алып,
Кашкардан кара чай алып,
Какыраган караташ
Какшаал тоосун таянып
(Алда билер бу сөзду
Чыны канча, жалганы),
Сегиз ай жатып калганы.

АЛООКЕ КАНДЫН МАНАСКА БАГЫНГАНЫ

Анжыян, Кашкар арасы,
Адырынан көрүнбөйт
Алакандай талаасы.
Тоолору арбын, жери тик,
Токтолуучу жери жок,
Алооке жатыр чоң душман,
Арстан Манас баатырдын
Ал жерге жатар эби жок.
Сегиз ай алып тынччылық,
Сергитип журтун тынч кылып
Анжыян менен Кашкардын
Арасында жайланаңып,
Аркы-берки жүргүнчү
Айбатына байланып.
Айбаты жетип далайга,
Айлы барып Алтайга,
Сегиз айга карк толуп,
Эми Манас баатырың
Серпише турган чак болуп,
Отуз эки жашында,
Оёндору кашында,
Себилдүүсү * сексен төрт,
Серп салган жагы кызыл өрт,
Капчыгайдын жол менен,
Сексен миң аскер кол менен,
Бабасы Жакып зор менен,
Артыштан ашып бел менен,
Айбаты катуу эр менен,
Ат жүргүз кыйын жер менен
Анжыян жаккы бетине
Алоокенин элинин

Аралап кирди четине.
Бай Жакып көчүн кондуруп,
Саадактын огун жондуруп,
Отуз-Адыр оюна,
Бөксө жолдун боюна,
Караптыр малдын жайына,
Айдал жылкы сугартып
Кара-Кулжа сайына.
Айыл конуп, үй тигип,
Ар шайманын бүтүрүп,
Адамынын баарысы
Алооке экен душман деп
Азырланып күтүнүп,
Алар минтип алыптыр,
Алтымыш жигит кошчу алып
Манас ууга барыптыр.
Карлуу бийик тоо менен,
Көз учкан бийик зоо менен,
Ташы бийик аскадан
Тамашасын баштаган,
Кашындагы көй мерген
Атканын ар кез жазбаган.
Тоолуу токой жери бар,
Жолборс, илбирс, шери бар.
Ар тарабын чуу кылып,
Арстаның жүрдү уу кылып:
Буруштан атып бугусун,
Булардын көргүн жумушун.
Курбудан атып кулжасын,
Кубандырып курдашын.
Эчки-теке кийигин,
Эгиздин * издең бийигин,
Адырдан аркар үркүтүп,
Аяк, колун сындырып,
Артынан кууп мүргүтүп,
Кыйкырып чыгып бийикке,
Кызыгышып кийикке,
Тоого кетип баарысы
Тогуз күн токтоп калышты.
Аккелте атып түздөшүп,
Адырдан аркар издешип,
Мылтыктан түтүн буратып,
Бугудан атып сулатып,
Олжо дешти мунусун,
Алардын көргүн жүрүшүн
Тамашага батышып,
Талаага түнөп жатышып,
Тандашып кийик атышып,
Эрлиги эмей неткени,
Эрегишкен Алооке

Эсен-аман жатканда
Элебей ууга кеткени!
Баатырлыгы эмей неткени,
Басташкан жоосу турганда
Байкабай ууга кеткени!
Кыраандар чыгып бийикке,
Кызыгып алып кийикке
Тогуз күн тоого калыптыр.
Алар тоодо жүргөндө
Толкуган аскер барыптыр.
Аларды таштап салыңар,
Алооке деген каны бар,
Андан кабар алыңар.
Беш жүз мин әскер алыптыр
Беленденип калыптыр.
Туура жагы Коконду,
Журтун тамам каторду.
Аяк жагы Маргалан,
Асты койбай кол жыйып
Атка токтоор калбаган.
Кыштагы кырк беш болуптур,
Кылымга саны толуптур.
Чоң Анжыян, Сузагы,
Чогулткан экен ошону.
Көргөнгө сонун ушу бар,
Көгарп суунун бою шаар.
Үйдүн үстү үй болгон,
Үйгө жери карк толгон,
Там үстүнө там болгон,
Талаасында чолоо жок
Даңгыт, маңгул карк толгон.
Беш жүз мин толук аскери,
Пери урган кытай өз эли,
Кайнап жатыр калмагы,
Катуу душман келди деп
Калкына кабар салганы.
Анdagы аты Андакен,
Анда киши калбаптыр
Атасы кыргыз көп элден,
Маңгул менен калмагы,
Тыргоот менен даңгыты
Тыйпыл баарын алганы.
Кыпчак менен тейитти
Кыргызыңа кеткин деп
Кыбылага сүрүп кейитти.
Окчу менен думара
Орун бербей буларга,
Нойгут менен дөөлөстү
Оолак жүр деп жөөлөттү.
Алтайга кеткен кыйласы,

Алдагы жетип ыйлашы.
Катагандан калыптыр,
Кайнаган калмак калктыр,
Кыргызыңа кеткин деп
Катардан сүрүп салыптыр.
Карк алтын туун көтөрүп
Кан Алоoke аштады,
Беш жүз мин аскер кол жыйып
Мээнетти минтип баштады.
Баатыр менен балбанды,
Баарын жыйып алганы,
Бар Манаска деп айтып
Тизелик деген баатырын
Арага киши салганы:
Кордук кылып элиме,
Конбосун де жериме.
Болбос иш кылбай элиме,
Боктобосун жерими.
Эсенкандан качкандыр,
Эси чыгып шашкандыр.
Какан кандан качкандыр,
Карк дүйнөсүн чачкандыр,
Кара жан алып качкандыр.
Каалайт экен кай жерди,
Өткөрөйүн жол менен,
Өзүм баштап кол менен.
Мага келсе баш коюп
Беттешип мени жеңе албас,
Белен жарак, бедөө ат *,
Беш жүз мин аскер эрим бар,
Оолуксам ойрон салармын,
Он жүз мин орчун элим бар,
Сураксыз келип конгондой
Оолугуп кайдан демиң бар?
Азыр берсин жообуну,
Алайын арбын сообуну,
Качканын айтсын жашыrbай,
Ачып берип жолуну
Жайлышып жолго салайын,
Жакшылык кылып калайын,
Жайын айтсын чын сырын
Жан жолдош кылып алайын.
Бу жерге бекер келген жок,
Азып көчүп жүрүптүр
Алтайда арбын элден жок.
Тууганынан айрылып,
Турагына жер таппай
Туташ кыргыз кайгырып,
Жакшылык көргөн эли жок,
Жалгыз ат тоёр жери жок,

Карайлаган бу чантуу
Кашкарда турчу эби жок.
Кашкарда турду бир жылы,
Мындар-мындар чантууга
Мурунтадан сынбаган
Мурутумдун, бир кылы.
Арманда болуп өлбөсүн,
Алын билип жөнөсүн.
Атанга жүгүн деңкейтип,
Айлын не үчүн кондурат
Анжыянга эңкейтип?
Эсенкандан качпаса,
Эси чыгып шашпаса
Жыргалдуу киши бер жакка
Жылдызды ашып качабы?
Арзан жоосу менминби,
Же ажал айдап келдиби?
Сураксыз конуп жериме,
Чуулган салып элиме,
Чыдай албай Бээжинге,
Чыйраксынып келиптир
Кең Фергана жериме.
Көтөрүлгөн кыргыздын
Көрүнөрмүн көзүнө.
Эки болсо биримин,
Жүрүшүмө жан жетпес
Жүк көтөрчү пилимин.
Бири болсо — өзүмүн,
Угуп, билип, тез келсин
Урматтап айткан сөзүмө.
Колун жыйып белендер,
Кокус Манас келер деп,
Коркуп жүрүп элеңдер,
Опузалап кеп сүйлөп,
Орунсуз сөздү көп сүйлөп
Элчини жолго салыптыр,
Элүү киши кошчу алып
Эрдемсинип Тизелик
Манасты издең барыптыр.
Бөксөдө конгон Жакыпка
Коомасын * айтып кобурал,
Тизелик баатыр баш болуп,
Өңкөй баатыр шоодурлап
Бай Жакыпка барыптыр,
Балдар атын алыптыр:
Учурашып бүгүлүп,
Улук киши бу да деп
Урмат кылып жүгүнүп.
Ошо кезде дапдаяр
Олтурарга оруну,

Онтурбастай көрүнөт
Ошолордун боруму.
Конок қылып жаткырды,
Колунан келген даамыны
Конок ашын тарттырды.
Айылга душман келди деп
Аркасынан Манастын
Алты киши чаптырды.
Кайтамын деп ашыгып,
Кабарга келген Тизелик
Ат токунду түзөлүп,
Азыр Манас келээр деп
А күнү кайра жаткырды.
Барды Манас баатырга
Алты киши чапкылап,
Ала-Тоодо жүрүптур
Аң кийигин кубалап.
Тоонун издең бийигин
Тозмолоп атып кийигин,
Кырга чыгып алыштыр,
Кыйкырып айгай салыштыр.
Тоого чыгып алышып,
Тозгун, бер жак кийик деп
Дооштоп айгай салышып,
Аңга кызып калыштыр,
Айгайды бийик салыштыр.
Арстан Манас баатырга
Атасы Жакып жиберген
Алты азамат барыштыр:
Баатыр келдик мында деп,
Байкап сөздү тында деп,
Ашыгып келдик мында деп,
Айткан сөздү тында деп,
Алоокеден кол келип,
Аябай черүү мол келип,
Калааны басып карк толуп,
Калабасы көп болуп,
Караса карап берсін деп,
Карабас болсо бир жолу
Казат қылып аттанып
Кармашар жерге келсін деп
Элчиси келди элге деп,
Эндиреп сүйлөп энтелеп,
Жүрүнүз деп эртелеп,
Айылга келди арачы,
Алооке буйруп ийиптири
Алып кел ден Манасты.
Ашыгып сүйлөп барыштыр,-
Ага жообун бергенче
Асты жаккы курбудан

Алда канча чубаган,
Арышын керип чураган,
Курсактары чалкактап,
Мүйүздөрү калкактап
Көп бугу чыгып калыптыр,
Булардын сөзүн аңдабай
Бугуну көздөй ат кюоп
Бууданга камчы салыптыр
Аккелтенин түтүнүн
Асманды көздөп булатып,
Аккула менен чуратып,
Тозмологон жолунан
Алты бугу сулатып,
Минтип кетип калыптыр.
Бир артылмак бели бар,
Ушу күндө атагы
Мин-Бугу деген жери бар.
Арбыган экен кийиги,
Анжыян, Кашкар арасы,
Ала-Тоонун бийиги.
Анdagы аты — Ара-Тұз,
Аңға кызып ушул кез,
Азыркысы атагы
Арпа деп айтат анык сөз.
Арасында тоосу көп,
Аска бийик зоосу көп,
Тар капчыгай коосу көп,
Курбусунда кулжа бар,
Кайыптын баары мында бар,
Будурунда бугу бар,
Көрбөгөндүн муну бар.
Дүйүм жыгач баары бар,
Жабыр баян * дагы бар,
Кылыч куйрук, тайбасы,
Кыйындардын баары бар.
Кабылан менен шери бар,
Не түрлүү сонун баары бар,
Аң уулаган киши жок,
Алатқак *, жезит * дагы бар,
Түмшугу жез киши бар —
Убара чаркөө * дегени.
Адам ноо *, чыңыроон *,
Айтылгандын баары бар,
Жер жүзүндө кесенде *
Ар сонундар дагы бар.
Азыркы жер ээн экен,
Арстан Манас баатырың
Аңға ышкылуу эр экен,
Күн түштүгү жагынан
Ала-Канчык дээр экен.

Аңга кысып алыптыр,
Кароолдуунун тоосунан
Карыя Бакай абасы
Көмүрдөй кара кулжадан
Көбүн атып салыптыр.
Акыр заман журтуна
Кара-Кулжа атагы
Так ошого калыптыр.
Марал менен бугу атып,
Бар адамын чуулатып,
Аркар менен кулжа атып,
Ар сонунду мында атып,
Кырк нөкөрү кашында,
Оён Манас баатырың
Отуз эки жашында
Дөөлөт күшү башында
Тура турсун аң уулап
Таң-Шаң тоонун кашында.
Аны таштап коюңуз,
Алооке деген каны бар,
Кабарынан болунуз.
Тизелик эки конуптур,
Аң уулаган Манастан
Кабар келбей коюптур.
Келбеди сенин балаң деп,
Кегимди сенден алам деп,
Кетте пааша Алооке,
Келбей койду Манас деп
Кебинди айтып барам деп,
Соо калбайсың өлөрсүн,
Сонунду шондо көрөрсүн,
Кызың катын болгондо
Кыңқ этпестен көнөрсүн.
Калкында болгон катын деп,
Катының болор отун деп,
Как ошондо саргайып
Улутунуп отур деп,
Укуругун шиш болор,
Унуткусуз иш болор,
Туурдугун ичмек кылынып,
Туташкан журтуң кырылып,
Үзүгүң болуп токулга,
Үшкүрүп карап олтурба.
Тұндүгүң менен чай кайнап,
Жүрбөгүң шондо көз жайнап.
Темирден кылган очогүң,
Ат така болуп ошонун,
Тебеленип мончогүң,
Тепсендиде болбогун.
Батарыңа жайың жок,

Баш калкалаар байың жок,
Алоокеге бу күнде
Алышарга шайың жок.
Чамгарагың чагылып,
Чантуундун баары чабылып
Журтуң баары сабылып
Көрө элегин қөрөрсүн,
Жакшылыкча жараашпай
Жамандыкка көнөрсүн!
Эркиң менен иш кылган
Ээн Алтай жерин жок,
Эни алыска жайылган
Калдайган казак элиң жок.
Катылып коюп каканга *
Кайрат кылар эбин жок.
Алооке пааша аз эмес,
Азыркы какан журтунан
Аскерин жыйса аз келбес.
Алыңды кыйын билемин,
Айдаган малдан үмүт үз,
Аманат жаның тилегин,
Ал малың болсо биздики,
Аман калса сүйүнгүн
Аманат жаның сиздики.
Тизелик айтып көп сөздү
Кайтмакчы болуп калганы,
Карыясы Жакып бай
Кандай келген элчи деп
Тогуз ат токуп салганы.
Элүү желдет, Тизелик,
Эстүүсүнүп түзөлүп,
Алоокеге барууга,
Айтып кабар салууга,
Аскер менен кол келип
Айлын чаап алууга,
Кыргызын чаап таратып,
Кытайдын көзүн каратып,
Баарысын алып талатып,
Маңгулдун көзүн каратып,
Кыргызга кыргын салмакка,
Кыйындардын баарысын
Кызматкер кылып алмакка
Баатырлык айтып мактанып,
Бара турсун Тизелик
Алооке канга аттанып.
Беш жүз мин әскер кол жыйып
Бели катуу балбандан
Беш жүз балбан мол жыйып,
Ордого доол согулуп,
Оёндун баары чогулуп,

Көзгө аткан мерген машинан,
Көп жалтанар башынан,
Көңүлгө толук жакшыдан,
Айтууга даана чеченден,
Арбагы чыккан неченден,
Карысын коуп, жашынан,
Аягын коуп, башынан,
Кан Алооке камданып,
Лаанатка сыйынып,
Жата турсун Алооке
Ыксыз аскер жыйылып,
Бандулуну кактырып,
Баш көтөргөн баарына
Бат кел деп кабар чаптырып,
Туу желектен көп болуп,
Тура турсун токтолуп.
Манжурия калмагы,
Мунун аты Балкыбек.
Маргаландын шаарына
Базар кылып барсам деп,
Базарга малын салыптыр,
Баарын пулдап алыштыр,
Бакылдаган көпчүлүк
Манасты чабам деген сөз
Кулагына барыптыр.
Пулдап алыш малыны,
Бу сөздү угуп баарыны,
Айтор кыйын экен деп
Анжыяндын шаарыны,
Балкыбек жолго салыптыр,
Баяндап айтып көргөнүн,
Бай Жакыпка барыптыр:
Эсеп жеткис эл көрдүм,
Нечен түрлүү эр көрдүм,
Жайыт жеткис жан көрдүм,
Азыркынын мазары
Алооке деген кан көрдүм.
Конуш жеткис кол көрдүм,
Кошунун кумдай мол көрдүм,
Колун койдой айдаган
Алооке деген зор көрдүм.
Алачык үйдөй күрсү алган,
Ачууланса токтолбой
Ала-Тоону бир салган,
Бир салып тоону жок кылган,
Ташты чапса чок кылган
Алптын көрдүм сонунун,
Азыр көрдүм таңыркап
Аскеринин борумун.
Күрсүлөрү өгүздөй

Күчтүүлөрдү мен көрдүм,
Ажыдаар айбаттуу
Түстүүлөрдү мен көрдүм,
Аянбай чыгып майданга
Түшчүүлөрдү мен көрдүм.
Өлтүрмөккө Манасты
Кекенгенди мен көрдүм.
Өкүмат * кылып урушка
Бекигенди мен көрдүм,
Кызылдай коркуп кыргыздан
Шекигенди мен көрдүм.
Эми кандай кылабыз,
Эмгекти тартып кыйлабыз?
Алооке улук кан экен,
Азыр андай элде жок.
Болот капка дарбаза
Болгон экен чоң пааша
Карап турсам калаба
Чыгабы дейм каргаша,
Аскери арбын мол экен,
Жетип келет деп ойлойм
Жең-этекке жармаша.
Кабарды барып ким берет
Каңырып кеткен Манаска?!

Чабылып кетсек кытайга
Калганга болдук тамаша,
Ким берет барып кабарды
Кийикке кеткен Манаска?!

Алып койсо Алооке
Ааламга болдук тамаша.
Ургун, Дарба, Амурду —
Ушуну жердеп тим жатсак
Кудай билет эле го
Эсенкан келип аларды.
Эл бөлүнүп жерде жок,
Эгем билер бир мындан
Эсен-аман каларды.

Алооке деген бул экен,
Аскери арбын кум экен,
Аял-уял кылбастан
Азыр келип чаап алса
Армандуу дүйнө бул экен.
Көрүп барган Балкыбек
Көбүнө айтты мындай кеп.
Бай Жакып шондо кеп айтып.
Кийигин менен куруп кал,
Башы кургур деп айтып
Башы курган бала деп,
Басып алса Алооке
Барбы буга даба деп.

Душмандар жатыр өч болуп,
Өзүбүз жүрсөк көч болуп,
Конуш жок жүрсөк кор болуп,
Коркутуп келди элчиси,
Алооке деген зор болуп.
Алты киши жибердим,
Алда кандай заман деп
Камынды жедим силердин.
Жана да киши чыгардым,
Саясына конуппуз
Жапырактуу чынардын.
Манастын башын жутам деп
Бадыша деми басылды,
Бадрек кытай Алооке
Балама не үчүн асылды?
Мен-менсинген капырды
Берчү эле кудай акыры,
Бу жерге көчүп келүүгө
Манастын жетип жүргөндүр
Бир нерсеге акылы.
Мен барбасам болбоду,
Мерген болуп ойноду.
Аттанбасам болбоду,
Акыры бул иш оңбоду.
Ушуну айтып бай Жакып
Уларбоз минип болкоюп,
Улуу тоого бет алып
Барды Жакып солкоюп,
Кырдын баары кыйкырык,
Кыйла жол экен арасы,
Кыйкырышып аң уулап
Кызыгып жүрөт баласы.
Жалама таштар жаңырык,
Беш-Бугу деген бир жер бар,
Жаңыдан кийик табылып,
Ойдо-тоодо айгайлап
Адамдар жүрөт жабылып.
Балам, бери токто деп
Бай Жакып барды сабылып:
Астындан жайган тор чыгып,
Алооке деген зор чыгып,
Али дагы атаңдан
Арылбаган шор чыгып,
Элүү киши элчиси,
Элге келди ченчиси,
Боктобо деп жеримди,
Боктоор болсоң жеримди
Болтурам деп элинди,
Болтуруп аскер алам деп
Мойну жоон эринди.

Жердебе деп жеримди,
Чендебе деп элимди,
Жердээр болсоң жеримди
Ченетип салдат алам деп
Жекеге чыгар эринди.
Оём деп эки көзүндү.
Ойлонгун айткан сөзүмдү,
Манас баштап келсин деп,
Кылууга жигит өзүндү
Элчи келди кандан деп,
Не кылуучу ишин бар,
Эртелеп балам камдан деп,
Үшүм кетип мен турмун,
Үмүт үзүп жандан деп—
Бай Жакып айтып салганы,
Бакай баштап кубалап,
Марал менен бугу айдап
Бадалга келип калганы.
Байкабай атам сөзү деп
Манас кетип калганы.
Кайтарып жооп бербеди,
Кандай сөзүн дебеди.
Кара шакка бет алып
Айдап бугу, маралды,
Бир жагын аска жар алды,
Аткылашып кийигин
Адамдар андан тарады.
Жоноюл жондо турганда
Сонунан Жакып барады.
Баласы жүрөт баш болуп.
Баары кийик атууга
Калган экен маш болуп.
Санап ар бир жумушту
Сандыргалуу Жакып бай
Сакал ылдый жаш болуп.
Алтайга кетип акылы,
Ар нерсе ойлоп акыры.
Бар-Көлгө кетип көнүлү,
Көзүнүн жашы төгүлдү.
Атасы жердеп жүрсө да
Анжыян көргөн жер эмес,
Тыгылыш жерде жолдошу
Тыргооттон болгон эл эмес.
Бабасы жердеп жүрсө да
Баякы Ала-Көл эмес,
Бастырып жүргөн бу тоосу
Башта көргөн төр эмес,
Баркын билип иш кылчу
Манжурия толо эмес.
Бакырып Жакып токтотту

Манастын баары жолдошун.
Бакай менен Айнакул,
Баары токтоп турду бул.
Бакай, Кыргыл турганын
Манас көзүн салыптыр,
Бай Жакып кандай жүрөт деп
Байкап тура калыптыр.
Баркырап төөдөй бай Жакып
Баласын айгай салыптыр:
Элүүгө жашым жеткенде,
Эсимден бала кеткенде,
Көп ойлоп көзүм жашталып,
Көр жагыма башталып,
Наалып көзүм жашталып,
Ак кепиним жазданып,
Акыретке баштанып,
Түяксыз өтүп кеттим деп,
Өлөргө жакын жеттим деп
Түнүлгөндө көргөнүм,
Дүйнөгө калар өрнөгүм,
Эриккенде эрмегим,
Эмгектүү Жакып кургурга,
Эгем таалам бергеним.
Карганда берген каралдым,
Артымда калар карааным,
Сүрдүккөндө сүйөнчүм,
Тайгылганда таянчым!
Азап салдың атаңа
Балаа салдың бабаңа!
Өнгөн жерден не көчтүң?
Өнөрүң барбы кылуучу,
Өчмөндүүң барбы кыруучу?
Өскөн жерин Алтайды,
Өрткө салдың далайды,
Баары душман эл экен,
Башта ушул Анжыян
Бабаң өскөн жер экен.
Алтайда туруп алышпай,
Ант ургур арбын эл экен.
Ары-бери аңдасам
Алтайда болсок эп экен.
Калмактан болгон каңгай бар,
Каран калган Түркстан
Үйрөнгөнчө далай бар.
Ээлеп калган эл көрдүм,
Өз жериме келтирбей,
Өкүмматтуу эр көрдүм!
Алооκе элчи салыптыр,
Элүү дорго * кошчусу,
Тизелик деген башчысы:

Мен өлтүргөн эмесмин
Чоң бабасы Ногойду.
Баса конуп жериме
Бай Жакып деген бу кыргыз
Тапкан экен оңойду!
Келсе менин жериме,
Кеңешип көрсүн элине,
Өкүммөттөн айрылып
Өкүнбөс болсо турсун деп,
Улуктуктан айрылып
Урушпас болсо турсун деп,
Манас алам ак үйлүү*,
Мага моюн сунсун деп
Элчиси элүү келиптир,
Эмгек бизди эрипттир.
Аскер жыйып мол кылып,
Алты жүз миң кол кылып,
Көнбөгөнгө көнөр деп,
Көрбөгөндү көрөр деп,
Көп чыгар менде өнөр деп,
Каяша кылган кыргызды
Казбай жерге көмөм деп,
Каңгыраган бул кыргыз
Аргасы жерден кеткен соң
Алтайга кайра жөнөр деп
Алган экен оюна,
Аскер кумдай толуптур
Анжыяндын боюна.
Аскер менен толсун деп
Анжыяндын бою деп,
Алакандай буруттун,
Абдан бolor тою деп,
Алооке киши салыптыр,
Азапка атаң калыптыр,
Азыркы кошо жүргөнүң
Азыраак кыргыз калктыр.
Айтканы өттү мага деп,
Акыл кылгын балам деп.
Алооке аман бар турса
Алтайга кайра барам деп
Айтып турду Жакып бай,
Айтканын Манас угуптур
Ашыкпай туруп жайма-жай.
Сандыргалуу Манастын,
Сакалы саадак кабындай,
Муруту Букар шабындай*,
Каарданып караса
Көзүндөгү ызгаары
Көөрүктүү оттун жалындай.
Кылая багып күлбөгөн,

Күлгөндүн сырын билбegen,
Күнгүрөнө сүйлөгөн,
Күчү артылган дүйнөдөн,
Жакыпка көзүн салгани,
Жаалданып карады.
Сол бөйрөгү солк этип,
Оң бөйрөгү олк этип,
Анда баатыр бир күлдү
Ал муруту былк этип.
Кайда кондуң ата деп,
Кайраттанып айтты кеп.
Аң уулаган адамын
Алды-алдындан тара деп,
Аяк-башың жыйылып,
Азыр келгин мага деп,
Отуз-Адыр башы бар,
Айлы конгон ал жерге.
Бай Жакып баштап барганы,
Барган жерден бу Манас
Баштагы пейли калганы:
Арстандын түрү бар,
Ажыдаардын сүрү бар.
Алдасына сыйынып,
Аяк-башы адамы
Үч күн, үч түн — алты күн,
Аскери келди жыйылып,
Төрт жүз минэ экен баарысы.
Төрөгө тамам барышты.
Отуз-Адыр оюна,
Орчун Көгарт боюна,
Капчыгайга карк толду,
Канча түрлүү кол болду,
Кырк чоронун баары бар,
Кыргыл, Бакай кары бар.
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай,
Күлдү баатыр баары бар.
Каратоко Мажиги,
Камбар уулу Чалиги —
Кармашар жоого каныгы.
Себилдүүсү сексен төрт,
Серп салган жагы кызыл өрт,
Бешке белги төрт болуп,
Бет алган жагы өрт болуп,
Салтанаттуу сайкашка,
Сөөлөтү журттан бир башка.
Кызыл байрак кырк кашка,
Кылганы журттан бир башка.
Кыраан Манас падыша
Арстандардын баарысын

Айдатып алып шоодурап,
Алоокеси кайда деп,
Адамдардан жол сурап,
Катылса канын төгөрбүз,
Катаалдык кылса көрөрбүз,
Казабыз жетсе өлөрбүз,
Ойротту бузган көй баатыр,
Улуу суунун боюнда
Үюган аскер кол жатыр,
Ушуга уруш кылсак деп
Умтулуп келет көй баатыр.
Бакай, Манас кой-койлоп,
Башка түрлүү ой ойлоп.
Кытайдын колу кыжылдап
Кара калмак, маңгулу
Кара курттай быжылдап,
Аралап жолго салыптыр,
Айбатын көргөн капырлар
Айран азыр калыптыр:
Көлүктүн бели ийилген,
Көпкөк темир кийинген,
Бедөө тулпар аттары,
Пери заттай заттары,
Ат чабым жерге ок учкан,
Алмабаш бараң атканы.
Асынып алган жаалары —
Аңдап көрсөң алары —
Саадагы тайдын белиндей.
Астындагы сай тулпар,
Басканы сырттын желиндей.
Көрүп туруп калмагы,
Көпсүнбәйлүк буга деп
Көңүлү чочуп калганы.
Байкап туруп маңгулу
Башы жаман каңғыды.
Кыжылдаган кытайы
Кылымдан мурун көрбөптүр
Кыйындыгы мындайды.
Манас барбы мында деп,
Албарс кылыч кында деп,
Арстанбы булар, жолборсбу,
Манасыңар бу болсо
Жарашкан экен жолдошу.
Каарынан катылбай,
Айбатын көрүп асылбай,
Бардашынан баталбай,
Көчөнүн бою жол болуп,
Көз кайкыган кол болуп,
Маргаландын башында,
Алоокенин чарбагы

Кара-Суунун кашында.
Улуу Анжыян учунда,
Арабанты тоосунун
Учу кирген тушунда.
Алооке кандын сарайы,
Аның үчүн сарп болгон
Арбын дүйнө далайы.
Зоокалап чоюн түптөгөн,
Дүйнө малы түтпөгөн.
Кокак деген жемиш бар,
Телегейи тегиз бар.
Алма менен жаңгагы,
Анжыр, курма бар дагы.
Аралап кирген адамдын
Арылгандай арманы.
Мисте менен алча бар,
Биз көрбөгөн канча бар.
Жүзүмү жерде төгүлүп,
Көргөндүн көөнү сөгүлүп.
Аралап өтүп анысын,
Аңдап көргүн арстан эр
Алоокеге барышын.
Сейил кылып Алооке
Чыккан экен багына,
Олтурган экен ол күнү
Падышалык тагына.
Чатыры сексен кубулган,
Жан жагынын баарында
Сандугач * салган чуулган,
Сары барпы таңшыган,
Таң күнү чымчык шаңшыган,
Булбулу сайрап таңшыган,
Булагы ағып ташыган,
Муну бар бенде жашыган,
Миң түрлүү гүлү гүлдөгөн,
Милтелүү булбул * сүйлөгөн,
Кызыгы артып дүйнөдөн,
Тотукуш куйрук сүйрөгөн,
Азем тоту деген бар,
Адамдай тили сүйлөгөн.
Көлүндө бака чардаган,
Көргөн адам таң калган.
Көгүндө күкүк сайраган,
Бир бирине окшошпой
Миң түрлүү гүл жайнаган
Бирин койбой жыйыптыр,
Бу дүйнөлүк пайдадан,
Атагы жок, аты жок
Андан бетер көп жатыр
Адамга найда майдадан.

Багыптыр жети кабылан,
Аземге күткөн айбанат
Алоокеден табылган.
Бакма кылган шери бар,
Байкабай кирген бенденин
Барса келбес жери бар.
Бир тайбастын өзүндө
Токсон жолборс күчү бар.
Тарыйнак деген бири бар,
Паашалыкка бактырган,
Он бир кара пили бар.
Кылыш куйрук баяс * бар,
Кызыл аюу, саяс * бар,
Маймыл дарек деген бар,
Жабыр баян * бир жандар,
Пил, керикти жеген бар.
Жолборсу он үч төлдөгөн,
Ошолордун баарысы,
Бири-бирин көрбөгөн.
Катын аюу-кетелик,
Карышкырдан жүз баккан,
Ажайыбын нетелик,
Илбирси бар, чөөсү бар,
Желмаян-айса төөсү бар,
Мүйүзү бар аты бар,
Бу дүнүйө жаандан
Кулак уккан баарысын,
Күткөн экен каркыбар,
Кауз* кылган көлү бар,
Ал көлүнүн ичинде
Түрлүү балык көбү бар.
Алоокенин өзүндө
Ар ишти билген аяр бар,
Кауз кылган көлүндө
Алтымыш кулач жаян бар,
Ажайыпка киргизген
Алты жүздөй кулан бар,
Ар түрдүү булбул үнүнө
Адам укса кубанар.
Ажайыпканы * далаасы,
Айланасы чеп коргон,
Ал коргонго багылган
Ажыдаар деген балаасы.
(Төгүн чынын ким көрдү,
Берген да алда ушуну)
Ажыдаар багыптыр
Төрт жүз кулач узуңу,
Жети таш * жерден кишини
Көзү көрсө оп тартып
Жеп бүтүрөт ишини.

Угуп көргүн ушуну,
Бактырган экен Алооке
Жалгыз канат күшүнү.
Күштүн аты Өгөрөк,
Казылык дейт кай бири,
Көрбөгөндүн баарысын
Айта берүү не керек.
Аркардан багып миң кылган,
Аземди андай ким кылган?
Кулжасын багып жүз кылган.
Ажайып коргон жеринин
Аяк башы түшчүлүк,
Ар орунун түз кылган.
Маралды багып мал кылган,
Байкап көргөн кишинин
Акылы жобоп, дал кылган.
Төө кийиктен төртөө бар,
Жыйырма жылан — кара мар *.
Жылас болгон Алооке
Салтанатын караңар!
Адам айтып бергисиз
Алоокенин сырныны,
Акыл жетип болжогус
Аңгеме кылган чырыны,
(Кайдан таап айттайын
Калп кошулбай чыныны).
Өлөнчү өлөң айтышып,
Өкүмматтын ээлери
Буйругун угуп кайтышып.
Аземи минтип артылып,
Бакка пааша киргенде
Баркыраган кернейден
Алты жүзү тартылып.
Кернейдин үнү бапылдап,
Сурнайдын үнү такылдап,
Аскер жатыр жүз миндей,
Асабасы жалпылдап,
Найзанын учу жаркылдап,
Айбатын көргөн адамдар
Баарар эмес жакындал.
Сыбызгы, чоор ызылдап,
Жезнай үнү тызылдап.
Жезден кылып койдурган,
Пил терисин чойдурган,
Каптатып пилдин терисин
Каккан болсо көчүрөт
Маргаланын керүүсүн,
Узундугу үч кулач,
Үнүн уксан оолак кач,
Жоондугу үч кучак,

Доолбасын карап бак.
Казандай күрсү алганы,
Кагарда чабат балбаны,
Эгер чапса балбаны
Жаман-жуман тамдардын
Чыгуучу экен далдалы.
Ал доолбас кагылса
Аманат айбан жыгылган,
Алты күндүк жерлерге
Ашпай-шашпай угулган.
Доолбасы согулуп,
Тыргоот тыйпыл чогулуп,
Алооке мөңгү кытайы,
Арстан Манас келээр деп
Күтүнгөн экен атайы.
Алты жүз мин аскери
Адамдарга сез кылып
Аркы-терки жүрүп жүр,
Даңғыты беш жүз өгүздөй,
Алты-беши арсылдап,
Ар тараптан үрүп жүр,
Салтанаттык чатырын
Паашалык бакка куруптур,
Баш үбазир жакыны
Кашында төрт жүз туруптур.
Ортон колдун шадысы
Он жашар бала билектей,
Билектерин караса
Бир казан батчу чөлектей,
Күчү кайнап ташкандан,
Күрөшүүгө жан таппай
Өз күчүнөн шашкандан,
Мойну бука белиндей,
Оп тартканда деми бар
Улуу-Белдин желиндей,
Териси пилдин теридей,
Төш жайыгын карасаң
Дөбөлүү тоонун керидей,
Кышкы кирген буурадай
Кычырлап тишин чайнаған,
Кылып иер балаа деп
Кынжы салып байлаган,
Өрттөй көзү жайнаған,
Токсон экен балбаны,
Согушуучу адамдын
Чыга турган далдалы.
Азыркысын ааламга
Алдырбастай чагы бар,
Алты жылдык иш билген
Алты аяры дагы бар.

Алты миң киши тим баткан
Саябандуу чатыры,
Аргымак, бедөө ат минип,
Он эки миң санаты,
Ордо багар баатыры,
Олтурган экен Алооке,
Ушу жалган дүйнөгө
Алдыrbастай акыры.
Кыя тартпай тик барган
Кыргыздын Манас баатыры!
Манастын жайын айтальык
Баштай түшүп кайталык:
Себилдүүсү сексен төрт,
Серп салган жагы кызыл өрт,
Бешке белги төрт болуп,
Бет алган жагы өрттөнүп,
Карала байрак, сыр найза,
Карылыкка салгандай,
Ажыдаар — жыланы
Артынан сойлоп калгандай,
Көсөө куйрук көк бөрү —
Көк жал эрдин жөкөрү —
Көтүнөн ээрчип алгандай,
Асман жаккы айбаты
Алп кара күш арбайып
Асмандан бутун салгандай,
Кара башыл ак буура
Оң капиталдан туптуура
Калжан уруп качырып
Кабактан чыга калгандай.
Каршы алдында көрүндү
Кара чаар жолборсу —
Кайып эрен — кырк чилтен
Каңкор эрдин жолдошу
Кырк чилтенин бирөөбү
Ажыдаар болуп сойлошуп,
Кабылан бири, бири шер,
Кашында бар сексен төрт,
Бири миңгө тийген эр.
Чилтенин бири күш болуп
Алоокени алчудай
Асмандан бутун салыптыр,
Чагарак куйрук, чаар тон,
Чамынганы соо болбос,
Шаңын көрсө сур жолборс,
Кырк чилтен болгон боо жолдош,
Кыраан Манас баатырга
Кылапат айткан жан оңбос.
Аяр экен Алооке,
Алыстан көзүн салыптыр,

Айбатын көрүп баатырдын
Айран азыр калыптыр.
Астында бар жыйырмасы,
Андис баатыр жыласы,
Арстан Манас жолдошу,
Атканы жазбас жолборсу,
Ата турган баштанып
Бетине мылтык алыптыр,
Кароолго көзүн салыптыр,
Кан Алооке бет алып
Каптап кирип барыптыр.
Арт жагында жыйырмасы,
Ашкере баатыр жыласы,
Мубакулдуу сыр найза
Манасын көздөй сундуруп,
Добушу кулак тундуруп,
Оң жагында жыйырмасы,
Ойротту бузган жыласы,
Кылышын жалаң алыптыр,
Чаба турган баштанып
Оң колдорун көтөрүп
Чакчайышып калыптыр.
Сол жагында жыйырмасы,
Жоо бөрүсү жыласы,
Саадагы бала белиндей,
Зардабы сырттын желиндей,
Оройпо* огун чалыптыр,
Жаа тартуучу немедей
Жандап жүрүп калыптыр.
Асты жагын караса
Алты жасоол жол баштап,
Орто жерде Кула атын
Он эки жайсаң бosh коштоп,
Жети желдет желдирип,
Жол ачкын деп бoш-боштоп.
Добул согуп күнгүрлөп.
Тоо көчкөндөй дүнгүрлөп.
Толкуган көлдөй шарданып,
Токтолбостон жарданып,
Айбатын көргөн адамдын
Акылы кетип, таңданып.
Арстан Манас барыптыр,
Айбатынан чыдабай
Алооке сындуу зор пааша
Тагынан түшүп алыптыр.
Коомасын айтып кол берип,
Чатыр жакка жол берип,
Баштап калды баатырды,
Баатырга тикти чатырды.
Аярлык көзүн салыптыр,

Айбатын көрүп Алооке
Айран азыр калыптыр:
Кирпиги жалын, көзү чок,
Кишиден мындай сонун жок.
Айткан кеби — аткан ок,
Адамдан мындай борум жок.
Айбат менен караса
Азырейил * түзү бар,
Кирпигине караса
Албарстын * учу бар,
Бир өзүнүн башында
Мин балбандын күчү бар.
Жолборс мандай, таш жүрөк,
Жооруну калың, пил билек,
Кыр мурундуу, кызыл көз,
Кыйгач каштуу, заар сөз.
Айбат сакал, тик мурут,
Ачууланса каарына
Тураг эмес эч бир журт.
Жалжагай ооз, жар кабак,
Жаалы катуу көрүндү.
Качырганы соо болбос
Каары катуу көрүндү.
Акылы терен, ачуу кем,
Айткан сөзү журтуна эм.
Алооке көрдү айбатын.
Ал-кубатын, кайратын.
Найза жанчып, ок атып
Алуучудан көрүнбөйт,
Кармашканы соо болуп
Калуучудан көрүнбөйт.
Беттешкени мерт болбой
Кетүүчүдөн көрүнбөйт,
Талабына тартышкан
Жетүүчүдөн көрүнбөйт.
Алоокенин акылы,
Андал туруп мүнөзүн
Башынан кетти акыры:
Катылбайын кол салып,
Кара жанга зор салып,
Баштабайын буга уруш
Балакетке жол салып.
Ажайыпта шерлер бар,
Күнөкөрдөн бир минчин
Айдал кийрип жиберсе
Аш кайнамда жеген бар,
Баарысынан кыйыны
Жабыр баян деген бар.
Көрөмүн деп окустан,
Көнүлдөнсө кокустан

Барса келбес жолуна
Баарын кийрип иейин,
Кабыландар жеген соң
Калган кыргыз малына
Эрким менен кирейин!
Көөнүнө муну алыптыр,
Ажайыпканы көрсөм деп
Көк жал эр айтып салыптыр.
Арстан Манас жөнөлдү
Барса келбес жолуна,
Баары басты сексен төрт
Баатырынын соңуна.
Бирине бири жете албай
Күркүрөп жаткан көп жолборс,
Темирден салган дубалы,
Тешиктен киши көрүнсө
Сом темирден коргону
Адамды алып жесем деп
Тербелтер эле булары.
Темирди келип кажашып,
Чыгып тышка кете албай,
Көрүнгөн жанга жете албай,
Урунуп жүрүп тажашып,
Калуучу экен токтолуп,
Караанын көрсө кишинин
Качырчу экен оқтолуп.
Панжарага жетчү экен,
Башы менен бир тийип,
Кайра басып кетчү экен.
Кабылан Манас барыптыр
Капкасын ачып алыптыр.
Бир жанында мин жаны
Болсо бири калбас деп
Көчөгө кийрип салыптыр.
Качты жолборс канкордон,
Катылары болбоду,
Кармап алып кай бирөөн
Куйруктарын толгоду.
Жолборстор турду жыйылып,
Башын ийип баатырга,
Ишарат кылышып сыйынып.
Жолборс түгүл тайбасы,
Анык бүгүн ачылды
Алоокенин пардасы.
Жырткычтан бирөө карабай
Сексен төрт жүргөн кишини,
Агулук деген башчысы,
Айбанатка жем берип
Ар качан күтүп бакчусу,
Ачыгып турган арстандар

Ага салды тишини.
Агулукту талады,
Булуп кетип жолборстор
Алакандай калбады.
Алооке карап сыртынан
Акылынан танганы.
Жабыр баян жандары
Жалгызы кылбай жамандык
Жанын тилеп калганы.
Жалпы турду токтолуп,
Залал кылыш кол салып
Катылары жок болуп,
Карап турду токтолуп
Кабыланы, шерлери,
Кандай кыйын жерлери,
Кашында жолдош сексен төрт,
Катылып бири келбеди.
Кырк уруу э肯 уругу,
Жалпы жырткыч ичинде
Жабыр баян улугу.
Ичинде жүрөт эр Манас,
Катылганы болбоду,
Карап турган Алооке
Капалыкка толгону.
Ажыдаар бар, көрсүн деп
Айгай салды тышынан,
Ажыдаар жутар бекен деп
Үмүт кылды ошондон.
Токтобой Манас барганы,
Желкесинен кармады.
Сүйрөгөн бойdon чыгыптыр,
Көчөдөгү адамын
Аштыкана тамына
Коркутуп баарын тыгыптыр.
Бошонгон соң ачуудан
Дүркүрөтүп ышкырды,
Бакмадагы куландар
Мардын ышкырыгынан
Баары да үркүп бышкырды.
Падышалык чарбакка
Ажыдаар сойлоду,
Алиги турган Алооке
Арстан Манас баатырды
Не жан бу деп ойлоду.
Айбан, жырткыч баарысы
Залал кылбайкойгону,
Ким жараткан муну деп
Өлүм түшүп оюна
Өз жанынан тойгону.
Ажыдаар кетти жайына,

Аттуу киши көрүнгүс
Сойлоп кеткен сайына.
Сойлогон жери коо болду,
Барганы Соктун тоо болду,
Тоого барып жоголду,
Ажыдаар сокту деп,
Сок атагы шо болду.
Алооке жыйган үстүнө
Алты жүз миң көп колду,
Урушарга ниети бар,
Ошондой иш көргөн соң
Алооке аты жоголду.
Урушуп үшүм келбес деп,
Ушу дүйнө жыйылса
Бу Манасты жеңбес деп,
Атышып алым келбес деп,
Ааламдын баары жыйылса
Акыры муну жеңбес деп,
А көрөкчө Манаска
Катылbastan калайын,
Караттым дүйнө далайын.
Канга забын болбостон
Кайтарып жолго салайын,
Катарлаш турсам тим койбос,
Кара жаным куткарып
Каканды көздөй барайын!
Наамандын жери Түркстан,
Айныдым мында жүрүштөн.
Эки атам өткөн анда экен,
Эсендиk тилеп өзүмө
Каспан шаар Түңшага
Качсам керек деди мен.
Ою терең Алооке
Ойлоноюн иш деген,
Ар түрлүү санаа ой ойлоп,
Амандыгын издеген.
А күнү туруп Манасты
Коносузбу сиз деген.
Эли-жоосун байкабас,
Эрдиги артық, акылы аз,
Баатырлык менен күчүнө —
Өз боюна болгон мас,
Кономун деди баатыры,
Конок ашкa Алооке
Даярланды акыры.
Саясы салкын терек бар,
Сандыргалуу Манаста
Салтанаттуу Серек бар:
Алооке кылар конокту,
Алоокеден аш жесен

Арбыттыңар дүмөкту.
Аш жегенди коюңар,
Малынан алып союңар,
Өзүңөр колго бышырып,
Өлчөө менен тоюңар.
Ал сөзүн макул алганы,
Абакеси эр Бакай
Алоокенин мойнуна
Алты бәэ, төрт өгүз
Он мал салық салганы.
Тандап туруп семизин,
Алып калды сегизин.
Семиз малын союшуп,
Сексен төрт киши ушулар
Чала-була тоюшуп,
Кызмат кылган калмакка
Кыйласын берип коюшуп,
Жатты жайлап конушуп.
Кытай жатты жайына,
Өзү билген заң менен,
Эрте туруп Ажыбай
Азан айтты таң менен.
Азандын үнүн угуптур,
Адамдын баары туруптур.
Алты дуу-дуу ээрчитип
Азыр келди Алооке
Арстан эрдин үстүнө.
Таазым кылып киреди,
Душманыңмын мен деди,
Душман да болсом жан кыйбай
Амандық бергин сен деди.
Катылбадым, карадым,
Тынччылыкты кааладым.
Ары-бери карадым,
Алышар алым калбадым.
Күрөшөргө құчум жок,
Жұдәп жаным сурандым.
Жүрөгүмдө бүтүн жок,
Ар кандай айтсаң көтөрдүк
Амырыңа чара жок,
Амандыкты өтүндүм,
Анжы, Манжы, Таңшанды
Караган менен кара жок,
Кайратым бойдо калган жок,
Чын айтамын, жалган жок,
Чыр кылар шайым калган жок!
Ушу Анжыян жерине
Уруксат берсең жердедим
Уруксат сизден жок болсо
Узак жол издең дегдедим.

Жооп берсөң турайын,
Жоолабай моюн сунайын.
Жол берсөң кетип тынайын,
Карап бер десөң карайын
Бүгүн айтып угузуп
Эртең кайра танбайын,
Букара кылсаң боо бармын.
Упалуу беттен кан акса
Убалы кимдин мойнунда?
Сурмалуу көздөн жаш акса
Сүусу кимдин койнуна?
Атышсам аман калбадым,
Аманат жаным жалмадым,
Өкүнчүм жок сөзүмдө,
Өлүм жакын өзүмө,
Арстан Манас экенсин,
Ажал огу сайылып
Турат эken көзүндө!
Атышып алар алым жок,
Кармашып алар каруум жок,
Чыкпайм ушу жерден деп
Чыр саларга чагым жок.
Кеңчилик кылсаң турганым,
Кеңчилигин жок болсо
Кетmekке моюн сунганым.
Урматтасаң турганым,
Урматтабайм, жок десөң
Урушарга шайым жок,
Үзүүгө моюн сунганым.
Өлбөй тирүү турушум,
Өлүмдөн кыйын жумушум.
Айрылдым таажым-тактымдан,
Кармашып адам жеңе албас
Башында сыймык бактындан!
Катыла албай Алооке
Канкор Манас баатырга
Кадырын салды жепжеке.
Өлүмүн тилеп өтүндү,
Жанын тилеп жалбарды,
Кыйын эken Алооке
Кыларын билип кыйналды,
Кыйла сүйлөп кеп салды.
Кылайя багып күлбөгөн,
Күлгөндүн сырын билбеген,
Күнгүрөнө сүйлөгөн
Кыраан Манас кеп айтат:
Мынча не деп кысталдың
Эй, Алооке, деп айтат.
Жалбарып жаның сурадын,
Жайынды көрүп туралын.

Түп Бээжин жаткан жериңиз,
Түмөн кытай элиңиз.
Бабам өткөн жерибиз,
Байкасан ушу кебибиз.
Башкы балаң Бooкени
Мага жолдош бериниз!
Ак үйлүүгө алганым,
Ал сөзүмө көнбөсөң
Азыр бүгүн башыңа
Акыр заман салганым!
Конгуроолу бай деген
Бир агаңыз бар экен.
Абыш аттуу уулу бар,
Айтканымды угуп ал.
Кошабышын бериниз,
Кошабышты бербесөң
Койгулашар жерине
Колунду курап келиңиз!
Бергин Бooке балаңды,
Бербес болсоң балаңды
Түптүз кылам калаанды!
Көчүп алып тез жогол,
Көргөзбөгүн каранды!
Өлөм деп билсең кообунду
Атышар болсоң колун жый,
Азыр бер деп жообунду
Күчөдү Манас күркүрөп,
Жаалына чыдабай
Алты дуу-дуу, Алооке
Оно бою дүркүрөп.
Кошабыш, Бooке келгени,
Кой баатыр, урушбаймын деп
Кошуп экөөн бергени.
Алооке уулу Бooке экен,
Атканын жазбас мергени.
Кошабыш деген эр экен,
Кошу болсо, кол болсо
Э дегиче аскерди
Эсебин алчу неме экен.
Баласы менен анысын
Баатырга кошту Алооке,
Баркын кийин билерсин.
Кармашып каны төгүлбөй,
Качып калкы сөгүлбөй,
Урушуп уят болбоду,
Улуктук кылып Алооке
Ушинтип ишин ондоду.
Каалаган экөөн алыштыр,
Канкор Манас саламат
Кайта жолго салыптыр.

Анжыяндын башы бар,
Аңдап көргүн жакшылап
Сай тулпарды байлатып
Акыр кылган ташы бар,
Аппак таштан үйдүргөн,
Ат акыр кылып койдурган.
Калмактан алып буудайын,
Кас буудандын* баарысын
Жемге байлап жудайын,
Алты ай тынчтык алыптыр,
Анжыяндын шаарынан
Кытай, калмак баарысын
Айдап кууп салыптыр.
Алооке кандын калмагы
Жылып качып астыртан
Жыл маалына калбады.
Уруш-талаш, бүлүк жок,
Атылбаган замбирек,
Жазайыл мылтык жана топ.
Жыл маалына жеткенче
Жалгыз калмак калган жок.
Кеткендерин кетирип,
Келгендерин келтирип,
Алооке Манас айкашып,
Жата турсун жайкашып.
Алооке деген кан чыккан,
Манастан мурун байкасан
Айбатынан жан чыккан.
Асили болгон кытайдан,
Аскери болгон канча сан*,
Кара кыргыз, казактан,
Калк кутулбай азаптан,
Тұтунұнө бир киши
Баштан алган алымды,
Падышадан ким көргөн
Бул өндөнгөн залимди?
Бошонду казак, кыргызы,
Болгон экен ал элдин
Артыгыраак ырысы.
Алоокенин мойнуна
Артылды кылган кылмыши.
Кылмыши эмей неткени,
Кылым жүрт колдон кеткени.

**МАНАС БААТЫР ӨЗҮ КАТЫЛГАН ШООРУК КАНДЫ ЖЕНИП,
АҚЫЛАЙ ДЕГЕН КЫЗЫН ТАРТУУГА АЛГАНЫ²**

Башы маймун элинен,
Жолун Дөбөт атаган,
Күн батышы жагында
Күлдү* кыргыз катаган,

Кундуз, Талкан жери бар,
Кубайыс деген калаасы,
Алардын жердеп турганы
Таш-Котондун талаасы.
Эл байы көп, калаасы аз,
Жерине бүтпөйт эч бир саз.
Дөбөт чөлү атанаып,
Жакасы күм, тоосу таш,
Алайдын түштүк жагында,
Башы Дан-Дун тоосунда,
Маймундуктун Шоорук кан
Жаткан экен ушунда.
Калча деген калкы бар,
Калча жайын сурасаң
Кыргызга жакын каркыбар.
Алтайлык кыргыз барыптыр
Ополдун тоосун оролуп,
Кенжутка жетти көчмөнү,
Аягы өтүп Алайдан
Ызар тооно өткөнү.
Ырысы каткан Шоорук кан
Манасты билбей көпкөнү:
Качып жүргөн салты бар,
Кара кыргыз деген эл,
Мунун кайдан чыккан калкы бар?
Ээ кылбай оттоп жеримди,
Элебей жаткан элимди,
Басып оттоп жеримди,
Байкабай жаткан элимди.
Элимди илбей көзүнө,
Не десем болор кыргыздын
Эрдемсип келген өзүнө!
Зордук кылып жер оттоп
Сонунду көргөн жүргөн го,
Күн чыгыштан — Алтайдан
Буларды бир сонун мээнет сүргөн го?
Жамаама* келген кыргызды
Жалмабай болбойт экен деп,
Жаны бар адам болгон соң
Жалпайып жатыш бекердеп,
Бул баатырсып келген кыргызга
Барсылдашсам нетер деп.
Кыйындыгын көрөйүн,
Кыргыздан жылкы бөлөйүн.
Жалпайып жата бергенге
Жаман деп мени ойлойбу?
Жаңы келген кыргызды
Чаап четин тойлойлу.
Кыргыздан жылкы бөлөйүн,
Кытайдан качкан кызталак

Мунун кыйындыгын көрөйүн.
Үйүр кылбай боюма,
Келтирбей Көнөр оюна,
Жакынын чаап алайын,
Жакындалтпай ушуну,
Жадатып кууп салайын!
Келгенин чаап алайын,
Келтирбестен ушуну
Кебезге сүрүп салайын!
Өздөрү жүрүп өлө албай
Өкүмөт кеби бир далай.
Жандары жүрүп жай албай
Жайылдык кеби бир далай.
Аскерди жыйнап албасам,
Анча-мынча бүлдүрүп,
Анжыянга, Кашкарга
Артылта кууп салбасам!
Кошун жыйып, кол жыйып,
Кошунду арбын мол жыйып,
Кысмакты буга кылайын,
Кыйыктык кылган кыргызды
Кылычка салып кырайын,
Кызылдан ары өткөрүп
Кыр ашырып тынайын!
Кошун алып жүрөйүн,
Аягын өөдө түрөйүн,
Айдап тоодон ашырып,
Алайды көздөй сүрөйүн!
Кезектин уулу Шоорук кан,
Кесиреттүү бу бир жан.
Ат ордуна мингени
Кызыл куйрук, кызыл нар,
Татала деген журту бар,
Таза сонун ушулар.
Төөнү багат мал кылып,
Кышында барбайт ээлери,
Кырга кетип төөлөрү.
Төөгө ылайык чөбү бар,
Жапайы кетип жан сактап
Төө кийиктин көбү бар.
Сууга таңсак, баары чөл,
Мар-жыланы — баары төл.
Чөлдө жүргөн кулан бар,
Урун мар деп аталат,
Уча турган жылан бар.
Кай бир булак көзүндө
Кайнап жатат куланы,
Качырганын соо кылбас
Канаты бар жыланы.
Жетигендин тарабы

Жери Кенжут карады,
Күн чыгышы Ималай,
Шолорду да жердеген
Шооруктун эли бир далай.
Калкына кабар салыптыр,
Казаттын жолун билбegen
Капилет ёскөн калктыр,
Эки жүз да токсон миң
Элин жыйып алыптыр.
Чечендөр аттуу баатыры,
Ченсиз айбан акыры,
Күлтүкан аттуу балбаны,
Күлдү журтун алганы,
Күйөнүш, Кеймен аяры,
Эр Шоорук кан баш болуп,
Күнгүрөп жолго салганы:
Чаталак ашуу бел менен,
Эки жүз да токсон миң
Ар түрдүү сонун эл менен.
Шоорук кандын кызыл туу
Асабасы жалбырлап,
Алтын купа* добулбас
Какса угулуп каңгырлап,
Тартып керней бапылдап,
Дап кактырып дапылдап,
Чымылдагы, сурнайы,
Карап көрсө каранды
Чын балакет турбайбы.
Эркек үчөө, кызы экөө
Шоорук кандын баласы,
Акылай улуу кызы экен,
Ургаачынын сарасы*.
Он алты жарым жашы бар,
Оролгон кара чачы бар
Саат салган топчудай
Келишкен кара кашы бар.
Инжи тиштүү, кыйгач каш,
Тамагынан көрүнгөн
Кара мейиз жуткан аш.
Колу күмүш зымындай,
Бели канжар кынындай,
Сонундугу этинин
Зооттон чыккан чыныдай,
Карагаттай көзү бар,
Канттан ширин сөзү бар.
Аскерин жолго салыптыр,
Эртең аттанамын деп
Эр Шоорук үйдө калыптыр.
Кериле басып Акылай
Кеп айттуучу кези бар,

Кыздын кеткен үшү бар,
Тұндө көргөн түшү бар:
Ата, сизге кеп айтам,
Алысты санап мен айтам,
Аттанбасаң деп айтам.
Шымал жактан сел келди,
Селдей көчүп жер келди,
Жер учурган жел келди!
Аккан селин андасам
Кара батқак ылайы,
Карайлатып куткарбай
Каптап калды далайды.
Сел батқакка калыпмын,
Сенделип качып алыпмын,
Ағып сууга өлөрдө¹
Алтын барик чынарга
Өзүм жетип калыпмын.
Чыктым чынар башына,
Ачасында олтурсам
Атакем келип кашыма.
Теректе калдық тербелбей,
Кериде калдық кебелбей.
Суу капитады, сел болду,
Кыян менен кыжылдап
Ағып жүргөн эл болду.
Табирчиниз бар бекен,
Атаке, бул иш не болду?
Жүрөгүм чочуп айрылып.
Жұдәдүм жаман кайгырып.
Алтайдан келген қыргыз деп,
Каңгайдан келген качын деп
Асыла берип атаке
Жүрбөгүн тактан айрылып?
Башың курган бала деп,
Башчы болбо мага деп,
Бакшы болуп кеттиңби!
Жашабай жатып кандай түш
Айтасың азыр мага деп.
Кыян капитап сел келди,
Сел болгон бул әмеспи.
Қыргыз деген эл келди.
Чыккан чынар терегин
Чындал кудай бергени,
Чаап алып қыргызды
Чынарга чыгып турғанын,
Чырагым сенин тунғаның.
Такка минген өзүмдүр,
Так ушу балам сөзүндүр.
Айтып аны Шоорук кан,
Адамдар болду айран тан,

Добулбасы кагылып,
Тууга байрак тагылын,
Шоорук жолго салыптыр.
Бара турсун каныңыз,
Баатыр Манас не болду,
Кабарын угуп алыңыз.
Айлы конуп баатырдын
Азиреддин Кара-Too,
Бардап көрүп элини,
Байкап көрүп жерини.
Баатыр шонтип туруптур,
Шол чакта келип туурадан
Шоорукту кудай уруптур.
Кара-Тегин жол салып,
Алайда жаткан кыргызга
Кошуну келип кол салып,
Нойгутка ойрон салыптыр,
Ошпурдун айлын ондурбай,
Окчуну чаап алыптыр.
Окчу кыргыз уругу,
Ойбай салып куруду.
Күн бейшемби чак түштө
Кан Шооруктун аскери
Каптап уруш салыптыр,
Жер жайнатып жылкыны
Жети миңче алыптыр.
Жума күнү кечинде,
Бешим өткөн кезинде
Күлүшаанын тоосуна
Кийик атып, аң уулап
Келиптири Манас ушунда.
Карк алтын алган бир калта.
Каңкорго кабар айтмакка
Качып барган Ақбалта.
Көзүн салып кийикке,
Кийикчинин баарысы
Чыккан экен бийикке.
Акбоз атын моюндап,
Ак сакалын коюндап,
Ақбалта барды ақырып,
Айгай салып бакырып.
Жұлұндәй боз ат алдында,
Жүр Манас деп чакырып.
Уу кылганы көп киши,
Арзан жумуш эмес го
Ақбалтанын бул иши,
Ашыгып мынча не келди?
Калыбет эле бу киши,
Кабарын сурал билелик
Кандай да болсо бул ишти.

Акбалтага жыйылып,
Аң издөөдөн тыйылып,
Келип кебин угултур,
Айтканын угуп Манастын
От көзүнөн чыгыптыр!
Аскер ылдам келсин деп
Алты киши чаптырды,
Анжыяндын боорунан
Адам калбай келсин деп
Кошунуна чакырды.
Кара-Кулжа тарынан,
Көкүрөк, Көк-Арт баарынан,
Кара-Алма кайкы белинен,
Калба деп кыргыз элинен,
Топурак-Бел, Кара-Суу,
Ортосу Оган дабаны,
Орчун шаар Анжыян,
Тез келсин деп аларды,
Маргалаң менен Зымыны,
Калбасын деп Чымыны,
Кожент менен Жызакты
Бачым-ылдам келсин деп
Баруучусун узатты.
Айтып кебин эр Манас
Анжыянды чакырып,
Айтып Манас болгончо
Акбалта сөгүп бакырып:
Жакыптын уулу Манасым,
Жанынды жечүү баласың,
Айрып келип Алтайдан
Азапка салчуу балаасың!
Атамдан калган жерим деп
Жетим уул, тул катын,
Чаптырып ийип кыргызды
Убалга минтип каласың!
Кытайдан бөлөк жоо жок деп
Кыялыңа аласың,
Кырып кетсе кыргызды
Кыбаң шондо канасың!
Алтайдан элди көчүрүп
Кыянатчы адамсың!
Адыры чөптүү, жери жай,
Ар түлүк малга эли бай,
Маңгул, калмак аралаш
Башыбыз Мамыр, кен Алтай!
Бар-Көл, Төр-Көл көлүбүз,
Баштап келип балаага
Малынткинын көрүңүз!
Алдырып коюп Алайдан,
Арманда өлөр далай жан,

Алтай деп жүрүп көбүбүз,
Анжыян, Алай жериңиз,
Арзыбады көөнүбүз.
Калкыңа түштү калаба,
Капталып калып кечээ күн
Кажылдаган балаага!
Нар төө минген адам бар,
Ажаалаган арамдар,
Кара желек найза алган,
Каарганды кайсаган,
Кабагы бийик, көзү үнкүр,
Кара сакал, тик мурут,
Кайдан чыккан бу журт!
Каңылжаары каңкайған,
Кайсы бирөөн карасак
Кара нар минип даңқайған
Айылга кирип кол салып,
Аткылашып биздин эл,
Кыйласы өлүп сулады,
Кыз-катаңдын баарысы
Кырга качып чуулады.
Арбыны жаа, аз мылтық,
Айдады жылкы дыргытып.
Ар бирөөсү күрсү урат,
Казандай болгон күрсүсүн
Канчалык жерге ыргытып.
Төө минип жүрүп найза алган
Төбөдөн урган кандай журт?
Нар минип жүрүп найза алган
Наадандыгы ашкан кандай журт?
Найза деген бир жарак
Ат мингенге ылайық,
Кайта электе бат барып
Калабаны кылалык.
Акбалта барып ашыгып,
Кырып кетти элди деп,
Кызыл ээк чалдарга
Кыйын түйшүк келди деп,
Чаап кетти элди деп,
Жаштарынын башына
Жаман дүмөк келди деп
Акбалта айтып салыптыр,
Аны-муну дегенче
Алтымыш мин қошуны
Азыр болуп калыптыр.
Ак асаба, кызыл туу,
Айгайлаган ызы-чуу,
Көк асаба, кызыл туу,
Көк жаңырган улуу чуу.
Көк жал Манас баатырдын

Жүрүп калган жери бу.
Алтайга барчу белинен,
Ашыгышып ашышып
Ат баспаган жеринен,
Кийик ашпас тоо менен,
Тар капчыгай зоо менен,
Ашып кыя бел менен,
Өлгөнчө кармашайын деп
Өзү тийген эл менен
Ашып түштү Алайга,
Андал турсаң мунун да
Арты кетер далайга,
Үркүп кыргыз кетиптири
Анжыян жаккы тоосуна
Шоорук кандын кошуну
Тоо таянып жетиптири.
Караанын жаңы көргөндө^{*}
Караңғы кирип кетиптири.
Урушту түндө салбайын,
Уbaraaga калбайын.
Калбаны түндө салбайын,
Канга забын* калбайын.
Не болсо эртең көрөрмүн,
Үрүстөм өзү болсо да
Үстүн-астын бир салып
Үлгү кылып жөнөрмүн.
Каарданып муну айтып
Кабылан төрө Манасың
Жатып тынчтық алыштыр.
Багымдат намаз окушуп.
Азырлап атын токушуп,
Жарагын белге чалынып,
Жаратканга жалынып,
Ак күбө тонду кийинип,
Саадагы бала белиндей,
Тасма тартып ийилип.
Алыссы-жуук айныбас,
Ыраакы-жакын ылгабас,
Ортосу болот, оозу албарс,
Тұтұнұ туман, тұбы ыспан,
Кароолу джаал,* огу ажал,
Асынып жүрсө Аккелте
Ашыкласа — койчагыр,
Ачууланса — замбирек —
Аккелте мылтық асынып,
Шай колдогон бадирек,
Камыш кыйып каптаган,
Тарамышка чаптаган,
Темириң сегиз кырдаган,
Он эки түрлөп сырдаган,

Бөрү тил мизин чыгарган,
Учун ууга сугарган,
Шамалга тийсе ырдаган,
Тийген жери ырбаган,
Чагарак алтын тактырган,
Душман жакка бактырган
Салды найза карыга,
Сандыргалуу султаның
Бүгүн минип каарына,
Түн ичинде суурса
Өрт өндөнүп кызарган,
Уруштуу күндө узарган,
Заарын тарткан мунардан,
Учун кайкы чыгарган,
Тоого чапса таш кескен.
Белге чапса баш кескен,
Шиберге койсо өрт кеткен,
Шилтегени мұрт кеткен
Алды колго кылышын,
Андалап көр жоого кылышын!
Таш көмүргө таптаган,
Как ыргайга саптаган,
Көөкөрчө кылып ийдирген,
Кыл кыял чаап чийдирген,
Чагарак алтын сомдогон,
Чапкан жоосу оңбогон
Эшик эндүү айбалта
Кыстарып алып белине,
Кыргын салып келүүгө
Шоорук кандын элине,
Коргошун-чоюн күйдурган,
Сабын темир бурдурган,
Башын болот каптаган.
Сабын темир саптаган,
Бери болсо күрсүсү
Беш жүз батман салмагы,
Бербердигер колдо деп
Беленденип алганы,
Ээринин кашына
Кыпчып алып чатына.
Мунун баарын көтөргөн
Айраңмын минген атына!
Өңү кула, кара жал,
Өзгөчө сонун бу бир мал,
Арстан эрдин мингени
Аккула деген аты бар,
Айбандан бөлөк заты бар:
Чаткаягы чаткалдай,
Жүрүп берсе чатына
Жүктүү төө баткандай,

Куюшкандын кошконго
Он бир карыш казанды
Ойноп-күлүп аскандай,
Болжолу жок чондугу,
Бооруна карандын
Момолой ийин казгандай
Таноосуна-мурдуна
Кирер болсо жөргөлөп
Азыркы жургөн адамдар
Кийими менен баткандай.
Камыш кулак, сом туяқ,
Балтыры бала белиндей,
Басканы сырттын желиндей.
Чарайна төшкө тартынып,
Каруу-жарак карк алтын,
Көпкөк темир артынып,
Карыпчысы, кыягы,
Каармандай сыйагы,
Белдемчи* темир байланып,
Бел булуттай айланып,
Бербердигер бергин деп
Жаратканга жалбарып,
Майданга барып турганы,
Ажаалалап кыйкырып
Капырды кудай урганы.
Дөгөшө аттуу балбаны
Төрт мин кошун алганы,
Төрөнү көздөй ат кооп
Баары жөнөп калганы.
Арстан Манас баатыры
Алиги төрт мин баатырды
Астын-үстүн салганы,
Аккуланы жүгүртүп
Аралашып калганы.
Дөгөшө келип качырып
Төрөгө найза салганы,
Дөгөшөнүн найзасы
Төрөгө батпай калганы.
Төшүнө найза такалды,
Карылар айткан макалды.
Төшкө сайып Дөгөшө
Жыгууга алы жетпеди,
Найза сайган капырга
Аккула ат менен кептеди,
Найзасы сынып качырап,
Өз найзасына илинип
Чалкасынан кеткени.
Жыгылып калган капырды
Сырттан Манас беттеди,
Жерден өөдө турарда

Шыпирма кылыч кара курч
Башын кагып кеткени.
Башы калды томпоюп,
Өлүгү калды зонкоюп.
Төрө Манас баатыры
Төрт миң келген капырды
Төгүп канын ақыры
Эт бышым койбой жапырды,
Канын суудай сапырды.
Үч миң алты жүзүнү
Жерге басып түзүнү
Кырып-жоюп сап кылды.
Жана Шоорук жиберди
Чечендер аттуу балбанды,
Он эки миң кол менен
Манасты көздөй жапырды.
Күлтүкан аттуу балбаны
Күркүрөп күрсү алганы,
Жеке өзү бир минип —
Жетимиш кулач пил минип,
Күрсүсү бар молодой,
Караса көзү капырдын
Кайканга казган ороодой,
Көзүндөгү чылпагы
Кайнаткан батман шородой.
Он эки миң жабылып,
Аккелте мылтык бир атты
Арстан Манас камынып.
Аккелтенин дабышы
Алты күндүк угулду,
Огу тийип капырдан
Отуз-кыркы жыгылды.
Түтүнү басты тумандай,
Кулап түштү Күлтүкан
Жер силкинген дубалдай.
Найза салды Чечендер,
Андей найза салгандан
Алек болгон нечендер.
Найзасын баатыр кагыптыр,
Арстан эр кылыч салыптыр.
Найзасы тийбей кеткени,
Найза салган Чечендер
Ажалынын жеткени.
Жетпегенде неткени,
Төрө чапкан бу кылыч
Төбөсүнө жеткени,
Ат-маты менен бөлүнүп
Жардай кулап кеткени.
Кыргыздын баары күнгүрөп,
Бакай баштап баарысы,

Кыргыл баштап карысы
Алтымыш миң көп аскер
Ат коюшуп калышты.
Аш кайнамга калбады,
Он эки миң кошунун
Ойрон кылып салганы.
Кан Шоорук кан акырды,
Качыр, капта, койбо! — деп
Кайраттанып бакырды.
Жүргүзүп ийди майданга
Сексен төрт миң капырды,
Аз экен деп ойлонуп
Арстан Манас баатырды.
Минчинин саны — сексен төрт,
Билгенге болду кызыл өрт.
Жеткен ажал далайга,
Уруш болду Алайда.
Шоорук кан, Маймун зор экен,
Жүрүп келген кошуну
Үч жүз минчө кол экен.
Өлдү көбү тенделип,
Жаны тирүү калганы
Жарадар болуп сенделип.
Эртеси жок кечинде,
Түш эңкейген кезинде
Көтөргөнү туу болуп,
Көзүнүн жашы суу болуп,
Сандыргалуу төрөнүн
Заарына чыдабай
Шоорук каны баш болуп
Качып алып жөнөдү,
Ар тушунда бел менен
Ашып алып жөнөдү,
Өлгөнүнөн калганы
Эки-үч бөлөк бөлүнүп,
Шашып алып жөнөдү.
Мургапты көздөй бет алып
Каны Шоорук салыптыр.
Үч жүз миң келген аскерден
Шоорукка жолдош көп элден
Алтымыш миң калыптыр.
Кабандар деген жол менен,
Бузулуп качкан кол менен
Эки күн түн качыптыр,
Энтелеп жаман шашыптыр.
Шоорук барды жерине,
Аныктап кабар сала албай
Өз караган элине.
Бири минден коркпогон
Баатырды көрүп келдим деп,

Баш кесүүдөн сөзбеген
Капырды көрүп келдим деп,
Караанын көрсөң өлөсүн,
Кача көргүн элим деп
Кууган Манас баатырдан
Куруп калган Шоорук кан
Жарым күн мурун барыптыр,
Жар чакыртып туш-тушка
Калкына кабар салыптыр.
Ую, төөсүн айдашип
Убараага калыптыр.
Таң атканда Шоорук кан,
Калкы үркүп дооруккан,
Ордосуна барыптыр,
Ойбоюн айтып салыптыр.
Шашкеге калбай эр Манас
Шатырап кирип барыптыр.
Саркерлерин* сап кылып,
Таш-Котонун талкалап,
Качып тоого кан Шоорук
Кара жанын калкалап:
Кытайдан качкан качак деп,
Маңгулдан качкан байкуш деп
Байкабай барып кол салдым.
Кол салбай куруп калсамчы
Балакетке чоң калдым!
Калкыма кылдым залалды,
Катын-бала таланды.
Элиме кылдым залалды,
Эр азамат калбады.
Аңдабай туруп катылып
Абыдан айттым сырымды,
Жарашпасам жалынып
Элимден койбайт ырымды.
Ойлонуп аны Шоорук кан,
Оболу барып катылып
Ойрону чыкты канча жан.
Муну ойлонду Шоорук кан,
Мурунтаан ойлонбой
Мурдар болду канча жан.
Көрүндү дүйнө көзүнө,
Көпмөңсүгөн кан Шоорук
Эми келди эсине,
Бармак болду тартуу алышп
Эр Манастын өзүнө.
Ордодо жүргөн отуз кыз,
Окуп жеткен баары да уз.
Кыйбат баа кийгизип,
Кылтылдаган жорго аттан
Отуз бедөө мингизип,

Жасап кыздын баарысын,
Таштады Шоорук намысын,
Өз баласы Ақылай,
Ойлонсоң кара жан кыйын,
Ошону баштап алышын.
Он алты жарым жашы бар,
Олондой кара чачы бар,
Тал чыбыктай бою бар,
Салтанатын коюп сал.
Кашы кара кыйылган,
Канга ылайык бу бир жан.
Көзү кара коюлган,
Көргөндүн көөнү тоюнган.
Ар мүнөзү бир башка
Ак тасмадай чоюлган.
Тиши байман күрүчтөй,*
Өң шоошагы, сыпаты
Зымга тарткан күмүштөй.
Ачык кабак, жатык сөз,
Кобуш мурун,* марал көз,
Алма моюн, түймө баш,
Кепичинин такасы
Жаркыраган жакут таш.
Шоорук шондо кеп айтып,
Ақылай балам деп айтып:
Башында балам кой дедин,
Байкабай туруп бок жедим.
Урушпай ата, кой дедин,
Угуп туруп бок жедим.
Тилинди балам албадым,
Тигилди капка арманым,
Тим кетти балам дарманым,
Жаным тириү калса деп
Тилендим да зарладым.
Нуркталып калган эл экен,
Ушу күндө бу кыргыз
Урушка туулган неме экен.
Түптөлүп калган эл экен,
Түк качпаган өлүмдөн.
Дүмөккө тууган неме экен.
Алсан өз балам кебимди
Тартуу кылыш барсам деп
Таап турал эбинди.
Ат уяты сатуу деп,
Кыйладан угуп жүрөмүн
Кыз уяты тартуу деп.
Айтканда тилим алсан дейм,
Атакенди өлүмдөн
Ажыратып калсан дейм.
Каалаган атың миниңиз,

Кайышканым билинiz.
Тандаган тонуң кийиниз,
Табытта турам билинiz.
Тартуу тартып, багынып
Жан аргасын кылбасак
Аман калбас бирибиз.
Муну айтты Шоорук кызына,
Кыз сүйлөдү тышына:
Өкүнбө өткөн ишиңе,
Өкүнүчтүү ажал келгендир
Өлгөн далай кишине.
Тандоо менен ат минип,
Талап менен тон кийип
Байытат белем кыргызды.
Байкабастан катылып
Башында сизди тер кысты.
Кырк бир кызыл нар менен,
Кырк көмүркөй зар менен,
Чабындыдан кутулган
Алты жүз айдал мал менен,
Отуз бир сулуу кыз менен,
Нан көтөрүп, туз менен
Астына барды каныңыз.
Алтымыш нөөкөр кашында,
Алтындуу таажы башында
Эми келди Шоорук кан
Элүү сегиз жашында,
Бото куру мойнунда,
Эки колу боорунда,
Жаш төгүлгөн койнуна,
Болдум душман сизге деп,
Каар салдың бизге деп,
Арстан Манас баламсың,
Ата жолун изде деп,
Кылар болсоң тез кылгын,
Эртерээк ишиң иште деп,
Тартып келдим кызымды,
Жалынып жаным сурайын,
Жалпы журтум кысылды.
Жан билбеген сырымды,
Салдым сага чырымды,
Жайынды билбей катылып
Далай журтум кырылды.
Өзүң билгин эр Манас,
Ырайым бизге кыларды,
Өчөшсөң өзүң да билгин
Өмгөктөтүп кырарды.
Чабамын деп камындым,
Аскер алып үч жүз мин
Алайыңа жабылдым,

Алдырып коюп өзүнө
Жан соога деп сабылдым.
Арзан деп барып тием деп
Арстанга катылып
Акылымдан жаңылдым.
Ажалы жоктон өлбөдүм,
Акыр аргам кеткендөн
Акылай балам баш кылып
Астыңа тартуу жөнөдүм.
Айтты Шоорук мудаасын,
Арстан Манас баатырдын
Адам билбес мүнөзүн.
Кылая багып құлбөгөн,
Құлғөндүн сырын билбеген,
Құңғұрәнүп сүйлөгөн,
Құлпөнү арткан дүйнөдөн,
Каалгадай кашка тиш,
Калайыктан башка тиш
Кашкайып чыгып алыштыр
Абакеси Бакайга
Арстан эр көзүн салыптыр,
Абаке, бу сөз кандай деп
Арсандаң күлүп калыптыр.
Ачуундан аба жаныңыз,
Астыңа келди каныңыз,
Өзүңүзгө сыйынып
Өтүнүп келген жан экен,
Айтканын азыр кылышыз.
Ал сөздү айтып салганы,
Ушундай болсо макул деп,
Орчун жыйын көпчүлүк
Оң сөз дешип калганы.
Ордоңузга киргин деп
Оболунда Шооруктун
Өзүн баштап барганы.
Шоорук кирди сарайга,
Шоораты кетти далайга.
Тартуу келген кыздарды,
Таттуу болду сөздөрү,
Тандаганга бу кыздар
Өзү каалап тийсин деп,
Тандасын деп өздөрү
Көңкү турган көпчүлүк
Кыздын өзүн кыстады.
Ойрот журт турду жардашып,
Ортодогу отуз кыз
Көпчүлүккө көз салып
Кыдырата карашып.
Кыздар карап тек турду,
Каалагын деп бир-бирин,

Сен каалагын деп турду.
Кыргыздын баары кыйкырып
Мейли кары, мейли жаш,
Бейбак кыздар, көзүндү ач,
Самап турган силерди
Кара кыргыз эл болот,
Кайсы бирин кааласаң
Кармаганың эр болот.
Ортого коюп кыздарды
Оңдонушуп бойлорун,
Мени кармар бекен деп
Оодарып кызга ойлорун,
Кырдап кийип бәркәрүн,
Кыз үчүн ондол кәркөрүн,
Сай кашканын баарысы,
Жашы менен карысы
Сакал-мурут тарашып,
Жардап кызга карашып
Тамаша сөзүн айтышып,
Жамандыктан кайтышып,
Көзүн кызга салышып,
Көркүн ондол кай бирөө
Көрөр бекен мени деп
Көбүрөөк сүйлөп калышып,
Курчап турду күжулдап,
Кайсы бирөө урушуп,
Сен илгери турдун деп
Ачуусу келип куучундап,
Ортодо кыздар турушуп,
Теги койбой алат деп
Тийүүгө моюн сунушуп.
Кара турат, кан турат,
Каалайт э肯 бизди деп
Канча түрлүү жан турат,
Уругу кыргыз эл э肯,
Улугу Манас эр э肯,
Эркибизге койгону,
Кааламак бизге эп э肯.
Камалып турду канчалык,
Кыздын баары кысылып,
Ырас коркуп кай бирөө
Ырандары бузулуп.
Ботодой көзү жоодурал,
Болоттой чачы шоодурал,
Сүйгөнүндү карма деп
Астыртадан кобурал.
Кичүүсү айтышуп улуусун:
Кишиден башка бою узун,
Каалоого болбой камалып,
Ушу киши болбой курусун.

Улуусу айтып кичүүсүн:
Кысылбай барып кармай кой.
Кыргыздын кыйын кишисин.
Кыздын баары кысылды,
Тер боюнан сзылды.
Аядил айтып салыптыр:
Жакасынан тону деп,
Астыңкы тандоо биз эмес,
Ақылайдын жолу деп.
Шооруктун кызы Ақылай,
Шоодураган капырай!
Короз моюн, аппак эт,
Койкондогон кара бет!
Карагат көздүү, кардай эт,
Кашкандаған кара бет!
Болгон бизге керим * деп,
Болсун Манас эрим деп,
Кыздардан чыгып бөлүнүп,
Кыргоолдой мойну көрүнүп,
Сұнала басып сүйкайып,
Суу чыбыктай буралып,
Султан эрге бет алып,
Манасты башта көргөндөй,
Барып, келип көнгөндөй
Баатырдын барды кашына,
Кыз да болсо Ақылай
Конду дөөлөт башына.
Теңин тапты теңи деп,
Келди мунун эби деп,
Ақылай мурда каалады,
Артыкпышбы андан деп
Алиги турган отуз кыз
Бирден-бирден кармады.
Карап турган көпчүлүк
Каткырыгы баш жарып
Катуу күлүп калышып,
Мыктысып туруп алдың деп,
Кыйын да болсоң бу сапар
Кыздан куру калдың деп
Шылдыңдашып калышып.
Арстан Манас баатырың
Ақылай сулуу алганы,
Отуз кыз барып кыргыздан
Отуз жигит кармады,
Ар тарапка бет алып
Алтымыш киши чаптырды,
Аскердеги адамды
Баары мында келсин деп
Самбылага чакырды.
Бир жумадан бир жума

Той баштады жупжууда.
Ат, кунанды чаптырып,
Балбан, сайыш, көкбөрү,
Бар өнөрүн арттырып
Отуз күн оюн салышты.
Кызын алып жарашип.
Кырк күн тамам өткөн соң
Кыргыздын баары тарашип,
Кабылан Манас баатыры
Анжыянга бет алып
Аман келди акыры

АЛООКЕ КАНДЫН АНЖЫЯНДАН КАЧЫШЫ

Казатка Манас кетиптири,
Согуш салып Шоорукка,
Чоң үйдүн баары калыптыр
Анжыянга оорукка.
Өрүш толуп мал калган,
Өбөктөгөн чал калган,
Өңкөй зайып жан калган,
Көңүлдөнүп көчүүгө
Эр Алооке кан калган.
Анжыян болуп калаасы,
Алооке кандын баласы
Атын койгон Коң төрө,
Кытайга кыйын чоң төрө.
Он үч жашка жетиптири,
Бээжинде жакын тууганы
Беш жыл анда кетиптири.
Окушун билип кытайдын
Он сегиз жашка жетиптири.
Асталап көчүп алганы
Кытайдан калбай кылкылдап,
Кыргыз кырып салат деп,
Араба менен былкылдап,
Кербен болуп чубашып,
Кебирлешип чуулашип,
Алтай ээн калды деп,
Анжыяны, Нааманды
Ант урган кыргыз алды деп,
Алооке берип уруксат,
Адамы чыгып жолго узап,
Көчкөндөрү көчүшүп,
Көчөбүз деп баарыбыз
Көөрүктөн чубап өтүшүп,
Эки ай жарым жол жүрүп,
Элинен азды сүйрөлүп.
Эл бузулуп калыптыр,
Аркасында элиниң
Аста бирден жөнөтүп
Алооке жатып алыштыр.

Он сегизде Коң төрө,
Дунشا деген Бээжинде,
А да кыйла чоң төрө,
Анын уулу Кур экен,
Конбай мында барганы
Кызматында туру экен.
Коң дегени өз аты,
Бай дегени — амалы,
Курду кошуп алганы.
Анжыянда Алооке
Көчүп чыгып калганы.
Эки таш жерге барыптыр,
Алооке конуп алыптыр,
Конбай менен Кур экөө
Конгондо келип калыптыр.
Жолдогу элди көргөндө
Жобоп келди эр Конур.
Көчкөн элди көргөндө
Көп кейиди Конбайы,
Анжыянда түк калбай
Качкан экен далайы.
Калган экен кытайдын
Карк алтын далай сарайы.
Сайылган бойдон бак калып
Курулган бойдон так калып,
Тигилген бойдон тал калып,
Салынган бойдон там калып,
Занғыраптыр сарайы,
Сапырылып жатыптыр
Кытай, маңгул далайы.
Беш жылдан бери көрбөгөн,
Бээжинге кетип жөнөгөн,
Алооке менен катыны
Келген кенже балам деп
Өбүүгө барды акыры.
Өппөй өлүп калғын деп,
Кол силкип Конбай капыры,
Жакыннатпай энесин,
Жаман көрүп атасын:
Өлбөй тирүү калыпсын,
Өрттөнүүчү калыксың!
Атаң тапкан Фергана,
Атпай кытай эл кана?
Наамандык бүтүн караган,
Тунша кытай уругу
Сун кытай кайда тараган?
Манжурия, тыргооттун
Баарын кайда жоготтуң?
Кара калмак калкыны
Билбепсин өлдин баркыны,

Ферганадан көчүрүп
Кетирипсің тарпыны.
Кыргызга кыргын салбайсын,
Кытайга элди сүйрөбөй
Кырылып неге қалбайсың?
Казакка каран салбайсың,
Каканга калкты сүргөнчө,
Кара жер күчуп қалбайсың!
Кармашпай калкты көчүрүп
Атаке, өзүң кандайсың?
Анжыян эле туругун,
Ушу қылган ишине
Айран болуп турумун!
Бәэжинде қытай уругун,
Бу жерде жатып атаке
Кимден коркуп курудун?
Өңкөй қытай кеттиби,
Өз жериң Бәэжин барган соң
Өлбөскө көзүң жеттиби?
Алтайга айлың кеттиби,
Алтайдан өтүп барган соң
Азбаска көзүң жеттиби?
Угууга жакшы кеп бекен,
Ушул сага эп бекен?
Кызылдай дүйнө чачарбы,
Кыргыздан қытай качарбы?
Азезил мындай атарбы,
Азапка журтуң батарбы!
Окушка кетип оюлдум,
Элден-жерден тоюндуң,
Мен-менсинген чантууга
Бет алышпай қалганым,
Мәэннеттүү менин арманым!
Өзүм болсом бул жерде
Өлүшпөйт белем чантууга,
Жумшакты чайнап жутуптур
Тиши тийбей катууга!
Эми амал-айла жок
Эл кетип, мында жатууга.
Намызданды Коңбайы,
Айран болду сөзүнө
Турган қытай далайы.
Атаке, сага нетти деп,
Не балаа болуп кетти деп,
Кидирбестен көчүпсүз
Ким түбүнө жетти деп
Коңбай айтып турганы.
Алооке ақыл ойлонуп,
Ары бери толгонуп:
Кылайтпай кырып салғыдай

Кыргыз арзан көрүнбөйт,
Айтасың балам мыктылық,
Касташканды соо койбос
Манас арзан көрүнбөйт!
Буруттун жери Нааманды
Мурунку атаң алганы,
Бу сөздүн жок жалганы,
Атамдың жерин бергин деп
Алтайлык келип калганы,
Алар түйшүк салганы,
Артыкча доолап асылып
Манас келип калганы.
Көрүп, билди бабаң деп,
Көтөрүлө сүйлөйсүн
Көпкөнсүң белем балам деп.
Кыжылдап кирген кыргызды
Арзансыткан оюңуз,
Нааман жери Түркстан
Чантуунун жери, коюңуз,
Манасы тирүү бар турса
Баң эли Бээжинде
Болор деймин тоюңуз.
Тұтқенүңдү көрөрмүн
Тұмөн қытай элинде,
Сүрүшпөй калар неме әмес
Тұп Бээжиндин жеринде.
Бээжинге барбас эл болсо
Мен бу жерден кетип не қылам
Каканга барбас калк болсо
Качып көчүп не қылам?
Бет албай буга жоо калбас,
Белин ашпай тоо калбас,
Бекерге балам эрсинбе,
Бээжин да мындан соо калбас!
Катылбай буга жоо калбас,
Кайкысын ашпай тоо калбас,
Кара күчкө балам эрсинбе,
Какан да мындан соо калбас!
Көчүп барам өзүм деп,
Көкүрөгүң өргө айдал
Көөсөрлүк айткан сөзүң деп.
Бул Манастын барында
Бузукту кыйла көрөсүң
Бурта Бээжин шаарында.
Түгөнгөн чантуу барында
Дүмөгүң кыйла көрөсүң
Тұп Бээжиндин шаарында.
Бейкапар сөздү сөздөп ал,
Бел кубатың толгондо
Бу жерде дебей Манасты,

Бээжининдөн көздөп ал!
Бедөөнүн жалын өрүп ал,
Бейкабар сөзду мага айтпай
Беттешсем десен Манаска
Бээжининдөн көрүп ал?
Айттым муну мен деди,
Аяганым сен деди,
Нааманга Бээжин алты айлық
Арасы кыйла жер деди,
Кармашсам десен Манаска
Камынды кыла бер деди.
Түркстан бизге жер эмес,
Түмөн кытай эл эмес,
Сүрүшө кетсек бул жерде
Түгүндү коёр неме эмес!
Алыңа карай ойногун,
Акылың менен ойлогун,
Атам тең деп асылып
Арам өлүм болбогун,
Атаңдын көзүн ойбогун,
Ак сакал болгон Алооке
Арманда кылышп койбогун,
Акылың болсо сен балам
Ал жетер жоого ойногун.
Айбатына-сүрүнө
Акылым ойлоп жетпедим,
Ажалымдын жогунан,
Желмогуздун өзү экен,
Жерге кирип кетпедим.
Курусун жалган дүнүйө,
Кутулар жагын беттедим,
Ажыдаар жаткан бакчага
Көчөсүнө баргандан
Калбаган жалгыз тириү жан,
Көзгө илинсе жалмаган,
Атаң да бекер калбаган,
Ажыдаар жутсун деп
Барса келбес көчөгө
Барыңыз деп айдагам.
Атаң түгүл бул Манас
Ажыдаар сунду моюнун,
Атакен көрдү оюнун.
Сүйрөп чыгып ордунан
Алып келди ордого,
Ордодогу көп кошун
Корголоду коргонго.
Байкап сүйлө, сен балам,
Манасты арзан ойлобо,
Кабылан, шери, бөрүсү,
Адамды көрсө умтулган

Айбан жырткыч баарысы
Атасынын көрүсү
Катылбастан койгону,
Байкап турсам баарысы
Манаска нөкөр болгону.
Карал туруп атакең
Кара жандан тойгону,
Анжыяндан кетүүнү
Атакең анан ойлоду,
Кеткенден бөлөк кейиш жок
Кейишиң тириүү калбайсың,
Тириүүлүктөн бейиш жок.
Качуу керек кайгы жок,
Өз тууганга баруудан
Өзөк кылар айбы жок.
Бекерге айтпа сөзүндү,
Бейпай кылба чантууга,
Бээжинге алып бар өзүмдү,
Көсөл Манас бир баар,
Көрөмүн шондо күчүндү!
Ал сөздү айтып Алооке,
Жүк артканы токсон нар,
Каралап калган канына,
Канынын калган жанына
Жыйырма беш миң киши бар.
Атасынан уккан соң
Коң төрө тили байланды,
Көңкү журту баарысы
Көчөрунө шайланды.
Үй кылышты чатырдан,
Жогунда көчүп кетүүгө
Коркуп Манас баатырдан,
Алооке сындуу улук кан,
Катарында канча жан.
Каарына чыдабай
Кан Алооке Манастан
Кеткен экен ушундан.
Төрт ай жарым жүрүшүп
Кыргыздын келди Манасы,
Бошоп жери калыптыр
Анжыяндын калаасы.
Катарлаш болуп Кошойго,
Кара тейит, найманга
Кабардаш болуп ошого,
Кыйырдаш болуп кыпчакка,
Кышында кирип кышташып
Кара-Өтөктүн кыштакка
Жата турсун Манасың.

АЛМАМБЕТТИН ОКУЯСЫ³

[Сагымбайдын варианттындагы. Манас баштаган кыргыздар Алтайдан Ала-Тоого көчүп келгенден кийинки өзүнчө чоң окуялардын бири Алмамбеттин ангемеси. Окуя ушул вариантта Алоокенин качып кеткен жеринен улай жайгашкан. Бөлүмдүн кыскача мазмуну төмөнкүчө: Кытайдын белгилүү кандарынын бири жана бүт кытайдын аскер башчысы Соорондүк 54 жашка келгенче эрекек балалуу болбой, көп капа болот. Акыры анын аялы Экзердин боюна бүтүп, эрекек бала төрөйт. Чексиз кубанган Соорондук чоң той берет. Той учурунда баланын атын коюп бергиле — деп, Соорондук элден өтүнөт. Балага ылайыктуу ат таба албай көпчүлүк кысылып турганда кытай думанасы пайда болуп, балага «Алмамбет» деп ат коёт. Ал думана Кыргыз экен. Алмамбет бала күнүнөн боорукер, калыс болуп өсөт. Он төрт жашынан тартып атасынын ордуна такка минип сурак жүргүзөт, калыстыгы, адилеттиги менен атагы чыгат, кытайдын башка кандыктарындагы адамдар ага келип арыз-муңун айтуу, качып келип анын карамагына өтүү көп болот. Бул иштер, айрыкча баланын адилет, калыс адам катарындагы эл арасындагы даңкы кытай кандарынын күнүчүлүгүн туудурат. Алмамбет кытайда колдонулган айрым адаттарга каршы чыгат. Мисалы: башка жактан улук келсе анын урматына адамдан курмандык чалынат экен. Соорондуктун ордуна аскер башчысы катары Алмамбет шаарларды кыдырганда анын урматына да адам чалмак болушат, ал билип калып тыюу салат. Кытайдын башкы каны Эсенкан үчүн жаңыдан бойго жеткен кыз балдар менен эрекек балдарды өлтүрүп, алардын боорунан кары адамды жашарта турган дары жасашчу экен. Алмамбет буга да каршы болот.

Аскер башчысы катары түрлүү жерлердеги согуштук даярдыктарды көрүп кыдырып жүргөн Алмамбет Эсенкан турган Чоң-Бээжинге келгенде анын ақылчы аярлары: бул бала түбү бизге эл болбайт, өлтүрүп салып кутулалы — деген кеңеш беришет. Бирок, Соорондуктан корккон Эсенкан ага ачык кыянатчылык кыла албай, азыр кое туралы деген чечимге келет.

Ууда жүргөн Алмамбет Манастан качып барышкан Алоокенин элине жолугуп, алардан Манастын жайын угуп, кыргыздарга күүлөнөт. Уу кылганча Алтайдын жолун чалып, байкап келмек болуп жөнөйт да, Көкчөгө жолугат. эн талаада жолуккан өзүнөн жашы улуу адамга Алмамбет «кома» деп кытайча салам айтып учурашат. Ага Көкчө жооп бербейт. Алмамбет бул бизче тил билбеген адам экен го деп ойлоп, сырткы түрүнө карап, ушундай кийинген адамдар бири-бирине салам айтып учурашуучу эле го деген ой менен салам айтат. «Өзүң каапырсың, мага салам айтканды сага ким коюптур» деп Көкчө орой сөздөр менен ачууланат. Буга таң калган Алмамбет мусулман деген эмне, капыр деген эмне, алардын эмне айырмасы бар? — деп сурайт. Көкчө Алмамбетке мусулманчылыктын жолун айтат. Алмамбет мусулман болууну чечет. Үйүнө кайтып келип, мусулман болгула десе атасы да, энеси да тил албайт, Атасы карматып өлтүрмөк болгондо Алмамбет качып чыгат. Жолунан тосуп кармамакчы болгон Мурадилди, Жолойду, Конурбайды, Буданчанды жеңет. Бирок, жалгыздык кылып аларды өлтүрө албайт. Чоң согушта кайра качкан кытайлардын ичинен алдына туура келген бирөөнү тааныбай туруп эле аркасынан сайса өз атасы Соорондук экен. Тааныган соң атасына кол көтөрө албайт:

«Бирди кылмак кыяллы,
Биле коюп атасын
Өлтүрүүдөн уялды».

Көп куугун жана тосмолордон аман кутулуп чыккан Алмамбет Көкчө менен болжошкон жерге карай жөнөйт. Көкчө менен жолугушуп, согушта олжого түшүргөн аттарын элге бөлүп берет. Мага эле жеке берсе болот эле деп Көкчөнүн ичи ооруксуп калат. Көкчөнүн аялы ақылдуу Акеркеч Алмамбетти чоң сый, урмат менен тосот.]

Эр Алмаң анда конуптур,
Эртенқи күнү болуптур,
Атам болду көрөм деп
Алмамбет бармак болуптур.
Алмамбет мында келер деп,
Айдаркан жаткан күтүнүп
Аш-тамагын белендер.
Казактан чыккан көп макал,
Айдаркан анда ак сакал.
Соорондуктун ордуна
Сонун тутуп алсам деп,
Кызматына бел байлап
Ата кылып алсам деп,
Акылына муну алып,
Алмамбет аман келгенге
Айдаркан катуу кубанып.
Алмамбет менен көрүшүп,
Айдарканы карыя,
Айтканына көнүшүп,
Алмаңа кошо келгенге
Аш-тамагын беришип,
Алынып калган казактар
Арт жагынан эришип.
Айдаркан айгай салыптыр,
Чакырып алып Көкчөнү
Акылдашып калыптыр:
Тогуздал кара сойбогун,
Сойбаймун деп тим коюп,
Балам, томсорткон бойдон койбогун.
Беш-төрттөп кара сойбогун,
Сойбо десе сумсайтып
Бекерге куру койбогун.
Бээден бирди соёлук,
Беш-алтылап кой союп,
Баш куттуктап коёлук.
Айдаркан, Көкчө биригип,
Акылдаш болгон коншудан
Алтоо-жетөө илинип,
Атына минип алышты,
Аралап жылкы барышты.
Алты жүз экен жылкысы
Ар кайсысын караса
Артыкча жакшы жылдызы:
Айгыры жакшы бу бээнин,
Курсакка кулун бүтүптур.
Бирөөн көрсө дагы айтат:
Ээр менен эгешкен,
Арыктабай алты айга
Минип журсө түттү деп.
Ар бир бээсин чыгарат

Аябаган сүттүү деп.
Жана бирөөн көрүшүп,
Кулунун жакшы бакты деп,
Жана бирөөн дагы айтып
Уйдан жоош жаныбар,
Кыялыш мага жакты деп.
Жана бирөөн дагы айтып
Бу табылбас мүлүк деп,
Дагы бирөөн дагы айтат,
Тууганынын баарысы
Тулпарга чалыш күлүк деп.
Жана бирөөн дагы айтып
Карматат жоош колго деп,
Кадам койсо жолго деп
Адам зээнин кейитпес
Тууганынын баарысы
Тукуму менен жорго деп.
Алты жүз жылкы бир далай,
Аралаш жүрөт бир малай,
Аталуу бала ээрчишип
Аралап жүрдү жайма-жай,
Кандайын кармап соёрун
Кан Айдаркан, Эр Көкчө
Экөө жүрүп биле албай.
Соёюн десе кай бириң
Өзү жакшы көрүнүп,
Не бир семиз бээлөр бар,
Көзү жакшы көрүнүп.
Намыс кылат Алмана,
Бир жылкы сойбой коюшка,
Колдору барбай союшка
Көрүндү жакшы баарысы,
Кышта согум болсун деп
Беш-алты бээ карысы,
Шашкеде барып ушулар
Жылкыга көзүн салышты,
Кеч бешимге калышты.
Аңги кирип аралап,
Айгыры келип карапалап,
Алышып аңги калганы,
Кулунуна карапалап
Куру бээден барганы,
Куучук кула байталды
Курсакка тээп салганы.
Тебишип жылкы жабылып,
Куучук кула байталдын
Тас карды кетти жарылып.
Мыкчыйып туруп калганы,
Муну сойсо болот деп
Жылкычы барып кармады.

Жылдырып айдап алганы,
Эр Көкчөнүн үйүнө
Айдаркан баштап барганы.
Бээ сойдук деп союшуп,
Беш-алты кой бер жакка
Айдаркандын үйүнө
Аны кошо союшуп,
Ага-тууган, айыл-апа
Анча-мынча тоюшуп,
Башың куттуу болсун деп
Бата кылып коюшуп.
Алмамбеттин олжосун
Атпай казак алды деп,
Чык татыrbай башкасы,
Чыгымы мага калды деп
Эр Көкчө айтып элине,
Не дейсин үшу кебине?
Көөнүнө алды Алмамбет:
Айдаркан болор ата деп,
Алыска минген арычу,
Атага бала барычу,
Айдарканга барайын,
Атанын көзүн карайын,
Бар кудайым жар берсе,
Байытууга жарайын.
Муну ойлонуп Алмамбет
Айтканына жеткени,
Аттанып алып Алмамбет
Айдаркандын үйүнө
Токтолбостон кеткени.
Айдаркан айтып мындай кеп
Коншусу экен Мендигул:
Алмамбет балам келди бул,
Келиниң, уулун бөлүнгөн,
Кемпир-чалсың көрүнгөн,
Бир балаң бар жети жаш,
Бизден болсун жегенге аш,
Алмамбет өзү жалгыз баш,
Үйүңүзгө кирсүн деп,
Ак сакалдуу Айдаркан
Алмамбеттин камын жеп,
Араң эле төрт башсың,
Бир үйүнө кең батсың,
Айдаркан айтып салганы,
Берсөң төшөнчү-орун деп
Мендигул макул алганы,
Мендигул менен жайланаپ,
Айдаркандын айлына
Алмамбет турду байланып.
Арадан өттү токсон күн,

Алмамбет ойлоп күнү-түн:
Манжуруя калмагы
Байып жатып алганы,
Тыргооттон бар Алтайда,
Жылчыксыз байып алыптыр,
Эсил менен Жалбыска
Самсыган жылкы жайыптыр.
Калмакка салып азапты,
Бар кудайым жар берсе
Байытармын казакты.
Муну ойлонуп Алмамбет
Жылкы алууга келди нээт.
Токсон жолдош алыптыр,
Токтолбой жолго салыптыр.
(Казак, кыргыз калкына
Жортуп жылкы алмагы
Шол Алмандан калыптыр).
Токтолбостон мол жүрүп,
Он жети күнү жол жүрүп,
Манжуруя калмагын
Аңдап көргүн Алмандын
Аралап өтүп алганын.
Он төрт байдын малы э肯,
Отуз минче бар э肯.
Оодарып айдап алганы,
Ойбайду калмак салганы.
Чагалалап * буркурап,
Көкөнө * деп чуркурап
Куба келди көтүнөн,
Куугунуна Алмамбет
Каршы чыкты бетинен.
Эрөөлгө чапкан эрендер,
Мен баатырмын дегендер
Алмамбетке жетиптири,
Жеткенде Алмаң нетиптири?
Он үч күн кыргын салыптыр,
Алмамбеттен корккондон
Калмактар токтоп калыптыр.
Астынан тоскон буугун жок,
Артынан келген куугун жок,
Жылкысын жыйнап айдатып,
Жылантыга жайнатып,
Бир ай туура болгондо,
Отуз беш күнгө толгондо
Алмамбет келип калыптыр,
Караанын байкап, көп казак
Жылкыга көзүн салыптыр,
Эскисинен кеп сурап,
Эсеби жок көп жылкы
Ээси кайда деп сурап,

Көргөндөрү таң болду,
Көз айныган чаң болду.
Дарыянын жәэги бар,
Казактын калың эли бар,
Жазында жайлоо эл көчүп,
Минеринин жогунан
Көчө албаган эри бар.
Калмак жака баарда
Алмамбет көзүн салыптыр,
Көчө албай калган адамды
Көңүлүнө алыптыр,
Ошол үчүн Алмамбет
Оодарып калмак жылкысын
Оту менен алыптыр.
Калган элин жыйнатып,
Ата уулусун териптири,
Алып келген жылкысын
Айдап бөлүп бериптири.
Бөлүп берди малыны,
Казактын баары үлөшүп
Талап алды баарыны.
Эчтеме жетпей калганы
Экиден жылкы алганы,
Жыл маалына жеткирбей
Жыргатып элин салганы.
Келерки жыл маалында
Алмамбет мал берер деп
Келди түгөл жыйылып
Кедейлердин баары да.
Эр Алмамбет кеп айтат,
Э, калайык деп айтат!
Кытайга салар элчим бар,
Калмак менен маңгулда
Бөлүнбөгөн энчим бар.
Алайын деп энчим деп,
Аттанамын, кесин деп
Казакка кабар салганы,
Эр Алмамбет баарын
Эми билип алганы,
Элинин жыйган жасоосу *
Эки миң болуп калганы.
Эки миң аскер кол менен,
Эртиштин бою жол менен
Эр Алмамбет барыптыр.
Көкө-Ноор көлүнөн,
Көбү-Шаму чөлүнөн,
Маңгул, калмак аралаш,
Санам кытай элинен
Жыйырма миң жылкы алыптыр
Жыйып кара малынан —

Сыйыр, төөсү баарынан
Он беш мин қара алыптыр.
Кыйратып кууп келгенин,
Куугунга келген эрлерин,
Тогуз жұз атын олжо алып,
Тон-тоноосун мол алып,
Сары-Аркага бет алып
Алмамбет кайтып калыптыр,
Кынығып калган казактар
Кыйласы тосуп барыптыр.
Бакырлары бөлүшүп,
Напсиси артық ар кимдер
Барсылдашып өлүшүп,
Жылкы, сыйыр, төө экен,
Ата уулулап бөлүшүп,
Ал жылы тынчтық алыптыр,
Төрө Алмамбет келгени
Төрт жыл болуп калыптыр.

КӨКЧӨНҮН ТЕГЕРЕГИНДЕГИЛЕРДИН БУЗУКТУГУ

Алып берген Алмамбет,
Асылын көргөн казактар,
Кыйратып берген Алмамбет,
Кызығын көргөн казактар.
Калмактан айдап мал келет,
Казакка бөлүп тим берет.
Маңгулдан айдап мал келет,
Баарысын бөлүп тим берет.
Жалпы баары бай болуп,
Оригиналда — бул жерде тема жок.
Ичкени кара чай болуп,
Кийгени тубар шайы болуп,
Катынсыз жаштар бой болуп,
Уулаганы той болуп,
Эл байыса экен деп
Эр Алмамбет ойлонуп,
Толгонуп мында келгени,
Тогуз жылга карк толуп.
Арасынан алачтын
Уурулугун. айыбын,
Уруш-талаш майыбын
Эрден чыккан зайыбын
Алмамбет акыр бүтүрөт,
Кимдин калса мұдөөсү
Алмамбетке жұтқұнёт,
Арызчы-мұнчұ баарысы
Алмамбетке барышчу,
Кара қылды как жарып,
Кан Алмамбет бүтүрөт.
Казактын канча калкы бар
Калк ичинде баркы бар —

Төрө заада төртөө бар,
Кан заададан канча бар,
Бек заададан бешөө бар;
Балаа кылды калмак деп,
Пастады биздин арбак деп,
Мурункудай жемиш жок,
Бузук кылды кытай деп,
Бузулгандын алчу элек
Анча-мынча малын жеп.
Калтырып барат бийликтен,
Кара жолтой Көкчөгө
Калабалуу бу кытай
Кайдан келип кийликкен?
Адылсынып калды деп,
Алаар арбын олжодон
Айрып бизди салды деп.
Олужасып калды деп,
Оолго түшкөн тамактан
Оңдурбай айрып салды деп.
Эндекей кылды элди деп,
Элинен кечкен бу кытай
Элирип кайдан келди деп,
Кылмыш кылган ким болду,
Алмамбет аны бүтүрүп
Кызыл чака пул бербей
Кылчайбай бизге тим болду.
Күнөө кылган ким болду,
Күнөөсүнө жараша
Бу күйдүргү кытай бүтүрүп,
Күлдү бийлер тим болду.
Ага-иниден чыр чыкса
Ана-мына дечү элек,
Анча-мынча дүйнө алып
Макул кылып жечү элек.
Балааны кылды бул калмак,
Капкайдагы доо, жаңжал,
Калысмын деп бүтүрүп,
Калкты бузду куу калмак.
Элди алынтып саларбыз,
Эгер калмак бар болсо
Эңгиреп куру каларбыз.
Калкты алынтып саларбыз,
Калк алынып кеткен соң
Каңкайып куру каларбыз.
Казакты кудай ураарбы?
Каңғырап келип бир кытай
Калкты бийлеп тураарбы?!

Мурунтадан бу Көкчө
Мунайбаган эр эле,
Доо-добурдуу чыр-жаңжал

Сиздер бүтүр дээр эле.
Бүтүргөнүн бүтүрдүк.
Бүтпөй башын булгаса
Бүкөсүнөн түшүрдүк.
Житиргенин житирдик,
Сурак колдон чыккан соң
Чыкпай барат биздин жик.
Көкчө баатыр эр эле,
Көндөй терек неме эле,
Көз көргөнгө сөз айткан
Көөлдөгөн кем эле,
Дүнүйөсүн жок кылса
Кенебеген неме эле.
Мал жагына бадирек
Кер-Көлдөн чалкар кең эле,
Катынын бирөө караса
Касаптай турган неме эле.
Башка жакка калганда
Паашалыгы бар эле,
Катын жакка калганда
Кара башыл адамдан
Эсеби жок тар эле.
Ағызып ийсе алтынын,
Күйгүзүп ийсе күмүшүн
Эсине эгер албас деп,
Катының жакын деп койсок
Өлбөй тирүү калбас деп,
Алтымыши жыйылып,
Ақылдашып алышты,
Алмамбеттен айрууга
Кеңеш кылышпалышты:
Алымсейит, Дөөкүрү,
Алым, Бообек дегени,
Найман, Айтак эрени.
Тынымсейит, Согорбай,
Алмамбетти көрө албай,
Ар уруудан алтымыш,
Ақылдашты жайма-жай.
Алчындардын Бообеги,
Абактардын Шаабеги,
Кичи жүздүн Үмөтү,
Алмамбет келелегинде
Алардын биргэ ирети.
Орто жүздүн Жанышы,
Байжигиттин Багышы,
Аргындардын Алымы,
Наймандардын Элими,
Конұраттын Селими,
Жагалбайдын Жанбайы,
Жамы олтуруп далайы,

Залимдер баары зар кылып,
Алмамбет элин билгенге
Ата уулулар ар кылып,
Акылдашат ар качан.
Эр көкүрөк кай бирөө:
Ушунетип жүргөнчө
Адам болбой калбайбы?
Коржойгон жалгыз кытай го,
Колго бычак албайбы?
Алмамбет сизге кеп бар деп,
Оолак алып барбайбы?
Окустатып калмакты
Жара тартып салбайбы*!
Кун сурага жан барбы?
Кубандаган зангарды.
Кутулбайбы, калбайбы?
Жашыл сап канжар албайбы?
Жалгыз жүргөн бир жерде
Жара тартып салбайбы?
Жакыны жок бир кытай
Жалпайып жатып калбайбы!
Жоголду деп кытайдын
Жообун сурар жан барбы?
Жоготмогу арзан го
Жолдошу жок зангарды,
Ичин жарсаң кытайды
Издей турган жан барбы?
Ит өлүмү кылбайбы
Ага окшогон зангарды.
Абай деген бир жигит
Ал сөздү айтып турганы,
Акылсыздан кыйласы
Маакул көрүп тунганы.
Элимбай менен Селимбай
Эми айтат жайма-жай:
Кызуусу менен кымыздын
Кыйын болгон жандырсың,
Кыйрыңдан азган кардырсың,
Кыйын болсоң кытайдын
Соорондукча бардырсың.
Соорондук сонун эр болгон,
Толкуган кытай эл болгон,
Согушуп Алман эр менен
Соңунан келген не бир дөө
Оруну кара жер болгон.
Кызыл чоктун баатыры,
Эр Конурбай баш болуп
Ошол элдин жок бекен
Абайым, сенче акылы?
Бир бычактан өлүүчү

Минтип басып жүрө албайт,
Капкайдагы тешигин
Калыстық кылып бүтүрүп
Тинтип басып жүрө албайт.
Өлөмүн деген тийбесе,
Өзге бенде тие албайт,
Мыктысып бычак салган жан
Мындан эгер тири калбайт.
Ажалы жеткен тийбесе,
Асили бенде тири калбайт,
Арзан адам тие албайт,
Айдаркандын балдары
Азыр ушу кезинде
Алмамбетсиз сие албайт.
Ага-ини болуп алыптыр,
Аралашып калыптыр.
Катылганды соо койбойт,
Кадырлаш болуп алыптыр.
Ар кандай деп сүйлөсө
Көкчөнүн сөзү эм болор,
Алмамбетке катылган
Казакка тамам жем болор.
Ал көрөкчө бир амал:
Дүнүйөгө калганда
Көкчөдө көөдөк кендиң бар,
Калктаң башка бир мүнөз
Катынына жаман тар.
Акеркеч деген катыны,
Алмамбетти ар качан
Аземдеп күтөт акыры.
Аңдагын, Көкчө баатыр, деп,
Аз экен сенде акыл деп,
Алмамбет деген кытайдан
Азып келген капыр деп,
Атасын сойгон бу кытай,
Аскерин сойгон күү кытай
Аясын кимди акыр деп,
Көкүрөктө жаныбыз,
Көкчө баатыр каныбыз,
Бөлөк экен теңибиз,
Бир күнү калмак өлтүрүп
Коёт го дейбиз сени биз.
Атилес, тубар өөнү бар,
Акеркечти алууга
Алмамбет күлдүн көөнү бар,
Жандан кечкен кытайдан
Сак болуштун жөнү бар.
Катын эрге душман деп,
Каныбыздан айрылып,
Калк болбосун бушман деп,

Акыры сизди өлтүрөт,
Акеркеч менен Алмамбет
Абыдан сөзү бышкан деп
Айдаркандын Көкчөгө
Ал сөзү айтып багалы,
Таянганы, Көкчөгө
Так ушинтип чагалы,
Көкчөдөн чыгып калган соң
Көңүлүн элге бура албайт,
Көчүгү батып казакка
Алмамбет асты тура албайт.
Алмамбетти чагыңар,
Ачылар болсо багыңар,
Жалаң бизге ишенбес,
Ургаачыдан-катындан
Жакшы бир күбө табыңар.
Акеркечтен өткүн деп,
Астына чыгып кеткин деп
Буудайбегин алыңар,
Байбичеден өткүн деп,
Басып салып кеткин деп.
Калмактан келген каран деп,
Кайдан күттүм ап-септеп,
Жаман атты қылды го
Жалғыз кытай арам деп,
Акеркечтен сөз тиер,
Айылы дүрбөп жүргөнгө
Айдаркандан көз тиер.
Акеркеч коёр барктабай,
Акеркеч күтпөй койгон соң
Жалғыз жургөн бир кулдун
Жай тапмагы бир далай.
Кетер акыр казактан,
Куудуруп жолго салбасак
Кутулбайбыз азаптан.
Алымсейит сүйлөдү:
Көкчө тилди албайт деп,
Көкчө тилди алган соң
Көмүлбөй калмак калбайт деп,
Акеркеч деген катын деп,
Ак болгон соң ал өзү
Чычалабас акыр деп,
Ак элечек баарынан
Акеркечте мол турат
Алда берген акыл деп.
Айтсан, айта бергин деп,
Назарына албас такыр деп
Аныңар да куруган
Айла кеткен бу бир кеп.
Алмамбетти көп көрдү,

Ата уулулар ал жерден
Ақылдашып, сөз түйүп,
Алтымыш күн өткөрдү.
Көкчө чыкса жан-жакка,
Көрмөккө барса мал жакка,
Тоого чыкса бийикке,
Ууга чыкса кийикке
Андал жүргүн баатыр деп,
Акеркеч деген катын деп,
Алмамбет менен жакын деп,
Ар кайсысы айтып кеп,
Көкчөнүн көөнүн калтырды,
Көкчө келип үйүнө
Көп аңдыды катынды.
Аңдып жүрүп ар качан
Көрө албады акыры,
Алмамбет сага жакын деп
Акеркечти каардап,
Алда канча такыды.
Такыганды Акеркеч
Эр Көкчөгө күүлөнүп,
Не болдуң деп сүйлөнүп:
Алмамбетти ким дейсин,
Адамдын сырын билбейсин.
Көрө албаган көй жаман
Артынан түшүп алыптыр,
Көкчө илгери болду деп,
Көрө албай сени калыптыр.
Элиндин тилин аларсын,
Эзил эрден айрылып
Эмгекке түшүп каларсын.
Калкындын тилин аларсын,
Кан заададан айрылып
Кайгырарсын, каларсын.
Кайын энелүү күйөөдөй
Карап койбайт өзүмө,
Канетейин кан Көкчө,
Какаарлаган сөзүңө,
Кас душмандар биригип
Кылганы жүргөн өзүңө.
Кайнаталуу келиндей
Тик карабайт бетимди,
Мени менен мындай деп,
Мерт кылганы жүргөн го
Бээжинден келген жетимди.
Акеркеч деген катын деп,
Айттырбай билет датын деп,
Бул Акеркеч болбосо
Кетирер элек акыр деп,
Акыл менен сыйлап жүр

Акеркеч деген капыр деп,
Алмамбет мындаи дей албай,
Казактан арам жей албай,
Көкчө мындаи дей албай,
Көбүрөөк пара жей албай,
Сөздөрү калып талаага,
Өздөрү калып балаага,
Айырмакка Көкчөдөн
Ар нерсе алып санаага,
Өткүрдөн кылыч алалбай,
Өлтүрүүгө Алманды
Өздөрү эбин таба албай,
Буудайбекти бурууга,
Баары даяр болгондур.
Акеркечтин үстүнөн
Күбөлүк айтып турууга.
Ишенсен, Көкчө, муну кой,
Ишенбесең бу сөзгө
Азгырган мен экенимин,
Аны кой да, мени сой!
Өлүп калар бир катын,
Өксүбөсүн көп калкың!
Жатып калар бир катын,
Жарыбасын көп калкың!
Алмамбет турса колунда
Алтындан болор чарбагың,
Ааламды басар салмагың,
Алмамбеттен айрылсан
Арылбай калар арманың!
Азытка кирсең азарсың,
Аныктап кара басарсың,
Акылындан шашарсың,
Бузукка кирсең азарсың,
Бурулбай кара басарсың.
Алмамбет жолдош болду деп,
Көкчөгө арбак конду деп
Көрө албай жүргөн тууганың,
Көңүлүң ынап калабы,
Көзүң көрүп олтуруп
Артына түшүп турганың,
Казактын азыр канысың,
Калк жакшысы көрө албайт
Алмамбеттин калысың,
Алардын тилин аларсың
Алмамбетти өлтүрүп
Астына жердин саларсың.
Азыркысын сен Көкчө,
Өрт отундай жанарсың,
Кетсе дагы Алмамбет,
Өлсө дагы Алмамбет

Өзүң өчүп каларсың!
Башка сая бак бол деп,
Кара жүрбөй, ак бол деп,
Калк ичинде шумдук кеп,
Ушу кепке сак бол деп,
Көрө албай жүргөн көөсөр бар,
Баталбай жүргөн байкуш бар,
Өтө албай жүргөн өксүк бар,
Жете албай жүргөн жезит бар.
Ак ишке жүргүн сак болуп,
Айрыларсың бир күнү
Алмамбеттен сап болуп.
Акеркеч айтты ақыл кеп,
Анда Көкчө токтолду
Айтканың сенин макул деп.
Казактан болгон ата уулу
Алтымыш экен баарысы,
Арман менен жүрүшкөн
Айылына жетпей арыши.
Азган бир кытай жетти деп,
Айдаркандын Көкчөсү
Арбагы ашып кетти деп,
Айтканды укпай баратыр
Андабай биздин кепти деп,
Тозгон бир кытай жетти деп,
Тозоку кытай келгени
Чоңоюп Көкчө кетти деп,
Тоотпойт биздин кепти деп
Ойлоп келет ичине
Бузукчулук аланды,
Келгени болсо Көкчөгө⁶
Мурун айтат саламды:
Акеркеч женем үйдөбү?
Акеркечтин кашында
Алмамбет баатыр жүрөбү?
Какшык айтып бектери
Айдаркандын Көкчөгө
Катуу тийип кептери,
Айта берип көпчүлүк,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Айланып көнүл кеткени:
Айлымды алыс көрбөйүн,
Алганым деп ынанып,
Акеркеч айткан тилине
Абыдан анык көнбөйүн,
Азып келген бир кулдан
Арманда болуп өлбөйүн.
Ага-инимди чогултуп,
Ангарып сөзүн көрөйүн,
Арамдыгы бар болсо

Ал ант урган кулду көмөйүн,
Казактан чыккан ата уулун
Алды Көкчө чакырып,
Аяк-башын жыйдырып,
Буудайбектин ак отоо
Мунун баарын сыйдырып.
Чоң үйдө болчу чогулуш,
Кичи үйдө жыйын жыйыптыр.
Буудайбектин отоого
Алтымыш араң сыйыптыр.
Кара-аламан боз балдар,
Кан Алмаңа дос балдар
Тышында калып шыкаалап,
Кире албай үйгө шыйпандалап,
Эшикте жаштар калыптыр,
Буудайбектин үйүнө
Эл башы батып алыптыр.
Жуда журт тышта калыптыр,
Эр Көкчөнүн үстүнө
Журт билчүүлөр барыптыр.
Күчтүү болсун арак деп
Күчаладан салыптыр,
Үч элиге келтирип
Үзүп-үзүп алыптыр,
Үзүр айтып сөз баштап,
Үлпөткө кирип калыптыр.
Масчылыктан көз жаштап,
Баатыр Көкчө сөз баштап:
Чыгарыңар жакшылар
Чыр кылуучу ишим бар,
Ишене албай баарыңа
Чыгар чыкпас жан менен
Коюп жүргөн кишим бар,
Алмамбет менен жакын дейт,
Акеркеч деген итим бар.
Айтыңарчы аныгын,
Андасам, соодой көрүнбөйт
Алмамбет кулдун калыбын.
Эркектин көзү көрбесө,
Э десе катын карганат,
Эр Көкчө буга таң калат.
Чыгаргыла аныгын,
Айнитпай койгун мойнуна
Акеркечтин таныгын,
Аман-соодой көрбөдүм
Алмамбет күлгө калыбын.
Ылгайлык арман-алалды,
Көңүлүмө койбоңор,
Көз жетпеген мылалды,
Көрбөйлүк бөөдө залалды.

Арамдыгы чын болсо
Азыр кармап соёлук,
Алалдыгы чын болсо
Андай апсана * сөздү коёлук.
Олтурган орчун бийлер деп,
Оңой-олтоң иш эмес,
Олуттуу кепти сүйлө деп,
Олуту жок сөз айтып
Ойрон болуп жүрбө деп,
Эр Көкчө сурайт элиниен.
Алтымышы адашпас
Алты жылдан бер
Акылдашкан. кебинен.
Ар кимде бар акыл деп,
Айткан менен ишенбей,
Аянды Көкчө баатыр деп,
Алмамбет бир жан турбайбы,
Бир кишини батыrbай
Билбей айтсак жамандап,
Бизди кудай урбайбы!
Бирибиз эмес, баарыбыз
Жашыбыз эмес, карыбыз
Ак болсо кантип булгайлыш,
Ага да боор бурайлы.
Бизге ишенбей койсонуз,
Алган жарың турбайбы,
Буудайбектен сурайлы.
Баталашкан немедей
Баары сүйлөп калганы,
Катын, кандай көрдүң деп,
Буудайбекке бурулуп
Көкчө көзүн салганы.
Көргөнүң айткын, жеңе деп
Көй төрө чуулап калганы,
Ээрин тиштеп, көз кысып,
Байбичеден өттүң деп,
Күбүрөшүп салганы.
Өңү сулуу болсо да,
Өзүндө акыл аз экен,
Арак ичип бир чыны,
Буудайбек мындай мас экен.
Андабады Буудайбек
Ал олтурган көй төрө
Алмамбет менен кас экен.
Буудайбек анда кеп айтат:
Бузук да болсо байбичең
Менден жакшы деп айтат.
Чын айтпасмын, күнүмүн,
Чыгаан жакшы катының
Күндө көрүп жүрүмүн.

Байбиче билет эрини,
Баатырың билет элини.
Катыны айтып күбәлүк,
Кан Көкчөдөй баатырдын
Калды көөнү түбәлүк.
Андай болсо эл деди,
Алмамбетти чакырып,
Азыр алып кел деди,
Туз арамы кул деди,
Азабын берем мен деди
Азыр муну сойбосом
Алганым калсын тул деди,
Атайбек желдет, тур деди.
Чакырып келгин кытайды,
Чыдап күтүп ким жүрсүн
Чыйырдан чыккан мындаиды!
Айдап келгин кытайды,
Алып акыр ким жүрсүн
Арам заада мындаиды.
Билбegen экен өлөрүн,
Бир көрөйүн өнөрүн.
Андабай жүргөн экен го
Акыретке жөнөрүн!
Күчүк эмес, ээси айтар,
Оозунда айттай койсо да,
Оюнда ойлоп, нээт айттар.
Күчүкчө сурар эли жок,
Кытайдан келген кызталак,
Күчөшүнүн эби жок.
Тоогу өлгөн киши толгонор,
Тоогум кандай өлдү деп
Токсон эки ойлонор.
Тоокчо жоктур сурары,
Тоголонсо кокустан
Өөдө болуп бу кулдун
Өзүнүн жоктур туары.
Калкымда жүрүп караандап
Катынымды арамдап,
Айлымда жүрүп караандап
Алганымды арамдап.
Жалган го деп ишенбей
Жакшылардын сөзүнө,
Жакынмын деп жүрүпмүн
Жайыл кытай өзүнө,
Жамандыкты мен бүгүн
Көргөзөйүн көзүнө,
Келдесин кесип бу жерде,
Келтирейин эсине,
Өлүмдүн даамын татпайбы,
Өжөрлөнгөн калмак кул

Өлгөндө шору катпайбы?
Андай, өз күйөрү жок кулдар
Өрт өчкөндөй жатпайбы?
Алмамбет кулду соёун,
Акеркечке бир далай
Азап салып коёун.
Калмагын кармап соёун,
Катынды кантип коёун?
Атка жайдак мингизип,
Казакка бүткүл билгизип,
Эскисин эске киргизип,
Эл кыдыртып жүргүзүп,
Кааласам катын кылайын,
Каардансын жанын кыяйын.
Калмакты кел деп чакырып,
Канын төгүп коймокко
Казактын баары чыгынып.
Калмак кирсе бул үйгө
Кайратың кетсин ташып деп,
Канжарың сенин жашык деп,
Канжардан курчун алғын деп,
Как жүрөккө малғын деп,
Калдарбек деген балбансың,
Калмак келсе катарга
Капилет баса калғын деп,
Аябай ичен арагын,
(Арак деген арамдың
Азғырганын карагын,
Аш эсиртсе ар жерде,
Асты болбойт жакшылық
Арак, бозо бар жерде),
Мас болгон соң казактар
Баш кошушуп калышты,
Алмамбетти жутмакка
Баталашып алышты.
Алып кел деп калмакты
Токтор менен Чаянды
Эки желдет чаптырды,
Алмамбетти чакырды.
Чабуулдап Чаян, Токтору,
Чоң кенеште жоктору,
Алмамбетти чакырды.
Алып кел деди сизди деп,
Бачым алып келгин деп
Ашыктырды бизди деп,
Арбын ичиp аракты,
Шашпай ичиp шарапты
Элдин баары незирээк,
Эрте жүргүн тезирээк.
Токтор менен Чаяны

Токтолбой айтып барганы.
Көргөндөн соң экөөнү,
Алмамбеттин жүрөгү
Алып учуп дегдеди,
Асты тынчтық бербеди,
Атама душман болордо
Нак ушундай бир белги
Көрдүм эле мен деди.
Алмамбет кармап бергин деп,
Аны кармап бербесең
Атышар жерге келгин деп
Кастарын тиккен кан барбы,
Мага, жамандық издээр жан барбы?
Урунарга тоо чыгып
Узак бир жумуш болгон го
Урушарга жоо чыгып.
Айтышарга доо чыгып,
Арбын бир жумуш болгон го
Атышарга жоо чыгып.
Элге кабар салган го?
Эгей-шыгай * көй баатыр
Эр Көкчө жыйып алган го.
Ар иш ойлоп Алмамбет,
Падышалық бөркү бар,
Башы бапик алтын чок,
Казактан кастық болот деп
Кан Алмаңда капар жок.
Желдеттер атын байлады,
Ар тарапка бир карап,
Алмамбет көзү жайнады,
Кытайды келсе кыйрат деп,
Кыйындар айткан мындай кеп,
Калмакты келсе какшат деп,
Катуулап айтып мындай кеп,
Бабырап жатыр, сүйлөшүп.
Калмак менен кытайга,
Казат * кылат экен деп
Кан Алмаң алды оюна,
Өлтүрөт экен мени деп
Өзүнүн жуутпайт боюна.
Акылга албай ар неме,
Аны кайдан ойлонсун
Арамдықка иши жок
Ачык жолу шар неме.
Эсине албай эчтеме,
Эр Алмамбет кириптир,
Эшиктеги ак таяк *
Эсеттердин Бекесү
Эшик ачып ийиптири.
Салам айтып бийлерге

Салды башын Алмамбет.
Айбатына баатырдын
Апкаарыша калышып,
Саламга алик алышып,
Баары турду дүрбөшүп,
Башта булар олтурган
Баатырлык кебин сүйлөшүп.
Көкчө төрдө каркыбар,
Көк сүлөөсүн бөркү бар.
Бар жастык коюп башына,
Буудайбекти алып кашына,
Сол чыканак таянып,
Сонун жаткан жайланаپ.
Ачуусу келди Көкчөнүн
Алмаңа тура бергенге,
Эл бийлеген эрлерге,
Белине таңуу бектерге,
Бет албай тура бергенге.
Ачууланып акырды:
Ажыдаар башын салдыбы?
Же бир арстан кирип калдыбы?
Айткан сөзүң эмне эле?
Атпай казак баарыңды
Арбак уруп салдыбы?
Орду-ордуңду алгын деп,
Ордуңду берип калмакка,
Оңолбогон кесек ит,
Оолактап кайда бардың деп
Кан Көкчөдөн кеп чыкты,
Эр Алмамбет баатырды
Калмак, кытай деп чыкты.
Кырк жигиттин баарысы
Кырка олтуруп калышты.
Ортодо калды Алмамбет
Олтурууга орун жок.
Алмамбет кайдан аянды,
Төрдө жаткан Көкчөнүн
Сол тизесин таянды.
Көрөр Көкчө көзү жок,
Көңүл тынар сөзү жок,
Тетири Көкчө багыптыр,
Суук сөздүн баарысы
Алмамбет жакка ағыптыр,
Суук сөздү көп айтып
Сурданып Көкчө калыптыр:
Кадырлуу казак бектери,
Кайдан жүргөн бу калмак,
Качан болгон келгени?
Келген киши кетпейби?
Кетпей жүрсө өлүмү,

Кес ажалы жетпейби?
Каңғырган киши кайтпайбы?
Кайтпай жұрсө өлүмү,
Капилетке батпайбы?
Карайлаган мындаі кул
Каттам * болуп жатпайбы?
Көкчө баатыр күүлөнүп,
Көк жал Алма султандын
Көзүнө айтып сүйлөнүп,
Ар түрлүү сөздү салганы,
Аш кайнамдай Алмамбет
Алда кимди айтат деп
Айран-азыр калганы.
Ачууландың кимге деп,
Жадаганда Алмамбет
Жайын сурай салганы.
Азыткы кулду айтам деп
Аяғы менен Алманды
Азыр түртүп салганы,
Буту менен көрсөтүп,
Бузук кул, сени айтам деп
Бурулуп Көкчө калганы,
Ойнубу деп, чыныбы?
Алмамбет оюна алганы.
Көкчө баатыр сенбі деп,
Көп көрүнгөн менбі деп,
Укпадым эле кыйладан,
Көөсөр сөз кайдан келди деп,
Бууданым Көкчө сенбі деп,
Мурунтан мындаі жок эле,
Бузук сөз кайдан келди деп,
Эсирик сөздү басыңыз,
Экөөбүздү көрө албас
Элинде көптүр касыңыз,
Эми бир, Көкчө, жән айтчы,
Элинде элким мен жүрөм,
Неликтен келди ачуунуз?!

Элиңе чыккан бар күчүн,
Бул эсирген сөзүң ким үчүн?
Жамандық көрсөң жайыңы айт,
Жашыrbай журтка жайып айт.
Арамдық көрсөң ачып айт,
Алторой * журтка чачып айт.
Тийген болсо, тилим айт,
Бир күнөөм болсо билип айт,
Биле албасан, эр Көкчө,
Жамандық сөздөн жанып кайт!
Көргөнүң болсо, көзөп айт,
Көрө албасан сен, Көкчө,
Көөсөрлүк сөздөн кайра кайт!

Не түрлүү айткан кебин деп,
Эми бир айтып бергин деп,
Алмамбет антип сурады,
Ата уулунун баарысы
Апкаарышкан убагы.
Ары баатыр, ары мас,
Айдаркан уулу эр Көкчө
Азыркысын акылы аз,
Алмамбетке ичи кас.
Көкчөнүн кара сүйлөшүн,
Көргөзүп айткан күнөөсүн:
Ачыгып чыккан арбаксың,
Бузулуп калган чарбаксың,
Калаба кылып калкыма,
Кайдан келген калмаксың,
Кыйрындан азган кытайсың,
Кыйла сөздү оттойсун,
Кытайың жок бул жерде,
Кыргызга кайдан токтойсун?
Каңгайдан келген калмакты
Кайт десенер болбойбу?
Алда эмне сыры бар,
Арыз-абалы бар болсо
Айт десенер болбойбу?!
Кытайдан келген кызталак,
Кыйыры казак журтума
Эмине үчүн кысталат?
Кет десенер болбойбу,
Жергесине калмактың
Жет десенер болбойбу?!

Көкчө сүйлөп бул сөздү,
Көңүлгө тийген күү сөздү,
Көбүнө көзүн салганы,
Көк жал Алмаң сөзүнө
Ачуусу келип калганы:
Атанын көрү ит Көкчө,
Алдың жерге жит, Көкчө!
Адам болбой кет, Көкчө,
Айныган сенден нээт, Көкчө!
Кара жер сорсун нээтинди,
Карарткан кудай бетинди!
Ата уулуга бир карап
Анда Көкчө кеп айтат:
Айтпайсыңбы, көйтөрө
Азгырчу кулду соо коюп
Адырайып олтурбай
Баарынды, капат алсын бу көрө!
Карап баарың олтурдун,
Кажылдатып калмакты
Карап минтип олтурбай

Кайта гой деп койбайбу?
Кайтпас болсо калмакты
Кара койдой сойбайбу?
Канын төгүп койбайбу!
Жумуран калгыр журт болбой,
Сураганын ал дечи,
Сурданбай жолго сал дечи!
Каалаганын ал дечи,
Бул кулду, камсықпай жолго сал дечи!
Анда Алмамбет муну айтат:
Айныбагын сен, Көкчө!
Айтканыңды бер, Көкчө!
Казатка чыгар касым бар,
Майданга чыгар башым бар.
Сапарга жүрөр салтым бар,
Жакындан болгон жатым бар.
Жан кыйбасам, эр Көкчө,
Сага айтууга датым бар.
Каалаганым Көгала,
Камсықканым Көккүбө.
Атыңды берчи минейин,
Арстандығың билейин!
Тонунду берчи киейин,
Тойгондуғун билейин!
Башымды катпай сактанып,
Басташып жүргөн душманга
Барып мен бир келейин!
Жанымды катпай сактанып,
Жанчышып жүргөн душманга
Барайын да, келейин,
Баркын билип берейин!
Баданаң менен тонундун
Майы болсун меники,
Башы болсун сеники.
Көркөм күлүк Көгала,
Күчү болсун меники,
Күдәрүн үзүп тим калба,
Башы болсун сеники.
Адам айттар сөздү айттың
Каалаганыңды алғын деп,
Кайда барсан барғын деп.
Суктанганыңды алғын деп,
Сурданбай жолго салғын деп.
Айтканыңдан жанба деп,
Арстан Көкчө, танба деп
Алмамбет кармай калганы,
Ал сөздү айтып салганы.
Анда Көкчө кеп айтат,
Астыңкы катар элге айтат:
Алмурут чыккан жерлерге

Ит мурун чыгат дечү эле,
Ит ичпей турган ашынан
Үмүт этет дечү эле.
Арстандын баскан жеринен
Аюу жойлоп туарбы?
Атымды сурап бул калмак,
Атаа, мындай кудай урагы?!
Бул сөздү айтып салганы,
Арстан Алма баатырдын
Ачуусу келип калганы.
Жаалы чыгып сөзүнөн,
Жалын чыгып көзүнөн:
Кирбедин, Көкчө, ойнуңа,
Анты-шертиң мойнуңа,
Алмурут Көкчө сен болсоң,
Ит мурут жыгач мен болсом,
Мен да куруп калайын
Ит Көкчө, сенден кем болсом!
Арстан Көкчөм, сен болсоң,
Лапшыйган аюу мен болсом,
Аныктап арбак урган го
Айбаным, сенден кем болсом!
Элинде туруп эркексин,
Мааланда туруп баатырсын,
Бастырып карыш сен чыксаң
Кош бою бар катынсың,
Короондо болгон коншуңа
Коржондогон капырсың!
Кут болсун өлбөй тирлигин,
Куп кылар элем бул жерде,
Кудай кошкон бирлигин!
Бул сөздү айтып салганы,
Эсине келип эр Көкчө
Кеттиби жана калмак деп
Баш көтөрүп алганы,
Алманды көрө калганы.
Көрө сала кеп айтат,
Көкчө баатыр нени айтат:
Кытайды кудай урабы,
Кылганы мага турабы?
Калмакты кудай урабы,
Катылганы турабы?
Кет дегенге не кетпейт,
Кесенип калмак не кектейт?
Чык дегенге не чыкпайт,
Чырмалып калмак не ыктайт,
Чык деген кепти не укпайт?
Бел ашса буудан арбайбы,
Меники деди ар жайды,
Бери ургандай бу кытай

Бергени болсо албайбы?!

Мени камап олтурбай

Мындей, бери ургур жолго салбайбы!

Көкчө сүйлөп калганы,

Айтканыңдан жанба деп,

Убаданды танба деп,

Айтканың жакшы болду деп,

Алып кел Көкчө колду деп

Алмамбет баатыр кол сунду,

Кол берип Көкчө озунду.

Алмамбет турган ордунан,

Төшөктө Көкчө олтурду.

Кармап колун Көкчөнүн

Кан Алмамбет силкиптири.

Калбаны катуу баштады,

Силккенинде он колу

Үзүлүп кете жаздады,

Көк сүлөөсүн кундуз бөрк

Учуп түштү баштагы.

Арак аскан отуна

Анча-мынча чалдыкты,

Ага Көкчө ардыкты.

Акылы кетип азыраак,

Арак ичкен масыраак,

Абыдан чындал тарыкты,

Кулду кармап, муузда деп

Көбүнө кылды жарлыкты.

Кайда кетти кара бет,

Кармасын деп кучактап,

Тентиреген бу кулду

Тез өлтүр деп бычактап.

Качпасын чыгып жылыштап,

Канын төк деп кылыштап.

Канжар сал деп кардына,

Каарданы Көкчө баарына.

Байкаган бою дүркүрөп,

Мас болгон нардай күркүрөп,

Алмамбет турду ордунан

Ооздон түтүн буркурап,

Көөрүктөн чыккан жалындай

Көздөн оту шыркырап.

Көөдөнгө урса баш жарган,

Жыгачка урса таш жарган

Сууруп алды кылышын,

Карап тургун көптөгөн

Казактардын кылышын:

Катындардай ыргытып

Капшыттан урду кылышын.

Кашына келген бир жан жок,

Кармай турган тири жан жок.

Тушуна келер бир жан жок,
Тута турган тири жан жок
Ылактырып-ыргытып
Урду канжар бычагын.
Жалпагы тийип шалдырап
Канжарлар жерге төгүлдү,
Калды жайнап жалтырап.
Сабы тийип кай бирөө
Сайылды учу жерге түз
Алмамбетке келиптири
Жараткан берген каар жүз.
Ылактырган-ыргыткан
Ушу турган канча жан,
Казактардын жарагын
Тушарга чыкты карагын.
Өлтүрмөк экен иттер деп
Өткүр Алмаң ойлонуп,
Кан Көкчөсүн баш кылып,
Катарда болгон кишисин
Капилеттен кырармын,
Касчылыкты кылармын!
Капыр менен мусулман —
Калк баарына жоо болсом
Кайда барып тынармын?!

Итчилик кылса бу кылсын,
Азыр сабыр кылайын!
Өлөндүү жерди өрттөбөй
Өзүм жүрүп кетейин,
Канын жүктөп казактын
Кар болуудан кечейин!
Эч бирөөнө карабай
Эшикти көздөй бет алды,
Жолугарга бир жан жок,
Алмамбет баскан жол жагын
Ача берди казактар,
Каарына тура албай
Кача берди казактар.

Айрылдык калмак кулдан деп
Ата уулу калды шаттанып,
Казатка минер Кылжейрен
Алмамбет атка аттанып,
Көңүлгө түшкөн алам деп,
Көй төрө бузду, арам деп,
Эр Алмамбет ойлонуп
Эми кайда барам деп,
Атка минип алганы,
Оолжуй басып Акеркеч
Ордодон чыгып калганы.
Дарайы көйнөк шоодурап
Караса көзү жоодурап,

Буландай басып Акеркеч
Бура тарткын, аяш деп,
Акеркеч наалып кеп айтып
Аттаныпсың деп айтып:
Атадан бала таарынчү,
Алыска кайда баруучу?
Агадан ини таарынат,
Ар кандай кызмат кылса да
Ага кайдан табылат?
Анык өзүн көрдүнүз
Ата уулунун кастыгын,
Көзүн көрүп турасың
Көкчөнүн көкүш мастьыгың
Күүлдөгөн эр эле,
Көндөй челек неме эле.
Мурун келип ким айтса
Анын кебин сүйлөгөн,
Атакемдин бул уулун
Ар ким ишин бийлеген.
Аталуу-бала урушат,
Агалуу-ини жулушат,
Анткен менен кетеби,
Айланышып турушат.
Энчиге малын бөлүшөт,
Эки ага-ини өрүшөт,
Не түрлүү уруш болсо да
Эртеси өңүн көрүшөт,
Өлүп калса бир-бирин
Өкүрүп, ыйлап көмүшөт.
Кылчайбай атка минишиң
Келбес бекен эбиниз,
Бир сапаркы ачуунду
Минтпей мага бериниз?
Атаңыз калды бейкапар,
Азган жан кайдан жай табар?
Энениз калды бейкабар,
Элирген кайдан жай табар?
Мас тараса соо болор,
Калаба кылган ким болсо
Карышкан кара доо болор.
Жаманга сени кыя албас,
Жарыкылар онбо деп
Жашын Көкчө тыя албас.
Бугу ичине сыя албас,
Бузукулар онбо деп
Мунқанып Көкчө тыйылбас.
Акеркеч тосуп муну айтты,
Алмамбетти муңайтты.
Калып көөнү Көкчөдөн,
Канжар менен бычакты

Как тушардан көз көргөн,
Албарс тийген боюна,
Арстан Алма султандын
Ар нерсе түшүп оюна:
Башка адам болсо өлбөйбү
Маа тийген канжар бычакка,
Кылыш, канжар, баарысы
Батар эмес кучакка.
Таянганым Көкчөбү?
Так куткарды кудай деп,
Алмамбет наалып өксөдү,
Ишенгеним Көкчөбү?
Ишим актан чыктым деп,
Имерилип өксөдү.
Толгонуп жоктур өнүмүм,
Токтолсом болов өлүмүм.
Кайтадан болбос өнүмүм,
Кайрылсам болов өлүмүм.
Аман болгун жеңе деп,
Асылы токто дебе деп,
Эр Алмамбет муну айтат,
Эркечти кошо муңайтат.
Бурулбасы билинип,
Акеркечтин сөзүнө
Муңканып араң илинип,
Кетmekчи болгон Алмамбет,
Акеркеч наалып айтат кеп:
Жарашып калган жериң жок,
Жакшы айтышкан эринң жок,
Же жайнаган кытай элинң жок,
Жалгыз кетүү эбинң жок.
Жәэниң да жок, тайың жок,
Жердеп тураган жайың жок.
Баш калкалар байың жок,
Батып тураган жайың жок.
Бөлөктү койдум бөлө жок,
Эңкейип кетсең жөлөк жок,
Кай жерде болов турагың?
Айтып кетсең экен деп,
Кадаланып сурадым.
Урматың үчүн улайын,
Уккан, көргөн эл болсо
Ушундай жерге бармак деп
Уламалап сурайын.
Кадырың үчүн угайын,
Кайгырайын, турайын,
Как ушу жерде болмок деп
Кабарыңды сурайын,
Аны үчүн азыр сураймын.
Ал сөздү айтып Акеркеч,

Айыбы ургаачы болбосо
Андан чыгар көп кенеш.
Ол сөздү угуп Алмамбет,
Акеркечтен башканы
Ар жерге барса жан дебес:
Сурадың барап жерими,
Султандын уккун кебини.
Курган кара башым бар,
Кургабай аккан жашым бар,
Жакындан чыккан касым бар,
Тарабай ичкен масым бар,
Ышкы тийген өзүм бар,
Үйлоодо жүргөн көзүм бар,
Арманда айткан сөзүм бар!
Арман эмей неткеним,
Ата-энемден кечкеним!
Өз элимди өрттөдүм,
Жат элимди жалмадым,
Жан бурадар Көкчө деп,
Жайсыз жерди кармадым.
Батарыма тоо да жок,
Баарыма жер да жок,
Баш калкалар эл да жок!
Текөөрү болот шумкардай
Тегеренип учармын,
Терек көрсөм конормун,
Тербелбестен көтөрсө
Ошого жолдош болормун.
Канаты күмүш ак туйгун
Калкылдап кайып учармын,
Кайыптуу жерге узармын.
Кайынды көрсөм конормун,
Кайышпай кайың көтөрсө
Как ошо жerde болормун.
Ал сөзгө Алмаң келгени,
Кара жашы төгүлүп,
Кадырын билер Акеркеч
Кабыргасы сөгүлүп,
Кайышып көңүл бөлүнүп:
Катын эмес, эр болсом,
Кан Көкчөндөй мен болсом
Канетер элем Алмамбет!
Таамай ук айткан сөзүмдү
Жараткан жалгыз алдага
Тапшырдым аяш өзүнду!
Артыңа түшкөн көп шайтан,
Ашкере күнөө кылсаң да
Ардыкпай турган эрди айтам.
Талкаласаң талыгып
Тантынбай турган эрди айтам.

Так ошондой эр күткөн
Таалайы артык элди айтам,
Талаалатып жибербей
Таяна турган жерди айтам.
Арамзаада жыйылып
Ажалга сени баалашты,
Көрбөй өтүп кетпегин
Көк жал төрө Манасты!
Тоодон улук иш кылсаң
Ашырганын жан билбейт,
Эр өлтүрсөң, кан төксөң
Жашырганын билбейт,
Айдаркандын Көкчөдөй
Алтымышын көзгө илбейт.
Суудан улук иш кылсаң
Кечиргенин жан билбейт,
Жамандык кылсаң, жакшылык
Келтиргенин жан билбейт,
Талабына жигитти
Жеткиргенин билбейт.
Төрүнө өтсөң, жектебес,
Кейишке салсаң кет дебес.
Бүлүндүрсөң кейибес,
Мүнөзү жумшак мөл болгон,
Төгүп жатсан тосулбас
Дарыя чалкар көл болгон.
Кадырың билер как ошо,
Кан зааданын баарысы
Кашында жүрөт аа кошо.
Бейлиңди билер бек ошо,
Бек зааданын баарысы
Бетинде жүрөт аа кошо.
Акеркеч аны сөздөдү,
Алмамбет сөзүн көздөдү:
Көкчөдөн көргөн күнүм бул,
Көсөмгө кантип барамын?
Өлөндүү жерге өрт койгон
Көсөлгө кантип барамын?
Кара сууга кан куйган
Каңкор неме деди эле.
Калайыкка чаң салган
Анткор неме деди эле.
Биринен качып бирине,
Нарынан качып пилине
Барган менен нетейин?
Башымды алыш кутулуп
Башка бир жакка кетейин.
Анда Акеркеч муну айтып,-
Наалып турду мунайып:
Ак жибектен тор жайдым

Абада түйгүн күшума,
Эмки сөзгө көнбөсөң
Тапшырам аяш тузума.
Кыргыз, казак туушкан,
Кызыр чалган мурунтан,
Таарынганың Көкчөнү
Башынан арбак унукан.
Жакшысын билбей, жаман деп,
Жадатканың кандай кеп?
Жаманын билбей, жакшы деп
Жиндисин билбей, бакшы деп
Тийишкениң кандай кеп?
Баш койдум аяш сен үчүн,
Манаска барып тийип ёт
Башканы коюп, мен үчүн.
Жакшыны жаман дегениң,
Жарабас аяш бул күчүн.
Насыятым тыңдалп өт,
Азат боюң чыңдалп өт,
Арстан Манас баатырды
Аз имерип сындалп өт!
Билимдүүлөр кеп айткан,
Миң күнчүлүк бейиштен
Бир күнкү жарық деп айткан,
Билбесе алар нени айткан.
Алар Манас барыкка,
Теңебе Көкчө тарыкка,
Тендерден ажал жетпесе
Турганың жакшы жарыкка.
Ал сөздү айтып Акеркеч
Алмамбетти торгоду.
Акеркеч жеңе сен үчүн,
Баянын айтып Манастын
Баш катырдың мен үчүн,
Тийсе тийип өтөйүн,
Тим таштап кантип кетейин,
Байкармын баатырыңызды,
Аңдармын айткан кишинди,
Азыр кетип мен барам,
Кыйла сынап көрөмүн,
Кыйындардын ишини.
Ушуну айтып Алмамбет,
Нар төөдөй боздошуп,
Аман болгун жеңе деп
Акеркеч менен коштошуп,
Алмамбет жолго салыптыр.
Ар сөз ойлоп Алмамбет,
Мастыктан кылган иши деп,
Тараган соң мастыгы
Аркамдан киши чабар деп,

Алыстан кайдан табар деп.
Масы тарап болгон соң
Акеркеч айттар кабар деп,
Артымдан келген кишилер
Нак ушу жерден табар деп
Шашкелик жерге бурулуп,
Жаңгактуу черге урунуп,
Атын тушап откоруп
Алмамбет жатты токтолуп.
Арактын масы тараар деп,
Агам Көкчө караар деп,
Эсине эртең алар деп,
Эркечтен укса дайынын
Энтелеп келип калар деп
Көзүн салып артына,
Көкчөнүн кыйбас дартынан,
Шашкелик жолго шалкайып,
Ана келет деп жатып
Адырдан ышкын жеп жатып,
Мына келет деп жатып,
Балтыркан ышкын жеп жатып,
Арадан үч күн өтүптур
Баатыр Алмаң нетиптири?
Элимден небак аздым деп,
Эр Көкчөнүн элине
Не бейлимден жаздым деи,
Көкчө кыйбайт деп жүрүп
Бир күндүк жолду үч күнү
Бекер ачка бастым деп.
Айдаркан кыйбайт деп жүрдүм,
Көкчө кыйбайт деп жүрдүм,
Артымды карап көп жүрдүм,
Көк ышкын терип жеп жүрдүм,
Артымды карап көп жүрдүм,
Айдарканды сактадым,
Айлынын тузун актадым,
Айдаркан, Көкчө деп жүрүп
Апсын * эч бир таппадым.
Эр эшиги сом темир,
Эритmekке эр керек,
Эр Көкчө деп сагалап
Эми туруш не керек?
Батарыма жерим жок,
Баарыма элим жок,
Алда таала ыйлаймын,
Андан бөлөк кебим жок.
Бул сөздү айтып муңканып,
Буластаган Алмамбет
Буурканып сурданып,
Алмамбет жүрсүн жол менен,

Албан түрлүү ой менен.
Аны таштап салыңар,
Арстан Манас баатырдын
Алда эмне сөзү бар,
Кабарын угуп алыңар.

МАНАС БААТЫР ТҮШ КӨРҮП, ТОЙ БЕРИП ЖОРУТКАНЫ

Капкасы болот коргондо,
Карабөркүн ордодо
Башына жастык коюлуп,
Баатыр уктап чоюлуп,
Напсиси бөлөк уйкунун,
Абыдан канып тоюнуп,
Жатып баатыр түш көрүп,
Далай сонун иш көрүп,
Кур биябан *-чөл эмес,
Дарыя чалкар көл эмес,
Бөксө кара жол менен,
Бөтөн-бөтөн коо менен
Жолго баатыр салыптыр,
Келе жатса, кезигип
Жолунан чыгып калыптыр.
Байнеги * алтын, сабы жез,
Узундугу үч-төрт кез,
Сырты калың, мизи курч,
Алкымы түз, кайкаң уч,
Кандай болду бул кылыш?
Жерден Манас алганы,
Өткүрлүгү кандай деп
Жаткан уйдай кара таш
Кылышты Манас салганы,
Боордоюн лып этип
Кесип кетип калганы.
Таш бөлүнүп калганы,
Таштан өтүп бу кылыш
Зардабы жерге барганы.
Байланып алып, сүйүнүп
Баатыр жолго салганы.
Жолдон бара жатканда
Жандагы жалаң кылышы
Жолборс болуп калганы.
Сонунан ээрчиp Манастын
Жолдош болуп алганы,
Жон дөбөгө барганы.
Төрт тарабын карады,
Күркүрөп жолборс марады,
Атагы кайып болгондун
Эч кайсысы калbastan
Айбатына барганы:
Моюндарын сунушуп,
Таазим кылып турушуп,

Кайып тарап калыптыр,
Карал турса жолборсу
Карчыга болуп алыштыр.
Чалгыны күмүш, ак туйгун
Чаңырды қеккө карата.
Талпынды бу, күш чаңырып,
Канча түрлүү канаттуу
Акылынан жаңылып,
Арстан Манас астына
Таазим кылды жабылып.
Кукулуктап унчуккан,
Күштән башка үнү бар,
Күйрук-башы жаркылдайт,
Куудан аппак жүнү бар,
Аңдап көрсө баатырың
Алл кара күш сүрү бар.
Конгону туйгун күш болду.
Конгуроосу баш жарат,
Түшүндө сонун иш болду.
Оң колуна кондуруп,
Ойгонуп Манас калыптыр,
Ою терең бу баатыр
Оңой эмес бу түш деп
Оюна кыйланы алыштыр.
Азирет тоосун жайлаган,
Ыраң толук жаз экен
Байлар бээ байлаган.
Окторулуп эр Манас
Ордунан туруп алыштыр,
Орчун кыргыз журтуна
Ой-тоого кабар салыштыр:
Угузду журтка кабарын,
Кырк күндө тойго келсин деп
Ар тарапка чаптырды
Алтымыш бир чабарын.
Калбасын деп кырк күндөн
Кабарчылар бүлүнгөн.
Айткан жердин баарына
Аралап кабар салыштыр,
Аты күлүк, көөнү чак
Адамдардын баарысы
Бармак болуп калыштыр.
Кабар берди калкына,
Кара кыргыз жалпыга,
Калайыгы таң калды:
Катыны эркек тууган жок,
Кандай той деп таңыркап,
Каңкордун кылган наркына.
Каркап жайллоо толуптур,
Камданып журту болуптур,

Күлүктүн баарын байлатып,
Күлгүндүн баарын жайнатып!
Сабанын баарын бүктөтүп,
Салтанаттын баарысын
Жайллоону көздөй жүктөтүп,
Эл келер кези болуптур.
Эңкейип сыртка конуптур.
Казандай селде чалынып
Кожо келди бу тойго,
Каны, беги, карасы
Кошо келди бу тойго.
Күрсүлөрүн күүлөгөн
Балбан келди бу тойго.
Күлдү журтун бийлеген
Зардал келди бу тойго.
Тоюн баштап салыптыр,
Ар өнөрдөн чыгартып
Аңгеме кылып калыптыр.
Үч жүз жылкы, бир миң кой
Байгесине байлады,
Чабуучу аттын баарысын
Коконду көздөй айдады.
Багыштын аты Суркийик
Барып тууга бир тийип
Көй күлүктөн чыгыптыр,
Көтөргөн тууну жыгыптыр,
Сай күлүктөн чыгыптыр,
Сайган туусун жыгыптыр.
Олжосун кыргыз алыштыр,
Намысы бирге кыргыз деп
Ортого Багыш салыптыр.
Кыргыз, казак, кыпчагы,
Майдан журбөй бычагы,
Барган сайын коноқтоп
Той тартышы кычады:
Шекер менен бал берип,
Казы менен жал берип,
Канча түрлүү май берип,
Кандыра кара чай берип.
Өзгө журт тараап алыштыр,
Өзүнүн эли калыптыр.
Кырк баатырдын баары бар,
Кыргыл, Бакай кары бар.
Чакырып алды баарысын,
Бай Жакып баштап карысын.
Керегесин кертирген,
Он эки канат ордо үйү,
Түндүгүн түрүп тептирген,
Ууктарын учтаган,
Учуна манат тыштаган,

Бастыргычы дейилде,
Ак манат менен тыштаган,
Чийин жибек чырмаган,
Уук менен кереге
Отуз түрлүү сырдаган,
Карабәрктүн ак ордо
Жакынынын баарысын
Жалпы-аламан киргизип,
Төрдө олтурду карысы,
Төгөрөк тартып баарысы.
Кырк чанач кымыз киргизди,
Эр башына бир кесе —
Сары аяктан тийгизди.
Коноктон арткан шекер бал,
Кошо кирди казы, жал.
Аш-тамакка тоюшуп,
Аңгемеде болушуп,
Олтурган орчун бийлери
Оюна келген сөздү айтып
Аңгемесин сүйлөдү.
Базарлуу жерде баасы
Алты мин, беш мин дилдеге
Араң баалап алуучу
Эл байына жолукса
Төгөрөк ирктен төрт минге
Баасы тынып калуучу,
Арзан жок анын келгиси,
Ал тонду азыр ким кийсе
Алты мин үйгө бий болгон
Акимдиктин белгиси,
Улуктук тонун алыптыр,
Сол карыга салыптыр.
Душмандын баарын каарыган,
Темирди талдай таарыган,
Урушту күндө узарган,
Учунан оту кызарган
Кылышын жалаң таянып,
Кылар ишке шайланып,
Көй баатырдын жолунда,
Кылышы жалаң колунда
Жүүртө басып олтуруп,
Анда Манас кеп айтат
Анданарчы деп айтат:
Акылды терең арстандар,
Кылышы башка кыйындар,
Кыла турган ишиң бар,
Жоруй турган түшүң бар:
Бөксөдө улуу жол экен,
Жеринде жемиш мол экен.
Аккула ат экен мингеним,

Ак күбө экен кийгеним,
Жайбаракат бастырып
Жалгыз жолго киргеним.
Жалгыз жолго салганым,
Кызымталдуу бир кылыш
Жолдон таап алганым.
Байнеги* алтын, сабы жез,
Табылды жолдон мага кез.
Сырты калың, өткүр миз,
Учу кайкы, мойну түз.
Сынамакка кылышты
Ташка чаптым ошо кез,
Ташты кести эттен тез.
Курч экен деп алганым,
Кубанып кынга салганым,
Байланып алып жаныма
Бастырып жүрүп калганым.
Салмактанды бир кезде,
Салаңдап жерге жетиптири,
Боосу узарып кетиптири.
Учу жерге тийгени,
Тийген жерин чийгени,
Кылышым бөлөк сүрөткө
Нак ошо жерде киргени.
Кыйшык айткан сөз болбос,
Кылышым болду бир жолборс,
Жолборс болду маа жолдош,
Алтындан нокто катылат,
Ар тараптан аң көрсө
Атырылып атылат.
Аңдап көргүн көй төрө,
Ай талаанын бетинен
Алдындан чыкты бир дөбө.
Дөбөнүн чыктым башына,
Жолборсум жолдош кашымда.
Күн батышка бир карап,
Күн чыгышка бир карап,
Жолборсум турду ыңғырап,
Күн тарапка бир карап,
Түн тарапка бир карап
Жолборсум турду күркүрөп,
Төрт тараптан айбанат
Төгүлүп келди дүркүрөп.
Жан-жаныбар жыйылып,
Дөңдө жалгыз өзүмө
Таазим кылды сыйынып.
Уруксат берип тараттым,
Жап-жайына караттым.
Айбанат тарап алганы,
Алиги турган жолборсум

Ак туйгун болуп калганы.
Кукулуктап үнчукса,
Күштан бөлөк үнү бар,
Күйрук-башы жаркылдап,
Куудан аппак жүнү бар,
Айбат менен караса
Алп кара күш сүрү бар.
Текөөрү болот, сары аяк,
Темингенин куткарбас,
Үңкүр кабак, үнү ачуу,
Умтулганын узатпас,
Сегиз арыш буту бар,
Күйругунда куту бар.
Саңоорлору сары алтын,
Таканак* жүнү баары алтын,
Талпынды канат жаркылдап,
Ачuu чыкты добушу
Асманды көздөй баркылдап,
Алп кара күш баш болуп,
Аяк жагы короолу,
Асманга толуп калкылдап
Сыярат кылып сыйынды,
Ачып канат ирмеген
Астына келип жыгылды.
Бу дүнүйө жандарын
Койбодум деп ойлодум,
Кондурган бойдон колума
Ошо түштөн ойгондум.
Жорунар деп ушуну,
Кылыч, жолборс, күшумду,
Айтты түштүн жөндөрүн.
Арзан эмес бу түш деп
Акылмандын баарысы
Акылдары бөлүндү,
Абдылданын көзүнө
Айнектен тунук көрүндү.
Угулган экен мурунтан,
Узактан келген канча жан,
Дайын болгон далайдан,
Алмамбет келди Көкчө деп
Айтып келген далай жан,
Какандын болгон каны деп,
Кара баштуу бендеден
Адам жеңбес аны деп.
Башында Ажы сөздөдү,
Алиги турган көй баатыр
Бирин-бири көздөдү.
Баарысы батпай токтолду,
Көрүнгөн кебин айтууга
Ажыбай чечен октолду:

Билинди айткан түшүнүз,
Оңолгон экен ишиңиз,
Оолуккан экен сени издең
Ойдогу азиз кишиңиз!
Кытайга намыс бербекен,
Кылымдан ашық эр деген,
Кыйындары жыйылып
Кырылышып, женбекен,
Оолаты* кытай эл деген.
Кара чок калмак жыйылып
Кармашып журуп женбекен,
Кара баштуу кишиден
Кашкай жалгыз эр деген,
Аркы атасы Чылаба,
Намысын колдон бербекен,
Берки атасы Солобо,
Адам уулу женбекен.
Өз атасы Соорондук
Өкүмөттүн башында,
Өңкөй Бээжин аскери
Кызмат кылган кашында,
Соорондук уулу Алмамбет
Согуш кылып кытайга
Он сегизде жашында,
Айдыңы тийген өзгөгө,
Айтса сөзүн узартып
Арбак болгон Көкчөгө.
Кызматы тийген өзгөгө,
Кылган ишин узартып
Кызыр болгон Көкчөгө.
Жаманга башы чарылып,
Жайын билбей казактар
Эр Көкчөдөн таарынып,
Өткүрлүгү кылычтай,
Айтканына бек турган
Убада сөздөн жылышпай!
Айбаты бар жолборссун,
Жолборс болсо жолдошун
Алмамбет келип сиз жакка,
Аркасы тийип биз жакка,
Ак туйгун болгон күшүнүз,
Душманга тийген мүшүнүз,
Канаттуулар жыгылып,
Кашыңызга келгени
Көк өзүңө сыйынып
Сыймыктуу эрдин баарысы
Сыйынат экен өзүңө,
Кайыптын баары сыйынып,
Көрүнгөн экен көзүңө.
Бул дүйнөдө жолдошун,

О дүйнөдө колдошун,
Келет экен түштөгү
Алмамбет арстан жолборсун!
Ал сөздү айтып Ажысы,
Баштап колун көтөрүп
Бата кылды баарысы.
Кан Жакыптын баласы,
Кабылан сындуу Манасы
Көнүлү өстү жетилип,
Көшүлүп бою чечилип.
Эбедей бою эзилип,
Эт жүрөгү созулуп,
Алмамбет келип эми эле
Калгандай болуп кошуулуп,
Каалгадай кашка тшд,
Калайыктан башка тиш
Кашкайып чыгып алганы,
Карк алтындан дейилде *
Ажыга жаба салганы:
Акылың башка Ажысың,
Арзысам киер башыма
Алтын жыга* таажысың.
Аманатың аманда
Айттар сөздөн, акылдан
Алдыrbайсың адамга.
Жаның тириү турганда
Жаактуудан адам жанашпас,
Таалайыңды адам талашпас,
Бийлик тонду алдың деп,
Бий болдуңуз ажым деп,
Тоң кийгизди өзүнө,
Кубанып айткан сөзүнө.
Ажы бий болду атагы,
(Ажыбай деп атаган
Акындар билбес чатагы).
Бай Жакып баштап баркылдап,
Баарысы күлүп шанкылдап,
Ажы акең чыкты эшикке
Алтын тон кийип жаркылдап.
Күш келди Манас канына,
Кубаныч келди баарына.
Жай өтүп күзгө тартыптыр,
Жайлоонун көрүп үзүрун
Жайкалышып жатыптыр.

МАНАСТЫН КЫРК ЧОРО МЕНЕН УУГА ЧЫККАНЫ ⁴

Арстан Манас баатыры,
Бейшемби күнү таң менен
Аккелте атты акыры.
Аккелте үнү чаңырды,
Айылы жакын баатырды

Келиңер деп кыйкырып,
Арстан эрдин бу күндө
Ач кыйкырык жаңырды.
Кырк баатырдын баарысын
Азыр кел деп чакырды,
Алыстагы чорого
Алты муршап чаптырды.
Келди баары кырк баатыр,
Ата уулунун баарысы
Ар тарараптан келатыр.
Кырк чоронун баарысы,
Кыргыл, Бакай, карысы,
Кыйындары барышты,
Кызмат барбы бизге деп
Кыраандан сурап калышты.
Анда Манас кеп айтат,
Азаматтар, деп айтат-
Бекерге беш ай жаттыңар,
Беш чака кайдан таптыңар?
Тамактан бөлөк олжоң жок,
Талабың тыштан болгон жок.
Эки жакка жылбадық,
Эркектин ишин кылбадық,
Айың менен ушакты —
Айтылганды тыңдадық,
Алты жылдан бер жакка,
Айылдан карыш жылбадық.
Мылтықтын ичи дат болду,
Кулан болуп кутуруп
Кур семирген ат болду,
Талаанын тамашасынан
Сайкашкалар жат болду.
Көтөргөнүң туу болсун,
Көк жаңырган чуу болсун,
Көй кашкалар аттанып
Көп бир жакши уу болсун,
Көрүүгө сонун бу болсун,
Кийик издең, аң уулап,
Киши жүрбөс улуу тоо,
Тоону басып кадуулап,
Адырдан аркар аталық,
Аңгемеге баталық,
Аркардын этин таталық,
Арзыган жерге жаталық.
Курбу жерде кулжа бар,
Кудай берсе олжо бар,
Курбудан кулжа аталық,
Кубанчка минтип баталық.
Аңгеме болор мунуңар,
Алтымыш айры бугу бар,

Бугудан атып буктайлык,
Талаага көнгөн курган баш
Бут-колду чечпей уктайлык.
Аркардан атып буктайлык,
Аттанып көнгөн курган баш
Аяк чечпей уктайлык.
Жан казан ашын сагындык,
Жай билбegen катынга
Жакшы эле жатып багындык.
Анжыян, Алай арасын,
Басып тоонун дарасын,*
Не түрлүү токой чери бар,
Жан жүрбөгөн жери бар,
Аюу, жолборс, кабылан —
Албан түрлүү шери бар,
Мээнет кылган азамат
Беттен агар тери бар.
Мандайындан өткөрүп
Абада күндүн ысыгын,
Аттанып чыгып көрөлүк,
Аң-кiiийктин кызыгын.
Калкына Манас кеп кылды,
Карысы Бакай, Кыргыл чал
Уу кылганын эп кылды.
Урунарга тоо да жок,
Ушу күндө эриккен,
Урушууга жоо да жок.
Жоо ордуна аң изде,
Түн ордуна таң изде,
Бармак болду баатыры,
Кырк баатырдын баарысы
Даяр турган акыры.
Минер аты шайлоолуу,
Уруш чыкса кокус деп
Бирден тулпар байлоолуу.
Жем баштыгы манаттан,
Жем үзгөрбөйт бар аттан,
Куйрук берип—май берип,
Кындырдай кылып жараткан.
Үртүгүн торко жаптырган,
Аттарынын мойнуна
Алтындан тумар тактырган.
Кандагайга каптаган,
Кара боюн чаптаган.
Тула бою күймөлүү,
Туягынан башкасы
Баары күмүш түймөлүү.
Кездеп атса ок өтпөйт,
Кечип чапса чок өтпөйт.
Соот менен кыягы,

Аң уулап ууда жүрсө да
Жортуулчудай сыйагы.
Огу менен дарысын,
Бөлүп алып баарысын,
Төрө Манас жолборсу,
Төрт жүз болуп жолдошу,
Бастырып чыгып калышып,
Бадандын башы Тегинде
Кызық кылды чуулашып,
Эки күн кийик уулашып.
Он эки айры бугу атып,
Текесин таштан кулатып,
Эки күндүн ичинде
Беш жүзчө кийик сулатып.
Терисин кайыш кылышып,
Күн жүрүш көздөй жылышып.
Анжыян, Кашкар арасы
Ала-Тоонун бийиги,
Арбын экен кийиги,
Эки күн өргүп жатышып,
Капкара болгон кулжадан
Элүү төртүн атышып.
Маралын кошуп, бугу атып,
Мастан аюу дегендөн
Жетөөн атып сулатып,
Жолборстон атып сегизин,
Бугунун атып семизин,
Илбирс менен чөө атып,
Ийри моюн төө атып
Баатырлар жолго салыптыр,
Кара-Кулжа атакка
Жер атагы калыптыр.
Ала-Жууку, Үч-Ташка,
(Ал кезекте алардын
Салтанаты бир башка),
Анжыян башын айланып,
Жолдош менен жоросу
Ар сонундун терисин
Салаңдата байланып,
Аркардын эти, кой эти,
Абыдан канып тоюту,
Бугунун жешип жаясын,
Мынча кызық көргөн соң
Булар кайдан жай алсын,
Илбирстин атып баёсун,*
Өлүүсү чирип дөң болгон,
Өрүгү чирип көң болгон,
Жер кайыбы өм* болгон,
Алчасы чирип дөң болгон,
Алмасы жатып көң болгон

Саяң-Жайлак, Ара-Көл,
Алардын аңын уулашып,
Айгайлашып чуулашып,
Ара-Түз менен ылдыйлап,
Тоонун башын сактасын,
Ат күлүгүн баптасып,
Күндө кийик атышып,
Күлкүгө минтип батышып,
Анык он беш күнүндө
Ашып өтүп Чаначты
Күн жүрүш жагын карашты:
Бөксөсүн көр, сазын көр,
Бөлүнүп учкан казын көр,
Коктусун көр, сазын көр,
Каркылдап учкан казын көр!
Өлкөсүн көр, сазын көр,
Өрдөгүн көр, казын көр!
Ат жортпогон тулаңы,
Ар тараптан сандаалап
Ағып түшкөн булагы!
Жетиген жагын караса
Жери чыбыр, майда адыр,
Көтөлөк деген жер экен,
Көрдү муну көй баатыр.
Калмактын койгон аты деп,
Катуу күлүп, эр Манас:
Калмактын атын жоёлу,
Башка бир ат коёлу.
Ортодо өзөн, кенен сай,
Орчун жакшы жер экен
Ою-тоосу малга жай.
Абасы Бакай кеп айтып:
Талас болсун деп айтып,
Бул Таластын ээси
Манас болсун деп айтып.
Баары сүйлөп салыптыр,
Абамдын сөзү макул деп
Калайык кабыл алыптыр,
Каткырыгы баш жарып
Катуу күлүп калыптыр.
Баатыр Кошой абаңа
Туу байлатып алган жер,
Боз байталды сойгон жер,
Боорсокко тойгон жер
Манастын жаткан жери шо,
Бото-Мойнок жайык дээр.
Алиги Бото-Мойнокко
Алты күн орун алыптыр,
Эртең кетээр эр Манас
Эригип чыгып бастырып,

Кайтсамбы деп ойлоп үй жакка,
Эриккенден эр Манас
Көзүн салып карады
Көк жайык өзөн Чүй жакка:
Көз учунда мунарык,
Көз жетпеген тунарык!
Таз кара учса шашкандай,
Тандайы күйүп качкандай,
Таз адам барса жазганбай
Маңдайы күйүп качкандай.
Куркулдай барса шашкандай,
Куйругу күйүп качкандай,
Куландар барса азгандай,
Түягы күйүп качкандай!
Томуктай болгон тоосу жок,
Кашыктай болгон кары жок,
Кара-бута шаары жок.
Абаңды талаа сары өзөн,
Оюна көзүн салыптыр,
Жейрени койдой жайнаган
Жерине айран калыптыр.
Аны таштап салыңыз,
Арстан Алмаң баатырдын
Кабарын угуп алыңыз.

**АЛМАМБЕТ БААТЫРДЫН КАПАЛАНЫП КЕЛЕ ЖАТЫП
ЧҮЙДҮН АЯГЫНДА МАНАС БААТЫРГА УЧУРАГАНЫ.
МАНАС БААТЫРДЫН КАНДАЙ КАРШЫ АЛГАНЫ**

Казактан чыгып кайгырып,
Кадырлашы Көкчөдөн
Каргаша болуп айрылып,
Узак жолго жол басып,
Күн батышты алып маңдайга,
Тили курғап таңдайга,
Чыканак жерге салbastan,
Чырым уйку алbastan,
Эскиси түшүп эсине,
Эркин дүйнө жалган жай
Эч көрүнбөй көзүнө,
Жалғыздык түшүп жадына,
Ат керт этип чөп жебей,
Чөп жесе да көп жебей,
Эр кылт этип суу ичпей,
Аманат жан күн кечпей,
Жолдо Алмамбет бел чечпей
Эрини чарта кесилип,
Ачқадан боору эзилип,
Айнектей көзү сүзүлүп,
Акыр жалган дүйнөдөн
Абыдан күдөр үзүлүп:
Каралашкан казагым,

Казак берди азабым,
Каңып жүргөн шум башым
Кандай жолду басамын?
Жалындым кудай өзүңө,
Жайлую жерден бир ажал
Жеткире көр өзүмө
Болгон карып экен деп
Болжосом боор бураб жок,
Жатып калсам алсырап
Кандай жаткан жансың деп
Жайы-күйүм сурар жок.
Аркамдан издээр ага жок,
Тек-жайын айтып телмирип
Артымда калган бала жок.
Издел келер иним жок,
Ит ордуна мен өлсөм
Ичи ачыр бенде бири жок.
Таянарга тага жок,
Жараткан Жапар кудурет
Тагдырыңа дабаа жок,
Өлсөм калдым талаада,
Өзүңдөн бөлөк баана жок.
Бадышадан башкага
Баркы болбос көөхар таш,
Курган башым бир жалгыз,
Кургабай аккан көздөн жаш!
Көбүнөн калган аз болуп,
Тобунан азган кас болуп,
Ызғыч кара кашка күш
Канаттары күрүлдөп,
Катуу учуп дүрүлдөп,
Бардаши кыйын канаты,
Адамды көрсө тийүүчү
Баштатан бери адаты.
Аттатып кара суулардан,
Асты Алмамбет кутулбайт
Ызылдаган булардан.
Жакынынан жат болуп,
Көңүлү кирдеп дат болуп,
Элким болуп элинен,
Медери кетип белинен
Күжуро кайнап күршугуп,
Кыжыры кайнап кырданып,
Кырааның Алмаң сурданып,
Суу көтөрбөй сиркеси
Ызғычка айткан бир сөзү:
Ызылдаба ызғыч күш,
Ырасын айтсам ушул иш,
Тызылдаба ызғыч күш,
Чынын айтсам ушул иш —

Канаттуудан сен жалгыз,
Какшыган чөлгө бүтүпсүн,
Кара башта мен жалгыз,
Кайыры жок элге бүтүпмүн,
Кылып кыйла пайданы,
Кызматым жерге житипмин!
Куйруктуудан сен жалгыз,
Кубарган чөлгө .бүтүпсүн,
Жумуру башта мен жалгыз,
Куруган элге бүтүпмүн,
Куруп келем жапжалгыз,
Кубанычым жерге житипмин!
Уяң менен ишим жок,
Учурага кишим жок,
Ушу жерде мен өлсөм
Кишим түгүл, жаныбар,
Улуп калар итим жок!
Балаң менен ишим жок,
Бара турган кишим жок,
Мына шу жерде мен өлсөм
Мааналарга итим жок!
Айбандан жалгыз атым бар,
Алдама айттар датым бар,
Адамдан жалгыз өзүм бар,
Армандуу наалыш сөзүм бар,
Айланып келип башыма
Нечүн тиер кезинө бар,
Оору тийбей, соо жүрүп,
Ооп турган эсим бар
Койсоңчу, ызгыч, кордобо,
Жолума чыгып торгобо,
Өзүңдү зордобо,
Айдаркандын Көкчөдөй
Жалгызың деп кордобо!
Ал сөздү айтып далайып,
Ачкалыктан шалайып,
Эки буту салайып,
Ал сөздү айтып сүйлөнүп,
Алмамбетке бул ызгыч
Келип тииди күүлөнүп.
Өз жеринде жүргөндө
Өкүмөт күткөн бир далай,
Өзүңчө келип Көкчөгө
Нөкөр болгон — бир малай.
Түншасында турганда
Журт сураган бир далай,
Саптап келип Көкчөгө
Санатта жүргөн бир малай.
Санаасы санга бузулуп,
Таноосу демге кысылып,

Ачкалыктан Алмамбет
Кара тер бойдон сзылып,
Камсыгып келген каркыбар,
Жаага кыйын салты бар,
Коломсокко кол салды,
Ошо күшкә ок алды.
Киричке жебе чалыптыр,
Телпилдеген ызгыч күш
Чыйылдап келип калыптыр,
Алманың көргүн санатын,
Ызгычтын атты канатын.
Канатын огу сындырды,
Ызгычтын жанын тындырды.
Чыйраксынды көккө учуп,
Жыгылды ызгыч жер кучуп.
Азыр ызгыч жыгылды
Алмамбеттин жолуна,
Аны Алмамбет көрмөккө¹
Эңип алды колуна.
Канаты сынды калы жок,
Кармап көрсө жаныбар
Былк этерге алы жок.
Бөдөнөдөй өзү бар,
Бөтүрөйгөн көзү бар,
Насият кылышп ызгычка
Алмамбет айттар сөзү бар:
Алда жүн берген далыңа,
Аңдабай өзүң алыңа
Адамга не үчүн катылдың?
Арманда өлүп атылдың.
Алынды чактап билбедин,
Айланып сага тийбедим.
Катылба десем болбодун,
Кадалышп жолум торгодун,
Кадемин каткыр онбодун.
Тийбегин десем болбодун,
Титиреп жолум торгодун,
Тийгенден кайсыл онғонун?
Чөөлүккөн чөлдө сен болдун,
Чөккөн арстан мен болдум.
Аңкаган чөлдө сен болдун,
Ач арстан мен болдум.
Алынды билбей не тийдин?
Сенден бетер мен дагы
Алымды билбей баш кошуп
Ажалдын тонун мен кийдим.
Өз алың билбей сен тийдин,
Өзүңө окшоп баш кошуп,
Өлүмдүн тонун мен кийдим.
Берсе кудай жолумду

Чечейин өлүм тонумду,
Бұтүрөйүн канатын,
Бейкүнөө жанга катылбай
Сен да тап деп жолунду
Кайнатма кара дары бар,
Канатын азыр бұтүрчү
Канча дары баары бар.
Сүйкөп алып жарага
Сынып калган канатын
Кыябына салғаны,
Алып алтай қырмызы
Канатын аста таңғаны.
Дарыга канат сырдады,
Тал жебек менен чырмады,
Учурмакка Алмамбет
Ыңғычты кармап ыргады.
Аралдан чыгып Алмамбет
Боз жерге келген чагы бар,
(Ошо келген боз жери
Ушу күндө дагы бар —
Ак-Эрмендин ою дейт,
Ашмаранын бою дейт).
Үйүңдү тап деп жаныбар,
Уянда балаң дагы бар,
Учуруп ийген чагы бар.
Ыңғыч учту көк жакка,
Ыңғыч учкан көк жагын
Алмамбет карап көт жагын
Асманга көзүн салыптыр,
Манастын турған жеринен,
Бото-Мойнок белинен
Аккула ат менен болкоюп,
Арстан эр кырда золкоюп,
Баятан байқап алыштыр,
Баатыр эр көзүн салыптыр.
Аңдап турған мұрунтан,
Аркардан бөлөк айбан жок,
Айдал мал адам жайған жок.
Бөрүдөн бөлөк айбан жок,
Маралдан бөлөк малдан жок,
Бараандап чыгар жандан жок.
Кулан жатыр жайнаган,
Кудугу жатыр кайнаган.
Адамы жок жер эле,
Арстан Алмаң арбайып,
Аралдан чыкты дардайып,
Ашмаранын оюнда,
Ак-Эрмендин боюнда,
Каруу-жарак карк алтын,
Келе жатыр калдайып.

Алда кандай адам деп,
Ат-тону бөлөк не жан деп
Алыстан көзүн салыптыр,
Арстан эр айран калыптыр.
Атынын мойну бир кулач,
Айбандан түрлүү көрүнөт,
Алеңгир жаа асынган,
Адамдан сүрдүү көрүнөт.
Саадагы өгүз белиндей,
Салкыны сырттын желиндей,
Атышканын уткандай,
Анча-мынча адамды
Ат, тону менен жуткандай.
Өзү дөбө бир тоодай,
Өчтөшкөнүн туткандай,
Өжөрлөнсө кишинин
Өзүн бүтүн жуткандай.
Карк алтындан уютма
Каралжын ыраң тон менен,
Калдайган кара талаада
Бөксөгө чыкчу жол менен
Бөлүнүп келе жатыптыр,
Бөрү жолдуу Алакен
Көрүнүп келе жатыптыр.
Кара бою үпчүлүү,
Капталынан топчулуу.
Малакайы алтындан,
Бардаши журттан артылган,
Башында көөхар динсе таш,
Жаркыны көккө тартылган.
Башында жыга бөркү бар,
Бадышалык көркү бар,
Кайратына жан тургус,
Канга ылайык каркыбар.
Байкап турат алыстан,
Канга ылайык кашы бар,
Ошо келе жатышы,
Жыйырма сегиз жашы бар.
Анда Манас муну ойлоп,
Албан түрлүү көп ойлоп,
Арстанга чын болжоп:
Алдам бердин бишарат,
Аң уулап мында келишим
Аңдасам артык ишарат.
Түштө тапкан кылышым,
Кылышымды кез кылган
Кудурет сенин кылышың.
Түштө көргөн жолборсум,
Бул Алмамбет болот го
Дүнүйөлүк жолдошум

Алмамбет эмей ким деди,
Арстан эрди аңдасаң
Айтпай-дебей билгени,
Кайра тартып жылт берип,
Кабакка Манас киргени.
Кайра тартып калыптыр,
Алмамбет ызғыч учуруп,
Кайканға көзүн салыптыр,
Карышкырдай кылан деп,
Тұлқұдәй күйрук булаң деп,
Элесин көрүп эр Алман
Элейип тура калыптыр.
Мергендердей бет менен
Чекесинин чет менен
Ченеп Манас караса
Элесин көрүп Алмамбет
Карап қалған калкайып,
Кылжейрен аты даңкайып.
Анда Манас ойлонду:
Кызыл тұқтұү пил экен,
Кыраан эрдин бири экен.
Алысқы ишти ойлонгон
Ақылмандын бири экен,
Айбатына жан тұтпөс
Баатырлардын бири экен.
Кең көкүрек, сом далы,
Тұтқандын чыгар далдалы,
Балбандардын бири экен,
Кездешкенин мент кылып
Алгандардын бири экен.
Азуусу албарс, уу тырмак,
Арстандардын бири экен,
Айбаты менен ааламды
Баскандардын бири экен.
Качыргандан токтолбос
Камандан алган мұнөзү,
Кайғырып жоодон шашпаган
Жолборстон алган мұнөзү,
Жолдош болуп кезиксе
Бұтқөндәй болуп көрүндү
Эр Манастын мұдөөсү.
Абыдан көрүп айқөлүң
Кайра чапты калкылдап,
Аккула ат менен алкылдап,
Өзүнүн боюн жыйнабай,
Өнүрү кеткен жалпылдап:
Жоого сүрдүү жолборстор,
Жолдошту кудай бериптири,
Сүйүнчү — деди,— жолдоштор.
Айтканымды туюнчу,

Арстан эрлер сүйүнчү!
Сөз айтамын туюнчу,
Төрөлөрүм сүйүнчү!
Баштап жүрсө барааның,
Калкында жүрсө карааның,
Бетинде жүрсө бедерин,
Белиңе таңуу медерин,
Элинде жүрсө эркегин,
Түндүктү тирер түркүгүн,
Жолго кирсе жолдошун,
Жоголор жерде колдошун,
Жоо качырсаң жолборсун,
Өнөрү ашык дүйнөдөн,
Өмүр сүрсөң жолдошун
Алмамбет келет мен көрдүм,
Ар мүнөзүн, айбатын
Арстанга тен көрдүм!
Көңүлүн адам тапкандай,
Көргөн адам баккандай,
Көптөн аны токtotкон
Көл-дарыя ырыска
Көз көрүнөө баткандай!
Акылга адам тапкандай,
Айла кылып токtotкон
Аккан суудай ырыска
Алдам берсе баткандай,
Сунса колу узарып,
Жумулса көзүн ачкандай!
Кетирбей токтоп калышын
Кебин кылгын көй баатыр,
Аздыrbай алып калыштын
Акылын кылгын көй баатыр!
Айрылып калып Көкчөдөй,
Арманда болуп бөксөрбөй,
Жергенде жүрсө жектебей,
Окус жаман иш кылса
Осол көрүп кектебей
Батырарың маалим кыл!
Чогоолдук кылса көтөрүп,
Өжөрлүк кылса өткөрүп,
Кейишке салса кечирип,
Кеткени болсо келтирип,
Өчтөшкөнүн өлтүрүп,
Күтөрдүн камын кылышар!
Бүлүндүрсө бүлк этпей
Түтөрдүн камын кылышар!
Жарлык кылса буйругун
Тутардын камын кылышар,
Өчтөшкөнүн өлтүрүп,
Жутардын камын кылышар!

Алмамбетти кетирбей
Тутардын камын кылыңар!
Алышсак душман ар жерде,
Алмамбет баатыр бар жерде
Ал жетпеген душманды
Жутардын камын кылыңар!
Башын тартпас өлүмдөн
Баатырлық жайы көрүнөт,
Бас адамга тең жүрчү
Бакырлық жайы көрүнөт,
Карарса кайра жанбаган
Капырлық жайы көрүнөт!
Келе жатыр жол менен,
Кейиш тартып ой менен,
Ашмаранын оюнда,
Ак-Эрмендин боюнда,
Алтындуу саадак колунда.
Аттанып чыгып беш баатыр
Бөксөгө чыгып келгенде
Азыр тургун жолунда.
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай
Сырттан Сыргак, Кутунай,
Акимдин бири бу дагы
Акбалтанын Чубагы,
Белиме таңуу беш баатыр
Азыр кайрат убагы!
Көк колот ылдый салыңар,
Көрүнбөстөн барыңар.
Жаныңа жакын келгенде
Айгай салып бакырып,
Каракчы болуп чыгыңар
Капилет сайып жыгыңар.
Жортулчук болуп чыгыңар,
Жол боюна жыгыңар.
Атын коштоп алыңар,
Айдал жолго салыңар,
Бол жүргүн деп шашыңар,
Ботонун белин ашыңар.
Тоноп тонун алыңар,
Топондотуп кубалап
Топту көздөй салыңар.
Кожойтуп айдал алыңар,
Колду көздөй салыңар,
Койбойм ти्रүү жаның деп
Коркутуп айткын баарыңар.
Жүткүндүрүп келиңер,
Жүрөгүн сынап билиңер!
Алкындырып келиңер,
Акылын сынап билиңер!

Көк жайыкта жатканың
Төрт жүз сексен кишисиң,
Төлгөсүн көрсүн ишиндин.
Эки жүз ордо салыңар,
Элүүң жөнөп төш жакка
Ат откоруп барыңар,
Кыркың кызык ойнотуп,
Чатыраш ойнун салыңар,
Тогуз, онуң биригип
Тогуз коргоол алыңар.
Жыйылып алып жыйырман
Топ таш-чакмак алыңар.
Он эки желдет ат алар
Оолактан атын алыңар,
Ороюң суук салыңар.
Сөөлөткө тигип алганың
Төрт төбөлүү көк чатыр,
Дөөкүрсүгөн көй баатыр
Саламын алик албаңар,
Жакшы экен деп көрүшүп
Жарбандашып калбаңар.
Жатканың турбай кырданып,
Жаалыңды салын сурданып,
Которуп орун бербенер,
Козголуп келгин дебенер,
Сырыңды сыны толтураг,
Сырттандык кылса зыңбырып,
Ою терең эр болсо
Олутун таап олтураг.
Бабырап башкаң үндөбөй,
Баянсыз кепти сүйлөбөй,
Сыр бербестен зымпыйып,
Кыраан күштай кымпыйып,
Жок сөздү айтып чуулабай,
Жол-жобосун сурабай
Адептүү болгун баарыңар,
Ар кандай жумуш болсо да
Аңдап менден алыңар.
Арстан эрдин өзүнөн
Адеп тутуп калыңар.
Кытайдан келсе казакка,
Казактан калса азапка,
Кыргыз дагы шек берип
Калбайлык кара мазакка.
Капия баштап албаңар,
Калкыңдын жөнүн биле элек,
Капалантып салбаңар,
Аңгеме баштап албаңар,
Адамың жайын биле элек,
Арстан эрдин өзүнү

Ызалантып салбаңар.
Бирок менин айтарым.
Арстан сындуу эрдир ээ,
Алып келип үстүмө
Ар канча кыйын болсо да
Ат менен салам бердирбе.
Жөөлөп айтсын саламын,
Жөнүн билип аламын.
Бас келип айтсың саламын,
Баркын билип аламын.
Алмамбет мында келгенде
Азат боюң күүлөбөй,
Аламандап сүйлөбөй,
Артык айтпай сөзүндү
Аңдаңар менин өзүмдү.
Кыл дегеним кылыңар,
Кыйла кыйын сырды бар,
Караса көрөр сырны бар.
Сыныңды сырнап билбесин,
Сырттан эрдин бир өзү
Сызып жолго кирбесин.
Жоо бөрүсү эр деген,
Жоругунду билбесин,
Жолобой жолго кирбесин.
Кытайдан келген бир эрди
Кыйрынан казак жиберди,
Көкчөнүн жигиттеринче
Көтүнөн түшсөң ал эрдин
Көрүнөө кырам силерди.
Каңгайдан келген бир эрди
Кадырын казак билбеди,
Каңгытып кууп жиберди,
Как ошондой кылганча
Каныңды төгөм силерди.
Беш баатырын белендеп
Көк колот ылдый салыптыр,
Көй төрөлөр калыптыр.
Эки жүз ордо чийишип,
Оюнга кирди баарысы,
Оён эрдин айтканын
О жерде кылып алышты.
Көк колот менен салыптыр,
Көй баатырдан бешөөсү
Көрүнбөй тосуп калыптыр.
Аккан жашын көзгө алып,
Белден көргөн белгиге
Бет алып жолго салыптыр,
Белендеген беш баатыр
Кабактан чыгып калыптыр.
Мылтык атып тарс коюп,

Добул согуп карс коюп,
Желегин шамал жапырып,
Жеп ийчүүдөй бакырып,
Чукул жерден чубуруп,
Жакын жерден жабылып
Качырып чыга калганы,
Келе жаткан Алмамбет
Чил учкандай селт этип
Бир да карап албады.
Коргошун жүрөк, пил билек,
Коркпой турган Алмамбет,
Айбаты жолборс, ач курсак,
Ар мүнөзүн андап бак:
Жайык мандай, жазык төш
Жалаяк ооз, жалын көз,
Жан катылчу неме эмес.
Ач арстандай ыңғырап,
Найзасы колдо зыңғырап,
Албарсы белде шыңғырап,
Жолдон азган бир жолборс,
Жологон бенде соо болбос.
Кесенип чыккан беш баатыр
Келди токтоп кала албай,
Кезиккен менен беш баатыр
Бардашина болду тан,
Батынып колун сала албай.
Сундурган найза жарагын,
Султан Алмаң кебелбей
Бастырышын карагын!
Кабагы бийик, өңү саз,
Кабыландай мараган,
Каар менен караган.
Менменсиген беш баатыр
Кайратына таң калган.
Кол салса кокус кылгандай,
Койго тийген бөрүдөй
Кырып салып тынгандай.
Барганы менен бакырып,
Бар кайратын чакырып,
Кайраты мындай ким болду,
Каары катуу беш баатыр
Катыла албай тим болду.
Бардаши мындай ким болду,
Барган менен беш баатыр
Батына албай тим болду.
Кыраан Алмаң бастырган
Кылжейрен менен калкайып,
Кыйкырып барган беш баатыр
Кошуулуп калды бастырып,
Саламын айтып шалкайып.

Кылжейрен атын кындыйтып
Кыйгактуу найза зыңкыйттып,
Адам өлчөр неме эмес,
Байкап көрсөң айбатын
Манасыңан кем эмес.
Бар кудай берген экен деп,
Баатыр Сыргак жол баштап,
Астына түштүү тепендеп.
Ашты Мойнок белинен,
Астынан барган беш баатыр
Алмамбетти көргөндө¹
Айрылып калды мурунку
Алаптап жүргөн деминен,
Жалгыз ооз жайын укпады
Алмамбеттин кебинен.
Алиги келген бешөөнү
Адам го деп андабай,
Алда кандай жан бу деп
Аңкарып анык карабай,
Кейпин көрүп беш баатыр
Кеп суроого жарабай.
Дөбөгө тиккен кырк чатыр,
Эки жүзчө адамы
Бакылдашып ордо атып,
Чатыраш оюн салыптыр,
Кишисинен кырк-элүү
Киштеге кирип калыптыр,
Чакмак-топ таш алыштыр,
Курдап алышп элүүсү
Кумалагын салыптыр.
Жатканы турбай кырданып,
Жаалданып сурданып,
Карап койгон бир жан жок,
Кандай жүргөн адам деп
Капарына алган тири жан жок.
Алардан бетер кырданып,
Айбатын салып сурданып,
Төрт төбөлүү көк чатыр,
Төрө Манас үстүндө
Дөөкүрсүгөн көй баатыр.
Кыргыл, Бакай кары бар,
Кыйындардын баары бар.
Ондол алышп борумун,
Манас менен Бакайдын
Ортосунан коюптур
Болор болбос орунун.
Аңырайган тешиктен,
Ачылып турган эшиктен
Арстан Алма султаның
Аты менен келүүгө,

Айтып салам берүүгө
Бастырган бойдон барыптыр.
Эшикке жакын барганда,
Элүү кадам калганда
Айткан Манас канынан
Беш баатыр бекем угултур
Ат менен салам бердирсөң
Үмүтүн үз деп жанындан,
Эт жүрөгү болкулдап,
Эч аргасын таба албай,
Эстери чыгып кыпымдап,
Эшигине Алмамбет
Жакын жетти чукулдап.
Чыдай албай Ажакең
Бастырып чыйрак барганы,
Баатыр Алмаң султандын
Чылбырынан кармады:
Сабагыңды карасам
Сары алтындын кенисиз,
Жөн-жайыңды карасам
Дөө кызматкер перисиз.
Кадамыңыз кут болсун,
Каалап мында келипсиз,
Кадыр алда жар берсе
Калың кыргыз журтуна
Карашуучу шериксиз.
Көөхарсың көз айныган,
Куйругун кучак куудайык
Көк асманда дайрыган.
Капаланып чыгыпсың
Казактын калың элинең,
Кадыр алда буйругу,
Арстан эрге жолуктун
Ашмаранын белинең,
Аңдал уккун арзымды
Асирет кайғы кебимден.
Улук да болсоң ушу жол
Биздер үчүн кичик бол.
Каары катуу каныбыз,
Ат менен салам берсөңиз
Калбас тириү жаныбыз.
Кесилип кетер саныбыз
Асылы түбүн ойлосом
Аман калбас жаныбыз.
Айтканынан кайтпаган,
Азыр өлүм турса да
Ажалдан башын тартпаган,
Өкүмү экөө болбогон,
Өчтөшкөнү онбогон.
Өзүн кудай колдогон

Өкүматтуу төрөбүз.
Өткүрлүк кылсаң тил албай
Биз, өзгөчө кордук көрөбүз.
Жардыгы жалган болбогон,
Жамандык кылган онбогон,
Жаратканы колдогон,
Жаалы катуу төрөбүз.
Жайылдык кылып койсонуз
Жайыбыз ушу — өлөбүз.
Оң турган неме эмес,
Оңой-олтоң эр эмес,
Окус өлүп кетпейлик,
Комсоо көрүп иш кылып
Кокус өлүп кетпейлик.
Өлөндүү жерди өрттөгөн
Өткүр шердин бири ушу.
Өзүн-жатын карабас
Жеткир эрдин бири ушу.
Кара сууга кан куйган
Каңкор эрдин бири ушу,
Калайыкка чаң салган
Анткор эрдин бири ушу.
Кылыгын адам биле албас,
Кыйыгы тутса тил албас,
Кыйын эрдин бири ушу.
Жоругун адам билбеген
Жоомарт эрдин бири ушу.
Жоо көрбөсө бууруккан
Дөөбант эрдин бири ушу.
Нуска сүйлөп, сөз байлап,
Чечендик жайы дагы бар,
Беш тараптан жоо сайса
Көптөйт деп көөнүнө албаган
Бекемдик жайы дагы бар,
Айткан сөзгө ар качан
Жеткендик жайы дагы бар.
Жаалы катуу каңкорго,
Жандан тойгон анткорго
Жаман кылып салбаңыз,
Кас кишидей иш кылып
Канга забын калбаңыз.
Аттан түшүп алалык,
Ыңы бөлөк каңкорго
Ызат кылып баралык,
Эби болсо, баатыр деп,
Эптуу Ажың айтып кеп,
Алманды алды жылоодон.
Кол тийген соң жылоого
Козуп кетип эскиси
Алакең кирди ыйлоого:

Өз журтумда иш кылган
Өжөрлүгүм калганы,
Өлбөй тирүү бар туруп
Өнөрүн көрдүм жалгандын,
Көтөрбөсөм чарам не,
Көтөрдүм кудай салганын.
Карыптык башка жеткенин,
Каалабай жүргөн экенмин
Кандыгым колдон кеткенин.
Башыма балаа жеткенин,
Байкабай жүргөн экенмин
Паашалык колдон кеткенин.
Карып болгон кандырмын,
Кара жез болгон зардырмын,
Кайгылуу болгон жандырмын.
Төмөн болгон төрөмүн,
Мурунтан ишим бузулган,
Муну кимден көрөмүн!
Алмамбетти көргөндөр
Айбатына таң калып,
Асталай басып барганы.
Салам берди заңк этип,
Арстан Манас, эр Бакай
Алик алды барк этип.
Бөлөгүнө карабай,
Бөлөгүнүн баарысы
Кол сунууга жарабай,
Абакеси Бакайга
Кол узатып жайма-жай,
Абасы Бакай кол берди.
Эр Бакайдан кол алып,
Эр Алмамбет баатырың
Төр жагынан жол алып.
Төре Манас баатыры
Колун сунуп акыры,
Айбатына Алманын
Козголуп Манас акылы.
Оңолгон Алмаң борумдуу,
Ортодон алды орунду.
Чарт айрылган эрини,
Чактап билген эр Манас
Алмамбет чыккан жерини.
Ачкалыгын билиптир,
Алып кел ылдам тамак деп
Ашпозго буйруп ийиптир.
Бал чайкаган кымыз бар,
Баатыр Мажик көтөртүп
Эки желдет кириптири.
Сары алтындан жан кесе,
Бири отуз төө ал кесе,

Баса куюп кымызын,
(Байкап туруп баарың ук
Баатырлардың кылышын),
Кош колдоп аяк сунуптур,
Абакеме сунгун деп
Алмамбет айтып туруптур.
Эр Бакай эрин малыптыр,
Эңиле басып Жабыке
Алмаңа сунуп калыптыр.
Алмамбет алып аягын,
Асылы билдирибесем деп
Ачкалыктын баянын,
Аз гана жутту кылт этип,
Өзөгүнө түшүптур,
Өбөктөп Алмаң шылк этип,
Көзү илинип кор этип,
Көкүрөгү кыр этип,
Кирпикке кирпик илинип,
Илингени билинип,
Өлүп барып тирилип
Баш көтөрдү баатыры,
Арстан Алмаң эс алып
Тамагын ичти акыры,
Олтуруп боюн тер басып,
Ордуна келди акылы.
Олтуруп Манас кеп айтат,
Ой, азамат деп айтат!
Ошондо Манас кеп сурайт,
Кайсы элденсиз деп сурайт:
Кай жерде болот жериңиз,
Кабарын айтып бериниз?
Качан мында келдиниз?
Кайда болот элиңиз?
Жолоочудай жүрүпсүз,
Жообун айтып бериниз.
Минип турган атыңыз,
Ат жарагы салтыңыз
Кытайча турат боруму,
Кийген кийим баарысы
Кытайча турат оруну.
Кирерге барбы шаарыңыз?
Ачуу жеңип бу күндө
Ачылбастай баарыңыз,
Айтып аны салыңыз.
Учураштык бу жерде,
Нуркуңуз болгон не жерде?!
Көз көрүштүк бу жерде,
Көбүңүз болот не жерде?
Мүнөзүң кытай уругун,
Азып мынданай жүрүшкө

Айран болуп турумун.
Атаңыз ким, атың ким?
Айтып берер жайын деп
Ан үчүн сурал турам тим.
Жоо бөрүсү эр Алман
Жоопко кирди бермекке,
Кулак салып эр Манас
Күп тындады эрмекке:
Сураба ата-жөнүмдү,
Жүрттән кечкен бир жалгыз
Мойнуна алыш өлүмдү.
Жооп берер менде эс кайда?
Жобол жүргөн кишидей
Жол сурамак не пайда?
Эркимди айттар эс кайда?
Эсерлер жүрөт ар жайда,
Элким жүргөн бир жандан
Эл сурамак не пайда?
Барарыма жерим жок
Маңып жүргөн бир жанмын.
Батарыма элим жок
Каңғып жүргөн бир жанмын.
Ой жетпеген иш издең,
Оң караган киши издең
Ооп жүргөн бир жанмын!
Ат жеткисиз жол издең
Азып жүргөн бир жанмын,
Алымды билер адам жок
Басып жүргөн бир жанмын.
Кетмен өтпөс кериден
Келер бекен суусу деп
Кечээ күндүн арыгын
Казып жүргөн бир жанмын,
Кеткенин билбей курчумдун,
Кезешин албай журтумдун
Жазып жүргөн бир жанмын.
Карсак * жүрбөс калында
Карайлаган бир жанмын,
Кара башым өлүмгө
Даярдаган бир жанмын.
Канча кылсам кызматты
Калайыгым эп көрбөй
Жай албаган бир жанмын,
Калкасы бийик кара тоо
Таянбаган бир жанмын.
Балапан учуп уядан
Ығын билбей конордун
Канатым талып жыгылып,
Караган менен көз жетпей
Ырыскым кайдан болорун

Жолдо калган бир жанмын.
Баргектен * боо мээлейим
Колдо калган бир жанмын.
Чылбырым үзгөн тулпармын,
Акырда калган жемим бар,
Ал акырга жеталбай
Акылымда кемим бар.
Азып келип турамын
Анжы-Манжы, Таңша,
Киричте, Кентун шаарынан,
Айт деп баатыр сурадың,
Ата-тегим баарынан:
Аркы атам аты Чылаба,
Чылабадан Солобо,
Солобо уулу Соорондук ,
Ошондой болот биздин жик,
Соорондук түн баласы
Азып жүргөн элиnen
Алмамбет бакыр өзүмүн,
Артыгы жок сөзүмдүн.
Ал сөздү айтып Алмамбет,
Айтуудан тили байланып,
Азыркысын башына
Акыр заман айланып,
Сандыргалуу Манастын
Салтанатын, борумун,
Ар иш кылган орунун
Бар белем мынча деп ойлоп,
Башка белем деп ойлоп,
Жаш имерди көзүнө,
Жарандар кулак салыңар
Манастын айткан сөзүнө:
Аркайган бийик Ала-Тоо
Ак марал кууп ким ашпайт,
Айкын талаа, узун жол
Адашса жолун ким баспайт.
Чакырса келбес Чын каны
Чыйрыма келип турганы,
Кааласа келбес Каканчын
Кашыма келип калганы,
Кутман келип, кут келип
Кудайдын берип салганы!
Алдадан ар жан күчтүү эмес,
Калабалуу кырк баатыр,
Калыбынан билбейсин,
Кан тартуусуз түшчү эмес!
Камдаңар ылдам тартуусун,
Кандык жолун кылган соң
Кааласа турар элиме,
Каалабаса калкымды

Өзү билер кайтуусун,
Күлүктөн тартуу камдаңар,
Күрөөкө тондон жамдаңар,
Баш тулпардан байлаңар,
Баатырдын көөнүн жайлаңар!
Самаган сапар жолуна
Аялуу мүлкүм Аккелте
Асалык анын жонуна,
Албарстан учтуу Сырнайза,
Аны берип колуна,
Кийгизинер, Аккубө
Кийүүчү кийит тонуна!
Алтын саптуу Ачалбарс,
Аны байла белине,
Арзыбаса кыргызга
Ала кетсин баруучу
Каканчын-Бээжин жерине,
Кааласа кетсин каркыбар
Капыр да болсо улуу журт,
Калың қытай элине.
Кашындагы көй баатыр
Айткан жерден макул деп
Арстан эрдин кебине,
Аягы жерге тийбестен
Алек-далек жүгүрүп,
Аким-бийдин баарысы
Ач арстандай бүгүлүп,
Айтып оозун жыйганча,
Аны-муну кылганча,
Ачып көздү жумганча
Ат даярлап алыштыр,
Аккуланы кындыйтып,
Астына аны жетелеп,
Азаматтын баарысы
Атасы келген немедей
Алып кел деп энтелеп,
Баатырдын аты чон Кула,
Баш ат кылып жетелеп,
Мандайында багы бар,
Кулагында шамы бар,
Куюндан бүткөн жаныбар
Ач маралдай шаңкайып,
Аккуланын соорусу
Ак дөбөдөй даңкайып,
Алтын ээр, сырдуу каш,
Көмкөрө ээр бетинде
Көрчөгөсү көөхар таш,
Алыскы-жуук айныбас,
Ыраакы, жакын ылгабас
Ортосу болот, оозу албарс,

Түтүнү туман, түбү Ыспан,
Кароолу дажаал, огу ажал,
Бургулап ичин түздөгөн,
Аткан огу жөн учпай
Ажалдуу жанды издеген
Аккелте илип кашына,
Алтын ээр башына
Сырнайзаны сайылтып,
Асабасын жайылтып,
Кылычын илип ээрине,
(Кыргыз уулу кулак сал
Кыраан эрдин кебине),
Эшик эндүү ай балта
Кол канжыга байлаптыр,
Кошундун көөнүн жайлаптыр
Саадагын салып ээрине,
Сапар келген Алмамбет
Салтанаттуу бегине,
Тартууга чыкты тогуз ат
Эр Алманын келүүнө.
Адамдар турду жабылып,
Аты-тонун бергенге
Арстан эрди таң кылышп,
Акыры өзү кантет деп
Арстан эр үчүн сабылып.
Аккуланын үстүнө
Аккүбө тону жабылып.
Аккуланын артынан
Маралтору бууданы,
Кызкара деген бир күлүк,
Кызкаранын артынан
Ачкула деген бүгүлүп,
Бадаң бийдин Торуча,
Баары бедөө көй күлүк.
Жабыгар жалдуу, кең соору,
Жалпоочтоп жүргөн тулпары
Кокондуктун Кошчабдар,
Койчумандын Карасур
Аккулага кошкону
Тогуз болду карап тур.
Ал тогуздун артынан
Алмаңа келген тартуудан,
(Арстан Манас баатыры
Айтканда жоктур кайтуудан),
Куллагы ашкан жалынан,
Ырыска шерик малынан,
Кулжадай төшү салынган,
Сулуулугун караса
Күмбөзгө салган сүрөттөй,
Жал-куйругу түпөктөй,

Тумшугуна караса
Сүсарга койгон күбөктөй *
Сарала атын кындытып,
Кулжадай санын түрүлтүп,
Кундактай белиң бүгүлтүп,
Белин тартып мекийип,
Кош кулагы чекийип,
Сарала менен тогуз ат,
Аккула менен он сегиз,
Баары буудан тептегиз,
Сай күлүктү тарттырып,
Сандыргалуу Алмаңдын
Салтанатын арттырып,
Сары улакты таптырып,
Садагасын чаптырып,
Казыначы күү жигит,
Кашына Манас чакырып,
Чоң куржунун ачтырып,
Кызыл алтын, дилдеден
Алмамбеттин башына
Кырк мин дилде чачтырып,
Аскерине талатып,
Алты чөлөк май эрип,
Айлантып Алмаң башынан,
Алтымыш тайган-иттерге
Төгүп берип жалатып,
Кийик эти, кой эти
Үч каранын этиндей,
(Алмамбетин олтурду
Атасы өлгөн жетимдей),
Айлантып Алмаң башынан
Канаттууга чокутуп,
Алмаңа кылган садага,
Күш тоюнду дагы ага.
Анжыяндан чыгуучу
Аркагы жибек сарала,
Букардан келген дүрүйө,
Булу оор карала,
Катар-катар кийгизип,
Эски киймин эр Алмаң
Карыптарга тийгизип,
Бээжинге кийчү белгилүү
Баатырлык тонун алыптыр,
Башкасын таштап салыптыр.
Улуктукка кийинген
Урматтуу тонун алыптыр,
Ушаланган эскисин
Ушу элге таштап салыптыр.
Такасы карыш накери
Аягына кийинип,

Арстан Алмаң баатырдың
Азыр көөнү бир жаркып,
Аккан жашы тыйылып,
Олтурган Алмаң орундуу,
Азыр ашты ааламдан
Алмамбеттин поруму.
Тай семизин сойдуруп,
Сары казы, кыйма жал,
Салып этин койдуруп,
Тамашага киришти,
Байкабай Манас бир ишти.
Сайгашка сөзүн билип ал,
Кырк баатырдың ичинде
Билгичилден бири бар:
Саясы салкын тереги,
Кысылса тиер кереги
Кыйбат баа Сереги.
Таар ордуна бөз тапкан,
Тарылган жерде сөз тапкан,
Талкаланган сыныкка
Дары жагып, эп тапкан,
Такалган жерде кеп тапкан
Турду Серек ордунан,
Тунук сөз чыгар оюнан:
Мурун кыргыз наркы экен,
Мал таанылса жан түшүш,
Баатыр сизге бир айтам,
Кандай болот биздерге
Дарбаан кылбай кан түшүш?
Эсине Серек салганы,
Атаны жакшы кеп бол деп,
Шаңқылдап құлұп эр Манас
Санын чаап алганы.
Ырас айтат Серегим,
Ығы менен ар качан
Тийип калат керегин.
Ат чабылбай кан түшүш,
Абыдан жаман ошол иш.
Кан келгенге ат чап деп,
Карап турбай бат чап деп
Каңкор салды айгайды.
Эр Алмамбет муну ойлойт,
Карап туруп далайды:
Аккула Манас аты экен
Кара жанына өлчөгөн,
Кас тулпарын мингизген
Ашкере чыккан март экен.
Аккүбө Манас тону экен,
Азыркысын сүйүнүп
Мага кылган жолу экен.

Аккелте Манас мұлқу экен,
Байқап тұрсам, Сарала ат
Мага ылайық жылқы экен.
Ыракмат деди қылышын,
Атына байлап тартыптыр
Ай балта менен қылышын.
Ала келди найзасын,
Ат-тонунан мен айрып
Кетирбейин айласын,
Өспөгөн жаман жан қылар
Өз жанынын пайдасын,
Ойлонуп Алмаң алыптыр,
Октой болгон көй күлүк
Отуз-қырқын чыгарып
Чубатканы калыптыр.
Ошонгучა эр Манас
Алмамбетке айтып салыптыр:
Кан деп ызат бу қылып
Кандайлыктан берет деп
Аты менен тонун деп,
Токтосо токтоп калар деп,
Токтолбой кетсем бу жерден
Тоноп тонун алар деп,
Айрып атын калар деп,
Токтолсом кадырга алар деп,
Токтолбосом бу жерге
Капа болуп калар деп
Албагын катар нәэтиңе,
Адам чықпас бетине.
Азғыrbайын жолундан,
Тоспоюн айттар жообуңан,
Торгобоюн изиңен,
Найзага белги желектир,
Аккула атым минип кет,
Азамат әрге белектир,
Аккелтени атып кет,
Аманат жангас керектир.
Аккула менен Сарала ат,
Ал экөөнү баш қылдым,
Баары буудан он сегиз,
Тап этинде тептегиз,
Манастын көөнүн жайлап кет,
Бара турған жолуңа
Баарын бирдей айдалап кет.
Аккүбө тонум кийип кет,
Бара турған жолуңа
Кидирбестен кирип кет,
Кишиминби, итминби,
Баатыр сизге айтарым
Алым ушул, билип кет.

Найзага тактым ак желең,
Азамат эрге бир белек.
Күн чыгыш барсаң Бәэжин бар,
Күлдү кытай элиң бар,
Кай жакка тарткан мейлиң бар?
Кааласаң кайта баарсың
Кан Көкчөдөй эриң бар,
Калың казак элиң бар.
Күн батыш барсаң арап бар,
Күн жүрүш жакка бет алсаң
Ысбахан менен Ыңдыстан,
Кандай барсаң андай бар,
Ар керегиң камдай бар.
Керегиң болсо дагы да айт,
Кеңешине салып айт,
Көңүлүңө алып айт.
Дүйнөдө болсо табайын,
Улук эр мында келипсиз
Кадамыңды күттүктап
Кас буудандың баарысын
Тийип өткөндүгүңө
Кубанчыңа чабайын.
Тур дейт экен Манас деп,
Туюнтуп айткан бу бир кеп,
Капарыңа албагын,
Кааласаң тур, каала кет,
Капаланып калбагын,
Калыс болов биздин нәэт.
Ал сөздөн Манас токтолду,
Турам-кетем деген сөз
Алмамбетте жок болду.
Аттың баарын айдатып
Ат чабуучу балдарын
Арчындал жоолук байлатып,
Көкүлүң көккө түйдүрүп,
Көздөрүң шамдай күйдүрүп,
Куйругун жерге шүйдүрүп,
Балдарының баарына
Машаты күрмө кийдирип.
Аккулага бир бала
Азыр минип алганы,
Ат меники, чаппайм деп,
Алмамбет алып калганы,
Чапкан атка чубатып
Сараланы салганы.
Сай кашканың баарысы
Айдады атың жиберип,
Кошто калды токтолуп,
Сүрөбөйлүк муңу деп
Сүрөмөсү жок болуп.

Чыккан аттын пайдасы,
Не болду деп байгеси,
Байге сайбай ат чапкан
Манастын кандай айласы?
Ат айдаган жери тұз,
Адамдын саны жети жұз,
Кожурашты баарысы,
Байге кайда, баатыр деп
Манастан сурап барышты.
Алмамбет менен сүйлөшүп,
Андабай баатыр калыптыр,
Айтпаса, кайда байге деп
Ажыга көзүн салыптыр.
Элден түрү бир башка,
Эрегишен кырк кашка,
Аты чыгып бирөөнүн
Астына келип калар деп,
Өлчөп жүргөн жанына
Бир-бир атын сайган соң
Чыккан аттын ээси
Чын ушу жерде алар деп,
Атым чыкты, алдым деп
Чырга башын салар деп
Сырттан Манас муну ойлоп,
Камдап жүргөн байге жок,
Кандай кылат айла жок,
Токтолуп Манас калғаны,
Баяғы Серек Манаска
Дагы сүйлөп салғаны:
Кырк баатырдын кырк күлүк
Кубаныч үчүн чабылды,
Айдап жүргөн малы жок,
Артып жүргөн пулу жок,
Байге кайдан табылды?
Байгеге чапкан көй буудан
Манастын тапкан күлүгү,
Жаманчылық, жакшылық
Башына түшсө кырк баатыр
Манаска түшөт түлүгү.
Бардигер атын Манасың
Тартууга берип салды го,
Аккуланы чаптырбай
Андал турдун өзүнөр,
Азыр көрдү көзүнөр,
Алмамбет алып калды го.
Талаада жүргөн Манаска
Табылсын кайдан байгеси,
Кылган иши баарысы
Кырк баатырдын пайдасы,
Жыйырма чоро жаштардан

Байге боло калбаспы.
Атты чапкан өзүбүз,
Макул болсо сөзүбүз,
Башканын аты алабы?!

Кырк баатырдын атынан
Байгеге кирбей калабы?
Адамдан байге сайды деп
Алмамбеттин көңүлүн
Бир көтөрүп салалы!
Өз аты келер өзүнө,
Манас кулак салыптыр
Серектин айткан сөзүнө.

Аты-тонун талашып
Уруштуруп жүрбөйүн,
Ач бөрүдөй буларды
Жулуштуруп жүрбөйүн.
Серектин макул кеби деп,
Жаш жигиттер бөлүнүп
Байге болуп турганы
Абыдан келди эби деп,
Кылая багып құлбөгөн,
Құлғөндүн сырын билбеген,
Құңғұрөнө сүйлөгөн
Кабылан Манас баатыры
Катуу күлдү акыры.
Каалгадай кашка тиш,
Калайыктан башка тиш,
Кашкайып чыгып алыптыр,
Катуу күлүп эр Манас
Каткырыгын салыптыр:
Серектин сөзүн алынار,
Силерди бирөө олжолоп
Алып кетип жатабы,
Макул экен бул кенеш,
Байге боло калыңар!
Манас айтып салганы,
Башчы болуп Бозуул
Он жети жигит алганы.
Башкы атка сайып жетини,
Экинчиси үч болду,
Үч атка сайды экини,
Андан кийинки аттарга
Бирден-бирден сайыптыр,
Тогуз аттын бирөөнө
Байге жетпей калыптыр.
Мына, мен эле байге болдум деп,
Мажик баатыр барыптыр,
Ана-мына кылганча,
Ачып көзүн жумганча,
Иреттелип турганча

Чапкан ат келип калыптыр.
Түяк тийген жерлери
Жер очоктой казылып,
Сапырылган тозону.
Жөө тумандай жазылып,
Алмамбеттин Сарала ат
Суулугу жерге басылып,
Оозуна алы жете албай,
Эки колдоп тизгинге
Чапкан бала асылып
Астына келип калыптыр,
Кырк чоронун баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы
Алмамбет деп чуу тартып
Айгайды бийик салыптыр.
Алмамбеттин көңүлүн
Билдирбей туруп кырк баатыр
Бир көтөрүп алыптыр.
Эки болуп Бакайдын
Салкызылы барыптыр,
Үчүнчүсү Кыргылдын
Шалтору келип калыптыр.
Төртүнчүсү Ажындын
Аксур аты барыптыр,
Бешинчиси Сыргактын
Көкказык келип калыптыр.
Алтынчысы Кутунай
Аркарбозу барыптыр.
Жетинчиси Чубактын
Көктекеси барыптыр.
Токотойдун Тору аты
Сегизинчи барыптыр.
Тогузунчу Мажикиин
Төөсүр аты барыптыр.
Кырк баатырдын баарысы
Кыргыл, Бакай карысы
Эр Мажикке кеп айтып,
Тилмеч белен атыңа,
Так өзүңө Төөсурун
Таанып келди деп айтып,
Каткырыгы баш жарып
Катуу күлүп калышып,
Кайбана жүрүп сыртынан
Кетет го деп Алмамбет
Кенеш кылып салышып,
Алмамбет асты сыр айтпайт,
Сырынын четин кылайтпайт,
Каары катуу кан экен,
Карап турсак мүнөзү
Касиеттүү жан экен,

Кайрылбай бизге кеткендей
Мында кандай мүдөө бар экен?
Бул сөздү айтып кай бирөө
Муңайышып калышты,
Байге болгон жетөөсү
Алмамбетке барышты:
Ак сакалы Бозуулу,
Андан кийин Жоорунчу,
Үчүнчүсү Тоорулчу,
Төртүнчүсү Кербени:
Төрөбүз биздин Алмамбет,
Алмамбетке келгени.
Бешинчиси Бөгөлү,
Алтынчысы Алыке,
Жетинчиси Тазбаймат,
Манаска да карабай,
Караганга жарабай,
Башкага да карабай,
(Байыркы өткөн бабаңар
Ықыбалын караңар),
Алмамбет деп байыбыз,
Башканын аты келгенде
Кетет эле жайыбыз.
Коншу болдук сизге деп,
Кожоюнсуз бизге деп,
Нөкөр болдук сизге деп,
Биздерди алып, Алаке,
Өлбөс жагынды изде деп
Башкасын таштап салышты,
Басса-турса тигилип
Алакелеп калышты:
Турса кепич ондошуп,
Тунуп жыргап ойношуп, -
Түшсө атын алышип,
Олтурса орун салышып,
Алмамбетке ал жетөө
Жабышышып алышип.
Башканын сөзүн байкабай,
Кыраан Алма баатырдын
Кылайтып кебин кайтарбай,
Кызматына жүгүрүп,
Кыя баспай бүгүлүп,
Кырк баатырдын баарысы
Улуктугун урматтап,
Алмамбетке жүгүнүп,
Айтар кебин айтышпай
Алмамбетти сүйлөтүп,
Аттанарын-туарын
А дегендөн бийлетип,
Манас баштап баарысы,

Бакай, Кыргыл карысы
Баркка Алманды алышты.
Эр Алмамбет келген соң
Әбелек сары талаага
Эки күн жатып калышты.
Кетсекпи деп кенешип
Эр Алманын үстүнө
Эл жыйылып барышты.
Макул болсо баатыр деп,
Кайтууга биздин акыл деп,
Бай Жакып деген атаң бар,
Барсак кандай акыр деп:
Жүр десениз жүрөбүз,
Сиз менен доор сүрөбүз,
Түр десениз турабыз,
Суурсаң кылыш чабууга
Мойнубузду сунабыз.
Кыргыз урук элибиз,
Кылса сизге жамандық
Кырып салсаң мейлиңиз.
Кетсең мына жолунуз,
Урматыңа жүгүндүк,
Уксак экен жообуңуз?
Жол узунун чала кет,
Кетсең мына жолунуз,
Кашында жети баатырды
Кайда барсаң ала кет.
Эрге берген бир белек,
Эки дүйнө жүзүндө
Эр жигитке мал керек,
Калкына келип кыргыздын
Кашында жолдош жок жүрүш
Калкка намыс чоң жумуш.
Чабыттап учкан шумкарсың,
Түягың болот тулпарсың,
Текөөрүң болот темирсин,
Серпкениң өлгөн себилсин *
Жайыңды балан дегинин.
Көөнүң толсок күтөлүк,
Мактанбайлык жокту айтып,
Бары болсо түтөлүк.
Казак, кыргыз туугандыр,
Көкчөгө бүткөн көй кашка,
Ар кимдин иши бир башка,
Көрө албай сени куугандыр.
Алардай болот экен деп
Акыры баатыр, ойлобо,
Алынганбыз Манаска,
Арстандығын болжобо,
Так жообунду угууга

Талапкербиз ошого.
Кетсен, кетип түңүлдүк,
Турсан, тутуп сүйүндүк!
Муну айтып көй баатыр
Алмамбетти караган
Арстан эрдин көзү өттү,
Ажыкендөн ар түрлүү,
Албан түрлүү сөзү өттү.
Алмамбет акыл ойлоду:
Таарынып чыктым Көкчөдөн
Жамандык иши бар үчүн,
Талаага кандай ит жүрсүн
Тамтыксыз дүйнө мал үчүн.
Көөхар да таш, таш да таш,
Көрүп келди далайды
Алмамбеттин курган баш.
Көөхарга ташты тенейби,
Көрүнгөн жерди сүйлөсөм
Бул олтурган көй баатыр
Кошоматчы дебейби.
Алтын сары, жез сары,
Коло сары, мис сары,
Кошуулуптур мисалы,
Байкап көргүн буларды,
Баарыда окшош кубаары.
Саргарганды алтын деп
Санаама келип, жез алдым,
Билбестиктен миз алдым,
Кошуп алдым колону,
Алтын кылыш сактасам
Көкчөдөн напы болбоду.
Үй деп кирип калыпмын
Үстү күмбөз ак сарай
Үйүлүп жаткан топурак
Өлүккө салган молону,
Үч күн, үч түн олтурдум,
Урматы анын болбоду.
Ачка өлөрдө чыгыпмын,
Арстан Манас атагын
Айтуудан жаман угупмун,
Келгенден соң кейипине
Айран калып турупмун.
Башка да барбы мүнөзү?
Бадыша экен сүйлөшү.
Артык да барбы мүнөзү?
Арстан экен сүйлөшү.
Ар бир жерден табылар
Азамат эрдин дүйнөсү,
Акыры минтип турган соң
Арстан эрди болорбу

Алмамбеттин сүйбөсү.
Бастыргамын, жүргөмүн
Балаасын тартып дүйнөнүн,
Батаарыма жер таппай,
Баркымды билер эр таппай,
Өлгөн болсом кокустан
Өмөлүп көмөр эл таппай.
Тирилик болсо көрөрдү,
Өлсөм кейип көмөрдү,
Баркын билип өнөрдүн
Кызматка салып көрөрдү,
Талаада калбай жасатым *
Таптым бекен деп турал
Табытка салып жөнөөрдү.
Ага да жок, ини жок,
Ажал жетсе башыма
Айланар туутган бири жок.
Тууган болсоң кырк баатыр,
Тутууга келдим мен акыр,
Жибектен алган өөнүм бар,
Жигиттен калган көөнүм бар,
Ырас мени тур десен
Ынтымак сурайм көбүндөн,
Кудай берсе ынтымак,
Куусаң кетпейт, ырыс бак.
Мени коё салыңар,
Ынтымактуу жүрмөккө
Бата кылгын баарыңар!
Алмамбет айтып салганы,
Азыр турган кырк баатыр
Акылыңа бали деп,
Кошомат кылып калганы,
Кол көтөрүп дубага
Бата кылып алганы.
Алмамбет кетпес болгону,
Арстан Манас баатыры
Көнүлү көлдөй толгону.

МАНАС АЛМАМБЕТТИН КЕЛИШИНЕ ТОЙ БЕРГЕНИ ⁵

Кей төрөнүн баарысы
Көрүнөө тийди намысы.
Күлкүсү чыгып күркүрөп,
Күлдү баары аттанып,
Жүрмөк болду дүркүрөп.
Арстан Манас жолборсу,
Алмамбет болуп жолдошу,
Бакай, Кыргыл карысы,
Бабырашып кубанып
Баатырлардын баарысы:
Алмамбет балаң келди деп,
Алда тилек берди деп

Бай Жакыпка барыңар,
Байбичеге кабар салыңар!
Баладан дүйнө аярбы,
Сүйүнчүсүн алышар!
Табылды балаң жолдошу,
Бул дүйнөдө колдошу,
Жоо качырса жолборсу,
Аманат жайда сүйөрү,
Акырет жайда күйөрү,
Учам десе канаты,
Узакка калар санаты,
Коном десе күйругу,
Алмамбет мында келиши
Алда таала буйругу.
Жекеге чыкса найзасы,
Эрегиш жерде айласы,
Чабыша келсе кылышы,
Жаңы келди дегиле
Жалпы кыргыз ырысы.
Атыша келсе мылтыгы,
Арстан Манас баатырдын
Ашык болгон ынтыгы.
Чаба келсе бууданы,
Алмамбет арзып келди де,
Атадан арта тууганы.
Көрөрүнө көз келди,
Көкүрөккө эс келди,
Айтууга накыл сөз келди,
Атадык дегин Алмаңа
Кырк уруу кыргыз көп элди.
Ал сөздү айтып салыптыр,
Жоорунчу, Бозуул баш болуп
Төрт чоро жөнөп калыптыр.
Самарканын сыртында,
Бээ байлап Бел-Саз, Кырчында,
Жаткан экен Жакып бай,
Малын багып жайма-жай.
Төрөдөн барган төрт жигит:
Сүйүнчү, Жакып ата деп,
Сүйлөсөк болбос ката деп,
Качырганы жолборстой,
Кайсаганы албарстай,
Эрегишен душманы
Эсен-аман калbastай
Келди Алмамбет балаң деп,
Айтып калды Манасың
Атаке сизге салам деп.
Айтып барды бу сөздү.
Байбиче Шакан угуптур,
Айтканын угуп ордодон

Азыр басып чыгыптыр:
Манасым он беш жашында
Жуманын түнү түш көрсөм
Алмамбет жүргөн кашында,
Он алты жылдан мен мурун
Качан келет балам деп
Ойлонгонмун башында.
Төө баштаган үч тогуз
Төртөөң бөлүп алыңар,
Бозжорго атым кайда экен,
Азыр токуй салыңар,
Астын тосуп баламдын
Азыр мен да барамын,
Баштап алып барыңар.
Бери жакка бет алып
Беш күн болгон чапканы,
Келип калат экен деп
Байбиче, Жакып шашканы.
Жылкычысы Үйманы
Чапкылап жылкы жыйганы.
Ак сакалдуу чалдардан,
Айылы жакын жандардан
Атакеси Жакып бай
Алтымышын камдаган,
Алмамбет келет экен деп
Атпай кыргыз даңдаган.
Он эки кемпир алыптыр,
Байбиче Шакан баш болуп
Аттанып чыгып алыптыр,
Торко тон менен жайкалып,
Бозжорго менен чайпалып.,
Байбиче жөнөп калыптыр.
Алтымыш чалын ээрчитип
Алардан мурун ак сакал
Бай Жакып баштап барыптыр.
Атаңыз келди мына деп
Ажыбай айтып салыптыр,
Атынан түшүп, арыштап
Алмамбет жөөлөп калыптыр.
Көздөгөнү табылып,
Айланайын ботом деп
Атасы Жакып жалынып,
Каралдым балам келдин деп,
Кадыр алдам бердин деп
Бай Жакып ыйлап баркырап,
Сакалдан жашы төгүлүп,
Жамгырдай болуп жаркырап.
Алмамбет көрүп атам деп,
Анык атам бул экен,
Бенделиктен өтпөсүн

Бекерчилик катам деп,
Ағып жашы тыйылбай,
А деген үнү жыйылбай,
Бакырып төшүн жыттады,
Жакыптын жашы Алмандын,
Сагынышкан немедей
Жакасын жууп чыктады.
Ал анғыча артынан
Ак чач болгон байбиче
Чыйырдынын үнү чыкканы,
Алмамбет аны укканы,
Энекем келет мына деп
Шүгүр кылып кудайга
Жакасын Алмаң тутканы.
Байбиченин Бозжорго
Аркыраган боюнча
Алтымыш чалга аралап
Туучунак атка тийиптири,
Байбиченин эмчеги
Жаш төрөгөн келиндей
Алмамбетти көргөндө
Ат үстүнөн ийиптири.
Кубанып Алмаң титиреп,
Байбиченин эмчеги
Чийдей болуп зиркиреп,
Тамырынын баарысы
Ташып кетип диркиреп.
Балам, Манас, келгин деп,
Бала күндө эмдин деп,
Сен эмгенсің мурун да,
Баштап ээмп бергин деп
Байбиче айтып салганы,
Маманды, эне, бергин деп
Алмамбет чуркап барганы.
Оң эмчегин алганы,
Оозуна Манас салганы,
Сол эмчегин алганы,
Алмамбет ээмп калганы.
Эмчектин сүтү эн таттуу,
Экөөнү бирдей жыргатты.
Отуздагы баласы
Зоңкооп эмчек эмди деп
Бай Жакып күлүп калганы.
Энеден экөө болдум деп,
Эр Манас айтып мындай кеп,
Атадан төртөө болдум деп,
Дайрадай ташып толдум деп,
Арстан Манас айтып кеп,
Кубанбаган бир жан жок,
Куп дебеген тири жан жок.

Шат болбогон бир жан жок,
Жамандык ойлор тири жан жок.
Айылын көздөй бет алып
Бай Жакып жолго салыптыр.
Бақдөөлөт угуп бу дагы,
Барбай токтоп турабы,
Он эки катын ээрчитип
Жолдон чыкты а дагы.
Абыке, Көбөш бул экөө
Ат жарышып, күш салып,
Антүп жүргөн убагы.
Айры өркөчтөн төө алып,
Ак саргылдан бәэ алып,
Уйдан камдап семиздеп,
Төрт түлүк малдан тегиздеп,
Абыке, Көбөш айдатып
Кырк бир мал алып келгени,
Ақылга дыйкан Абыке.
Алмамбетке садага
Карып менен мискинге
Бүт таратып бергени.
Манаска Алмаң келгени,
Баштатадан маалим кеп,
Баш күттүктаар тоюм деп
Сексен бәэ союп, сел қылды,
Мусулман, каапыр баарынан
Коногуна жыйганы
Сегиз уруу эл қылды.
Алмамбетке бергени
Беш жүз кара, бир мин қой,
Сегиз кандын журтуна
Баштап салды улуу той.
Бай Жакып бар башында,
Бакайы бар кашында,
Кырк жигиттин баарысы,
Кыргыл баштык карысы
Байбиченин ак сарай,
Кеңдиги бар бир далай,
Кирип баары олтуруп,
Ар жемиштен аябай
Дасторконго толтуруп,
Жээрине карын жок,
Сай төрөнүн баарысын
Тамак-ашка болтуруп
Жалпы олтуруп жайланаپ,
Суусун канып чайланып,
Олтурғанда кеп айтат,
Оён Алмаң бек айтат:
Бактыңа кудай бериптири,
Ырысқыңа келиптири,

Мээ кайнаган ысыкка,
Белсенишken кысыкка
Чаап журсөң чаалыкпас,
Алты айга минсөң талыкпас
Аккула экен атыңыз,
Аккулаң колдон бир чыкса
Айбанга өтпөс датыңыз.
Тула боюң тууш күч,
Кара боюң катуу күч,
Коргошундай салмагың,
Козголгон алыс арбагың,
Ар кандай тулпар минсөң да
Арылбас аттан арманың.
Марттык кылыш башында
Мага берип салганың,
Байкамакка бейлинди
Макул көрүп алгамын.
Атакемдин үйүнө
Азыр болду келгеним,
Урматы үчүн энемдин
Аккуланы бергеним.
Сандаган журтум бүт болсун,
Сарала ат мага кут болсун.
Атпай кыргыз журт болсун!
Аккула сизге кут болсун!
Ал сөздү айтып Алмамбет
Азыр кылды батасын,
Кубандырды карыган
Жакып бай сындуу атасын.
Кырк баатырдын баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы,
Ата уулдан түк калбай
Атына минип алыптыр,
Ат чабуучу коногун
Атынарды чубат деп
Айттырып кабар салыптыр.
Беш жүз жылкы, бир мин үй
Байгесине бөлүштү,
Он беш атка сайдырып,
Эки жүз жылкы, үч жүз үй
Баш байгеден көрүштү,
Тогуз жылкы, отуз үй
Аягына бөлүштү.
Төрт жүз сексен күлүгү,
Алмамбет арстан келгенге
Кыргызга түшкөн түлүгү.
Айдал атты салыптыр,
Самаркандын талаадан
Сай күлүк келип калыптыр,
Көкөтөйдүн Мааникер

Аттардын мурун астында
Аш бышым келип алыштыр.
Аркасынан Аккула,
Үчүнчү болуп барганы
Байжигиттин Малкара,
Төртүнчү болуп киргени
Төрө Алманын Сарала,
Бешинчи болуп киргени
Эр Бакайдын Көкчолок,
Жорголугу аткан ок,
Алтынчы болуп киргени
Ажыбайдын Карада,
Жетинчи болуп жетиптири
Кейкубаттын Тобурчак,
Сегизинчи киргени
Кыргыл чалдын Акборчук
Жал-Куйругу бир кучак.
Тогузунчу келгени
Токотайдын Тору аты,
Тоорулчу эрдин канаты.
Онунчы болуп келгени
Ошпурбайдын Карасур,
Орчун бедөө көй күлүк
Тамашасын карап тур.
Он биринчи барганы
Калкамандын Кара аты,
Жакын жерден чабылып
Жазылбай калды канаты.
Он экиге барганы
Жанайдын аты Жаркызыл,
Он үч болуп жетиптири
Торум кыздын Наркызыл.
Он төрт болуп келгени
Он алтыда Абыке,
Жаңы бышты мал экен,
Кактелки деген бар экен,
Абыке өзү мингени,
Бай Жакыпташ бакырып,
Манастан ураан чакырып,
Абыке өзү киргени.
Он беш болуп илинди
Куту бийдин Куласы,
Арстан Алман баатырдын
Күп жетиптири мудаасы.
Кубанды Алман, той тараап,
Аты келген адамдар
Кара малын жетелеп,
Кайдасың деп энтелеп,
Өңөрө чаап кой талап,
Той тарады, кеч болду,

Алысқылар кете албай,
Конок бolor кез болду.
Ата уулунда кыз болсо,
Акылга дыйкан уз болсо
Алмамбетке алып берсем деп,
Сурамжалдап элинен,
Атактуу кыздан барбы деп
Ата уулу арстан бегинен,
Оюна Манас алыптыр,
Ойку-кайкы бастырып,
Ар тарапка барыптыр,
Жакып байдын үйүнөн
Эки келип Алмамбет
Манасты таппай калыптыр
Карабөрктөн кеп сурап,
Кайда кеткен деп сурап.
Карабөрк катын кеп айтат:
Кайда кеткен, билбедим,
Канышынын үйүндө
Жаткандыр төрөн деп айтат.
Каныш деген ким деди,
Какшыгын Алмаң билбеди.
Эми катын кеп айтат:
Эркесинин үйүндө
Жаткандыр төрөн деп айтат.
Эми Алмамбет билбеди
Эрке деген ким деди.
Карабөрк шондо кеп айтат,
Катуу күлүп, бек айтат:
Көрө элек белең жеңенди,
Тиги, какчандаган кара бет
Шооруктун кызы Акылай,
Шоодураган капырай,
Акылай сулуу дегенди?
Анын үйүндөдүр деп
Карабөрк айтты канча кеп.
Күнүлүктүн зардабын,
Какшыгын мага айтат деп,
Алмамбет ойлоп мындай кеп:
Кыз күнүндө кыйлача
Баатырлык кылган экен деп,
Баатырлык менен балбандык
Ургаачыга бекер деп,
Чоң болгондо чорт сүйлөп
Чогоол өскөн экен деп.
Акылайдын үйүнө
Ал бойдон барып Алмамбет
Эшигинен сурады,
Адам барбы мында деп.
Олтурган төрдө Акылай

Орунунан турбады,
Ат менен адам чакырган
Атың ким деп сурады.
Эр Алмамбет кеп айтып,
Мен Алмамбет деп айтып,
Баатыр барбы мында деп,
Бастырган жагын көрдүнбү?
Сурагым ушу тында деп,
Алмамбет айтып акыры.
Тышка чыгып жөн айтпай
Ал Ақылай катыны:
Байбичеден чыга албай,
Жаткандыр деп баатырың.
Байбичеден баш булгап
Бастырмагы кыйын деп,
Башта дагы бир жөндүү,
Маа жолобойт быйыл деп
Ақылай жообун бергени.
Болжолун көрүп Алмамбет
Азыр Манас баатырың
Бойдок экен дегени.
Жарадар болгон жолборстай
Ыңғыранып Алмамбет
Жакып байдын үйүнө
Жанып кайра келиптири.
Желдеттер атын алыптыр,
Басып үйгө киргенче
Баатыр келип калыптыр,
Балам, кайда бардың деп
Бай Жакып сурал салыптыр.
Балаңа издел катынды
Бастырып жүрдүм акыры.
Кыйыны барбы кыргызда,
Кадырлуу барбы казакта?
Кыз бар деп угуп кыпчактан
Кырк жигитти кыдыртып
Самаркандин кыштактан,
Калктан карап сурадым,
Катынсыз турса Алмамбет
Мен канткенде дууладым?
Сегиз күндөн бери
Септүү кыздан табам деп
Чырым албай куурадым.
Бу сөздү айтып салганы,
Мурду-башы былк этип,
Мурутунан бир күлүп,
Мында Алмамбет кеп айтат:
Иш кылгын баатыр ойлоп деп,
Мен бир эрте жолоочу,
Өзүңүз да жүрүпсүз

Карабөрк менен Ақылай
Катын деп коюп, бойдок деп.
Калыңдық менен кайғырбай,
Баатырлық менен байкабай,
Эрдигин менен элебей
Карабөрк менен Ақылай
Катыным деп ойлопсуз,
Карап турсам өзүнүз
Кадимкидей бойдоксуз!
Бу сездү айтып салганы,
Алмамбет сезү ырас деп
Астындағы Айбанбоз
Моюнга чаап алганы,
Ар бир акыл ойлонуп,
Баатырыңыз бу жерден
Бастырып кетип калганы.
Жакыпка салмак салууга,
Жаңыдан катын алууга
Оюна Манас алыптыр,
Оолугуп жолго салыптыр,
Ошо бойдон о жерде
Он күн жатып калыптыр.

МАНАСТЫН КАНЫКЕЙДИ АЛГАНЫ⁶

Манас баатырдың төртүнчү окуясы. Атемирдин кызы Каныкейди алганы. Өз аты — Санирабийга. Кандын никесинде болгондуктан, Кан Никайи — Каныкей деп айтылып кеткен имиш. Атемир үч бир тууган болуп, эң ак сакалы Атемир, экинчиси Абылқасым, кенжеси Шаатемир. Атемир кандын өңү кара киши экен. Кара кылды как жарған адыл болгон экен. Өңү кара болгондуктан Атемир канды Кара кан деп аташкан имиш⁷.
Каралды балаң мен болдум,
Караган атам сен болдун,
Кабарың жок эч иштен
Кан Жакып ата не болдуң?!

Катын алып бермегин
Карыздар ата, мойнуна,
Кайып даңдын Карабөрк
Катын жатат койнумда.
Кастық кылышп жол тосуп,
Ымалайдын тоосунда,
Каңгурдун кара коосунда,
Үч жүз нөкөр кашында,
Кайып даңдын Карабөрк
Колума түштү башында.
Алигече жүрөмүн
Кыябыма толбостон,
Кыз алгандай болбостон.
Алтайдан көчүп алган соң,
Алайга келип калган соң
Өнбөгөн ишке чатылып,
Өзү келип катылып
Каратегин калчасы,

Кара тажик канчасы,
Каар көрүп барчасы
Таш-Котондун талаадан,
Тагызманын калаадан
Шооруктун кызы Акылай,
Шоодураган капырай,
Карматып алдым камоодон,
Кызын тартуу кылган соң
Кара тажик баарысы
Кутулган эле талоондон.
Кыз алгандай болбодум,
Кызык оюн көрө албай,
Кысталгандай болжолум
Кулдук уруп дайындап
Куда болуп кайындап
Кутулбадың карзымдан,
Куйкалап ийип дүйнөнду
Ата сага кылбайын
Эскербеген дартындан.
Жашым жетти отузга,
Шашып калба окуска.
Катын алып бербейм деп
Калбаны бөөдө көрбөгүң
Аманат жаным өлбөсөм
Ар канча чыгым болсо да
Нагыз өзүм төлөймүн.
Эркелеткен эли бар,
Эдир-эмис кеби бар,
Эртели-кечти көз кыскан
Жандама күткөн эри бар
Бийдин кызы болбосун.
Аалимдигин ашырып,
Ар иш кылса жашырып
Пирдин кызы болбосун.
Үкүлүү сексек, дөң мандай,
Түштө туруп мен кандай,
Жардынын кызы болбосун.
Жамандык көрсө кектеген,
Жарыбаган иш кылып,
Талабына жетпеген
Ардуунун кызы болбосун
Чачылуу чачпак, чалма этек,
Каранғы үйдөн каймак жеп,
Атамдын көзү барында
Ар ким кардал малына,
Алар эрим мырза деп
Байдын кызы болбосун,
Малга кароо башыңды
Балакетке койбосун.
Туурук таман, тултук бет,

Туура тилин чайнаган
Кул кызынан болбосун.
Атам өзүң билерсин
Анча-мынча ургаачы*
Купулума толбосун.
Эркелетип өстүргөн
Эркеги жок, кызы бар
Жалгызынан болбосун,
Атасын билбей башка өсүп,
Нөкөр-жөкөр өзүндө,
Өз эркинче кашка өсүп
Кан кызынан болбосун.
Өкүмү бар өзүндө,
Аят-адис сөзүндө
Казы кызы болбосун.
Карып калган чагында
Карайлатып бир адам
Капталтып сени койбосун.
Айтканында чының бар,
Анча-мынча сының бар,
Ачып кара көзүндү,
Айтып кара сөзүндү,
Абыдан чында өзүндү.
Тарткан тасма белденген,
Тал чыбыктай теңселген,
Саамай чачы сеңселген,
Акылын терең ойлогон,
Ак сүлөөсүн баштанып
Аста басып сойлогон,
Ар бир түрлүү жумуштун
Аркасын аңдал болжогон,
Жазык мандай, көөхар көз,
Инжи тиштүү, ширин сөз,
Ашкере кылган сабырын,
Адамга салбай жабырын,
Айттар сөзү акырын,
Эл алмакка жиберген
Нечен түрлүү акылын,
Боло турган жумушту
Болжоп билип алыстан,
Акылына жендририп
Ар кылган билбей калыштан,
Акылга дыйкан айлалуу,
Ааламга толук пайдалуу,
Көңүлү сылық, бейли кен,
Төрт тарабы болгон тен,
Жылдызы ысык, жылуу сөз,
Чырагы жарык, жоодур көз,
Алача моюн, түймө баш,
Акылга терен, боору таш,

Көкүлү көркөм, колон чач,
Ошондой кызды көрмөккө
Аянбай ата көзүндү ач.
Акыл менен эр баккан,
Айла менен эл баккан,
Баркын билип мал баккан,
Жалбарып акка жан баккан,
Ойротто жок уз болсун,
Ою терең кыз болсун!
Болсо болсун болгондой,
Көзү түшкөн бенденин
Көңүлүнө толгондой!
Дүнүйөгө ээ болуп
Түбү таштан коргондой,
Аз болгондо кайып иш
Алты жылдык жумушту
Азыр билип койгондой,
Берекесин көргөндө
Бейли бузук адамдар
Ичпей-жебей тойгондой,
Санаганы баары амал,
Турган менен жүргөнү
Туташ баары сарамжал,
Сөзү болсун шекер бал,
Ошондойдон ойлогун,
Оңой-олтоң кыз издеп
Окус кылып койбогун!
Баланы ата үйлөмөк
Баштагынын наркы экен,
Жаман да болсо балаңыз
Манас деп чыккан даңкы экен.
Малга кароо сырың бар,
Мал жагына калганда
Басылбаган чырың бар.
Ал сөздү айтып эр Манас
Атасын жолго салганы.
Атайдын уулу Бooкени,
Акымбек уулу Мендибай,
Алыбек уулу Жоокени
Кашына жолдош алыштыр,
Кан Жакып бай жөнөдү
Эки атка кошун арттырып,
Жаадай болгон бедөөгө
Жалаңдан аркан тарттырып,
Кыз табылса кокустан
Кысынып кантип турал деп,
Кызыл чака пул бербей
Кулдукту кантип урам деп
Алтымыш жамбы пул менен,
Кызматкери кул менен

Алда деп жолго салыптыр,
Аттанып чыгып калыптыр.
Самаркан элин сарапал,
Жарды-байын аралап,
Оро-Төбө, Жызакты,
Онун баарын кыдырып,
Кыз таба албай сыйдырып,
Кечип дайра Сырынан,
Боз үй тиккен эл байы
Чайырчыктын кырынан
Көөнүнө кыз толтурбай,
Тынчып Жакып олтурбай,
Жай саратан баарына,
Ташкендин кирди шаарына.
Эл байы бар тыштагы,
Нече бөлөк кыштагы,
Айлында кыз барбы деп
Ата уулусун кыстады.
Табылбады Ташкенден,
Эми Жакып жөнөдү
Кыз кароого башка элден.
Күн батышта Кыйба бар,
Атактуу журт кыйла бар.
Нээтине алып эр Жакып
Аралады буларды,
Көөнүнө алып Букарды:
Улама бар илимдүү,
Улуктары билимдүү,
Ушул элге барайын,
Кыдырып кызын карайын.
Көңүлүнө кыз толбой,
Баарын Жакып аралап,
Манаска жагар кыз болбой,
Көсөл Жакып өтүптур,
Кыйба тажик журтуна
Кылчайбастан кетиптири.
Дүнүйөсү көп чал дешип,
Жүргөн кандай жан дешип,
Жакшы кызды аябай,
Мейли жарды, мейли бай,
Көрсөтүп аны сал дешип
Кыйба тажик бектери
Кыз көрүүгө бу чалга
Уруксатты бергени,
Аз болгондо алты жүз
Ал шаардын кызын көргөнү.
Кыз жактыrbай Букардан,
Ушунчадан кыз жакпай,
Не жан дешип бул адам,
Кыз көрөм деп кыдырып

Кандай жан деп бу наадан
Узатты жолго салышып,
Ушакташып қалышып.
Кыз таба албай булардан,
Қыдырып өтүп Букардан,
Кечип өттү Кейипти,
Карып калган чагында
Кыз издетип кылымдан
Жакыпты Манас кейитти.
Эки жамбы пул берип,
Эл башчысын чакырып
Эр Жакып кызын сурады.
Кыз сураган бай Жакып,
Алым мырза дегени
Бай Жакыпка кыз бар деп
Барып кабар бергени,
Кандай түрлүү көрөм деп
Кан Жакып жооп бергени.
Алым мырза кеп айтат,
Ак сакал анда деп айтат:
Атасынын аты Атемир,
Отуз калаа болгон кан,
Санирабийга деген кыз,
Өкүмүнө караган,
Өзү билет канча жан,
Кырк нөкөр бар жолдошу,
Кыйын болор ал кыздын
Эр жынсына бой кошuu.
Ага кошо окуган,
Акылдашып олтурган
Эки кайып, бир пери,
Эркек бенде эч көрбөйт
Анын кыйын бир жери.
Кыз жактыrbай кылымдан
Қыдырып келген экенсиз,
Эгер жакса ушу кыз
Кантип алат экенсиз?
Балаңызды алуучу,
Аламын деп жан айтпайт,
Аламын деп айткан жан
Алек болуп калуучу.
Өз колуна караган
Аламын деп айткандан
Өлүп калган канча жан,
Падыша бөлөк — башка кан
Алам деп кардал болбосо
Батына албайт көп адам.
Бу сөздү айтып талдырды,
Жакыпты айран калтырды.
Эки жамбы жеп алып,

Кыз көргөзөм деп алып
Алым мырза барганы,
Он чактысы жыйылып
Удаа келип калганы.
Жаман көрбөйт пулдууну,
Жакшы кыз көрсөтөбүз деп
Ак таяк* менен корбашы*
Жуда келип калганы,
Алиги эки жамбысын
Эптең бөлүп алганы,
Баштап алып Жакыпты
Бакчасына барганы.
Башкаларын таштаптыр,
Бай Жакыпты баштаптыр.
Аккан суунун четинде,
Калың куурай бетинде
Бай Жакып көзүн салыптыр.
Аягы барып ал суунун
Абуз болгон көл экен,
Айланасы төң жемиш,
Чытырман калың чөр экен,
Кыласына абуздун
Кыз ойноочу жер экен.
Этектери элбиреп,
(Далдадагы бай Жакып
Карап жатыр элдиреп),
Жендери кетип желбиреп,
Ашуланы* айтышып,
Ары-бери тартышып,
Ар түрлүү оюн ойношуп,
Аккан сууну бойлошуп,
Жакыпка жакын барышып,
Жайнап турган жемишке
Жабылып кирип калышып.
Жаткан жаңгак сууда бар,
Алма, бадам жуда бар,
Алча, жүзүм бу да бар.
Жабылды жемиш теришип,
Сонун экен бу дешип
Созуп колун беришип,
Жакыпка жакын келишип.
Жакып менен иши жок,
Жакыпты көргөн киши жок.
Бакчаны кыздар аралап,
Бай Жакып көрдү дааналап,
Жатып алып куурайга,
Чок камышка бааналап.
Бай Жакып көзүн салыптыр,
Арууке менен Каныкей
Кокок деген жемишке

Кол узатып калыптыр.
Узаткан колу жетпеди,
Ушулар узап кетпеди.
Кыздарынын баарысы
Чылк жибекке чырмалып,
Жыгылчуудай ыргалып,
Алтынданган жыгасы
Оң чекеде кырданып.
Санирабийга кыз экен,
Сап сулуунун өзү экен,
Жыла сүйлөп шыңк этип,
Ақыл толгон кези экен.
Он алты жарым жашы бар,
Олондой кара чачы бар,
Сары алтындан түймөдөй
Келишкен кара кашы бар.
Боростой кийим кийинип,
Ботодой бели ийилип,
Чийдей кашы чийилип,
Жазык мандай, кара көз,
Жатык тилдүү, шириң сөз,
Аркасы кайкы, аркар төш,
Ай чырайлуу, бото көз,
Кызыл жүзү нурданган,
Кыпча бели буралган.
Кококтон бирин түшүрүп
Колго алып кыздар бөлгөнү,
Ары-бери басканды
Аныктап Жакып көргөнү.
Кыздар кийген кырмызы,
Кырк бир кыздын ичинен
Артык турат жылдызы.
Айтсам балам алар деп,
Арылбаган шорум кеп,
Арты болбой калар деп,
Тууса бирди тубар деп,
Түмшүгу жок жаныма
Тукумдан кудай ураган деп.
Желке жагы тар экен,
Жетигип жашы толгончо
Туубастык жайы бар экен,
Тууган менен тукуму
Турбастык жайы бар экен.
Аман болсо алганы
Жаман деп киши айтпаган,
Сыйлуу болор киши экен,
Алганынан айрылса
Кирпиги узун тунук көз,
Ыйлуу болор киши экен.
Бир бүлөнү он бөлүп,

Оюн терең жиберип,
Оң жагынан имерип,
Кирпиктей кирди койбостон
Боюн сылап тараган,
Аяк-башын имерип
Жыртық койбой караган,
Болжолу жок боорукер,
Эзилтип адам көнүлүн
Эт боорунан жараган
Үзүлгөнүн улаган,
Көзү чалган бенденин
Үзүрү болсо сураган,
Жетишпедим дегенге
Жеңин кесип бергендей
Берендик жайы бар экен,
Жеткире акыл ойлогон
Терендик жайы бар экен.
Короз моюн, колоң чач,
Босого мандай, боору таш,
Бекемдик жайы бар экен,
Болжогондой сөзү бар,
Болор кепти бир айткан
Чечендик жайы бар экен.
Ылайыктап адамга,
Ыгын салбай нааданга,
Ыраазы кыла сөз айткан
Ыгын билип ар жанга,
Бечарага карашкан
Бекемдик жайы бар экен,
Азамат бакса айнытпас
Жетерлик жайы бар экен.
Кылган иши баары амал,
Кызылдай бою сарамжал,
Жок дегендер табылган
Кастарлуу жайы бар экен.
Кыз мүнөзү кылтайбай,
Тастарлуу жайы бар экен.
Арбын болсо дүнүйөсү
Адамдан төмөн мүнөзү,
Кон болсо көтөрүлбөгөн,
Жаманды-жакшы билбеген,
Жаманды күткөн жакшыдай
Жиндини күткөн бакшыдай,
Бакшыны күтөр кожодой,
Кожону күткөн башында
Падышасы болгондой,
Жигитти күткөн эриндей,
Эрге кылар кылыгы
Эми эле түшкөн келиндей.
Он асыйга тең экен,

Ойрон болсун дүнүйө ай,
Төрөөт жагы кем экен.
Азыркы Жакып бул чалдын
Куурайда жаткан куу чалдын
Сынчылыгы эмей неткени,
Кыздарга көзү жеткени,
Жыла басып жыластар,
Ордого кыздар кеткени.
Санирабийгс деген кыз
Жата турсун ал бойдон,
Жакып байдын жумушун
Калайык карап энди ойлон.
Ордого Жакып барыптыр,
Ордонун орто жеринен
Олтуруп орун алыптыр.
Ордодогу супага
Олтурду Жакып даңкайып,
Олуттуу бийдей чалкайып.
Аркалыктай мүнөзүн,
Ак сакал кайдан жүрөсүң?
Эңкейип карган бир жансын,
Эбиңен тайган тири жансын.
Эмне кылышп жүргөнсүң?
Арба-дорбо сүйлөшүн,
Аркалыктай мүнөзүн,
Аппак сакал башында,
Ордосуна паашанын
Осолдуктан киргенсиң.
Айдап жүргөн малың жок,
Артып жүргөн пулун жок.
Айткан сөзүн турум жок.
Кан олтурчу орунду,
Каада билип көрбөгөн
Каралыктын боруму.
Календеркана барыңыз,
Конок болсоң ошондон
Кошуулуп орун алышыз.
Олтурба деп бул жерге
Орун ал деп алыстан
Оолак жумшайт бир жерге
Эки желдет, бир беги,
Жакып Байга булардын
Жаман тийди бу кеби
Бекер келген мен эмес,
Бекер неге жүрсүн деп
Бекзаада айттар кеп эмес
Каңғырап келген мен эмес,
Календерге кошул деп
Канзаада айттар кеп эмес.
Ачып кара көзүндү,

Аңдап сүйлө сөзүндү,
Азыр мени сойсоң да
Алек кылып жүрбәйүн
Акимсиген өзүндү!
Оңдол кара көзүндү,
Ойлоп кара сөзүндү,
Он эсе мени бөлсөң да
Ойрон кылып жүрбәйүн
Ушу жерден өзүндү
Кары дешиң кээ болот,
Кан олтурган орунга
Кан олтурса не болот?
Сенден суук сөзүм бар,
Жуучу келген өзүм бар.
Кырмызы кийген кырк бир кыз
Болжоп көрдүм мұнөзүн,
Боростой кийим кийинген,
Ботодой бели ийилген,
Калемдей кашы чийилген,
Карчыга күштай тапталған,
Каталық иштен сакталған,
Каныңдын кызы экенин
Карап көзүм жетпедим,
Бегиндин кызы экенин
Менин көзүм жетпедим.
Караңдын кызы болсо да
Кандан артық көрүндү,
Калыпка чапкан күмүштәй,
Жандан артық көрүндү.
Бекердин кызы болсо да
Бектен артық көрүндү,
Мен супада олтурсам
Бек сыңдырың көөнүмдү.
Атемириң кандай кан?
Айлына конок келбеген
Ант аткырың кандай жан?
Жуучу келди кызга деп,
Журтуңа айткын мыңдай кеп!
Кайната келди кызга деп,
Калкыңа айткын мыңдай кеп!
Атемирге барыңар,
Жуучу келсе өлтүргөн
Ачуулуу экен каныңар.
Эгер мага кол тийсөң
Айтты-кайду дебенөр,
Аман қалбас жаныңар!
Аны айтып Жакып каркылдалап,
Ачууланып баркылдалап.
Анда желдет* кеп айтат,
Ачууланып бек айтат:

Аркалыкка кыз берер
Ақмак барбы деп айтат.
Чал тоюпсун жанындан,
Атемир кан муну укса
Кашык тамбас канындан.
Бенде көрбөс кыздардын
Бетин кайдан көрдүнүз?
Кыйкырып катуу сүйлөсөм
Кыз берет деп көөнүнүз.
Сүйлөгөнүң түркү тил,
Өз уругун ким болот,
Өз ажалың өзүң бил.
Бек кашында мыршабы*,
Мээнет муну курчады,
Бекем сүйлөп турганы.
Анда Жакып кеп айтат,
Ачууланып бек айтат:
Кара кыргыз уругум,
Азыркымды сурасаң
Азиредтин Кара-Тоо,
Жайланган жайым так ошо.
Кек алганмын далайдан,
Келген жерим Алтайдан,
Кекеп-кеекеп сүйлөйсүн,
Жеп ийчүдөй сен айбан.
Аябадым жанымды,
Албарстыдай чачайын
Алдыңарга канымды.
Атам Ногой, Жакыпмын,
Абуздун жогор жагында,
Арасында курайдын
Намаз окуп жатыпмын,
Анда көрдүм кызынды,
Жуучу келдим дегенге
Өпкөң мынча кысылды,
Өңүң мынча бузулду,
Кыялыштар мурунтан
Кызга жуучу келгенди
Кырып жүргөн шекилдүү.
Өзүндү өзүң күүлөйсүн,
Өлтүрөм деп сүйлөйсүн,
Өлсө жалгыз чал өлөр,
Өңкөй Кыйбаң не көрөр?!

Кетсе жалгыз чал кетер,
Тажикке өлүм тез жетер.
Кежилдешип сүйлөшүп
Олтурба менин жаныма,
Орунумду тапмакка
Айткын эрте канына.
Өлсөм өлүп калармын,

Өлүп калып тек жатпай
Өзүм өндүү чалдардан
Өкүмөт билген жандардан,
Өкүмсүп кебин сүйлөгөн
Өкүмсүнгөн зангардан
Эки-үчөн кошуп алармын.
Бу сөздү айтып салганы.
Бул аркалык курган чал
Өжөрлөнүп айтат деп,
Өлбөй кантип кайтат деп,
Өлөрманын артат деп
Ээрчитип алып бегини,
Бек укту Жакып кебини.
Ал ангыча мечитке
Азан айтып ийгени,
Адамдардын баарысы
Намаз шамга киргени.
Окуп болуп намазын
Ордосун көздөй кан жүрдү,
Канга кошо коногу
Отузчалык жан жүрдү.
Ақылбайыс бек э肯,
Желдет менен кошулуп
Жакыпты сөккөн неме э肯:
Ак сакалдуу бир адам,
Айткан кеби чын наадан,
Кыз издең мында келдим деп,
Кыйбанын көрдүм элин деп,
Сураганы кыз э肯,
Суук тумшуктун өзү э肯.
Алтай тоодон келдим дейт,
Азыркысын турганым
Азиредтин Кара-Too,
Анжыянды жерим дейт,
Ата уулудан кыз көрүп,
Азыр мында келдим дейт.
Кан олтурчу чаркана
Как ошого олтуруп,
Буга олтурчу жер эмес,
Кет десек сөгүп болтуруп,
Жуучумун келген деп
Жүрт айтпаган айтат кеп.
Мыршап буга күүлөндү,
Буйругу кандын өлтүрмөк,
Өлтүрөм деп сүйлөндү.
Өлтүрө койгун мына деп
Өжөр өкүм чал э肯,
Өчөшкөндөй күүлөндү.
Чал сөзүнө бакканда
Өлөт эле бизден деп,

Өлтүрбөдүк, тим койдук
Өтүнө албай сизден деп
Ақылбайыс айтты кеп.
Атемир башын чайкады
Ачuu келип бир катар
Мойнуна минди шайтаны.
Оюна ар иш алганы,
Алооке качкан Манас деп
Эсине түшө калганы.
Капкама келип катылган,
Ордомо келип оолуккан
Оңой неме эмес го.
Сурады Ақылбайыстан,
Аты-жөнүн сурабай
Ақылы кем тайыздан:
Барбы жолдош-жоросу,
Кашында канча жолдошу?
Аттары кандай экен деп,
Аңдабай келип мага айтып
Ачууландың бекер деп.
Азыр кайра чыгынар,
Аты-жөнүн, атасын,
Анык сурап угунар,
Аңдабай мага сөз айтыш
Наадандык болор мунунар.
Бу жерге келип күчөнгөн
Бери бекен, жин бекен,
Асилин сурап көрүңөр
Ата-жөнү ким экен?
Кыйын айткан сөзү деп,
Ак сакалдуу болгондо
Кыз алат бекен өзү деп,
Кыздарды кайдан көрдү экен
Капыр чалдын көзү деп,
Иниси бекен кыз алар?
Издел журтка чаң салар.
Баласы бекен кыз алчуу,
Кызынды маа бергин деп
Кыйбанын журтун кыстачу,
Тажиктин элин теңшерип,
Кебин кекеп сүйлөгөн
Кетүүчүдөй эңшерип.
Абалы сурап билинөр,
Оңой-олтоң жан болсо
Кесип алып келдесин
Көрүстөнгө илинөр.
Атемирдин сөзүнү
Анык угуп алышты,
Алиги чаркар супага
Банар алып барышты.

Экөө желдет, үчөө бек,
Өлүм издең өзүнчө
Жүргөн экен бу чал деп,
Өлүмүн өзү издең
Өкүмсүгөн куу чал деп
Жакыпка жакын барыптыр,
Капаланып кан Жакып
Каранғыга калыптыр.
Салам айтпай улуксуп
Абдықалық карганы,
Ақылбайыс, Түлөөбек
Үчөө бирдей барганы,
Жакып байга ушулар
Салам айтып салбады.
Эр Жакып да жан дебей
Тынч олтуруп алганы.
Улук сыпат экен деп
Ушулар айран калганы.
Ак сакалдуу адамсыз,
Азып жүргөн адамдай
Кайдан келип калгансыз?
Кыларга барбы ишиңиз?
Кызматта барбы кишиңиз?
Сатууга барбы пулунуз?
Жаман жорук мунунуз,
Дигерден бери бу жерге
Тикирейип турдуңуз.
Корбашы чыгып коқустан
Кордук кылып койбойбу,
Кой дегенге тил албай
Түн паашасы корбашы
Зордук кылып сойбойбу.
Календарканы барбапсыз,
Каның тарткан не жансыз?
Кайсы элденсиз элиңиз?
Каңғып кайдан келдиңиз?
Абдықалық сурады,
Ал сөзгө Жакып турбады.
Анда Жакып кеп айтат
Азаматтар деп айтат:
Карапып жаткан багынар,
Калдайып жаткан тамынар,
Атемир экен канынар.
Көчөдөн көрдүм көпчүлүк,
Калаандан көрдүм канча жан,
Калкың конок көрбөгөн
Каптап кетип алаамат
Калбаса керек жалгыз жан.
Кылыштуудан кыйынды,
Баштап кирип үйүнө

Кырк-отуздай жыйынды,
Сатылуу болсо ашыңар
Мен берейин тыйынды.
Аркалык деп болжойбу,
Аркалыктын баарысын
Алуучу деп ойлойбу,
Ашыңардан беришип
Акына алсан болбойбу?
Капкага камчы илбеген,
Калкың менен куруп кал
Каадалуу нуска билбegen,
Конок келсе коржондоп
Кул-кутаны тилдеген.
Түбүмдү түрүп кеп сурап,
Түбүң барбы деп сурап,
Түртөсүнөр көп сурап.
Тегимди терип кеп сурап,
Тегинң барбы деп сурап
Тексиз киши дедиңби?
Темтейип келген бир чалдын
Тегинен эбеп жедиңби?
Башкы атам бар Бабыр кан,
Уругум улуу кыргыздан,
Бабырдан кийин Буура кан,
Бузук кылган душмандын
Мурунтан башын тураган.
Буура кан уулу Түбөй бар,
Түп Бээжин менен салышып
Түбүнөн алдам болгон жар.
Түбөй, Көгөй бир тууган,
Сүрүшкөн жерин кан жууган.
Түбөйдүн уулу Ногойду,
Түбүнөн иши оңолду.
Ногойдун уулу Жакыптыр,
Ордоңорго кор болуп
Ушу бүгүн жатыптыр.
Ойлоп турсам сиздерди
Башканы конок кылдыrbай
Башынан арбак атыптыр.
Кыз үчүн мени кыйнаган
Баламдын аты Манастыр.
Баянын айтты бай Жакып,
Чалдын көрдү чатагын,
Уккан экен мурунтан
Эр Манастын атагын.
Айтты Жакып көп макал,
Абдыкалык ак сакал
Атасы экен Манастын,
Анык жерин укканы,
Алкымга жүрөк чыкканы.

Боконо жүрөк болк этип,
Боор өпкесү солк этип,
Жүрөгү кетип кабынан,
Билеги кетип сабынан,
Төртөөң мында тургун деп
Абдыкалық жөнөдү
Бай Жакыптын жанынан.
Атемирге киргени,
Ашыгып сүйлөп ийгени:
Көрдүм чалды, каным деп,
Чоң балакет келиптири,
Чоочуп келди жаным деп.
Кыргыздан чыккан бу бир дөө,
Кандай келген билбейбиз,
Аты жок, азыр өзү жөө.
Келген экен дигерде,
Кез келдим деди силерге.
Кел деп айткан тириү жан жок,
Кеп сураган бир жан жок,
Конок элем мен деди,
Коногун көрсө коркуткан
Копшолгон кандай эл деди.
Жанында жалгыз киши жок,
Азыр жалгыз олтурат.
Ачуудан бөлөк иши жок.
Акылын кылгын каным деп
Ашыгып келди жаным ден
Абдыкалық сөздөдү,
Сөз артынан токтолбой
Атемир сөздү көздөдү:
Кылымдан киши жеңбеген
Кыйынга калган экенбиз,
Аalamдан киши жеңбеген
Азапка калган экенбиз,
Байкабай туруп коноктон
Мазакка калган экенбиз,
Мейманкана сарайга —
Даам берилген далайга,
Бектер кирип олтурган
Мейманкана киргизгин,
Бейкарап адам экен деп
Бейгуда* сүйлөп салбасын,
Бээжинден келген кыргыздын
Мээнетине калбасын.
Алда кандай адам деп,
Аркалыкты наадан деп
Ашепке сүйлөп салбасын,
Азабына калбасын.
Жуучу болуп кыз издел
Журт кыдырып жүргөн чал,

Жолдошу жок, аты жок,
Жолукканын карап ал.
Аңдап сөзүн сураңар
Алтайдан келген кыргызды,
Жактырыптыр бир кызды.
Олтурбаңар бекер тим,
Ошо көргөн кызынын
Укту бекен, аты ким?
Сурап билип келиңер,
Мааниси мындай экен деп
Баянын айтып бериндер.
Бу сөздү айтып Атемир
Буйруп ииди бектерге,
Бай Жакыптын үстүндө
Бектер кирди кептерге.
Нуркунан сурап нускасын
Узарттай сөздүн кыскасын,
Кайдан катын алганын,
Манас болуп баласы
Каканга чатак салганын,
Аяк-башын сурашты
Анжыянды алганын.
Катын алып бергин деп
Карып калган чагында
Жакыпка чатак салганын,
Барганадан кыз таппай
Кейипке келип калганын
Баштан аяк кеп кылып
Баянын айтып салганы.
Аныгын билип алдырап,
Ақылмандын баарысы
Тилден калды жалдырап.
Кийгендери кырмызы,
Көрүптүрсүз көп кызды.
Жактырыпсыз бирини,
Сайраган угуп тилини.
Таамай көрсөң затыны,
Айттың, уктук датыны,
Анча көргөн кыздардын
Уктуң бекен атыны?
Ушу жерде сөз сурап
Жакыптын башын чатыды.
Жакып бай шондо кеп айтат,
Жайын айтып берейин
Көргөнүмдүн деп айтат:
Жолдошум менен атымды
Тоону көздөй жибердим,
Ордого конок болмокту
Оюма алып имердим,
Ороюнду көрбөдүм

Мындан мурун силердин.
Бакчаны көздөй бет алып,
Басып жолго салғаным,
Абуздун жогор жагынан
Камыш экен карапаш,
Куурай чыккан арапаш,
Олтуруп орун алғаным,
Кыңылдашып сүйлөшүп,
Как ошо жерде мен көрдүм
Кыздардын келип калғанын.
Көрөбү деп шекинип,
Көп куурайдын ичинен
Көзүмдү салдым бекинип.
Андал көрдүм алардан
Эки кайып, бир пери
Санирабийга бер кел деп
Кокок жемишти имерди.
Санирабийганы
Жагар го деп балама
Жакыптын кеткен кыялы.
Карандыкы болсо да,
Каныңдыкы болсо да,
Төрөндүкү болсо да,
Жөнүндүкү болсо да,
Бекердики болсо да,
Бегиндики болсо да
Берерби дейм балама,
Бербей койсоң ал кызды
Мээнет көрбөй коём деп
Бекер өзүң каалаба.
Бүгүн менин коногум
Кудамдан болду корегим,
Куудул сөз айтып бир четтен,
Жакып бай сүйлөп салғаны,
Жаман экен бу чал деп
Жайын айтып канына
Жалпы бектер барғаны.
Аш-тамагын татышты
Аңгемелеп жатышты.
Теңтүш көрдү чалыны,
Кече билбей кейитип
Жапаа кылган жаныны.
Эрте туруп ал Жакып
Эшигинин астынан
Дагы көрдү Саанини.
Санирабийга баланы
Жакып көрүп алғаны,
Тетиги бала кимки деп
Жанындағы бир бектен
Жайын сурап калғаны.

Атемир шаанын кызы деп,
Акылга дыйкан узу деп
Айтып беги салганы,
Улугунун кызы экен,
Угуп алып кан Жакып
Кубаныч кылыш калганы.
Аныктап алыш бай Жакып
Азыр калбас тек жатып:
Жактырган кызым кан кызы,
Бир атанын жалгызы.
Берер болсо берерин,
Мен билбеймин не дээрин,
Бербес болсо бербесин,
Бектер кылыш кеңешин,
Жообумду менин бериндер,
Жолуна түшкүн десендер,
Берер болсон берем деп,
Кулдук дейбиз биз жакта,
Бата аягын жесендер.
Бай Жакып сүйлөп калганы,
Бектеринен бешөөсү
Атемирге барганы.
Канына барып кеп айтып,
Кандай кылыш бу чалдан
Кутулагыз деп айтып,
Жатып алыш камышка,
Кыздын баарын көрүптүр
Жарыбаган абышка.
Санирабийга баланы
Самап бу чал калганы,
Бербейбиз деп узатсак
Заман акыр салабы,
Башкада эмес, баланда
Ушу чалдын талабы.
Берсе берем десин деп,
Бектерден жооп берсин деп,
Бербесе бербейм десин деп
Капыр чал бизди камады,
Карап чалдын мүнөзүн
Кайрат бойдо калбады.
Канетебиз аны деп,
Кайрат кылган адамдын
Калар эмес жаны деп
Канына булар барганы.
Атемир анда кеп айтып:
Акылмандар жыйылсын,
Мыршаптын жетөө чабынар,
Бул шаарда бектерден
Аялдатпай табынар,
Үйүнө бириң койбоңор,

Удайчы *менен датка * деп,
Ата уулунун баарысы
Азыр минсин атка деп
Атемир буюруп салыптыр,
Желип-жортуп кыштакка
Жети мыршап барыптыр.
Казы менен муптусун
Калкы сөзүн укчуусун,
Удайчы менен бектерин
Үстүнө алып келгени.
Баштатадан жердеген
Букар, Кейип — жер талаа,
Баш жактан чыгып калыптыр
Манас аттуу бир балаа.
Уругу кара кыргыздан,
Аз жыл болду келгени
Алтай менен Жылдыздан.
Ушунда бир чал жүрөт,
Урушкандай жан жүрөт,
Балам Манас эле деп,
Бар дүйнөнүн камын жеп.
Жамандык менен келбептири,
Жалгыз кызым Саанини
Көрүп алып дегдептири,
Манас деген баласы
Ата болсоң мага бир
Катын алып бер дептири,
Келген экен ушул чал
Кезиккени биз болуп,
Издегени кыз болуп,
Манаска бер деп баланды,
Көтөрүлүп капыр чал
Көөнүмө салды аланды.
Көбүнөр буга не дейсин?
Кызды бербей биз койсок
Туу көтөрүп турушуп,
Тулпар минип жулушуп,
Тумшугу жок кыргызы
Женебизби урушуп?
Билген-көргөн эл айтат,
Ал айтканда нени айтат:
Бири миндик деп айтат.
Кара кыргыз калкы дейт,
Карсылдашкан душмандан
Качпай турган наркы дейт.
Наркы болсо мейлине,
Азап салып элине,
Беттешүүгө бел байлап,
Урушууга дем байлап,
Майдан жерге барышып,

Башты аябай жарышып
Ач берүдөй алышып,
Арманы жок салышып,
Кол сындырып шалактап,
Бут сындырып салактап,
Коркоктун көзү алактап,
Төө мылтык тийип окко учуп,
Төбөдөн түшүп жер кучуп,
Найза тийип кан чыгып,
Аңтарылып жан чыгып,
Өмөлүп уруш салышып,
Өлүмдү моюнга алышып,
Өлбөгөн жерде калышып
Урушарың барсыңбы?
Кыз берүүгө бел байлап
Турушарың барсыңбы?
Кылышты қындан чечишип,
Кызылдай жандан кечишип,
Майданга башты салышып,
Бака-шака чабышып,
Калабага киришип,
Кандуу тон чечип кийишип
Кармашарың барсыңбы?
Алтайдын кара кыргызга
Ажыдаардай октолуп
Арбашарың барсыңбы?
Же айкалышып кыз берип
Жарашарың барсыңбы?
Сөзүмдү алып оозумдан
Талашарың барсыңбы?
Көбүнө кылдым мен өкүм,
Өткүрдүн баары жыйылдын,
Угуңар ушу арзыымды.
Ал сөздү айтЫП Атемир
Ал жерде турду токтолуп,
Атемирге жооп айтЫП
Сүйлөөр бенде жок болуп.
Элейип эли калганы,
Эл ичинде эстүүлөр
Не деген сөзүн ушу деп
Канына сүйлөп калганы.
Мурункулар кеп айткан,
Буюрган сөзүн кеп айткан:
Ырысы жоккю доочу деп,
Ырас болор ушу кеп,
Ырыстууга жуучу деп,
Ырысы качкан кай бирөө
Келсе жуучу куучу деп.
Баланыз өсүп кетиптири,
Байкап турсак быйыл жыл

Он алты жарым жашына
Ушу быйыл жетиптири.
Антип-минтип алганча
Ай-күн өтөр ар канча,
Эркекти алып кыз бала
Эл ичинде жүрөбү,
Кызды алып эркек кетмек бар,
Таалайы кандай ким билет,
Талабына жетмек бар.
Кабылан Манас баатырды
Кабары катуу акыры.
Кара кыргыз каны э肯,
Кабарын уксак мүнөзү
Канга ылайык жан э肯.
Айтор арзан чал эмес,
Ойлоп жүрбүз кечетен
Оңой-олтоң жан эмес,
Манас деген немеси
Кызга тенгуш бала эмес.
Сакал чыккан муруттуу,
Сапырган далай журтту,
Нече жашта болду э肯,
Не деген сөзү журтуна эм,
Сурап билсек болбойбу
Атасы азыр колдо э肯.
Акылбайыс, Түлөөбек
Айтып салды мындай кеп.
Абдыкалык сүйлөдү:
Жашап калган жан болсо
Бербейт белең кызды деп,
Бербеймин деп узатсан
Азапка салдың бизди деп.
Абдыкалык кеп айтат,
Ай, калайык деп айтат:
Менин сөзүмдү алыңар,
Аркалыхтын өзүнө
Арбын дүйнө салыңар.
Арбыта малды салыңар,
Акылын минтип табыңар,
Ар кайсы малдан бир канча
Айтып-айтып калыңар.
Оюна келген малды сал,
Оозуна келген пулду сал,
Кызматыңа кулду сал,
Кыз алам деп аптыгып
Ордо мейманканага
Олтуруптур кузгун чал.
Узаталык мал салып,
Арбын малды салган соң
Убара бolor сандалып.

Ушуну айтып салганы
Макул болду баарыга
Абдыкалық карыға,
Ақылбайыс, Түлөөбек,
Ал олтурган баарына.
Абдылкасым, Шаатемир,
Анын баары кубанды,
Атемир шондо жөнөлдү
Көрөйүн деп кудамды,
Атемирдин үстүнө
Аз болгондо алты жүз
Ата уулунан куралды.
Ал аңғыча Жакыптын
Атка кеткен балдары
Азыр келип калганы:
Ақынбек уулу Мендибай,
Ақылга дыйкан бир далай,
Атайдын уулу Бөкөсү,
Алыбек уулу Жөкөсү,
Ат багар эки кулу бар
Аңгемесин угуп ал.
Белендеген немедей
Бешөө келип калыптыр.
Ак сакал чалдын жолдошу
Азыр келди бешөө деп
Айтып берди бирөө кеп.
Камданып алып капыр чал,
Жалгыз жүргөн экен деп,
Жалпы баары айтып кеп
Жабырашып калышты,
Балкыгандай көңүлү
Бабырашып калышты.
Кыз берсек кызык кеп болот.
Кыргыздан келген күү чалга
Канча мал салсак эп болот?
Удайчиң бар, бийиң бар,
Мансаптуунун баарысы
Минден чыккан бириң бар,
Панжа * башы бегиң бар,
Баарың карап олтурсун,
Кандай айттар кебиң бар?
Төө деген бир мал бар,
Канча деп айтсак эби бар?
Аспиден * канча салалық,
Айдатып арбын алалық.
Келеден * канча салалық,
Келтирип арбын алалық.
Көспанттан * канча салалық,
Көбүрөөк кылып алалық.
Абдыкалық ак сакал,

Акылбайыс дагы бар,
Ата уулунун бектери
Баары олтурган чагы бар.
Шуудурдан * үчтү салсак деп.
Жылкыдан жүзүн алсак деп,
Беш жүз кой берер бекен деп,
Арбытып айтсак бекер деп,
Напсилиүсү дагы айтат
Алты жүздү айтсак экен деп,
Бакардан * отуз салсак деп,
Башы боолуу кул болсо
Эркек менен ургаачы
Эки киши алсак деп,
Эсирип келген куу чалдын
Эсин, бир оодарып салсак деп
Келди чалдын кези деп,
Малдан чыгар эси деп,
Акылмандар ойлошуп,
Алар малын болжошуп,
Жамбыдан жана салалык,
Кызыл алтын дилдеден
Кыйланы айтып калалык.
Бирөө айтты мин деди,
Жана бирөө сүйлөдү:
Минди табар ким деди.
Көчмөн кара кыргыз го,
Көрө электир алтынды,
Көбүрөөк бу сөз артылды.
Беш жүздү айтсак бекер деп,
Мыкты болсо бу кыргыз
Эки жүзгө алы жетер деп.
Анда Темир кеп айтат,
Ага-ини, журтум деп айтат,
Кыз берер кыял менде жок,
Айткан малың баары да аз
Кыйын деген бектерим
Кымындай акыл сенде жок.
Качырап болсоң мал жактан
Арбын айтып мал салып
Ушу баштан сен сактан
Кыргыздын малы көп болот,
Кыйналбай келип калбасын,
Кызынды бергин ылдам деп
Кыйынчылык салбасын.
Бербей турган кыз үчүн,
Жыйып жүрдү дейсинбى
Кыз алам деп биз үчүн,
Күйөөмсүгөн кыргызга
Көргөзөлүк мал күчүн,
Көрөлүк мунун бар күчүн.

Алтымыш шуудур салыңар,
Улуксунар баарыңар,
Угузұңар, калыңар,
Кудай уруп тапсынбы,
Күтулуп жатып калыңар.
Ойлонбой баарың турбачы,
Ошо алтымыш төөнүн
Отузу болсун ургаачы.
Баштары кара, өңгөсү ак,
Баатырлар муну ойлоп бак.
Эркек болсун отузу,
Жамы бою капкара,
Жалаң башы ак болсун,
Таба албай жүрүп куу кыргыз
Ушуну менен мак болсун.
Бери болсо бу чалга
Беш жүз жылкы салыңар,
Бербей койдуң малды деп
Бекер гана күтулуп
Белсенип жатып алыңар!
Эки жүз бакар салыңар,
Эки жүзүн тим койбой
Түрлөп айтып калыңар.
Салган беш жүз аспиден
Маңдайында ағы бар,
Түмшугунун үстүндө
Нокто кескен тагы бар
Жүздүктөй болгон кара аттан
Жүзүн санап алыңар:
Кандын бу деп буйругу,
Капкара болсун куйругу,
Оно бою ак болсун,
Кара куйрук, ак атты
Кайдан издең табам деп
Качып кыргыз токтолсун.
Баары окшошкон пар болсун,
Жоору жок, чаар болсун,
Жолу каткан кыргызга
Таппай турған мал болсун.
Ақ, карадан неме жок,
Кыпкызыл болсун жәэрде,
Кыйналсын кыргыз табалбай,
Кызды калсын ала албай.
Кара жалдуу куладан,
Каңгырасын бу наадан,
Элүү деп эсеп салыңар,
Чабдар менен торудан
Жыйырма бештен алыңар,
Качсын десен бу чалды
Ушу болсун малыңар.

Эки-үч асый-бакардан
Элүүнү актан салыңар,
Кара болсун букасы,
Жолобосун бу кыргыз
Жондорунун жукасы,
Карадан элүү алышар,
Актан бука салыңар,
Айтууга болсун малышар.
Өңкөй таргыл өгүздөн
Элүү өгүз салыңар.
Карала өгүз жыйырма беш,
Сарала өгүз жыйырма беш,
Эки жүз бакар салыңар,
Эсептеп жакшы алышар,
Кыргызга арзан табылбас
Ушу салган малышар.
Эки миң көспант салыңар,
Миңин кара, миңин ак,
Бирин койбой алышар.
Кызыл алтын дилдеден,
Кыргыз билбес дүйнөдөн,
Кырк миң дилде салыңар,
Жамбыдан бир миң алышар,
Кыргыз түгүл ар жаккы,
Кытайдан кошо жыйса да
Кыйнаар ушу малышар.
Угузалык муну деп,
Узаталык жанакы
Кыргыздан келген кууну деп
Таажысын кийди башына,
Бармак болду Атемир
Бай Жакыптын кашына.
Бешөө болуп жолдошу,
Белгилүү Жакып жолборсу,
Улуксунган Атемир
Ушу жерде көрдү Жакыпты:
Ушү кетти канынын,
Тынчы кетти жанынын.
Келбетин көрүп кейиди,
Айбатынан алсырап,
Кайратын көрүп кайгырды.
Мүчөсүн көрүп бөлүндү,
Манастын атасы экени
Маалим болуп билинди,
Салтанаттуу Атемир
Саламга араң илинди.
Аликти Жакып алыштыр
Учурашып калыштыр.
Урматын кылып, келгин деп
Бай Жакыпка Атемир

Оңунан орун салыптыр.
Паашалык менен Атемир
Байкап түрүн билиптири,
Айтты кыйла сөзүнү,
Жакыпка салды көзүнү:
Кадамыңыз кут болсун,
Кас кишиңиз журт болсун!
Кабарсыз кандай келдиниз?
Кара кыргыз элиңиз,
Кайсы жөндүү келдиниз?
Байкады кандын өзүнү,
Бай Жакып айтты сөзүнү:
Как ушунда келишим
Кадыр алда буйругу.
Жайдан күйүп кыш издеп,
Бастыргамын бу жакка
Балам үчүн кыз издеп.
Көп жерди көрдүм кыз жакпай,
Көңүлгө толгон кыз таппай.
Көрүндү сиздин балаңыз,
Насип кылса актаала
Макул десен қаныбыз,
Балабызга ылайык
Балаңызды алабыз.
Ал сөздү Жакып салганы,
Жаш эле деп балабыз
Атемир сүйлөп калганы.
Жаш дегениң жалган сөз,
Балаңдын тиле бактысын,
Бай Жакып сүйлөп калганы.
Он жаштан ылдый жаш дегин,
Он алты жашка келгенде
Оюнда жок болбосо
Ойротко бүтүн баш дегин.
Ак сакалдуу Жакып бай
Ал сөздү айтып салганы,
Акылдуу чал окшойт деп
Атемирдин адамы
Күбүрөшүп калганы.
Күп десен кулдук урамын,
Кудай буюрса наиспти
Кубанычтын үстүндө
Куда болуп турамын.
Артыктыр жаштын талабы,
Кызыңызга мен жуучу,
Көңүлдөрү жарашса
Балам алсын балаңды.
Жамандык менен алат деп
Көңүлгө салба алаңды,
Кыз балаңыз нечөө экен

Сурайынчы баланды?
Эркегиңиз неchedir?
Адамга адам жолукса
Көңүлдөгү түйүндү
Көрө-бile чечедир.
Бай Жакып антип сурады
Азыркысын Атемир
Жообун айтып турады:
Актааладан амыр күч,
Кыз балам эки, эркек үч,
Бешөө деди мерзентим.
Баянын сурап балдардын,
Балкыганын көрүнүз
Башта чоочун чалдардын.
Эр Жакып шондо кеп сурайт:
Эки кызың бирдей тен
Колундабы деп сурайт.
Анда Темир кеп айтат:
Адирабийга бир кызым
Башта барган байына,
Бара турган жайына,
Санирабийга бу кызым,
Азыр турган колумда.
Каалап аны турусун,
Көрдүк келген жумушун.
Ак ала сакал Атемир
Ал сөздү айтып салганы,
Акымбек уулу Мендибай,
Жакыпка карай калганы.
Кулдук пулун бергин деп
Бай Жакып сүйлөп калганы.
Мендибай туруп куржундан
Бир шаншuur жамбы * алганы,
Бейбереке болбо деп,
Берерди өзүм билейин,
Куржунунду көтөрүп
Алып келгин колго деп
Бай Жакып сүйлөп калганы.
Кол салып Жакып куржунга
Бермек болуп кулдукка
Шаншuurдан тандап чонду алды,
Санап туруп онду алды.
Баарысын берер бекен деп
Бек заадалар көз салды.
Чочпарадан * онду алды,
Бай Жакыптын ишине
Байкаганы таң калды.
Тай түяктан * онду алды,
Баарысына баалык
Алтындан койду бир жамбы,

Адамдар көбү таңданды,
Көрмөк үчүн көп адам
Көпчүлүк болуп жарданды.
Чалыбыз кыйын чал экен,
Билинбей алып жүргөнү
Бир кыйла дүнүйө мал экен,
Өларман чал деп биз жүрсөк
Шекер-шербет, бал экен.
Бектер айтып кожурап,
Бештен-төрттөн божурап
Сөзгө кирип алыптыр,
Бата аякка берди деп
Баарысы айран калыптыр.
Бабасы мындай чал экен,
Манасы кандай жан экен?
Атасы мындай чал экен,
Акылга дыйкан бу кызды
Алары кандай жан экен?
Көрсөк дешип дегдешип,
Көпчүлүгү кеңешип.
Жарашты бекен күйөө деп,
Алган адам ким болсо
Саани бolor сүйөө деп.
Санирабийганы
Ырыстуу адам алар деп,
Ыңы жок болсо күйөөсү
Убалына калар деп.
Андай сөздү айтышып,
Ата уулунун баарысы
Атемирдин үйүнө
Азыр кирди кайтышып,
Соогат, салам барбы деп
Канга кабар айтышып.
Атемир угуп ал сөзүн,
Азыр көрүп Атемир
Ар адамдын мүнөзүн,
Элге сөкөт калбайын,
Алтын жамбы маа калсын,
Ак жамбыдан албайын.
Ата уулулар бөлсүн деп,
Алда кандай бу жумуш
Артын кийин көрсүн деп
Отуз жамбы чыгарды.
Ордодогу бектери,
Бектер түгүл карасаң
Ойроттун баары келгени,
Ортого салып бөлгөнү,
Ол Атемир канынын
Өкүмүнө көнгөнү,
Бата аяктан олжо алып,

Баары тамам жөнөдү.
Бай Жакып берген пулунан
Баарына пайда тийгизди,
Кыргыздын заңы кандай деп
Биле алышпай турушту,
Билбесек да кийсин деп,
Биздин эл қылган жумушту
Бу да көрүп кетсин деп
Кызыл кымкап дейилде *
Үч сарпайы *кийгизди,
Башайы менен бейкасам
Тогуз сарпай кийгизди,
Жарашиб куда болушуп
Жакыпты жолго киргизди.
Үч күн жүрүп арада,
Чөл-биябан талаада,
Азиреттин Кара-Тоо
Азыр келди Жакып бай,
Ага-иниси, эл-журту
Жаткан экен жайма-жай.
Келди деп Жакып үйүнө
Кетте тон алып бир далай
Калкына кабар жетиптири,
Кан Алмамбет, эр Манас
Кара-Тоого уу қылып
Жети күн мурун кетиптири.
Уудан кийик атыптыр,
Азиреттин бөксөгө
Аң уулап келип жатыптыр.
Алмамбет жатып түш көрүп.
Чекеси кетик толгон ай
Колуна кирип атыптыр,
Койнуна бирге жатыптыр.
Ойгонуп алса түшү экен,
Оболдон акыр Алмамбет
Түк көрбөгөн иши экен.
Алмамбет туруп ойгонуп,
Айтайын деп Манаска
Ар бир акыл ойлонуп.
Таң сөгүлүп атыптыр,
Чекеси кетик толук ай
Манас да алып жатыптыр.
Кырк баатырдын баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы
Бир-бирден толук ай көрдү,
Көзү түшүп, колго алып,
Көңүлдөрү жай көрдү.
Эрте туруп эр Алман
Манаска түшүн баштады,
Манас да айтты көргөнүн,

Эр Бакай жоруп берсин деп
Баянын айтты Бакайга.
Бакай көзүн жаштады:
Ай тийгени колуңа
Ала турган жарыңдын
Акылынын жетиги,
Башка чукак экен го
Чекесинин кетиги.
Башкасы алган толук ай,
Балалуу болуп баарысы
Балкыйт экен көөнү жай,
Манас менен Алмамбет
Бала көрбөй зарыгып
Жүрөт экен бир далай.
Анда Манас кеп айтат:
Ай колумда болду деп,
Аягында ошол ай
Артык болуп толду деп.
Алганымда кетилди,
Аягында ай толуп
Кадимкидай жетилди.
Башында кетик болгону,
Аягында толгону
Алардан бала табылып
Элиңе ээ болгону.
Ал сөздү айтып эр Бакай
Жоруп түшүн койгону.
Буруш жерден бугу атып,
Бугудан атып сулатып,
Курбудан кулжа атышып,
Кубанчына батышып,
Адырдан аркар атышып,
Аңгемеге батышып,
Ар бир жерде эрендер
Ат өргүтүп жатышып.
Бадалдан марал атышып,
Баатырлардын баарысы
Маракеге батышып,
Он бир күн өтүп арадан,
Ойлонуп үйүн ар адам,
Үйгө кайта кетсек деп
Ойго-тоого тараган.
Үйгө кайта тарашып,
Ойдо-тоодо көй баатыр
Оокатына карашып,
Жанып Манас барыптыр,
Манас келип калды деп,
Алмамбет менен Манасты
Азыр мында келсин деп,
Бай Жакып айтып калыптыр.

Атам сизди келсин деп
Айтып жатыр үйдө деп
Абыке мырза барыптыр,
Алмамбет менен Манаска
Айтып кабар салыптыр.
Кыз тапкан белем атаң деп,
Кыраан Манас айтып кеп,
Алмана сүйлөп калыптыр:
Тапканы болсо көрөлүк,
Тагдыр кылса көнөлүк,
Таалайда болсо көрөлүк.
Аны айтып эр Манас,
Айбалта, кылыч эгешип,
Алмамбет, Манас кеңешип,
Атына минип алганы,
Ак сакалдуу Жакыпка
Ал экөө азыр барганы.
Ак сакалдуу бай Жакып
Алардан мурун беш күнү
Элине кабар салганы.
Элге кабар салыптыр,
Не кыйындын баарысын
Кашына жыйып алыштыр:
Акбалта менен Бердике
Бу да келип калыптыр,
Айыл билген карыя
Жуда келип калыптыр.
Ошпур менен Акымбек
Ошолор да барыптыр,
Көкөтөй менен Жанайы,
Көргөндөрдүн далайы
Көңкү келип калыптыр.
Көгала сакал Чагоо бар,
Бу да келип калыптыр,
Ороздун уулу Чагатай,
Азаймат менен Бердібай
Жуда келип калыптыр.
Алардын акыр үстүнө
Алмамбет, Манас барыптыр,
Кыргыл, Бакай келсин деп
Кыргызга кабар салыптыр,
Кырк чоронун баарысын,
Жашы менен карысын
Жалпы жыйып алыштыр.
Эр Жакып сөздү баштады,
Эл тыңдады, шашпады:
Жайдан жадап кыш издең,
Алмамбет келген бала үчүн
Ааламды кездим кыз издең.
Чаржуй менен Букардан

Чарчап таппай булардан,
Самаркандан, Ташкенден,
Сараладым башка элден.
Жанардын белин ашканым,
Балдарым үчүн кыз издеп
Далай жолду басканым,
Кечип өтүп суусунан
Кейиптин журтун наздадым.
Кейип деген жер экен,
Кеңири тажик эл экен,
Бизден мурун көп жылда
Мусулман болгон неме экен.
Элинде болсо ургаачы
Эбактан берки наркы экен
Эрекке жакын турбасы.
Аларды бийлээр кан экен,
Азыркы көргөн журтумдан
Азада * болгон жан экен,
Атемир деген эр экен,
Арсуу, Кейип жер экен,
Агасы аты Атемир,
Абылкасым иниси,
Кенжеси экен Шаатемир.
Үч ага-ини киши экен,
Кут куп мени жеткирген
Кудуреттин иши экен.
Абыл, Кабыл, Жанадил
Үч эркеги бар экен,
Азыр мага жакканы
Санирабийга бала экен.
Адирабийга дегени
Кеткен экен байына,
Азыркы кыз Саанини
Алган болсо Манасым
Келер дедим жайына.
Кашында бар кырк нөөкөр,
Ошол Саани балада
Ою терең көп жөкөр.
Көрүп кыздын өзүнү,
Атемирин баш кылыш
Көбүнө айттым сөзүмү.
Бата аягын бердим деп,
Байкап баарын көрдүм деп,
Кайып экен бир кызы.
Алмамбетим алса деп
Ага да ооду көөнүм деп.
Отуз жамбы мал бердим,
Алтын жамбы зар бердим,
Он эки сарпай кийгизди,
Алып мында мен келдим.

Сарпайы менен тонуну,
Ак сакал болгон атаңа
Атемир кылган жолуну,
Алып келгин эл көрсүн,
Ата улуулар тон бөлсүн.
Ал сөздү Жакып салганы,
Акымбектин Мендибай
Он эки сарпай көтөрүп
Ортого алып барганы.
Үчөө дейилде шыбама,
Он эки тайпы көп кыргыз
Бу да дешип шыбага
Урууга бөлүп алганы,
Ушуга барсак экен деп
Алмамбет, Манас баарысы,
Бакай, Кыргыл карысы
Көңүлдөнө калганы,
Анда Манас кеп сурайт,
Ай, атаке деп сурайт:
Аңдапсыз наркы тегини,
Айттыңыз мактап кебини,
Ал элдин айттың алыны,
Кыз беришип, кыз алса
Болот бекен калыңы?
Бизге салган мал барбы,
Айтыңызы малыны?
Анда Жакып кеп айтат:
Даткасы, бийи шок экен,
Байкап көрсөм баштатан
Кызында калың жок экен.
Кызыңды бер деген соң
Кысталышып калды деп,
Кыргыздын заңы мынданай деп
Кыйла мал айтып салды деп.
Балаңды бергин дегенде
Балакетке калды деп,
Баркыбызга жараша
Малды арбытып салды деп,
Арбын калың мал алып
Атасы кыздын оңот деп,
Жарым малын кызына
Жасоо кылып коёт деп,
Токтолгон болсо үдөтү
Тоюн арбын соёт деп,
Удайчы менен даткасы
Кызыккан болсоң кыз үчүн
Кызмат кыл деп биз үчүн,
Алтымыш төө бер деди,
Отузу болсун ургаачы,
Отузу болсун эр деди.

аштары кара, өңгөсү ак,
Уругу кыргыз ойлоп бак!
Табалбас деп салган мал,
Кара башыл төө болсо
Калайык муну оюна ал.
Отуз эркек төө болсун,
Оно бою капкара,
Баштары анык ак болсун.
Ак баш төө табалбай
Агала сакал ушу чал
Айласы кетип мак болсун.
Кыз атасы Атемир
Бу сөздү айтып салды деп,
Бербести сүйлөп калды деп
Бай Жакып айтып салганы,
Кыйын мал салган экен деп
Кыл муруту солк этип
Кыраан эр күлүп алганы.
Жылкыдан канча салды деп
Жакыптан сурап калганы.
Анда Жакып муну айтат,
Ачык-жарык куп айтат:
Беш жүз жылкы салды деп,
Бери ургурдун кыйнаары
Өндөш айтып калды деп.
Тумшугунда тагы бар,
Маңдайында ағы бар,
Жүздүктөй кара жүз деди,
Аркар шыйрак, нар таман
Аркасы болсун түз деди.
Кара күйрук, ак жылкы,
Казатка минсе бап жылкы,
Андан жүздү бер деди,
Элүүнү чаар салды деп,
Эсер каның сүйлөдү
Эсеби жок малды деп.
Манаттай кызыл жээрде
Элүүнү айтып калды деп,
Тору, кула, кызылдан
Жыйырма бештен салды деп.
Эки-үч асый уйлардан
Элүүнү актан салды деп,
Кара болсун букасы,
Катыша албай качсын деп
Кыргыздын жону жукасы,
Жана элүү карасы,
Алты жашка толбогон
Болсун уйдун сарасы,
Актан болсун букасы,
Кыйын дешет Манасты,

Кыргыздын дешти туткасы,
Кыз алары чын болсо
Барбы деп муну укпасы.
Шаа мүйүзү тегизден,
Арыгы жок семизден,
Өңкөй таргыл өгүздөн
Мээнетке тууган бери ургур
Элүү өгүз салганы,
Дыйканчылык кылам деп
Эсепсиз айтып калганы.
Жыйырма беши сарала,
Жыйырма беши карала
Элүүнү салды жана да.
Мини кара, мини ак
Кой салышын карап бак,
Коржондойсүң Манасым,
Кайнатаң айткан малын тап.
Кырк мин дилде пул деди,
Ургаачылуу-эркектүү
Эки киши кул деди,
Кайнатаңыз Атемир
Айткан кеби бул деди.
Караймын балам алынды,
Карыганда кыз үчүн
Каңыраттың чалынды,
Камдап эми таба кой
Калыңга берчү малынды.
Жаратканым күт кылса
Акылыңа бир толор
Ала турган жарынды.
Ал сөздү айтып салганы,
Атпай калың кыргызга
Арстан Манас карады.
Алса катын ушунда
Куда болор тушунда
Ага-иниден кошумча
Наркы бизге калганы.
Баары олтурган көпчүлүк
Башы кара ак төөдөн
Жүз отуз айтып салганы.
Ак баш кара төөм бар деп,
Алты жүз он төрт киши айтты.
Ак маңдай кара жылкыдан
Алты мингө жакынды
Алыңыз деп баарысы
Эр Манасты такыды.
Кара куйрук ак жылкы
Бери болсо беш минче
Беребиз деп чуулады,
Он эки тайпы кыргызы

Ошо жерде дуулады.
Кырк баатырдын баарысы
Кысталышта ар качан
Кылат экен намысты,
Кылайган малдан койбо деп
Кыйкырыкты салышты.
Катын алса Манастан
Кантеп аяп калалык
Кара журттун байы айтат,
Канча десен турдук деп
Кан Манаска жай айтат.
Ыкыбалдуу элди көр,
Ынтымактуу эрди көр,
Бирдей болду эшик, төр.
Каткырышты балдары,
Куда башы болмокко
Карпандады чалдары,
Айтканынан үч эсе
Артык малын камдады.

МАНАСТЫН КҮЙӨӨЛӨП БАРГАНЫ⁸

Сыйда сакал, кер мурут
Он эки мин жигити
Эр Манасты жандады,
Толук жаштуу ак сакал
Тогуз миң тандалды,
Бай Жакыпты жандады,
Аяк-башын барчасын
Алты күндө камдады.
Байбиче Шакан кудагый,
Барууга болгон ылайык,
Кудагыйдын жолдошун
Тогуз берип тыналык.
Тогуз жүз болду кемпирى,
Толуктап баарын келтирди.
Кырк чоронун баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы
Кыйырына кабар салыптыр
Бир минин таштап, бир минден
Кырк мин адам алыптыр.
Өрүктөн комуз чаптырган,
Үкөктөн капкак жаптырган,
Чарасын терең ойдурган,
Тепкесин тайкы койдурган,
Ичеги кылын тактырган,
Аркы-терки кактырган,
Күүсүн уккан жактырган
Комузчудан жүздү алып,
Кош ооздуу кернейден
Кол ичине үчтү алып,
Сары жыгач кыйдырган,

Саратан күнгө койдуруп,
Усталыктан кылдырган,
Отуз жети жигитте
Сыбызғы менен чоору бар.
Сырттаның Манас барында
Кыргыздын кыйла доору бар.
Айчығы алтын, нағы жез
Алтымыш төрт сурнайчы
Азыр болгон ошол кез.
Чымылдык кылган камышы,
Беш таш жерге угулуп
Безилдеген дабышы,
Элүү болгон өнөрпөз.
Туу көтөрбөй бүктөшүп,
Тулпарга кошун жүктөшүп,
Туура сөздүү кай бирөө
Бириң-бири шүк дешип.
Аңгеме сезүн андашып,
Ақылы бар жигиттер
Насиятын угууга
Ак сакалын жандашып,
Кыргыздын көпчүлүгүн көр —
Кырк үйдөн бир кой чыгарып,
Отуз миң кой айдашып,
Нардан жүзүн жетелеп
Ата уулунун башчысы
Айдатып малын чекелеп.
Айрыдан эки жүз алып,
Атарга мылтык түз алып,
Үч миң жылкы айдатып,
Бара турган жолунун
Астын-үстүн жайнатып,
Токсон бээ союшуп,
Тогуз байтал бир бөлөк,
Соё турган тою ушу.
Көкөтөй баатыр канына
Жакыптын кошуп жанына,
Мал башкарчу сен бол деп
Баймырза, Жанай баарына,
Бара жатыр көй баатыр
Атемир кандын шаарына:
Керней тартып бапылдал,
Дап согулуп дапылдал,
Сурнайдын үнү такылдал,
Чилмардан кагып шакылдал,
Көпчүлүктүн баарысы
Көчкөн көчтөй калкылдал,
Асты, артына көз жетпей
Бара жатыр закымдал,
Кейип шаар кайда деп

Жеттикпи деп жакындал.
Жезнай үнү ызылдап,
Сыбызгы үнү тызылдап,
Ырчылар ырын ырдашып,
Ышкылуусу тыңдашып,
Баатырлар боюн чындашып,
Балбандар күчүн тыңдашып,
Кой айдатып чубатып,
Уй мөөрөтүп чуулатып,
Кишенетип жылкысын,
Кишинин баары күшбак,
Кубанычтуу болушуп,
Жыргалда болуп ушу чак,
Он эки конуп арада,
Ой биябан талаада,
Он учүнчү кеч менен
Барып конду баатырлар
Кейип шаар калаага.
Жүгөрү деген бир жигит
Жүргөн экен талаада,
Чу деп кирип барыптыр
Кейип шаар калаага:
Кайнаган калың кол келди,
Калдык деди балаага.
Асманга чыкты тозону,
Анык көрдүм ошону.
Абага чыкты чаңы деп,
Ойлонуп көрдүм аны деп,
Бири калбай чыккандай
Бир кылымдын баары деп,
Билбей келдим аны деп,
Аяк-башы түшчүлүк
Аскерге келген жаны деп
Айтып жетип барганы,
Атемир угуп бул сөздү
Айран азыр калганы:
Аскерлер кайда, жыйылсын,
Жайнап душман кол келсе
Алдасына сыйынсын.
Ашыгып калып Атемир
Аскерге кабар салыптыр,
Кырк миң экен аскери,
Кыйласы келип калыптыр.
Арбын дешип, жоо дешип,
Азыркы ушу кишинди
Аман койбийт соо дешип
Алдырашып калыптыр,
Коркоктору селейип,
Жалдырашып калыптыр.
Алар антип турганда

Ажыбай, Чалыбай, Кутунай
Атемирди көрмөккө
Алар жетип барыптыр.
Капыр дешиң бекер го,
Кара кыргыз экен го,
Акыр болду, болбоду
Карыя чалы жеткен го,
Балама куда болом деп
Мал салдырып биздерден
Бая күнү кеткен го.
Ал сөздү айтып Атемир
Акылы тына калыптыр.
Салам айтып Ажыбай,
Аркасында Кутунай,
Артынан келди Чалыбай,
Атемирдей канына
Амандашып жайма-жай
Кудаңыз келди мына деп,
Кутманым сөздү тыңда деп,
Кылышы чатак күйөөң бар,
Кыз балдарың чында деп
Ажыбай айтып салганы.
Айтып оозун жыйганча
Кой мааратып чуулатып,
Көчөмө-көчө чубатып,
Отуз мин экен барган кой,
Малчысы кандын кайда деп
Малыңды багып жайла деп,
Кой башчысы Конурат
Коюнду ал деп кыйкырып
Көрүнгөнүн болтурат.
Кайдан келген бу кой деп,
Кара курттай куу кой деп
Кыйбанын көбү кыжылдап,
Тажиктин баары бажылдап,
Көп көспант кайдан келген деп,
Көпчүлүк айтып далай кеп.
Семиз экен, май экен,
Ээси кандай бай экен?
Ушунча койду саткыдай
Не мүдөсү бар экен?
Акчалуусун жандашып
Алуучусун камдашып,
Койду көрүп дүрбөшүп,
Көспант сатып алсак деп,
Пулунду алып жүр дешип,
Көчөгө сыйбай кетти деп
Көпчүлүктөн жүдөшүп
Алагды болду баарысы,
Ээси кайда деп сурап

Эстүү-баштуу карысы.
Ал ошентип жатканда
Абасы Бакай, Кыргыл чал,
Каратоко Мажиги,
Камбар уулу Чалиги —
Белгилүү бешөө барганы,
Желдептер атын алганы,
Мал айдатып барганы
Сегиз болуп калганы.
Амандашып турганда
Үч мин жылкы айдатып
Үстүнө жетип барганы:
Кандын кайда малчысы,
Жылкыны жыйнап алчуусу?
Багып-күтүп алсын деп,
Падыша кайда малчың деп,
Жылкычы башы Саламат,
Кашында канча жамагат.
Алардын арка жагынан
Үмөт, Жайсан, эр Чубак,
Серек, Сыргак, Калкаман —
Булар алтоо барганы,
Амандашып Атемир
Айбатына айран калганы.
Тогуз жүз толук уй айдал,
Уй башкарған Делдеши
Айгай салып акырып,
Бадачы болсоң келгин деп
Ордого келип бакырып.
Мүйүздөрү каркайган,
Өгүздөрү даңкайган,
Букалары өкүрүп,
Бакарды көрүп баарысы
Малды салбай койбой деп
Баштан аяк өкүнүп.
Букалар жатыр челишип,
Тута турган бир жан жок
Бадага жакын келишип.
Аркасынан алардын
Эл башчысы Элеман,
Топ башчысы Токотой,
Казактардан Жоорунчү,
Кайыл, Бөгөл, Тоорулчү,
Шонго бийдин Кербени,
Шыпты кашка Дөрбөнү
Үч жүз төө айдашып,
Шыпкала баары жөнөдү.
Айры төөлөр селкилдеп,
Ач бөйрөгү бүлкүлдөп,
Арасында нар буура,

Айбатын салып күркүлдөп,
Кан төөчүсү кайда деп,
Кармап муну жайла деп
Отор деген төө башчы
Ордого айгай салыптыр.
Атемир баштап каны бар.
Аяк-башы баарысы,
Жашы менен карысы
Алтымыш мин саны бар.
Ээ болбоду малына,
Эмгек түштү бу күндө
Эл-журтунун баарына.
Батпай кетти келген мал
Кейип-Бадаң шаарына.
Малы менен алышып,
Балакетке калышып,
Баатырынды байкабай
Кошко таштап салышып.
Кырмызыдан чатырын
Кыдырата тигишип,
Союшу бөлөк өзүндө,
Кыйгач калпак, кызыл шым,
Бир-биригинин кошуна
Кызматкерлер киришип,
Үйүндө жүргөн немедей,
Үлпөттөрү кебелбей,
Талаадагы, үйдөгү,
Так ошондой жүргөнү.
Сандыргалуу Манаска
Атемирдин адамы
Астына келбей сүрдөдү.
Арадан бир түн өтүптур,
Мал-пул менен алышып
Атемир билбей кетиптири.
Экинчиси түнүндө
Эр Манас баатыр нетиптири?
Атемир кандай кан деди,
Адамды адам билбеген
Ант ургур кандай жан деди.
Акылга дыйкан, жатык сөз
Ажыбай баатыр бар деди,
Аземдеген бейбагын
Аныктап билип ал деди.
Жайын көрүп, борумун,
Жата турган орунун,
Жакып бай айткан сонунун
Аныктап көрүп кел деди,
Кыз кайтарған сакчыга
Ак жамбыдан бер деди,
Барар жолду тазалап

Макул кылып кел деди.
Баркы, баасын көрөйүн
Мактоолу кызын мен деди.
Арзан көрбө өзүндү,
Алып барып көрсөтчү
Азыр менин өзүмдү.
Эшик ачып кирейин,
Эркелеткен кызынын
Не түрлүүсүн билейин.
Жалынса жанын коёрмун,
Жаман болсо жай билбес
Жаткан жерге соёрмун.
Акылын андап билермин
Акылы кем жан болсо
Кара боорун тилермин,
Капкасынын оозуна
Тирсегинен илермин,
Атемирдин шаарына
Аламандап кирермин,
Атасы менен элинин
Кыйындыгын билермин.
Муну айтып төрө салганы,
Ажыбай макул алганы.
Барбагын деп айта албай,
Баатырдын сөзүн кайтарбай,
Ажыке минди атына,
Айтканда жетmek датына.
Андал көрсөң буларга
Арстан минип Кулага,
Аккула минип компоюп,
Атайы күйөө боруму,
Аккүбө кийип зымпыйып,
Арстан Манас абаңыз
Алгыр күштай кымпыйып,
Кыз кызыгы бар үчүн,
Мал өткөрүп, бата окуп
Кудай кошкон жар үчүн
Жүрөгү дегдеп тынбады,
Токтоого такаат кылбады
Ажыбайды кошчу алып,
Аккуласын кындыйтыйп
Арстан эр жолго салганы,
Дигерден мурун кечинде,
Кечки бешим кезинде.
Он жамбы санап алганы,
Ордо баккан корбашы,
Ак сакалы Маматбек
Астынан чыгып калганы.
Ажыбай менен Манасты,
Ал экөөнү өткөрүп,

Арстан эрди көз көрүп,
Арстандын болду сүйөөсү,
Санирабийганын
Алуучу ушу күйөөсү.
Канжарын каршы байлантып,
Кандын абуз көлүнөн
Алыс жерден айлантып,
Каз, өрдөк баккан шабыр көл,
Суусу тартыш, жери чөл,
Каркылдатпай казыны,
Чалпылдатпай сазыны,
Куркулдатпай куусуну,
Чачыратпай жай кечип
Шабыр кара суусуну,
Кан ордосу капкасы,
Ажыбай менен Маматбек
Алда-кудай колдо деп.
Эшигинин астында
Эр Ажыбай кеп айтат:
Орто үйүндө калайын,
Төркү үйдө карындашыңа
Төрөнү кийрип салайын.
Кенизектен жети бар,
Рабийга бу кыздын
Келбесин деген нээти бар.
Кенизегин кекетип
Келтирбе деп койбосун,
Кеби тийсе бирөөнүн
Кан ичме күйөөң сойбосун,
Карап турган биздерди
Канына забын койбосун.
Жетөөнө жетип барайын,
Жерин өлчөп алайын.
Ол сөздү айтып салганы,
Барсаң ылдам барчы деп
Баатыр сүйлөп калганы,
Жети жамбы көтөрүп
Жети кенизегине
Жетип Ажың барганы.
Канжарлары колунда,
Каршы-терши жатыптыр
Каңкордун өтөр жолунда.
Нааркул деген ақылман,
Артыкчасы бул экен
Алиги жети катындан.
Ажыбай аны ойготуп,
Ақыл айтып ойлонтуп,
Эшикте эки калча бар,
Андан башка канышты
Жан багары канча бар?

Айткын мага сырын деп,
Ашык айтпай чынын деп
Ажыкең айтып салганы.
Ақыл экен мунун деп
Нааркүл жөнөп калганы.
Бычак алып колуна,
Жаткан экен кирүүчү
Жер босого жолуна.
Ойготуп калча кыздарды,
Эки шаңшуур жамбыны
Карматып коюп колуна,
(Катын арзан эместири
Карагын сөздүн соңуна).
Ажыбай азыр келгени,
Ачылды баатыр жолун деп
Арстанга жооп бергени,
Кыздын көрүп кызыгын
Кырааның Манас дегдеди.
Ооздо бөлмө ордодо
Отуз чырактойондо
Түнүн көрсөң нак түштөй,
Талаа менен чак түштөй.
Бер жагында четинде
Алтын барда бетинде,
Алтындаган тактада,
Алтымыш кабат пактада
Жайнап жаткан Сааниге
Койнуна колун салганы.
Ичиркенип бой жыйып,
Имерилбей сөз кылып,
Чыракка барда тартыптыр,
Чыйрыгып жаман айтыптыр.
Бардасын алды чырагын,
Баатырдын көрдү ыраңын:
Жутуучудай көзү бар,
Журттан бөтөн өзү бар,
Бой өлчөөсү болжолсуз,
Өңү айбаттуу, сөзү түз.
Билмексен болуп кеп сурап,
Эшиктин алды көл деди,
Өткөн кимсин деп сурап,
Каз, өрдөгү төлдөгөн,
Казандай куулар көлбөгөн,
Бейкаар пенде көрбөгөн,
Шабыр каракөлүнөн
Шашпай өткөн сен кимсин?
Атакемдин ак ордо
Алтын сарай кең коргон
Ачып өткөн сен кимсин?
Жети катын кенизек

Басып өткөн сен кимсің?
Эшик багар канчаны,
Эки қызды-калчаны
Бойлоп кирген сен кимсің?
Эркек кадам койбогон
Әшиги ачық ак сарай
Жойлоп кирген сен кимсің?
Ойлонбостон иш қылып
Жандан кечкен сен кимсің?
Алтын барда көшөгө,
Боосун чечкен сен кимсің?
Жаткан Рабийгага
Колду салған сен кимсің?
Ажал өлүм ақыбат
Мойнуңа алған сен кимсің?
Уруксатсыз бу жерге
Келип турған сен кимсің?
Тартқын азыр колунду,
Тапқын азыр жолунду
Ажал жетпей эртерәэк
Айта койгун жообунду?!

Катуу айтып какылдап,
Кан баласы шакылдап,
Желдет-мыршап жетсе деп,
Жер куруткан бу қыргыз
Калабасыз кетсе деп
Санирабийга сурады,
Жай айтпай төрөң турабы.
Атаңызга мал берип,
Айры менен нар берип,
Алтын, күмүш зар берип,
Атың Рабийга деп
Алганы келген мен Манас!
Ашепке артық сөз айтсаң
Акыр заман башыңа
Алганы келген мен Манас!
Карк алтынды үрөөндөй
Чачып келген мен Манас,
Караңғы түгүл күндүздө
Кадам койбос капканды
Ачып келген мен Манас!
Алтындуу бокчо оромол
Чечип келген мен Манас,
Ат бойлобос кара көл
Кечип келген мен Манас!
Каркылдатпай казынды,
Шарпылдатпай сазынды,
Кукулдатпай кууларды,
Күп окшотуп буларды
Бугуп келген мен Манас,

Санирабийга деп
Салтанатың, атыңды
Угуп келген мен Манас!
Алтын капка ордонун,
Атакендин коргонун
Ачып кирген мен Манас,
Калча кызды жалтантып
Өтүп келген мен Манас!
Бата аякка мал берип
Сөзү келген мен Манас,
Баркымды билер жарым деп,
Өзү келген мен Манас!
Ортосу жыпар барданды
Беттен алган мен Манас,
Ак чүктөдөн көйнөгүң
Эттен алган мен Манас!
Рабийга кеп айтат,
Ынтыкпаңыз деп айтат.
Анда сөздүн соңуна,
Алганда барам колуңа,
Азыр не үчүн көнбөйсүн
Айтып турган жообума.
Асыласың келип тим,
Аты-жөнүң, өзүң ким?
Жайынды айтчы өзүндүн,
Жалыны чыгат көзүндүн.
Атым Манас, кыргыздан
Бар кудайым башыма
Бакты дөөлөт тургузган,
Талабыма жете албай
Тайды бактым бир кыздан.
Көжөлсөң бирди көрдүң деп,
Катаасы жок өлдүң деп,
Каарданып күүлөнүп,
Кайраты ташып сүйлөнүп,
Кыздан көрдү кыйынды.
Каарданып бул Манас
Кайраты бойго жыйылды.
Кыз кыйындал кеп айтат:
Кыргызда Манас сен болсон
Кыйбада Рабийгамын,
Кыйылып кетер жаңың деп,
Төгүлөр бекен каның деп,
Башка жан деп көрөмбү,
Аты Манас экен деп
Айтканыңа көнөмбү?
Нөкөрүм аты да Манас,
Жөкөрүм аты да Манас.
Бакарчым аты да Манас,
Бакалчым аты да Манас.

Малчымдын аты да Манас,
Басып жүргөн кызматкер
Жалчымдын аты да Манас.
Башымды кантип көмөйүн,
Аты Манас экен деп
Айтканга кантип көнөйүн.
Атамдын үйүн булгабай
Азыр кетип жөнөгүн!
Азыр чыгып кетпесен
Анык сенин өлөрүн!
Айтып аны кан кызы,
Атемирдин жалгызы
Алды канжар колуна,
Ачуусу келди Манастын,
Кара жанын байлады
Кас ажалдын жолуна,
Кан баласын бир муштап
Канжар туткан колуна.
Муштаарын билип ошо кыз
Бурулуп бетин буруптур,
Муштаймын деп бу кызды
Канжарга колун уруптур.
Билекке канжар тийиптири,
Билектеги көк тамыр
Канжардын учу чийиптири,
Чийдей кызыл кан атып
Шыркырап агып сийиптири.
Канжар тийип сол колу
Каңкордун сонун болгону.
Санирабийганы
Көөдөнгө Манас тепкени,
Рабийга сулуу кыз
Көмөлөнүп кеткени.
Баатыр Манас бабандын
Баатырлыгы эмей неткени,
Басып чыгып кеткени.
Алиги көргөн кан кызы
Атемирдин жалгызы
Атасынын төрүндө
Абыдан жеди таякты,
Ал жерде башын үзмөкчү,
Ажар, көркүн, турпатын,
Тартып көрүп сымбатын
Арстан Манас аяды.
Беш кабырга кыйрады,
Бетин басып ыйлады,
Манас басып чыкканча
Жеңине каны сыйбады.
Айбаттанып кырданып,
Ачууланып сурданып

Арстан барды кошуна,
Аскеринин кашына.
Барган заман баатыры
Балакет кылды акыры
Баштан кетип жоголду
Карылардын акылы.
Камаганы табылды,
Урушка какчuu добулбас
Ушу бүгүн кагылды,
Сансып жаткан көп кошун
Атты көздөй жабылды.
Абыр-шабыр ат минип,
Ат минсе да бат минип,
Калаага койду чабуулду.
Мылтыктуу мылтык октоду,
Мылтыкка милте чоктоду.
Саадактуу жаасын октоду,
Каптай түшүп калаага
Калың аскер токтоду.
Карыялар каркылдап,
Бай Жакып менен Көкөтөй
Бадиректер токто деп
Айгай салды баркылдап.
Карысынан өтө албай,
Калаасын капитап кете албай
Каз катар тартып кей баатыр,
Карши алдынан караса
Алтымыш ат тартуу алып
Атемир чыгып келатыр.
Атемирден өтө албай,
Аламандап калаага
Каптап кирип кете албай
Кара кыргыз токтоду,
Ал аскерди Атемир
Азыр келип жоктоду.
Кыз берем деп кысылып
Калган экен домокко,
Каны көрүп, башкарыйп,
Бөлүп алды конокко:
Кырк чоронун баарысын,
Кыргыл, Бакай карысын.
Конок алды бектери,
Уккандарга бул экен
Баштап алып Манасты
Кан ордого кеткени.
Баштап келди Манасты,
Кырк чорону талашты,
Бизге мейман сиз бол деп
Бөлүп алып тараشتы.
Бөлөк бөлмө бир үйгө

Тургузган экен Манасты.
Бирден-бирден жөнөдү,
Бириң-бири көрбөдү.
Жекендос жерден алдырып,
Баяндос * мамык салдырып,
Атилес көрпө, ак мамык
Алда канча жыйдырып,
Манас кирген сарайдын
Кендигинен сыйдырып,
Боз үй тигет кыргыз деп
Бакчанын багын кыйдырып,
Шаарга кабар салдырып,
Акыр кылчуу устадан
Алтымыш ашык алдырып,
Тез курдуруп үй кылышп,
Усталарды башкартып
Эки устаны бий кылышп,
Жетимиш желдет чаптырып,
Эл байында элинен
Эме койбой чакырып,
Төрт жүз кийиз таптырып,
Түндүгүн кайың ийдирип,
Каалга менен босого
Канча түрлөп чийдирип,
Каалгага коюп сзыкты,
Карбаластан Атемир
Кан Манаста иши жок,
Карап көргүн кызыкты.
Катын-калаач барды деп,
Кан күйөөнү кыз-келин
Кастарлап күтүп алды деп,
Карбаластан Атемир
Капарына албаптыр,
Ага кошо Акмама
Андал көзүн салбаптыр,
Айбатынан Манастын
Анча-мынча катын-кыз
Астына басып барбаптыр.
Көчүрүп кызым берем деп,
Ар жумушту башкарып,
Атемир жүрүп элендеп,
Манас менен иши жок,
Байкап көргөн киши жок.
Эрте күз экен күн ысык,
Эми болор чоң кызык.
Бөлмө сарай коргондо,
Бөтөнчө жакшы ордодо
Жалгыз кирген эр Манас
Кыз келет деп кымпыйып
Кыраан Манас зыңкыйып,

Жатты, турду, жан келбей,
Катын да жок, кыз да жок,
Каттап бирөө да келбей,
Кырк баатыры дагы жок,
Кыяк, комуз өнөрпоз
Кылчаюучу чагы жок.
Сырттан Манас баатырың
Каарланып ар кандай,
Кандай бу деп кордугу,
Азыр толуп ташты го
Атемирдин зордугу.
Кызыталак Атемир
Кызына кошуп бир жолу
Кыярмын кызыл жаныңды,
Кырылбаса кыргыzym
Кыйратармын баарыңды!
Айбатын салып ал үйдө
Арстандай кенгиреп,
Акылы кетип зеңгиреп,
Заары чыгып жүзүнөн,
Каары чыгып түсүнөн
Олтурган бойдон калды тим,
Эки күнү, эки түн
Тамак татпай, жан көрбөй
Олтуруп калды бүпбүтүн.
Кырк баатырдын бирөөбү
Кылайын келип тил албай,
Кыз менен кызык көрдү деп,
Тынгандыр эми көөнү деп,
Кыйналган сырын биле албай
Бейкабар калган баарысы.
Караламан кыргызды
Кандан артык багышты.
Кабылан эрдин каарына,
Катындар батпай заарына,
Кырк элүүсү жыйылып,
Капия деген катынга
Каттагын деп сыйынып,
Катындар келди асылып,
Капиянын кайраты
Кара бойдон ашынып,
Көрмөк үчүн күйөөнү,
Арт жагынан ээрчитип
Жолдош кылышпир бирөөнү
Каалгасын ача салыптыр,
Каарданып турган баатырдын
Ыраңын көрүп алыптыр,
Энеке деп жыгылып
Эс-акылдан таныптыр,
Кайра качып жолдошу

Катындарга барыптыр:
Как жемлөгүз өзү экен,
Кантип тиет боо кыз деп
Катынга кабар салыптыр.
Капия жүзүн көрдү деп,
Көмүлүп калсын көрбөсө,
Как ошо жерде өлдү деп,
Айтып барды бу катын,
Ашып-шашып катынга
Кайтып барды бу катын.
Катындын баары селейип,
Эстери чыгып элейип,
Эмне дейсин, бейбак деп
Эки-үчөө жүгүрүп,
Энтелешип бүгүлүп,
Капияны көрүптүр,
Эси чыгып Капия
Эшигинде өлүптүр.
Өлдү деп катын чочушуп,
Дүрбөй түшүп жоошушуп,
Капиянын башыны
Көтөрдү жерден өзүнү,
Көтөргөндө Капия
Араң ачты көзүнү.
(Мурунтадан укканбыз
Мындай шумдук сөзүнү).
Алты катын жөлөшүп,
Санирабийгага
Араң барды жөнөшүп.
Эси чыгып Манастан
Талыганын билиптир,
Салтанаты артык Саани кыз
Көрбөгөн экен эрди деп,
Көөнүң алғын эми деп
Саани кыз шак-шак күлүптур.
Аны таштап салыңар,
Арстан Манас баатырдын
Алда кандай сөзү бар
Кабарын угуп алыңар.
Каарданып бир үйдө
Олтурган Манас каныңыз,
Учурашып келүүнү
Ойлогон Бакай карыңыз.
Чакырды Бакай баарыны,
Башчысы Кыргыл карыны:
Эр Манаска баралык,
Келин-кесек, кыз-кыркын
Олтургандыр ойношуп,
Эшиктен кабар салалык.
Амандашып көрөбүз,

Айтканы болсо көнөрбүз,
Жатса көөнү жайланаң
Жайын көрүп жөнөрбүз.
Бу сөздү айтып эр Бакай,
Мыршаптар бар бир далай,
Бастырып жолго салганы,
Кан ордосу капкага
Кара кыргыз барганы.
Капкадан кирип ат байлап,
Ат байласа бат байлап,
Чакырып алып бир желдет
Күйөнөңер кайсы үйдө деп,
Көргөнүндү сүйлө деп,
Абаң Бакай сурады,
Алиги жигит токтолуп
Аңырайып турады.
Билбедин деп күйөнү,
Күйөө жактан кеп кылган
Көрбөдүм деп бирөнү
Берди жигит жоопту.
Бекайбат салган бир сарай,
Салтанаты бир далай,
Ол сарайга кирүүгө
Бакайдын көөнү ооптур.
Кырк баатырдын баары бар,
Астында Бакай кары бар.
Салам айтып кириптири,
Кирген жерде Бакайды
Төрдөн туруп төрөнүз
Көмө түртүп ийиптири.
Артында Кыргыл туруптур,
Кыргылды алып бөрүктөй
Алмамбетти уруптур.
Артында Сыргак туруптур,
Сыргакты алып көтөрүп
Ажыбайды уруптур.
Жанаша Серек турултур,
Күп көтөрүп Серегин
Кутубийин уруптур.
Алиги Серек жыгылган
Арстан эрдин артынан
Асылыша туруптур:
Ачууга сабыр кылбаган
Акылың тайыз кем белен?
Ачуулана тургандай
Алуучу жарың мен белем?
Кайратыңа жөндөп кел,
Калың берип, мал чачкан
Катының беле мындағы эл?
Кыздан талап кыласын,

Кыз келбейт деп кашыма
Кыргызды кандай кырасың?
Катын талап кыласың,
Катын келбейкөйдү деп
Калкты кандай кырасың?
Аңдап көргүн өзүндү,
Ачып кара көзүндү,
Айткандан уккун сөзүмдү!
Азыр турган мен Серек
Атемирден кемминби?!
Катыныңды кайтарып,
Чыгарып ийген менминби?
Кыз келтирбейт бирөө деп
Кырып ийгин элинди!
Санирабийга кыз
Чыгарар сенин желинди!
Же кылайтып киши каттаттай
Кыз жибербес менминби?
Эптуу ачуу кылчы деп,
Эби жок мындай кылганча
Элиндин баарын кырчы деп
Эби жок кылган жумушка
Эр Серек кирди урушка.
Серектин кеби угулуп,
Баатырың сөзгө жыгылып,
Кылая багып күлбөгөн,
Күлгөндүн сырын билбеген,
Күңгүрөнө сүйлөгөн,
Сез болуп баатыр өзүнө,
Серппей аяк жыгылып
Серектин айткан сөзүнө,
Оң муруту солк этип,
Оң бөйрөгү болк этип,
Алып кел деп Кула атты
Ак таяктан чуратты.
Баатыр үйгө кириптири,
Жоо жарагын кийиптири.
Эр Манас үйдөн чыкканча
Кырк баатырга эр Бакай
Жарлык айттын ийиптири:
Кыргыз эмес, Кыйба деп,
Кыйрында тажик кыйла деп,
Кыргын кылып бул элдин
Кызылдай жанын кыйба деп,
Күбүрөп Бакай күүлөнүп,
Манас басып чыкканда
Күрс-күрс этип сүйлөнүп.
Кырк баатырдын баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы
Абыр-шабыр ат минип,

Ат минсе да бат минип,
Астын-ұстұн салғаны,
Айгай салып қырк баатыр
Аралап шаарын калғаны.
Куда болуп күтуруп
Барған қыргыз мол экен,
Аяқ-башы баарысы
Алтымыш миң кол экен.
Ар тараптан туюнуп,
Асманга чаңы бурулуп,
Бейкүт жаткан Кыйбаны,
Бейкүнөө уруп қыйланы,
Айбатын көргөн алардын
Бет-бетинен кыйрады.
Атемир калған бейкабар,
Астын-ұстұн қылды деп,
Аскер менен күйөөнүз
Адамдын баарын қырды деп
Айтып кабар салыптыр,
Аны үккан соң Атемир
Айран-азыр калыптыр.
Кайда кеттиң бектер деп
Ойбайду каны салыптыр,
Окту кардай жаадырып
Ордого жакын калыптыр,
Айласын таптай Атемир
Апкаарып өзү алыптыр.
Абдықалық, Тұлөөбек:
Алганы жатып колукту,
Азапка бул эл жолукту,
Ант ургур кандай күйөө деп,
Жамандық қылып, жайлабай
Таштаганбы бирөө деп,
Ақылбайыс кеп сурап:
Күйөө күткөн ким эле,
Құлду жүрттун баарысын
Құм-жам қылып тим эле
Ачуусу неден келди деп,
Аны күткөн адамдар
Алда әмне деди экен,
Анданар, ылдам сура деп,
Атырылып чура деп,
Амандық бербес булар деп
Катынга кабар салыптыр,
Каттаган катын жок экен,
Кабарын билген жан жок деп
Кайтып келип калыптыр.
Кыздардан барған бекен деп,
Кыйкырып сүйлөп бекемдеп,
Ақылбайыс, Тұлөөбек

Аш бышырып, нан коюп
Барган бекен бирөө деп
Кыздардан кабар алыштыр.
Кылайып көргөн бир жан жок,
Кыйын ишке калыштыр.
Ачка таштап, кыз барбай,
Кыз барат деп биз барбай,
Кыйыгына калыппыз,
Кылымга түйшүк салыппыз.
Аргасын таптай алдырап,
Айнектей көзу жалдырап,
А дегенче кырк баатыр
Аткан мылтык дабырап.
Казын атты учурбай,
Каары катуу ушундай.
Учканынан күү атып,
Көрүнгөндүн баарысын
Уу ичкендей сулатып.
Үрүп чыккан ит койбой,
Наабайчынын дандырын
Талкалай чаап түк койбой.
Жебенин огу кыркырап,
Жазайыл огу зыркырап,
Чаң обого буркурап,
Кыргыздан чыккан кырк баатыр.
Кыйраткан бойдон келатыр.
Аны көрүп Акмама
Санирабийга балага:
Айтпадым беле мен сага,
Азыр кирип кеткен соң
Ажалга деди не даба.
Атаңды ала кылдың деп,
Адамдын баарын кырдың деп,
Астыңа салып барчаны,
Атемир баштап паашаны
Анан жанын тындың деп
Ачууланып барганы.
Ажарын салып Саани кыз
Апасына карады.
Канеткенде коёмуң
Калктын баарын сойдуруп,
Карши чыгып астынан
Кайтарармын койдуруп.
Капа болбо, эне деп,
Кара кыргыз канына,
Никесине киругүө
Барайын деп жанына.
Кыларын мурда андаган,
Кызыл-тазыл кийинтип
Кыздарды мунуң камдаган.

Алтымыш нөкөр кашында,
Алтындан жыга башында,
Он алты жарым жашында,
Жез жыгадай майышып,
Жекенге буту чалышып,
Алтындан күрмө жаргытып,
Айдай жүзүн балкытып,
Мандили бүркөп тон менен,
Басып чыгып жол менен,
Беренжилүү * тондору,
Пери ургандай теңселип,
Көкүлдөр көздө сенселип,
Жең билекке батпаган,
Жел жагына ким чыкса
Көз көрүм жерге буркурап
Жылпардын жыты каптаган,
Күрөөкө тондой жылт этип,
Күдөрү тондой былк этип,
Күкүктөй үнү шыңқ этип,
Желбегей тонун жамынып,
Дандырлуу оттой камыгып,
Жез комуздай зыңқ этип:
Барча тажик, Кыйба үчүн
Багыштадым башымды.
Бу дүйнөдөн көрбөдүм
Бул өндөнгөн асылды.
Канчалык кылдым каталдык.
Мунун баарын батырды.
Бектерден бешөө кошулсун,
Мен барайын акыры,
Мен сөзүнү тоспосом
Кылчаюучу эме эмес
Кыргыздын Манас баатыры.
(Кылымга тиер пайдасы
Кыз Саанинин акылы).
Так ошо жерде токтолуп
Санап кырк кыз алыштыр,
Көзгө комсоо көпөңү
Көбүтөктөп калыштыр.
Жалаң короз сындуудан
Кыркын санап алыштыр,
Отоголуу сойлоктон
Ону кошо барыштыр.
Акылбайыс баш болуп,
Алты бегин ээрчитип,
Ак жоолук байлап желекке,
Азелдүү шербет аш куюп
Алтындан кылган челекке,
Каптап келген кошунга
Каршы келди бектери.

Астында Бакай, Кыргыл чал
Аламан келген аскерди
Катылбагын дегени.
Мылтыктын баары октолуп,
Милтенин баары чоктолуп,
Кыйкырып келген көп аскер
Кыңқ этпей кыргыз токтолуп,
Кылкылдап токтоп калыптыр,
Ат коюп капка кирбей деп,
Аябай кырып ийбей деп
Артынан Манас барыптыр.
Алтын тон менен жайкалып
Асталай басып чайпалып,
Таарындың баатыр бизден деп,
Талабым артык сизден деп,
Кыйбанын жоктур күнөөсү,
Кыялынды билмекке
Кыз жарың кылган мүнөзү.
Тажиктин жоктур күнөөсү,
Теңтүштүкка чиренип,
Коркутуп сизди койгону
Колуктуңдун мүнөзү.
Чырдын баары биздики,
Чыйраксынып чыр салган
Чыдамсыздык сиздики.
Калбанын баары биздики,
Кайратыңа карк толуп,
Калабага бет болуп,
Катаалчылык сиздики.
Кошконмун сизге денимди
Козгопсуз минтип элинди.
Билмек үчүн пейлинди
Канжар тийип колуңа,
Карамакка соңуна,
Кара башым чын тартуу!
Канкорум сенин жолуңа!
Түйүндү төрөм, чечиниз
Дүүлүккөн ачуун кечиниз?!

Камчыдан түшкүн чечиниз,
Камсыкпай каарың кечиниз?!

Таарынып элди кыйратпай,
Талабыңа жетиниз!
Кана таарынган менен неттиңиз?!

Кайнатаңдын калаасын
Талкалап таштап кеттиңиз.
Эл булۇндұ, чабылды,
Не мураска жеттиңиз?
Кыз чыгып тосуп кылкылдап,
Желбиреп сүйлөп Саани кыз,
Жез комуздай шыңкылдап.

Күлсө тиши жарк этип,
Күзгүдөй өңү жалт этип,
Күкүктөй үнү шаңк этип,
Чылк жибекке чырмалып,
Жыгылчуудай ыргалып,
Лагил * алтын жыгасы
Оң чекеде кырданып.
Чылбырдан каныш алыптыр,
Кыздын сөзүн кайтарбай,
Кырып ий деп айталбай
Кыраан эр токтоп калыптыр.
Калың мал айдап келдин деп,
Кайын журтум экен дедин деп,
Кандайлыктан жездеке,
Капилет калкты жедин деп,
Итчилик бизде, көрдүк деп,
Ар не десен көндүк деп,
Санирабийга баланы
Никейине бердик деп,
Кара кыргыз канысыз,
Кан баласы канышым
Никейине алыңыз!
Маашар күндө күбөбүз,
Кыйба тажик баарыбыз,
Кандын никейинде деп
Катасы жок күбө бол
Кара кыргыз баарыңыз.
Абылкасым аны айтып,
Арстан эрди далайтып,
Абасы Бакай, Кыргыл чал,
Биз да күбө болдук деп
Билимдүүнүн баары айтып.
Кыргыз, Кыйба колуна,
Колдун тосуп жолуна:
Санирабийганы
Самап келген кыргыздын
Никейине бердик деп
Абылкасым аттанып,
Айгайды журтка салыптыр,
Кандын никейинде деп
Калайык угуп алыптыр,
Санирабийганы
Түркөйү кыргыз түк билбей
Андан кийин атагы
Каныкей атка калыптыр.
Каздай мойну созулуп,
Каныкей менен кошулуп,
Уюган чаңы жазылып,
Урушу тарап басылып,
Алдырап турган Атемир

Умачтай көзү ачылып,
Учтаган колу жазылып,
Казыначы кайда деп,
Дүнүйөгө асылып,
Кыз, күйөөнүн жолуна
Жүз миң дилде чачылып,
Кыргыздын алып барганы
Үч жүз төө нар экен.
Үч нарына жүктөгөн
Кызыл дилде зар экен.
Садагага зар чачты,
Кудайы кылып алсын деп
Казынасын дагы ачты,
Кара мал, алтын, күмүшкө
Калктын башы адашты.
Кылдырган экен Атемир
Кыйладан бери бүлүнүп,
Кыраан Манас баатырдын
Кыйындыгы билинип,
Жошо кошпой сырдаган,
Шамал согуп, жел тийип
Ысыкка жакшы болот деп
Боз үй кылып чындалган,
Үзүктөрүн кылдаган,
Ууктарын учтаган,
Туурдуктун баарысын
Учуга * менен тыштаган,
Түндүгүн алтын чаптырган,
Зымдар боодон тактырган,
Кырк бир отоо үйүнү,
Чечилди кыздын түйүнү,
Кашар-Дөбө оюна,
Кара суунун боюна
Тигилди келин үйлөрү,
Үй башкарып тиктирген
Ата уулунун бийлери.
Келтирип үйдүн борумун,
Түзөтүп бүттү орунун,
Карап эми көрүп ал
Каныкей кылган сонунун:
Машаты килем салдырып,
Барча, буулум *, дүрүйө,
Баасы кыйын дүнүйө,
Мамыктан жаздык алдырып,
Атлес, шайы, тубардан
Алты жүз жууркан салдырып,
Арбын экен булардан —
Доолон *, чүчтө *, марадан *
Капырай, кайда койгон деп
Атемир баштап баары адам

Айран болуп караган,
Алтын чайдоос-даңкандан
Алтымышын алпарган.
Кырк жашаган катындай
Кыйбатты жыйган бир далай.
Такта коюп жүк жыймак
Так ошондон калыптыр,
Каныкей жүгүн жыйган деп
Кара кыргыз борумун
Так ошондон алыптыр.
Кары-жаштын баарысы
Каныкейге ыракмат
Арбын айтып салыптыр.
Кырка тиккен кырк үйү,
Кызмат кылды кырк бийи.
Кошо келген кырк нөкөр,
Кошулушун карап көр.
Астынын жашы он сегиз,
Он алты жарым аягы,
Ар кайсысы бир үйгө
Кыздар кирди деп тегиз:
Каныкейге жакын үй
Нааркүл орун алыптыр,
Ага катар бүр үйгө
Арууке кирип калыптыр.
Аруукеге жанаша,
Аңдасаң мындай тамаша,
Сыягүл кирип калыптыр,
Удаалаш кирди Улугат,
Ушуга катар Кыяпат,
Барды катар Батмасам,
Буга катар Бурунас,
Серпилип кирди Сейилсам,
Ага кирген удаалаш
Отор бий кызы Сейилкан.
Тал чыбыктай буралып
Түшбүбү кирди бир үйгө,
Салакасы башкача
Санамкан кирди бир үйгө.
Абылкасым кызы экен,
Азелкан деп аталган
Акылмандын өзү экен,
Атам тен деп токтобой
А да кирди бир үйгө.
Маарамбүбү, Балкыя
Бир-бир үйдөн киришти,
Бир-бир эркек тиерин
Айттай-дебей билишти.
Кузабүбү, Тизекан,
Тизген бермет баштанган

Баары окшошкон кандай жан!?
Маматбек кызы Маарамкан,
Акылы жетик Албұбы,
Карабек кызы Калбұбы,
Букарлық кызы Мунускан,
Сонунбұбы, Бурмажан,
Талапбұбы, Арышкан,
Талабы артық кандай жан?!
Тилекке кызы Көгүчкөн,
Тигилген адам көрүштөн,
Удайчы кызы Чынайткан,
Үркөрбұбы, Жанымжан,
Миңбайдын кызы Акчабак,
Кейиппай кызы Серсабай,
Тал чыбыктай Талбаарам,
Санаrbұбы, Айымжан,
Начарбұбы, Калемкаш,
Аталары журтка баш.
Дилде, Буруш, Сулайка,
Тигилер адам буларга!
Тұлөөбийдин Өкүмкан,
Ақылдын кызы Айымжан,
Турна моюн Турсунай,
Батмабұбы, Шынғынай,
Нөөмөттөшүп бир-бирден
Үйгө кирди жайма-жай.
Уругу калың кыргыздан
Улуусу экен Бакай кан,
Жашы келген отуз беш,
Жардап турду ошол кез.
Отуз төрттө Кыргылы,
Ойротту жеңген дыңғылы,
Кырк баатырдын баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы,
Күлдүрдүн уулу Чалыбай,
Күлдүргүчү Ажыбай,
Кыргыздан кыраан Кутунай,
Каратоко Мажиги,
Камбар уулу Чалиги,
Сарғыл аттуу Сатайы,
Алчындардын Атайы,
Үйшүндөрдүн Үмөтү,
Үч тамганын Жайсаңы,
Аргын Каракожосу,
Арстан эрге кошосу,
Бообек, Шаабек, Шүкүрү,
Албандардын Алтайы,
Дөрбөндөрдүн Төртайы,
Төлгөчү кара Төлөгү —
Төлгөсү журттан бөлөгү,

Ағыдай далы көрүүчү —
Ашкере айтып берүүчү,
Той башкаар Токотой,
Калк башкаар Калкаман,
Эл байлээри Элеман,
Серек менен Сыргагы —
Серпишкен жоого чыйрагы,
Конгуроо уулу Кошабыш,
Кош текшерер эр ыбыш.
Аймандардан Алакен,
Арстан мажик бар экен.
Нойгуттардын Чубагы —
Оёндун бири бу дагы.
Казактардан Жоорунчу,
Кайыл, Бөгөл, Тоорулчү,
Шыңғынын уулу Кербени,
Шыпты кашка Дөрбөнү,
Бөрү жолдуу Бөгөлү,
Каратүлөө Кабыке,
Жангэр уулу Жабыке,
Алооке уулу Бooke,
Ырчыуул, Бозуул ыктуусу,
Эр Тазбаймат мыктуусу,
Кадыр жайнак — Шууту,
Түмөн жайнак куусу.
Кырк баатыр кырка туруптур.
Арбактуу элден кыз алып
Ал кезде кыргыз тунуптур.
Тойго какчу нагыра *
Атемир азыр чалдырды,
Ак сакалдуу улама,
Андан көрсөң буларга,
Алтымышын алдырды,
Никеге күтпә * окутуп,
Аалимдер сайын бир-бирден
Жылжыган жорго токутуп,
Бири күйөө, бири кыз,
Бири аштар, бири тыш,
Жаратканы алсын деп,
Жараашпаса каторуп
Бир-бирине барсын деп.
Кааласа моюн сунсун деп,
Каалабаган эркеги
Катышпастан турсун деп.
Кыз тандасын бир күнү,
Кызыкласын бир түнү,
Аңдасын жигит бир күнү,
Шашпаңар деп бир түнү.
Эрк берди кыздын ёзүнө,
Эр жигиттер карап көр,

Эртегинин сөзүнө.
Тандоону койду эркекке,
Эркектер калды эмгекке.
Кыз тандасын, тийсин деп,
Кызык болгон бу бир кеп!
Кырк баатырдын баарысы,
Кыргыл, Бакай карысы
Кысталышып турушту,
Кылым журттан ким көргөн
Кызык мындай жумушту.
Анда Манас кеп айтат:
Ай, баатырлар, деп айтат.
Тандатып кызга жүргөнчө
Тамаша болсун дүрбөөнгө
Талаага чыгып баралық,
Жарышып келип калалық,
Таалайыңа кандай кыз,
Так ошону алалық.
Баатырлар ушу кандай деп
Манас айткан бу бир кеп,
Кыргыз менен кыйбасы
Кызык болсун шондой деп
Макул көрдү кыйласы.
Кырк бир баатыр баарысы
Талаага чыгып жарышып,
Кыила жерге барышып,
Кырка туруп алышып,
Тартты кайра шол жерден
Жаш баладай жарышып.
Чаң артында буркурап,
Чабуулдашып чуркурап
Кырк баатыр жолго салыптыр,
Алмамбеттин Сарала ат
Астына чыгып алыптыр,
Артынан Бакай барыптыр,
Андан кийин эр Сыргак
Өтүп кетип калыптыр.
Өкүрөң албай чоң Кула
Өксүп өзү калыптыр,
Өзү кылган ишине
Өкүнүчтүү болуп барыптыр.
Кырк баатырдын баарысы
Кыздан кандай тиет деп
Кысталышып барышты.
Сарала чурап тез келип,
Сандыргалуу Алмамбет
Эң мурунку тигилген
Аруукенин үйүнө
Алмамбет баатыр кез келип.
Жолукту деп кандай кыз

Жоо бөрүсү Алмамбет
Үйгө кирип барыптыр,
Үтүрөйгөн кара кыз
Алманды көрүп алыптыр.
Кытай деген ушу деп
Кыздардан угуп калыптыр,
Апсун окуп дем менен
Албарсты болуп алыптыр,
Үтүрөйгөн кара кыз,
Тирүү пенде карагыс,
Үйдө олтуруп калыптыр.
Артынан Бакай барыптыр,
Атын байлап эр Бакай
Нааркүлгө кез келди,
Көкчолок чурап тез келди,
Отуз беште Бакайга
Ойсураган сулуу кыз,
Оёндор сөзүн угуңуз!
Көкказыгын чуратып,
Көтүнөн чаңын буратып
Көсөм Сыргак барыптыр,
Саягүл сулуу зымпыйып,
Алгыр күштай кымпыйып,
Атка чаап аман келдин деп,
Алда буйруп азелден
Аташканым менин деп.
Баатырлыгын билиптир,
Чаңын кагып бөркүнүн
Кызматын кыла кириптири.
Төртүнчүсү Ажыбай,
Карала ат чурап жетиптири,
Кан Ажыңыз нетиптири?
Кандай кыз экен үйдө деп
Ажы бий кирип кетиптири.
Урууда жок Улугат,
Урматтуу эрге жолугат.
Кутубийдин Акбакай,
Улаан күлүк бир далай,
Бешинчи болуп барыптыр,
Бери кызындай Кыяпат
Берген кудай муну деп
Бекке ылайык Кутунай
Бетине келип калыптыр.
Алтынчы болуп аркырап,
Мандайы кашка жаркырап,
Мажиктин аты Керкашка,
Малдан шаңы бир башка,
Барган экен жүгүрүп,
Басып чыгып Батмасам
Алда кошкон жарым деп

Атын алды бүгүлүп.
Жетинчи болуп жүгүрүп,
Жээрендей шаңы бүгүлүп,
Токотойдун Тору аты,
Тоорулчу эрдин канаты,
Тору ат келип калыптыр.
Кез келем кандай кызга деп
Келип кирсе Токотой
Бурунас турган буралып,
Муну көрүп Токобек
Муну чыгып кубанып.
Сегизинчи ат болуп,
Чалыбай келди шат болуп,
Чаар аттын мойну тер болуп,
Чаалыгып келип бу турду
Чапканы алыс жер болуп.
Серпилип үйгө кириптири,
Сейилсам кызды көрүптүр.
Тогузунчу Чубагы,
Кандай мага кез келет,
Апкаарып келген бу дагы,
Сейилканга кез келип,
Тердеп турду бу дагы.
Онунчу болуп Калкаман,
Кара аты жетип аркадан,
Ташбуబүгө кезигип,
Таалайы артык кандай жан.
Он биринчи Чалиги,
Темгил кызыл аты бар,
Пери уулундай заты бар,
Тепен үруп каркыбар,
Чалигин келди сүйүнө,
Санамкан кыздын үйүнө.
Боркара менен болкулдап,
Желүүгө келбей солкулдап,
Бообек келген артынан,
Минген атын чабышып
Бир-бир кыздын дартынан.
Он экинчи болгондо
Азелканга ал келди.
Аркасынан удаалаш
Атайдын аты Карабоз
Аркардай чурап да келди.
Маарамбүбү кыз экен,
Акылмандын өзү экен,
Атайга келген кези экен.
Он төрт болуп илинди,
Шаабектин аты Шалпаңкөк
Күлүктүгү билинди,
Барган бойдок Шалпаңкөк

Балкыяга илинди.
Балкыя деген кыз экен,
Башкача сулуу өзү экен.
Он бешиңчи болгону
Кожонун аты Желтаман,
Кусабұбы бир кызга,
Келип калган кези экен.
Боокенин аты Алагер,
Кезегинде кыргыздар
Айнектей кыздан ала бер,
Тим турбастан Бооке
Тизеканга бара бер.
Он жетинчи барыптыр
Шұқурдұн аты Алаяқ,
Калбады Шұқұр жан аяп,
Маарамкан кызга барып бак.
Он сегизи Жайсаны,
Ачбуудан аты бұгұлұп,
Албұбы кызга жұғұруп,
Ачбуудан аты тез келди,
Албұбы кызга кез келди.
Он тогузу болгону
Албандардын Алтайы,
Аламойнок аты бар,
Калбұбүгө бет алып
Каршы келди каркыбар.
Жыйырманчы Жоорунчу,
Букарлық кызы Мунускан,
Бу да кыйла дурус жан.
Жоорунчунун Салқұрәң
Жыйырма болуп жетиптири,
Мунускандын үйүнө
Жоорунчу кирип кетиптири.
Жыйырма бири Төртайы,
Жыйылған элдин далайы,
Бир жеринде бөлөк жок,
Баарынын бирдей сарайы.
Төртайдын аты Салқұрәң,
Салқұрәң самсып барыптыр,
Сонобұбы кыз экен,
Тобунан чыккан уз экен.
Төртай көрүп кубанган,
Кара кыргыз балдары
Калбаган арман булардан.
Жыйырма экиси Төлөгү,
Төлөктүн аты Тоокара,
Бурмажан кыздын үйүнө
Буластап Төлөк жөнөдү.
Жыйырма үчүнчү Сереги,
Серектин аты Наркызыл

Талапбұғ үйүнө,
Сезбеген Серек жөнөдү.
Жыйырма төртү Ағыдай,
Ағыдайдын Алакөк,
Ал кезекте қыргыздын
Аңгемеси андан көп.
Арышкан kız туш болуп,
Ағыдай көөнү күш болуп.
Жайнактын аты Чалаңкөк.
Жаадай учуп жетиптири,
Көгүчкөн қыздын үстүнө
Жалмандаған боюнча
Жайнак кирип кетиптири.
Тұмөндүн аты Наркызыл
Түйүлгөн бойдон жетиптири
Чынаяткан қыздын үстүнө
Түшүп кирип кетиптири.
Жыйырма жети болгону
Кайғылдын аты Карагер,
Үркөрбұғ сулууга
Үстүнө кирип бара бер.
Бөгөлдүн аты Бөрүкөк,
Жүгүрүшү бир бөлөк,
Тұтундөй болуп барыптыр,
Жанымжан қыздын үйүнө
Түшүп кирип калыптыр.
Жыйырма тогуз болгону
Ырчынын аты Чабдарат,
Ыргыштап чурап бу барат,
Ақчабак деген kız көрүп
Андан бетер кубанат,
Ақчабагын караса
Атилес кийип буралат.
Отузунчу Кербени,
Октору деген аты бар,
Серсабак қызга бет алып
Жетип келди каркыбар.
Отуз бири Дөрбөнү,
Дөрбөндүн аты Дөңкара,
Талмаарам қызды көргөнү.
Отуз эки Бөгөлү,
Отуз үчүн караса
Боз жигит аты жөнөдү.
Бөгөлдүн аты Бөрткула,
Санарабұғ кез келди
Бөрү жолдуу так буга.
Артынан Бозуул барыптыр,
Нарбуурул деген аты бар,
Айымжан деген бу қызга
Бозуул келди каркыбар.

Отуз төртү Тазбаймат,
Аскара деген аты бар,
Начарбұбұ сулууга
Байматыңкелди каркыбар.
Отуз беши Тұлөөсү,
Ошолордун баарысы,
Оен Манас баатырдын,
Оогон жерде сүйөөсү.
Калемкаш кызга барганы,
Кан Манастын кырк чоро
Калды бекен арманы?
Ошолордун баарысы
Кара кыргыз зардалы,
Тұлөөнүн аты Каагер,
Калемкаш болуп алганы.
Дилдебуруш сулууга
Жабыкенин Кылжейрен
Жаадай учуп барганы.
Абыштын аты Телкүрөн,
Үргычтап келип калыптыр,
Суксур моюн Сулайка,
Абыш ага барыптыр.
Аксур деген аты бар,
Отуз сегиз болгондо
Алакең кирди каркыбар.
Өкүмкан деген кызга туш,
Баатырлардын көңүлү
Болду бүгүн баары күш.
Айғымдардын Калдары
Аксур менен барганы,
Айымжан болуп алганы.
Кыркы болуп кызайдын
Кыясказы барганы,
Кыйгач каштуу, түймө баш,
Турсунай кыздын үйүнө
Туура келип калганы.
Кырк бир болуп кыйкырып
Көккоёндун Көкжорго
Көшүлүп кирип барыптыр.
Батмабұбұ сулууга
Барып турду да буга.
Кырк экиси Акпайы,
Акжал менен секиртип,
Арткы этегин желпинтип,
Азыр келип калганы.
Шылдыр чачпак, жылан көз,
Жыгалуу бөрк, шириң сөз
Шыңғынайга келди кез.
Аркасынан албандап,
Аккула менен далбандап,

Арстаның Манас барыптыр.
Ак сарайдан буралып,
Ак маралдай суналып,
Ак чүтө кийип чубалып,
Сандыргасы санда жок,
Салтанаты жанда жок,
Улук бейил анда жок
Санирабийга чыгыптыр,
Ыргала басып теңселип,
Аккуланын дүбүртүн
Алыс жерден угултур.
Атыңыз күлүк экен деп
Кылайып күлүп туруптур.
Канжар тийген колунуз,
Каныштан болсун жолунуз,
Каарданбай, төрөм, коюнүз.
Катаалдық кылат экен деп
Бузулбасын оюнуз.
Баарысын көрүп сабылдым,
Аяк болуп турсам да
Бактыма, төрөм, табылдың!
Арстаным, бери келгин деп,
Атыңды түшүп бергин деп,
Оюна койбой оодарып
Оёндүн атын алыптыр,
Оолжай басып жеңеңиз
Орунду небак салыптыр.
Найманадан алдырган,
Алтымыш көөкөр аркытка
Күчү кайтып калат деп
Күчала туурап салдырган,
Алдырып келип арагын,
(Аземдерин карагын!),
Жез чөлекке күйдүрүп
Жети меште * шарабын.
(Кыз экенден күтүнгөн
Кыйындыгын карагын!).
Шекер-шербет, бал менен,
Жая коюп жал менен,
Сексен түрлүү нан менен,
Кырк баатырдын баарысын
Кыздары менен чакырып,
Жайын көргүн Каныштын,
Дасторкон жайып салышын.
Эртеси жок кечинде
Күн батар жакын кезинде
Күйөө менен колукту
Үлпөткө минтип жолукту.
Мас болгонун баса тур,
Байкашып сыры-сыпатын,

Басык иш кылбай таза тур.
Мен ушуга тийбей деп
Армандуу кыз калбасын,
Кырк баатыр кырка оолак тур,
Кыздардын көзүн байласын,
Жабыла басып бу кыздар
Бирден-бирден кармасын.
Кармаганын кас кылып,
Бирөөнүкүн бирөөвү
Билмексен болуп албасын.
Кырк жерге барды кырк баатыр,
Кыздар көзүн байлатып,
Кырк чорого келатыр.
Колдорун жазып жетиптири,
Аты келген күйөөсүн
Өз-өзү кармап кетиптири.
Үркүп бою турса да
Үтүрөйгөн кара кыз
Алмамбетке жетиптири.
Атемирдин Каныкей
Манасты кармап кетиптири.
Ачып көзүн караса
Аты келген жигитке
Калган экен кармаша.
Анда Алмамбет муну ойлойт:
Калабалуу кара кыз
Калды мага жармаша.
Катарында кырк чоро
Баарына тииди сара кыз,
Мага кандай кез болду
Ботала болгон кара кыз?
Алмамбет аны сүйлөдү.
Сулуулугун, сымбатын,
Арзан менен кымбатын,
Табылбаган айып деп,
Уругу улук кайып деп,
Нускасынан бу кыздын
Эч таппайсың майып деп
Саани кыз аны сайрады.
Арууке кайда кеткен деп
Кырк бир кыздын баарысы
Кыяпатын карады.
Кайдан келген бу кыз деп,
Калабалуу куу кыз деп
Бир-бирине карады:
Тааныбайбыз муну деп,
Катарга алып ким жүрсүн
Салпылдаган кууну деп
Кыздар күлүп кыткырып,
Катындар күлүп каткырып.

Каныкей билип мұнөзүн
Аруукеге бет алып
Аста келип сөз салып:
Капа қылба канды деп,
Капырдан болгон мусулман
Касиеттүү жанды деп.
Кадимки түрүң салғын деп,
Кандайлыктан кубулуп
Кара қызы болуп калдың деп
Каныкей келип асылды,
Кайыптын қызы Арууке
Үндөбөстөн басылды.
Какандын қашка тунугу,
Калың қытай улугу,
Оңой дебе муну сен,
Оёндун бири бу дагы,
Жаяндын бири суудагы,
Жакшынын бири бу дагы.
Байкабасаң сөзүмдү
Манас алсын өзүңдү.
Алсын Манас сени деп,
Алмамбет алсын мени деп.
Ушу келген қырк бир қыз
Ортого туруп жайлансын,
Оолакка чыгып эркектер,
Баарынын көзү байлансын,
Ачпай келип көздөрүн,
Асталап келип өздөрүн,
Бир-бирден қызды кармасын.
Туткан қызга турулсун,
Учтаган қызга урунсун.
Кармаган қызга кабылсын,
Мындан артық қалыстық
Кайдан бизге табылсын?
Муну айтып Каныш салыптыр,
Ал турган жандын баарысы
Айтканын макул алыптыр.
Ким турат ушу жалганга,
Қызық болсун калганга,
Муну да бир қылалық,
Сай кашкалар күп көрдү
Саани қыз айтып салганга.
Кыздарды бөлөк айдады,
Қырк баатыр көзүн байлады.
Кыздар турду қыңқ этпей,
Қырқа турду былқ этпей,
Манас баштап баарысы,
Бакай, Қыргыл карысы
Бала ойногон немедей,
Барча қыз турду кебелбей,

Басып аяк былк этпей,
Баары унчукпай кыңк этпей
Кыз кыркалаш калыптыр,
Кырк баатырдын баарысы
Кайдалашып калыптыр.
Билгендей баары жетиптири,
Бир-бирден кармап кетиптири.
Аттары келген кыздары,
Айныбай анык өздөрү
Ат келген кызын тутуптур,
Алмамбетке кез келип,
Андан бетер Арууке
Дагы түрүн бузуптур:
Тутар Алмаң зилини,
Арууке тантык кыз болуп
Туура чайнап тилини.
Алмамбет ачып көзүнү
Ал жаман кыздан да көрдү
Азыр келип өзүнү.
Аңдап көргүн калайык
Арууке айткан сөзүнү.
Каныкейге кеп айтат:
Эжеke, тыңда деп айтат!
Кыйгыз эли түйүк деп,
Кытайдын эли бүйүк деп,
Кандай мага туш келет
Кайта-кайта жүйүп деп?
Башка кыздын баайысын
Кыйгыз алат экен деп,
Башы боолуу немедей
Кытайга кандай кетем деп
Арууке сөзүн салганы,
Айтканын угуп Каныкей
Ачуулана калганы.
Айтпагын андай сөзүндү,
Ачып кара көзүндү.
Алтын, жездин кени бар,
Аягы эки, кол эки,
Адамзаат дени бар.
Алмамбет арстан ойлоп тур
Наадан го деп сени бир.
Байкагын жез мен алтынды,
Баары турат саргарып,
Себебин недир ойлогун,
Алтын артык көрүндү,
Азып келген кытай деп
Айнытпагын көөнүндү!
Күмүш да бар, калай бар,
Күмүшкө калай жетмеги
Дүнүйөдө далай бар.

Аземдеген сарай бар,
Баары жердин топосу,
Сарайга топо жетмеги
Санап турсаң далай бар.
Албайсыңбы ибарат
Чыгып турган мистеден,
Тышы сөөк, ичи дан,
Көп топодон бөлүнүп
Сарай болгон бубир
Териси калып жеринде,
Мистеден чыккан бул бир дан,
Учтап турган Каканды
Урматы артық улук жан,
Өнөрү артық өзгөдөн
Айбаты артық азиз кан.
Калкым айтар ушак кеп:
Арууке качып адамга,
Кайыпты чанган кара бет,
Кыдырып жүрүп тийиптир
Кытайдан келген нааданга.
Намыс үч-үн тийбейм деп,
Арлыктан моюн ийбейм деп
Арууке сөзү басылды,
Андан келип Каныкей
Алмамбетке асылды.
Бериден эмес, кайыптан,
Сиркедей бузук жери жок
Бенделик ката айыптан.
Сулуулугу, сымбаты,
Кыз бүткөндүн кымбаты.
Өзү назик, жүзү нур,
Өз жайына тим коюп,
Азгана күн күтүп тур.
Аяшым сөздү оюна ал,
Алдап-соолап боюн ал.
Антпесең кайып жоголор,
Аргасы кетсе оңолор.
Менден да артық акылы,
Берер көөнүн акыры.
Баарыбыздан ырандуу,
Балекеттүү кайып бу.
Кара бойдо кээри жок,
Кашыкка куйган кара суу,
Карагат көздүү, кан жүздүү,
Кашы кара, ай түстүү,
Төңшебей турат бу сизди,
Атасы кытай экен деп
Алек кылды бу бизди.
Келбетин бузуп кейитти,
Сүрөтүн бузуп сүйрөдү,

Сүйбөстүн кебин сүйлөдү.
Кошулдум он бир жашында,
Алты жылдан бери
Аралаш жүрөт кашымда.
Акылга дыйкан, өзү уз,
Ааламга келбейт мындай кыз.
Атайы жаман өзү деп
Айныбаңыз андан сиз,
Ашкере артық экенин
Аңдаганбыз аны биз.
Жаман кара кыз бойдон
Жарады деп алыңыз,
Кыз келбетин бир салса
Корунганбыз баарыбыз.
Санирабийга кыз
Сайрап айтты кыйла сөз,
Көпчүлүктүн баарысы
Угуп турду көзмө-көз.
Алмамбет макул алыптыр,
Аруукеге бет алыш
Асталай басып барыптыр:
Баштагыдан беш-бетер,
Туурук таман, тулга бет,
Карасы казан көөсүндөй,
Карап турсаң мүнөзү
Кадимки чордун өзүндөй,
Таш тулгадай бети бар,
Таар кантай эти бар,
Түйдөк кара чачы бар,
Түйүлгөн жаман кашы бар,
Денғенедей башы бар,
Жыйырмадан ашык жашы бар.
Таманы төөдөй буту бар,
Саңырсыган жыты бар.
Тура албады жанына,
Кайра басып Алмамбет
Келди Манас канына:
Нуркызынан болсо да
Ушунунду албадым,
Атым чыгып келди ден
Алган болсом бу кызды
Арылбас менин арманым!
Мени чанган бу кызды!
Мен албадым, баатырым,
Пери урган куу кызды.
Пери да болсо албадым,
Алайын десем эң жаман,
Арылбай кетер арманым!
Ал сөздү айтып салыптыр,
Алмамбет менен Арууке,

Ал экөөнө дүрбөшүп,
Кыз-күйөөнүн баарысы
Уктай албай калыптыр.
Ачка калды, таң атып,
Арууке элди жадатып.
Ачууланып эр Манас,
Ачууланып күүлөнүп,
Атырылып сүйлөнүп:
Атемирдин мазагы,
Абыдан өттү азабы.
Кыярды жыйып кызым деп,
Аярды жыйып аял деп
Алдап жүрүш кандай кеп?
Балааны жыйып балам деп
Басып жүрүш кандай кеп?
Кайыпты жыйып карам деп
Карат жүрүш кандай кеп?
Баарын таштап кыздардын,
Башыма түшкөн соң мүшкүл
Башкадан кыз издээрge
Оюма келип оолуктум,
Оюн-чынын билбеймин.
Оёндорум жакпаган
Олуяга жолуктум.
Кыз албасам кечейин,
Кыйба деп жүрүп нетейин,
Кырып таштап кетейин.
Таштап салып кетем деп,
Алмамбет куру калган соң
Алып катын нетем деп,
Ачууланып бекемдеп,
Карабөрк менен Акылай,
Кара Кыйба кыздары
Катынымдан булардын
Кай жери артык экен деп
Каарын баатыр салыптыр.
Кан Жакып баштап карысы,
Акбалта менен Бирдике,
Аксакалдар барышты
Агала сакал Ошпурбай,
Байжигит менен Акымбек,
Манаска балаа болду деп
Кыргыздын келди карысы.
Кыраан эрдин аз калган
Кыйкырып добул кагышы,
Кыйкырып добул бир какса
Кырк баатырдын белгилүү
Кыямат кайым салышы.
Кылаарын угуп кыраандын
Кыйба тажик барышты,

Кылышынбай турбай деп
Кыздарын жемеге алышты.
Баш бурушум бекер деп,
Башта дагы бул өзү
Падышадан экен деп.
Кайыпты сүйбөй адамга
Кара башым жеткен деп,
Кадыр буюрган никеден
Кайсы жакка кетем деп.
Качсам кайып болормун,
Кайдан жүрүп оңормун.
Ақыл ойлоп турганы,
Алмамбетке тиймекке
Азыр моюн сунганы.
Жети бөлмө ариби,
Аруукенин чын келди
Кадимкидей калыбы.
Карап турган канча жан
Сулуулугун көргөн соң
Суру кетип талыды.
Кандай кылсак каным деп,
Карыялар кашында,
Калк жыйылып айтты кеп.
Ақылдашып барышты,
Аңгеме байрак көтөртүп
Тойду курап салышты.
Каныштын кыйла билери,
Казынага барғын деп
Төрт жүз катын жиберди,
Буулум *, канча бутаны *
Жыйнаган экен бу дагы,
Атилес менен шайыны,
Айтканда чыгар дайыны.
Машуроо менен барчаны,
Жыйган экен канчаны.
Кымкап менен дейилде,
Кыйбат баа булардан
Кыз чагында ойлонуп
Жыйнаган экен буларды,
Торгун*, буулум, тубарды,
Толтурган экен буларды.
Дүрдүн * деген бири бар,
Дүнүйөнүн кыйбатын
Атын билбей калганың
Так ушундан билип ал.
Доолон, соолон *, чүчтөнү,
Не кубулган түстөрү.
Санам * менен дүрүйө,
Сап жыйылган дүнүйө.
Бейкасамдан беш жүзү,

Бир-бирине окшобойт,
Баасы кыйын бул түсү.
Жууркан менен көрпөсү,
Журттун баары көргөнү.
Кырк бир отоо * баарына
Кыз Каныкей бөлгөнү,
Кызматын бу журт көргөнү.
Кырк бир үйдүн баарына
Он жууркандан оруну,
Ошол үчүн Каныкей
Ойроттон озгон боруму.
Ар отоого тогуздан
Көз көрбөгөн сонунду
Кырк бир үйгө чыгарды.
Эне-атасы кыздардын
Камданышып калышкан,
Ал-алынча чыгарып,
Жууркан-төшөк барышкан.
Отоонун ичи толуптур,
Озгон асыл сонундан
Отуздан жууркан болуптур.
Кырк үч экен баарысы,
Кыргыз, кыйба тажиги
Кызматына барышты.
Үй борумун жайлады,
Ушуну менен кыздарга
Үч катар нике байлады.
Так кырк күнү той тартып,
Жалпы журттун баарысын
Тамашадан жадатып.
Ат, кунанын чаптырып,
Арзыгандын баарысын
Азыр кылышып таптырып,
Ар тараптан тоюна
Алты шаар чакырып,
Элге киши чаптырып,
Эстүүлөрүн чакырып,
Эки миң атан алдырып,
Ээрчишкендин баарысын
Күп кумарын кандырып.
Карыянын баарысы
Жооп берип жолго салыптыр,
Байбиче Шакан баш болуп
Тогуз жүз катын барыптыр.
Кырк үч келин көчүрүп,
Кырк баатырдын баарысы
Кылайып кетпей намысы,
Кыйбадан тандап кыз алыш
Кыраандар үйгө барышты.

[Манас Каныкейге үйлөнгөндөн кийин көп убак өтпөй эле Оогандын каны Тұлқу деген катаган менен тейиттерди талап, көп кордуктар көргөзет. Кошойдун баласы Аликени өлтүрүп кетишет. Катагандар менен тейиттердин өтүнүчү боюнча Манас аларга жардамга аттанат. Манас талаадан көчкө жолугат. Алар Манастын кабарын угуп келе жатышкан Үсөндүн (Көзкамандын) балдарынын көчү экен. Оогандыктар менен согушта алар көп зыянга учурашат, Тұлқунүн иниси Акун колго түшет. Акундун сунушу боюнча уруш токтоп, эки эл жарашип тынышат. Тұлқунүн ордуна кан болгон Акун менен Манас достошуп, бел куда болушат. Көкөтөйдүн уулу Бокмурун Тұлқунүн кызы Канышайды жактырып калып, Манас куда түшет.

Манастар ал жакта жүргөндө Көзкамандардын көчү келет. Каныкей кадырлап тосуп алат. Көзкамандар калмакча есүп, адат-салты калмакча болуп калыптыр. Манас элине кайтып, жаңы келген туугандарынын урматына той берет. Көзкамандын балдары Манасты жок кылып, элдин сурагын өз колубузга алалы деп кенешишет.

Көзкамандардын түрү жаман, акыры душмандык кылышар деп Каныкей эскертсе Манас аны жаман көрөт. Манас элин чогултуп қыргыздардын жер ортосу экен, Таласка көчөйүн деп кенеш салат. Эл туура табат. Ошол кенеште Байжигит мен Алтайга кайра көчөм, уруксат бергиле деп элге кайрылат. Эл макул болот. Байжигит ажыраш аяк берүү үчүн той өткөрмөк болуп камданат. Ногойдун бир тууганы Шыгайдын уулу Жапак деген болот. Қыргыздарды қытайлар бөлүп таратканда Шыгай Алай тарапка сүрүлүп, анын уулу Жапак Алоокенин Конурбайы менен биргэ өскөн экен. Жапак Байжигиттин тоюна Конурбай камданып келсин, мен жардам берем, экөөлөп Манасты жайлайбыз деп Алымбеке дегенин Конурбайга жиберет. Ал барса Конурбай үйүндө жок экен. Алоoke Алымбекенин сөзүн угуп, Жапакты шылдыңдап күлөт да, азыр Манаска алы жетпейт, Жапак тынч жатсын, андан көрөк барып қытайды чаап алалы деп Манасты азгырсын. Эли-жеринен узап чыгып, қытайлардын жерине барганда гана Жапак ичинен чыкса, Конурбай сыртынан беттешсе балким экөөлөп Манасты жеңер дейт. Байжигиттин тою башталат. Тойго Манас да келет. Манаска баш ийбей элдин көзүнө көрүнүп коймокчу болгон Жапак, тойдо чатак чыгарып, Көкчөкөз (Көзкамандын улуу уулу) колдуу болуп өлөт. Той тарап, Манас Таласка көчөт.

Ат-Башыга көчүп барып жайланышкан Көзкамандын балдары кенешип, Манаска уу берип өлтүрүү үчүн атايын конокко чакырышат. Үсөн Манастарды конок кылат. Эртеси биздикине барып түштөнө кеткиле деп Көкчөкөз чакырат. Алмамбет андан шекшийт. Бирок, кимге алы жетмек эле деп ойлоп тим болот. Үсөн кары Манастар аттанарда аларга кымызга кошуп ууга каршы дары ичирет. Көкчөкөздүкүнө бара жаткан жолдо Мендибай жолугуп Тазбаймат менен Бозуулга сак болгула, берген тамактарын ичпегиле дейт. Ал экөө жана ууга чыгып кетишкен Серек менен Сыргактан башкасы бүт ууланып калышат. Улам эси ооп кетип, кайра башын көтөрүп араң турган Манаска даап кол сала албай ыкыс берип турган Көкчөкөзгө Көзкамандын балдарынын бири: эми болору болду, шашпай эле коё турбайсынбарбы десе ал ачууланып, алар эки жаат болуп мушташып калышат. Бул топлондон пайдаланган Бозуул Манасты качырат. Көкчөкөз артынан кууп, Сөөк деген жердеги тар кыядан жетип, Аккелте менен атат. Жарадар болгон Манас зоодон кулап кетет. Көкчөкөз аны өлтүрдүм деп ойлоп кайра тартат. Кырк чорону Кызыр учурup, Тогуз-Тородогу бир жерге алып барып салат. Көкчөкөз элин дүрбөтүп, көчүп калышат. Ууга кеткен Серек менен Сыргак келе жатышып, жылкы айдаган баладан болгон окуяны угушат да, Манас качып кеткен жакка бет алып издең жөнөшет. Манасты таап, эс алдырып, дары беришет. Каныкей түшүндө Манасты кочкор сүзгөнүн көрүп, чочулайт да камдана баштайт: мурдатан камдап жүргөн жашырын үңкүрүнө дүнүйөлөрүн катат. Үңкүрдүн оозун бекиткенде байкоостон Бакай ичинде калат.

Көкчөкөз айылы менен Таласка көчүп келип, элди чогултуп, Мазаке дегенине Манас өлдү деп жар чакырттырат. Эл ишенбей, Мазакени шылдыңдап күлөт (ушундан кийин «Мазаке кылбачы»деген кеп калган экен).

Көкчөкөз мага тийсин деп Каныкейге киши жиберет. Каныкей барган адамдарды (Мендибай менен Мазаке) кууп жиберет. Көкчөкөз Манастын айлын чаап, үй-бүлөсүн, жакындарын тентитет. Каныкейди короо кайтартып, эч ким тамак бербесин деп буйрук кылат. Манас, Серек, Сыргак кырк жигитти таап алышып, баары эсен-соо айыгышып, элге жөнөшөт. Көкчөкөз эл чогултуп, Манастын дүйнөсүн бөлүп, аялдарын алабыз деп камданып жатканда Манастар келип калышат. Манастардын келе жаткан кабарын уккан Көзкамандын балдары бирин-бири бычкатап баары өлүп тынышат. Ушундан кийин эл арасында “Көзкамандарча бычкаташкан туугандар» деген сөз калган экен».]

АЙРЫМ СӨЗДӨРДҮН ТҮШҮНДҮРМӨЛӨРҮ

А а л ы м — окумуштуу (негизинен диндик багыттагы илимдер боюнча).

А б а и ы — кымбат баалуу кездеменин түрү.

А б у з — кол менен жасалган көлчө (бассейн).

А б с у н — сыйкыр, дуба; кубулта турган дуба.

А д а — жок кылуу, тыптыйпыл кылуу.

Адам ноо — жапайы адам.

Ажайыпкана — ар кандай түрдүү кооздуктарды жана айбанат, канаттууларды сактоочу жай (зоопарк).

А з а д а — таза жүрүүчү. Тазалыкты бекем сактаган мырза адам.

Азырейил — ажал периштеси.

А й д а р — эркектердин аркасына өрүлүп коюлган чачы.

А й т у я к — жакшылыкка арналып союлуучу жылкы.

А й ч ы к — жарым ай мисалдуу түр салуу (көбүнчө тууга).

А к а к — баалуу таш.

А к к ү б о — жоокерлер согуш майданына кийүүчү ок өтпөс тон.

А к т а я к — кандардын буйругун аткаруучу жана өзүн кайтарып жүрүүчү адамы, жасоолу.

Ак үйлүү — көрүнүктүү, белгилүү бай үй-бүлөдөн барымтага алынган адам («ак үй» — деген сөз байлыктын жана бийликтин символу катары эсептелинег).

Алаткак — жез тумшук, желмогуз, сасык албарсты, көрүмчү сыйктуу жаныбар, кээде жапайы адам маанисинде.

А л б а р с — мыкты болот, курч.

Албарс кылыш — курч кылыш, болот кылыш.

Аленгир жаа — жаанын өзгөчө түрү.

Алмабаш мылтык — эпикалык баатырлардын мылтыгынын аты.

А м б а л — Синьцзянь округунун башчысы.

А м ы р — буйрук.

А п с а н а — ушак, айың сөз.

Апторой — бүт, бардык, бүтүндөй.

А п ы — айла, дары, себеп-арга.

А р к ы т — суюк зат куюла турган чылгый териден жасалган идиш.

А р ы п — сыйкыр, дуба, амал, сээр, көз боочулук.

А с а б а — туу, желек, байрак.

А с п и - ЖЫЛКЫ.

А ш у л а — ыр (өзбек тилинде).

А ш ы к — чүкө.

А я р — коргоочу, сактоочу.

Б а р I — жаз алды, көктөм. II — жакшылық, үмүт.
Бадана — ок өтпөс тон, баатырлар кийүүчү соот.
Бадирек — эр жүрөк, кайраттуу, жалтанбаган баатыр.
Байман күрүч — таза дандуу күрүчтүн түрү.
Б а й н е к — кылыштырылган уч жагындағы күмүш же башка металл менен кооздолгон бөлүгү. Кээде шакекче маанисинде.
Б а к а р — уй.
Б а ң-б а ң — эпос боюнча аскер кызматчысы.
Бандуулу — конгуроо.
Б а п и к — чачык.
Б а р а ң — эпосто айтылган согуш мылтыгынын түрү.
Б а р г е к — асыл заттардан жасалган аялдар тагынуучу жасалга.
Б а р и к — майда жалбырак.
Бардал ат — жүк жүктөөчү ат.
Б а р ч а — бүткүл, бардык, баары.
Б а т м а н — алты пуддан он эки пудга чейинки олчөмдөгү оордук чен.
Баяндос — көрпөчө.
Баяс — кылыштырылган уч күмүштүүдай жаныбар.
Б е д ө ө — күлүк аттын түрү, кээде эң мыкты күлүк ат деген мааниде.
Б е й г у д а — жаман атты кылуу.
Бекзаада — бектин тукуму.
Б е л д е м ч и — согуштук кийим.
Бербердигер — кудай таала.
Беренжилүү — кымбат баалуу кездемеден жасалган кийим.
Бишарат — аян, сыр, белги.
Б и я б а н — эрме чөл, ээн талаа.
Бото кур — жибектен жасалган кур.
Б у р а к — I эпостордо айтылуучу чаалыкпас, чарчабас күлүк, канаттуу ат.
II өлгөн адамдын арбагына арналып берилүүчү ат.
Б у р у т — эпос боюнча кытай, калмактар кыргыздарды ушундайча аташат.
Б у т — сыйынууга, табынууга арналып жасалган кудайдын сүрөтүнүн кебетеси.
Буулум, бута — кымбат баалуу кездеменин аттары.
Д а ң — калмактардагы административдик чин.
Д а п — музыкалык аспап.
Д а р а — капчыгай, капитал.
Д а т к а — Кокон жана Букар хандыктарында берилүүчү жогорку наам.
Д е й и л д е — кымбат баалуу кездеменин аты.
Д и ң с е — кытай төрөлөрүнүн баш кийимине тагылган кичинекей тобурчак сыйктуу мансаптык белги.
Д о б у л — добулбас — согушта урулуучу барабан.
Д о о л — анча чоң эмес согуштук барабан.
Д о о л о н — кымбат баалуу кездеменин аты.
Д о о т а й — Синьцзянь провинциясындагы округдук начальник, губернатор.
Д о р г о — I Полициянын начальники. II чабарман, жасоол, жигит.
Д у у-Д у у — I кытай жарым ханы. II провинциясынын башчысы.
Д у р д ү н — кымбат баалуу кездеменин аты.
Д у р ү й ө — кымбат баалуу жибек кездеменин аты.
Ж а а-ж а а л а — эпос боюнча калмакча ураан чакыруу.
Ж а а н — аалам, дүйнө жүзү, жер жүзү.
Ж а б у у — калмактардын согуштук ураанынын бир түрү.

Жабыр баян — I укмуштуу эпикалык айбан. II күчтүү жолборс.
Ж а г ы н а — күндүз берилүүчү тамак.
Жазайыл — чоң мылтык, замбирек.
Ж а й с а ң — калмак башчысы, зайсан-князь.
Ж а м а а — жалпы, түгөл, бүтүндөй.
Ж а м б ы — түрдүү формада жана ар кандай салмакта боло турган
акча ордуна жүрүүчү уютулган күмүш, кээде алтын да болот.
Ж а н ч — найза менен саюу, найза менен уруп ётүү.
Ж а н -ж у ң — провинциянын башчысы, кытай генерал-губернатору.
Ж а п а р — кудай аттарынын бири.
Ж а с а т — сөөк, өлүк, дene.
Ж а с о о — кол (аскер, бирөөнүн кол алдындагы анын таламын талаша турган топ.)
Жебилге — ат жабдыгынын жасалгасы, ат жабуунун чачыгы.
Ж е з и т — жез түмшук, албарсты сыйктуу турмушта жок жаныбар.
Ж е з н а й — чоор сыйктуу музыкалык аспап.
Жекендос — кичинекей, ээр үстүнө салуучу көрпөчө.
Жекесан — I чоң конгуроонун түрү. II баатырлар кийүүчү кооздолгон ётүк.
Желдет — I өлүмгө буйрук кылынган күнөөлүүлөрдүн жазасын иш жүзүнө ашыруучу
адам. II кызматчы жигит.
Ж о л у м — кичирээк боз үй.
Ж о р о — жолдош, теңтүш.
Ж о р у н — жон (далынын үстүнкү бөлүгү).
Ж ы н — болжол менен алты жүз граммга барабар келген салмак өлчөмү.
З а б ы н — күнөөлү, күнөкөр, себепчи.
З а н г а р — түрү суук, эбегейсиз чоң, абдан зор.
З а р — I алтын, II баалуу мүлк, буюм.
З а р д а л — терең ойлуу, акылман.
З у б у н — уруу, топ, бөлүк, аскер бөлүгү.
И н ж и — бермет.
К а з а т — согуш.
К а з ы — шарият жолу менен диндик эрежелердин талабына ылайык иш алып
баруучу өкүм ээси.
Кайып эрен — I тоо кийиктеринин пири. II кийиктердин жалпы аты.
К а к а й — чочко, донуз.
К а к а н — кытай падышачылыгы.
К а л а б а — коогалаң, чатақ, чыр-чатақ.
К а л д а й — калмак, монголдордогу административдик мансаптардын бири.
Кандагай — тоо текенин терисинен жасалган баатырлар кийүүчү шым, кээде жалпы
эле калың тери, булгаары.
К а п ч а л — аскалуу капчыгай.
К а р — текстиз адам, кул, кордук тарткан, муктаж болгон адам.
К а р а л а — жибек кездеменин түрү.
Кароолу дажаал — мылтыктын кароолунун түрү — башы тоголок кароол (эпосто бул
сөз кароолуна илинген жандар соо калбайт деген мааниде колдонулат).
К а р с а к — бөрү, түлкү сыйктуу жойлоп жүрүүчү жырткыч айбандардын жалпы аты.
Карыпчы — колго кийүүчү соот, жең кап.
Кас буудан — мыкты, таза буудан.
К а т т а м — жок болуу, өлүү.
К а у з — к. абуз.
К а ш к а — сапаты, кубаты, баатырлыгы жагынан өзгөчөлөнгөн.

Кебе курсак — чоң курсак.

К е ж и м — парча, аркагы алтындаған зымдан токулған баалуу кездеме, ошол материалдан жазалған ат жабуу.

К е л е — уй.

К е н и з е к — үй кызматын аткаруучу аял, күн.

К е р и к — түмшугунда жалғыз же эки мүйүзү бар жапайы чоң жаныбар (носорог).

К е р и м — I мәэрим, жумшак көңүл. II үкмүш, шумдук (жылкы жөнүндө).

Кесенде — курт-кумурска, жылан.

Кешмир дуба — окула турған дубанын түрү (эпосто жана жомоктордо сыйкырчылардын дубасы).

К и е — өнүп чыккан түрдүү чөптөрдүн жалпы аты.

К и р и ч — жааны тартып туруучу жиби.

К и с е — I ар түрдүү майда буюмдар тағылуучу кайыш кур. II оттук жана милте салынуучу кайыштан жасалған баштык.

К и ш т е — I сайманын түрү. II эпосто кәэде оюндуң түрү катарында да айтылат.

К о б у л — I керегеге салынган жылгача. II ичке, келишимдүү, шадылуу манжа.

Кобуш мурун — кырдач мурун.

Койчагыр — эпос боюнча эски мылтыктын аты.

К о л — аскер, кошун, черүү.

Коломсок — саадак, жаанын огун салып жүрүүчү атайын идиш.

Колосолуу — коломолуу — көп, айбаттуу, коркунучтуу.

К о о м а — калмакча салам берүү.

Корбашы — бир топтун жетекчиси, башчысы.

К о р е к — азық, тамак-аш.

К о ш — жылкычылардын, же согуш учурундагы колдун убактылуу жашап турған жайы.

К о ш у н — кол, аскер, черүү.

К ё й — жалпы, бардық, түгөл.

Көк бараң — бараң мылтыгынын түрү.

К ё к ё н ё — калмак, монголдордун согуш мезгилинде чакырган урааны.

Көк теңир — асман кудайы.

К ё л ү к — унаа, жүк ташый турған унаа, кәэде жалпы эле мингич.

К ё н қ ү — жалпы, көп.

К ё ө с ө р — кем акыл, көөдөк, анкоо.

Көспант — кой.

Кулак кайчы — ууру.

Купа — томпогой же тумарча кылып калкандын бетине металдан жасалған кооздуктун түрү, купа туулгада да болот.

К у т п а — нике кыюуда окулуучу дуба

К ү б ө к — кундуз, суусар кармап турған таш капкан.

К ү л д ү — бүткүл, түгөл, жалпы.

Күрөөкө — I өтө таза жибектен жасалған тыш кийим. II жибекке алтын кошуп иштелген хандардын кие турған тону. III соот, чопкут.

Күчүгөн — көк жору.

К ы л к ы я л — оюу чийүүдө колдонулуучу түрдүн аты.

К ы я к — согушта жоокерлер кийүүчү соот, чарайна.

Лаайлама — калмақча кудай деген сөз.

Л а а н а т — будда дининдегилердин сыйына турған кудайы.

Л а г и л — асыл таш.

Л ё к — I нар төөнүн эркеги. II өтмө мааниде — баатыр, балбан.

М а а л а — айыл, қыштак.

Мажилис — жыйналыш, жыйын.

М а и к а н а — кагылган добушу аркылуу айланага кабар берүүчү чоң коңгуроонун асылып турган жайы.

Мал болуу — айыгып кетүү, оңолуу.

Манат — макмал сыяктуу жука, тыгыз түктүү, көбүнчө кызыл түстөгү кездеме.

Мандили — I аялдардын баш кийиминин аты. II кездеменин аты.

М а р — жылан.

М а р а — кымбат баалуу кездеменин түрү.

М е ш — эркечтин терисинен жасалга чоң чанач.

Милтелеүү булбул — кооз, сайроочу чымчыктардын түрү, үнү мундуу, сайроочу чымчык.

Молтолуу дуба — сыйкыр дуба, адамдын башын амал менен айландыруучу дуба.

М о р у н — жылкы.

М ө н д ү — I калмак, кытайлардын согуш урааны. II калмакча салам берүү.

Мубакул найза — түпөк тагылган, түпөгү бар найза.

М у п т у — шариятты түшүндүрүүчү дин кызматчысы.

М у р д а р — билимсиз, маанисиз наадан.

М у р ш а п — Кокон хандыгынын тушундагы түнкү күзөтчүлөрдүн башчысы.

М ы л а л — күдүк, күмөн.

М ы р ш а п — к. муршап.

Н а а л — өтүктүн такасына кагылуучу темирден же жездөн жасалган така.

Н а а м а — I музыкалык аспап. II ыйык китең (эпос боюнча).

Н а а п а — эки дөңгөлөктүү, чүмкөмөсү бар араба.

Н а г ы р а — барабан сыяктуу музыкалык аспаптын түрү.

Н а к е р — башы учтуу, тумшугу өйдө кайкалаган баатырлардын кооздолгон ок өтпөс өтүгү.

Н а к ы л — осуят, акыл сөз.

Наныштө — эртең мененки тамак.

Н а п ы — кайыгр, пайда.

Н а ш т а р — кан алууда, жараны чегүүдө колдонулуучу ичке, учтуу бычак.

Н е с а а н а — чага турган чымын-чиркейдин түрү.

Н о н о к — чоркок, сөз билбес, маанисиз.

О о л а т — урук-журат, тукум.

О о р у к — жорттуулга чыкканда чалғынга катышпай калган аскерлердин негизги бөлүгү жаткан жай, аскердин тылсы.

О р д о — I хан турган жай, хан сарайы. II жасалгалуу, асемдүү, жакшы боз үй.

О р о й п а — жаанын огу.

О т о г о — баш кийимге тагылуучу күштүн канаты, же таш.

О т о о — чакан өргөө, женцилдетилген кичинекей боз үй.

О ч о г о р — эпостогу баатырлардын мылтыгынын түрү.

Ө к ү м ө т — бийлик.

Ө к ч ө — өтүктүн такасы.

Ө м — өтө көп.

П а й н а — калмакча ураан чакыруу.

П а н ж а — беш аскердин башчысы.

Панжара — I темир тор тосмосу. II терезенин кашеги.

Са а д а к — жаа. Жаа, жебе кап.

Са й — ылгый, өңкөй, жалаң.

Сайкашка — өңкөй мыкты, өңкөй баатыр.

Са н — он мин, көбүнчө эбегейсиз көп, ченемсиз көп деген мааниде колдонулат.

Са на м — кымбат баалуу кездеменин аты.

Сандугач — булбул мисалдуу чымчык.

Санталак — шүмшүк, ант ургур, митаам.

Са н о о р — күштардын санынын тегерегиндеги жана күйрук алдындағы жумшак жүнү.

Са р а — мыкты, тандалган, таза.

Са р а л а — кымбат баалуу кездеменин түрү.

Са р д а л, кәэде сардар — башкаруучу, мыкты, билерман.

Са р к е р — аскер башчы.

Сарпай — I кымбат баалуу кездеме. II ошол кездемеден жасалган кымбат баалуу кийим, сый тон.

Се б и л — курал-жарак. «Серпкени өлгөн себилсин» — бул сөз айкашында себилдин туонтмасы — кыраан күш же жырткыч айбан.

Себилдүү — жарак-жабдыктуу.

Селебенин кабы — селебе — узун, түз кылыш, чоң шамшаар.

Селебенин кабы — шамшар бычактын кыны.

Со о л о н — кымбат баалуу кездеменин түрү.

Со о т — жоокерлер согушта кийүүчү чарайна.

Су н д у н — кытайлардагы аскердик даража; кытай кыштагынын башчысы.

Супа саадак чалганда — таңдын эресеси, таң ата баштаганда.

Сыбызгы- — дабышы ичке чыккан музыкалық аспап.

Сы й ы р — уй.

Сы р г а к — кыраан бүркүттүн түрү.

Сы р н а й з а — баатырлардын найзасынын түрү.

С э э р — сыйкыр, дуба.

С э э р ч и — сыйкырлоочу, дубалоочу адам (сыйкырчы, дубакөй).

Са я с — эпосто аюунун бир түрү.

Та а-т а а. — I кытайча «ур» деген сөз. II согуштук ураан.

Табирчи — эптүү, жөндөмдүү.

Та й п ы — уруу, эл.

Тай түяк — тайдын таягына окшоштуруулун уютулган акча ордuna колдонулуучу күмүш.

Таканак — алгыр күштардын санынын тегерегиндеги жүнү.

Та на п — боо, керилген жип.

Та ш — алыстык өлчөмү — бир таш жер сегиз чакырымга барабар.

Тилсымат — сыйкыр, дуба.

Тинтүүр — жараны тилүү үчүн пайдаланылуучу ичке аспап.

Тон-тоноо — кийим-кече, курал-жарак.

То н — замбирек, кәэде замбиректин огу.

Тоорулчу — чалгынчы.

То р г у н — жибек кездеменин түрү.

То р к о — жибек кездеменин түрү.

Төө мылтык— эпосто колдонулуучу чоң мылтык, төөгө жүктөп жүрүп атууга ылайыкталган кичирээк замбирек.

Төрөзаада — төрөнүн түкүмү.

Т у л — эри өлгөн аял эринин кебетесине окшоштуруп жасап, өлгөн күйөөсүнүн чапанын жаап, үстүнө анын баш кийимин .коюп, көшөгө тартып, бурчка отургузуп ашын бергиче сактоочу сөлөкөт, каралуу аял.

Т у л у м — узун чач.

Т у у л г а — согуш учурунда баатырлар кийүүчү болоттон жасалган баш кийим.

Т у м е н — он мин; көп, мол.

Т у п ө к — найзанын уч жагына тагылуучу топ кыл.

Т ы й т а й — эпос боюнча кытайларга берилүүчү согуштук даража, б. а., губерниялык аскер башчысы.

Убара чаркөө — кээде жапайы адам, кээде турмушта жок жез тумшук сыйктуу айбан.

У д а й ч ы — хандын, төрөнүн буйругун аткарып жүрүүчү жан жөкөрү.

У ч у г а — баалуу кездеменин туруу.

Ү к ү р — уй (калмак тилинде).

Ү р т ү к — кооздолуп жасалган ат жабуу.

Ч а г а — калмак, монголдордун согуш учурунда бири бирине дем бериш үчүн чакырган урааны.

Ч а н т у у — эпосто кытай же калмак тарабынан мусулман деген сөздүн ордуна айтылат.

Чарайна — жоокерлер согушта кийүүчү соот.

Ч е р ү ү — аскер, кол.

Чилмардан — тегерек алкакка жаргак капиталган музыкалык аспап.

Ч и л т е н — мифологиялык түшүнүктө адам көзүнө көрүнбөгөн, укмуштуудай касиетке ээ болгон жакшылык кылуучу дух.

Ч о п к у т — баатырлар согуш учурунда кийүүчү ок өтпөс тон, соот.

Чочпара — акча ордуна жүрө турган анча чоң эмес уютулган күмүш. Эпос боюнча кээде алтын түрүндө да жолугат.

Ч у к а к — тартыш, кемчил, аз.

Ч ү ч т ө — жука ак материал.

Ч ы й т а й — кытай, монголдордо кенже аскер кызматчысы.

Ч ы м ы л д ы к — музыкалык аспаптын түрү.

Ч ы ң о о л — кароол. Күзөт.

Чыңыроон — жоокерлерге кабар берүүчү жез түтүктөн жасалган музыкалык аспап.

Ш а а — падыща, шах.

Шаймерден — эпостук баатырлар кайрылуучу жана жардам суроочу жогорку күч, жигиттердин колдоочусу.

Шалдыркан кисе — кооздоп, чачыктуу кылып жасалган кисе.

Шаңшуур — күмүш жамбынын түрү.

Ш а п — канжар, бычак.

Ш у у д у р — төө.

Ш ы м а л — түндүк тарап.

Шылты кашка — шар, чечкиндүү, ыкчам, шамдагай адам жөнүндө. Кээде анык баатыр деген мааниде.

Ы с п а н — шаардын аты.

Э г е — кудайдын аты.

Эгей шыгай — баатырлык күч жагынан бири-биринен кем калбаган, пар келген.

Эгем таала — баарынан жогору турган кудай, алда талаа дегенди билдирет.

Э г и з — бийик тоо.

Э р ө ө л — I жекеге чыккан сайыш, чабыш. II чалгынга чыгуу.